

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим
министрлиги

К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик
университети

Кол жазма укугунда
УДК: 809.434.1:894.341 (043.3)

Абдыкеримова Аида Эсенгуловна

Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

10.02.01 – Кыргыз тили

филология илимдеринин доктору
окумуштуулук даражасын алuu үчүн жазылган диссертация

Каракол – 2008

МАЗМУНУ:

КИРИШҮҮ

Адамзат өзүн курчап турган чындыкты жана өзүн-өзү андап билүү максатында объективдүү илимий изилдеп-үйрөнүүгө алган кубулуштар жана фактылар эч убакта конкреттүү бир гана илимий категорияга, изилдөөнүн тигил же бул тармагына гана тиешелүү болгондой «таза» түрдө кезикпейт. Ар бир кубулуш, факт ааламдык же атомдук чекте, табигый же жасалма мүнөздө экенине карабастан, бири-бири менен тыгыз байланыш, карым-катьштагы, бирин- бири шарттоочу жана ошол эле учурда өз-өзүнчө талдоого алууга толук татыктуу касиет-белгилердин, деңгээлдердин, элементтердин, функционалдык өзгөчөлүктөрдүн татаал системасы катары каралат. Илимдин тармагына, изилдөөнүн багытына жана методологиясына ылайык, алардын бири аныктоочу момент катары тандалып алынат да, изилдеп-үйрөнүү конкреттүү ошол моментке багытталат. Ырас, кандай мүнөздөгү, кандай багыттагы илимий изилдөө болбосун, глобалдуу объект катары кубулуштун чулулугун, бүтүндүгүн, элементтердин биримдигин сактоого аракеттенүү тенденциясы орун алуусу – негизги шарт. Экинчи жагынан, бир илимий методология аркылуу кубулуштун, фактынын бардык тарабын системалуу түрдө талдоо, маңызын так ачып берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан объективдүү чындыктагы, адам баласынын жашоосундагы бардык кубулуштар, фактылар, алардын ичинде адамдын өзү да интердисциплиналык объект жана предмет болуп саналышы мыйзам ченемдүү.

Коомдук аң-сезимдин бир формасы болуп саналып, табият, коом жана ойлом жөнүндөгү жаңы билимдерди жаратууга багытталган илим

калыптанып-өнүгө баштагандан тартып эле түрдүү багыттагы изилдөөлөргө негиз берген ары табышмактуу, ары татаал, уникалдуу кубулуштардын бири – көркөм сөз өнөрү же көркөм адабият. Объективдүү чындыкты чагылдыруу жана аңдап-билүүнүн бир формасы болуп эсептелген сөз өнөрү адамдын көркөм чыгармачылык иш-арaketинин туундуларынын катарында турат. Анда объективдүү чындыкты көркөм чагылдыруу жана таанып-билүү менен катар, баалоо, нарктоо моменти да орун алыш, адамдын дүйнөгө, чындыкка карата эстетикалык мамилесин кошо туюнтурган көркөм реалдуулук жаралат. Сөз өнөрүнүн негизги максаты – адамзаттын эстетикалык талап-муктаждыктарын канаттандыруу, ырахат тартуулоо, рухий жактан байытуу, тарбиялык-өнүктүрүүчүлүк, таанып-билүүчүлүк таасир көрсөтүү. Ошондуктан адабият же сөз өнөрү искусствонун өзгөчө түрү катары каралышы негиздүү.

Чындыкты көркөм чагылдыруу жана ага байланыштуу көркөм милдеттерди ишке ашыруунун спецификалык ыкмаларына, материалдык каражаттарына ылайык, искусство өз алдынча бир нече түргө бөлүнөрү белгилүү. Адабият искусствонун башка түрлөрүнөн айырмаланып, эки жактуу табиятка ээ. Бир жагынан, ал музыка, сүрөт, бий өнөрү, архитектура ж.б. сыйяктуу эле эстетикалык нарктуулукка ээ жана анын негизинде адамдын аң-сезимине, ой жүгүртүүсүнө жана жүрүм-турумуна таасир тийгизет. Ал эми, экинчи жагынан, искусствонун башка түрлөрүнүн материалдык табияты көбүн эсе ошол искусствонун өзү менен аныкталып, образдуу жана эмоционалдуу кабылдоого багытталган шарттуу система менен байланыштуу болсо, сөз өнөрүнүн материалдык табияты логикалык ой жүгүртүүнүн куралы жана каражаты болгон тил (сөз) менен байланыштуу. Башкача айтканда, сөз өнөрү чындыкты таануунун, чындыкка жетүүнүн образдык-эстетикалык ыкмасын да,

логикалык ыкмасын да өзүнө камтуу менен, күчтүүрөөк таасир көрсөтүү кудуретине жана массалык мүмкүнчүлүктөргө ээ.

Адамдар ортосундагы коммуникациялык процессти жүзөгө ашыруунун, коммуникациялык процесстин бардык көрүнүштөрүн объективдештируүнүн универсалдуу каражаты жана куралы болгон тил сөз өнөрүнүн негизги материалы болуп саналат. Бирок тил, маселен, скульптуранын материалы болуп саналган гипс же мрамордон айырмаланып, материал гана болбостон, сөз өнөрүнүн эстетикалык өзгөрүүгө кабылган формасы катары да кызмат кылышы адабияттын спецификасын, татаалдыгын пайда кылуучу фактор болуп эсептелет. Коммуникациянын жана дүйнөнүң аңдал-билүүнүн куралы болгон тил адабияттын спецификалык белги-касиеттерин шарттайт, ошол эле учурда аны изилдеп-үйрөнүүнү кыйындатат. Ошондуктан сөз өнөрү ары татаал, ары көп кырдуу кубулуш болуп эсептелип, аны изилдеп-үйрөнүү ар түрдүү багыттарда, аспекттерде болушу зарыл жана мыйзам ченемдүү экени түшүнүктүү.

Көркөм адабияттын негизинде турган тил, тактап айтканда, көркөм адабиятты жаратуу, түшүндүрүү жана интерпретациялоонун эрежелеринин системасы күндөлүк колдонулган практикалык тилден айырмаланаары байыркы доорлордо эле белгилүү болгон. Антикалык поэтикалар менен риторикаларда бул тилдин материалдык каражаттарынын өзгөчөлүгү, троптор, «сүйлөөнүн өзгөчө ыкмасы» катары спецификасы көрсөтүлө баштаган. Байыркы грек окумуштуусу Аристотель өзүнүн «Поэтикасында» сөз өнөрүнүн негизинде турган тилдин семантикасы, «Риторикасында» кептик өзгөчө түзүлүшү (лексис) тууралуу маселелерди козгоо менен, «поэзиянын тили» теориясына негиз салган. Ошондой эле сөз өнөрүнүн аталышы катары да, анын түрлөрү жана өнүгүү мыйзамдары жөнүндөгү илимдин аталышы катары да «поэтика» терминин киргизген. Ошондой эле Деметрий Хлордун,

Цицерондун, Горацийдин, Квинтилиандын әмгектеринде поэзия жана проза, троптор жана фигуralар, кептин сапаты, стилдер өндүү маселелер боюнча алгачкы иликтөөлөр жүргүзүлүп, адабият таануу, поэтикага негиз салынган.

Антик доорунан кийин тарыхтын, илимдин, адабияттын улам кийинки өнүгүүсүндө, ар бир доордо, ар бир адабий багыт: классицизм, романтизм, реализм, натурализм, модернизм, авангардизм жана алардын түрдүү бутактары көркөм адабияттын тили боюнча, көркөм каражаттар системасы боюнча өз жоболорун, принциптерин сунушталап отурган. Сунушталган жобо, принциптердин бардыгы илимий принципиалдуу жана концептуалдуу мааниге ээ болуп, өнүгүп-жашап кете албаса да, бүгүнкү күндө кеңири белгилүү болгон «тил искуство катары» же «искусствонун тили» концепцияларынын калыптанып-өнүгүшүндө түрдүү деңгээлде роль ойношкон.

Экинчи жагынан, көркөм-адабий процесстин улам байып, татаалданышы, жанрдык жактан кеңейиши анын тилинин да татаалданышына, практикалык тилден айырмачылыгынын (негизинен, семантикалык-структуралык планда, бирок кээде фонетикалык, грамматикалык, лексикалык планда да кескин айырмаланган, мисалы, Ортазиядагы чагатай, эски өзбек, эски түркмөн тилдери, Россиядагы «жогорку», «ортонку», «төмөнкү» стилдер ж.б.) жогорулашына жана ачыгыраак байкалышина алып келген да, аны изилдеп-үйрөнүүгө болгон кызыгууну тереңдеткен. Бирок изилдеп-үйрөнүү, негизинен, адабият таануучулук жана эстетикалык-философиялык планда жүргүзүлүп келгендиктен, мындай багыттагы изилдөөлөр сөз өнөрүнүн спецификасын толугу менен ачып берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эместиги белгилүү болгон. Ошондуктан аны изилдеп-үйрөнүүдө адабият таануучулук же поэтикалык («поэтикага тиешелүү» деген мааниде), эстетикалык-философиялык жана тарыхый өңүттө мамиле кылуу менен

катар эле, лингвистикалык планда да изилдеп-үйрөнүүнүн зарылдыгы XIX к. 2-жарымынан тартып филологиянын классиктери Фердинанд де Соссюрдун тил//кеп дихотомиясы жөнүндөгү (Соссюр 1977), А.А.Потебнянын көркөм чыгарманын структурасын сөздүн структурасы менен окшоштуруп кароо туурасындағы (Потебня 1926, 1976) идеяларында, А.Н.Веселовскийдин «Тарыхый поэтикасында» (Веселовский 1989) алгач орун алуу менен, илимпоздордун түрдүү муундары, филологиялык багыттар жана мектептер тарабынан улантылып, өнүктүрүлүп келе жатат. Адабиятты лингвистикалык жактан иликеп-үйрөнүү маселеси боюнча көп учурда алингвистикалык жана антилингвистикалык тенденциялардын орун алып келгенине карабастан, бүгүнкү күндө бул маселе филологиянын актуалдуу маселелеринин катарында турганын илим жана адабий практиканын өзү далилдөөдө.

Көркөм адабиятты лингвистикалык талдоо, изилдөө адабий чыгарманын өзүн эмес, тилин изилдеп-үйрөнүү экенин эске алуу зарыл. Анткени адабият өзү – лингвистиканын объектиси эмес. Дүйнөлүк филологияда бул багыттагы изилдөөлөрдүн бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерине илимий-методологиялык негиз катары Ю.Н.Тыняновдун, Л.П.Якубинскийдин, М.М.Бахтиндин, В.В.Виноградовдун, Г.О.Винокурдун, Р.О.Якобсондун, В.М.Жирмунскийдин, Б.А.Лариндин, Б.В.Томашевскийдин, ОПОЯЗ, ПЛК мүчөлөрүнүн эмгектери негиз болгону да талашсыз. Мындағы белгилей кетүүчү жагдай: көркөм адабияттын тилин изилдөө, көркөм чыгарманы лингвистикалык талдоо боюнча изилдөөлөрдө абдан салмақтуу (негиздөөчү, аныктоочу десек да болот) роль орус филолог-окумуштууларына таандык жана бүгүнкү күнгө чейин эле бул салт бузулбастан, өнүктүрүлүп келе жатат.

Ал эми кыргыз филологиясында, салыштырмалуу алганда, көркөм адабиятты (тилин) лингвистикалык аспектиде изилдөө багытындағы

илимий-теориялык жана методологиялык эмгектер саналуу гана. Адабият таанууга киришүү, адабият теориясы боюнча окуу-методикалык эмгектердеги (Жээналы Шери уулу 1993, М.Борбугулов 1996, Ж.Шериев, А.Муратов 2004 ж.б.) көркөм чыгарманын тили боюнча жалпы мүнөздөгү маалыматтарда салттуу болуп калган көркөм каражаттар, троптор, стилистикалык фигуralар жана ыкмалар, композициялык каражаттар жөнүндө гана сөз болуп, көркөм адабияттын тилинин спецификасы алардын негизинде гана көрсөтүлгөн. Бул маселени кененирээк планда иликтөөгө алган С.Өмүралиеванын (1987, 1999), Ж.Мамытовдун (1990, 2002, 2007), Б.Усубалиевдин (1994), А.Оморовдун (2002) эмгектерин көрсөтүүгө болот. Маслен, проф. С.Өмүралиева көркөм текстти кептик факт, дихотомиянын бир бөлүгүнүн реализациясы катары кароо менен, аны лингвистикалык талдоону 2 түрдүү мамиле аркылуу жүргүзгөн: 1) маселенин маңызын берүүчү бир эле сөздөн, сүйлөмдөн турган синтаксистик бирдик - микротекст чегинде; 2) бүтүндөй кептик турум, чыгарма – макротекст чегинде. Проф. Ж.Мамытов көркөм чыгарманын тилинин спецификасын лингвостилистикалык планда, андагы диалектизм, архаизм, историзм бирдиктердин функционалдык, стилистикалык, лексика-семантикалык жана эстетикалык өзгөчөлүктөрү аркылуу сыпаттоого алган. Изилдөөчү А.Оморов акын Ж.Мамытовдун поэзиясындагы тилдик каражаттарды стилистикалык аспектиде иликтөө менен, поэтикалык чыгармалардагы сөз маанилери, троптун түрлөрү, фоностилистикалык каражаттар, ыр түзүлүшүнүн айрым маселелерине токтолуп өткөн. Ал эми проф. Б.Ш.Усубалиев тилдин көркөм чыгармадагы орду, мааниси, даяр чыгарманын тилинин өзгөчөлүгү жана чыгарманын жаралуу процессиндеги тилдин ролу, көркөм чыгарманын тилинин полифункционалдык, эстетикалык мүнөзү туурасындагы маселелерди лингвостилистикалык өңүттөн иликтөөгө алган. Булардан сырткары,

кийинки кезде тексттик лингвистиканын алкагындагы изилдөөлөрдө (Мусаев 2000, Маразыков 1996, 2005 а,б, Өмүралиева 2002, 2005) көркөм тексттердин тилине тиешелүү маселелер тексттердин структуралық-семантикалық, прагматикалық, интеграциялық түзүлүшүнүн маселелери менен байланышта азын-оолак каралып өткөнү менен, аталган маселелерди, тактап айтканда, көркөм адабияттын тилине байланыштуу принципиалдуу мүнөздөгү илимий-теориялық жана практикалық маселелерди аныктап, системалап берген олуттуу изилдөө жүргүзүлө элек деп айтууга болот.

Буга байланыштуу, кыргыз филологиясында көркөм адабияттын тилинин спецификасы, адабияттын формасы жана материалы болуп саналган тилдик уюшулушунун лингвистикалық жана поэтикалық негиздери, аны иликтеп-талдоонун системасы, ык-амалдары, теориялық-методологиялық базасы, практикалық реализацияланышы боюнча жетиштүү мүнөздөгү илимий жоболор сунушталып, теориялық негиз түзүлө элек.

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Лингвопоэтиканын өз алдынча филологиялык тармак катары статусун аныктап, максатын жана милдеттерин, түшүнүк-категорияларын, негизги маселелерин, системалык түзүлүшүн, иликтеп-талдоонун методдорун, методологиясын жана багыттарын көрсөтүп берүү көркөм адабиятты жалаң адабият таануучулук же жалаң лингвистикалық өңүттөн иликтөө аркылуу анын спецификасын толугу менен ачып берүүгө болбостугу, ошондуктан аны иликтөөдө комплекстүү мамиле зарыл экендиги менен шартталган. Көркөм адабияттын өзүнүн жана анын материалдык негизи болгон тилинин өзгөчөлүгүн, салт болуп калгандай, көркөм каражаттар, троптор, стилистикалық фигуralар, композициялық каражаттардын чегинде гана аныктабастан, тилдик жактан уюшулушундагы бардык факторлорду: фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, семантикалық

факторлорду жана алардын функционалдык-семантикалык, лингвопоэтикалых өзгөчөлүктөрүн чыгарманын идеялык жана эстетикалык түзүлүшү менен тыгыз байланышта, биримдикте системалуу түрдө иликтөөгө алып, ачып көрсөтүп берүү бүгүнкү кыргыз филологиясындагы орчуңдуу маселелерден болуп саналат.

Иштин актуалдуулугун, биринчиден, көркөм адабиятты бардык деңгээлдери менен чогуу комплекстүү түрдө иликтөөгө алуучу өз алдынча филологиялык тармактын статусунун аныкталышы, бул тармактын алкагында жүргүзүлүүчү изилдөөлөрдүн методологиясынын, системасынын көрсөтүлүп берилиши шарттаса, экинчиден, көркөм адабияттын тилинин спецификасын, тактап айтканда, тилдин коммуникативдик-когнитивдик, функционалдык жана эстетикалык планда көркөм текст формасында колдонулушунун, кызмат өтөөсүнүн жана жашоосунун спецификасын көрсөтүү түзөт.

Изилдөөнүн максаты тилдин көркөм адабияттын материалдык негизи, каражаты жана формасы катары кызмат аткаруусунун мыйзам ченемдерин, спецификасын, табиятын ачып берүүнү жана аны ушул аспектиде иликтөөнүн системасын аныктап берүүнү көздөйт. Бул максаттын ишке ашырылышы төмөнкүдөй милдеттерди аткаруу менен байланыштуу:

- көркөм адабиятты тилге негизделген көрүнүш катары комплекстүү иликтөөгө алуунун зарылдыгын көрсөтүп берүү;
- көркөм адабиятты комплекстүү иликтөөгө алуучу өз алдынча филологиялык илим тармагынын статусун көрсөтүү;
- бул тармактын өз алдынчалык статусун аныктоочу критерийлерди, категорияларды белгилөө;
- лингвопоэтиканын негизги объектиси катары поэтикалых тил түшүнүгүнүн табиятын көрсөтүү;

- лингвопоэтиканын негизги изилдөө предмети катары көркөм текст түшүнүгүнүн спецификасын белгилөө;
- көркөм текстти лингвопоэтикалық талдоого алуунун системалык түзүлүшүн аныктоо;
- көркөм текстти лингвопоэтикалық талдоонун критерийлери менен категорияларын көрсөтүү;
- көркөм тексттин тилдик уюшулушундагы фонетикалық түзүлүштүн спецификасын, ролун көрсөтүп берүү;
- көркөм тексттеги фонетикалық көрүнүштөрдүн табиятын, функционалдык, эстетикалык, лингвопоэтикалык ролун белгилөө;
- көркөм тексттин синтаксистик түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүн жана негизги факторлорун аныктап берүү;
- көркөм тексттеги синтаксистик бирдиктер менен каражаттардын функционалдык, лингвопоэтикалык, эстетикалык өзгөчөлүктөрүн ачып берүү;
- көркөм тексттин семантикалық түзүлүшүнүн спецификасын көрсөтүү;
- көркөм тексттеги тилдик бирдиктердин семантикалық өзгөрүүлөрүнүн, татаалданууларынын жана карым-катыштарынын табиятын ачып берүү.

Изилдөөнүн илимий-теориялык жаңылыгы. Диссертациялык иште көркөм адабияттын тили, буга чейин орун алып келгендей, адабияттаануунун же лингвистиканын факультативдик бөлүмү эмес, өз алдынча филологиялык тармактын объектиси экендиги белгиленип, бул тармактын максат-милдеттери, изилдөө объектиси менен предмети жана алардын табияты, негизги түшүнүктөрү жана терминологиясы, системалык түзүлүшү, изилдөө методдору менен методологиясы көрсөтүлдү.

Көркөм тексттин тилин динамикалык аспектиден, аракеттеги тил, чыгармачылыктын өзү жана туундусу катары иликтеп-талдоонун структурасы, системасы, критерийлери, ыкмалары белгилендиди. Көркөм

тексттин негизинде турган поэтикалық тилдин бирдиктеринин, элементтеринин структуралық, функционалдық, семантикалық, коммуникативдик, эстетикалық табияты көрсөтүлдү. Көркөм тексттин тилдик түзүлүшүнүн негизги деңгээлдери болгон фонетикалық, синтаксистик жана семантикалық деңгээлдердин спецификасы аныкталып, алардын бирдиктери, каражаттары функционалдық, эстетикалық, семантикалық өзгөчөлүктөрү белгиленди.

Ошондой эле көркөм текстти лингвопоэтикалық анализдөөнүн жаңы ық-амалдары, комплекстүү түрдө иликтөөнүн методологиясы иштелип чыкты.

Коргоого коюлуучу жоболор:

- Көркөм адабияттын тили, тактап айтканда, көркөм чыгарманын материалдық туюндурулушу катары кызмат кылган тилдик бирдиктер, каражаттар жана алардын ортосундагы карым-катьш, байланыштар өзгөчө функционалдық, семантикалық, эстетикалық мүнөзүнө ылайык, тил илиминин же адабият таануунун факультативдик бөлүмүнүн чегинде эмес, өз алдынча филологиялық илим тармагы лингвопоэтиканын алкагында изилдөөгө алышыши талапка ылайык;
- Лингвопоэтика – көркөм адабияттын тилин системалуу түрдө: лингвистикалық-поэтикалық-эстетикалық иликтең-үйрөнүүгө алган, өзүнүн конкреттүү изилдөө объектиси жана предмети, категориялары, принциптери, изилдөө методдору жана методологиясы бар, өзүнчө системалық түзүлүшкө ээ, интердисциплиналық филологиялық тармак;
- Көркөм тексттердин фонетикалық түзүлүшү жана ага тиешелүү бардык көрүнүштөр формалық пландагы гана милдет аткарбастан, семантикалық, функционалдық, эстетикалық кызмат да аткарат;
- Көркөм тексттердин синтаксистик түзүлүшү, синтаксистик бирдиктер менен каражаттар, синтагматикалық пландагы карым-катьштары тексттин өзгөчө ыргактык-интонациялық структурасына жана

спецификалуу семантикалык түзүлүшүнө ылайык, функционалдык, семантикалык өзгөрүүлөргө учурайт;

– Көркөм тексттердин семантикалык түзүлүшүнүн спецификасын тилдик бирдиктердин формасы менен мазмунунун байланышынын өзгөчө мүнөзүнөн, парадигматикалык жана синтагматикалык карым-катыштардын татаалдыгынан келип чыккан кош пландуулук, полисемантикалуулук түзөт.

Изилдөөнүн практикалык мааниси. Диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктарын жогорку жана орто окуу жайларында, мектептерде көркөм адабияттын (көркөм чыгарманын) тилин окутуунун жаңы теориялык-методикалык системасын, принциптерин иштеп чыгууда, тексттик лингвистика, лингвостилистика, стилистика, кеп маданияты, герменевтика, поэтика боюнча изилдөөлөрдө колдонуу максатка ылайык.

Ошондой эле бул изилдөөнүн материалдарын жогорку окуу жайларында окутулуучу «Тексттик лингвистика», «Көркөм текстти лингвистикалык талдоо», «Кеп маданияты», «Стилистика», «Көркөм чыгарманын тили» сыйктуу негизги жана адистик атайын курсарда пайдаланууга болот.

Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негизи катары иштин алдына коюлган максатына түз жана кыйыр тиешеси бар көптөгөн эмгектер пайдаланылды. Диссертациянын 1-главасындагы негизги теориялык жоболордун, көз караш, пикирлердин аныкталышында А.А.Потебня, А.Н.Веселовский, М.М.Бахтин, В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, О.Якобсон, М.Я.Поляков, В.П.Григорьев, С.Ж.Мусаев, Б.Ш.Усубалиев, Т.С.Маразыков ж.б. окумуштуулардын эмгектери багыт берүүчү мааниге ээ болсо, иштин 2-4-главаларында коюлган маселелердин чечилиши үчүн жогоруда белгиленген окумуштуулардын эмгектери менен катар М.В.Жирмунский, Ю.М.Лотман, И.И.Ковтунова, Н.А.Фатеева, С.Өмүралиева, К.Рысалиеев, А.Иманов, Ж.Мамытов ж.б.

өндүү окумуштулардын эмгектери теориялык-методологиялык чоң мааниге ээ болду.

Иште анализге алынган факт-материалдар. Диссертациялык изилдөө синхрондук планда жүргүзүлүп, анализге алына турган практикалык материал катары акын Шайлообек Дүйшеевдин чыгармалары колдонулду.

Иштин изилдөө методдору. Диссертациялык иште изилдөө багытына, мазмунуна жараза анализ жана синтез, индуктивдүү жана дедуктивдүү методдор, оппозитивдик метод, система-структуралык анализдин интегративдик методу, схемалаштыруу, каршы коюу, сыпаттоо, компоненттик анализ, суперлинеардык методдордун жардамы менен функционалдык-имманенттик принциптин негизинде жүргүзүлдү.

Иштин апробациясы.

Коргоого коюлган илимий-теориялык жоболор, практикалык сунуштар жана изилдөөнүн темасына байланыштуу айрым маселелер 2003-жылдан бери «Кыргыз тили жана адабияты» «Вестник Иссык-Кульского университета», «БГУнун жарчысы», «Қазақтану-Казаховедение», «Қазақстанның ғылыми әлемі-Научный мир Казахстана», «Искусство жана адабият» журналдарында, «Түрк тилдери жана адабияты» илимий жыйнагында, «Профessor Ж.Мамытовдун 70 жылдыгына арналган «Кыргыз филологиясынын актуалдуу маселелери» аттуу республикалык илимий-теориялык конференциянын материалдарында» жарык көргөн жыйырмадан ашуун макалаларда, бир илимий монографияда чагылдырылган. Мындан сырткары, изилдөөнүн багытына байланыштуу маселелер боюнча «Кыргыз терминологиясынын актуалдуу маселелери», «Кыргыз филологиясынын актуалдуу маселелери» аттуу илимий-практикалык конференцияларда, проф. А.Акматалиевдин 50 жылдык маракесине арналган «Эгемендүү мезгилден кийин кыргыз адабият таануу илиминин

өнүгүшү» аттуу республикалык илимий-практикалык конференцияда докладдар жасалган.

Изилдөөнүн айрым материалдары жана жыйынтыктары К.Тыныстанов атындагы ҮМУда «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча сырттан билим алган студенттер үчүн «Көркөм сөздүн поэтикасы» аттуу атайын адистик курсу окутууда пайдаланылууда.

Диссертация К.Тыныстанов атындагы ҮМУнун кыргыз тил илими жана кыргыз адабияты кафедраларынын кошмо жыйында талкууланган.

Иштин көлөмү жана структурасы.

Диссертациялык иш киришүүдөн, төрт главадан, корутунду бөлүмдөн, колдонулган адабияттардын тизмесинен турат.

Киришүүдө диссертациялык изилдөөнүн жалпы мүнөздөмөсү, теманын актуалдуулугу, негизги максаты жана маселелери, талдоонун метод, принцип, аспектилери, изилдөөнүн илимий-теориялык жана практикалык мааниси, иштин апробацияланышы көрсөтүлгөн.

I главада лингвопоэтиканын бүгүнкү күндөгү статусу белгиленип, анын изилдөө объектиси жана предметинин табияты аныкталган, системалык түзүлүшү көрсөтүлүп, негизги түшүнүктөрү, категориялары, проблемалары, анын башка илимдер жана илим тармактары менен карым-катышы белгиленген.

II главада көркөм тексттердин тилинин фонетикалык түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү жана тыбыштык кайталоолор, уйкаштык, паронимия сыйктуу орчуундуу көрүнүштөрү талдоого алынган.

III главада көркөм тексттин тилдик уюшулушундагы синтаксистик деңгээлге тиешелүү айрым маселелерге функционалдык, семантикалык, эстетикалык аспектилердин биримдиги аркылуу иликтөө жүргүзүлгөн.

ІҮ глава көркөм тексттердин семантикалык түзүлүшүнүн спецификасын жана аны туюндуруу, ачып берүүдөгү тилдик каражаттардын ролун иликтеп- талдоого арналган.

Корутундуда изилдөөнүн жалпы жыйынтыктары белгиленген.

1-глава

Лингвопоэтика жана анын статусу

1.1. Лингвопоэтиканын филологиялык тармак катары жарапышы, өнүгүүсү жана калыптануусу

Сөз өнөрү же көркөм адабият искусствонун спецификалуу түрү болуп саналып, анын спецификасын тилдин материал катары да, форма катары да колдонулушу түзөт. Демек, көркөм адабият жалгыз гана адабият таануунун же поэтиканын предмети жана объектиси болушу мүмкүн эмес; аны изилдөөнүн ыкмалары менен жолдору, принциптери, аспектилери бүт бойdon адабият таануунун жана аны менен түздөн-түз байланыштуу болгон адабият сынынын, адабият тарыхынын чегинде каралышы сөз өнөрүнүн табият-маңызын, өзгөчөлүгүн толугу менен ачып, сипаттап берүү үчүн жетишсиз. Ырас, адабиятты толук кандуу, ар тараптуу изилдөө, түшүнүү үчүн философия, тарых, психология, социология ж.б. илимдердин маалыматтарына, жетишкендиктерине таянуу зарыл. **Ошол эле учурда адабият тилге негизделген искусство катары тилдин өнүгүүсүнөн келип чыкканын эстен чыгарбоо керек.** Ошондуктан аны тилдик табиятысыз илимий изилдөөгө, үйрөнүүгө, түшүнүүгө мүмкүн болбойт. Экинчи жагынан, искусство чыгармасын анын формасынан ажыратып талдоо эч кандай жыйынтык бербеген сяяктуу эле, адабиятты да анын сырткы формасынан – тилинен - ажыратып талдоо куру убаракерчилик. Анткени тилдик форма

объективдүү изилдөөгө мүмкүн болгон жалгыз реалдуулук, «маанинин предметтик чагылышы» (Кожинов 1964, 50) болгондуктан, ансыз чыгарманын мазмунуна жетүүгө болбойт. Демек, форманы эске албоо – мазмунду жокко чыгаруу дегендик. Анын үстүнө, тил – адабияттын сырткы формасы эле эмес, анын өзүн, ички маңызын аныктап турган фактор. Көркөм адабиятта форма менен мазмундун карым-катышы – бүтүн менен бөлүктүн, ички менен сырткынын карым-катышы эмес, логикалык карым-катыш, бүтүндүктүн эки аспектиси. Ошондуктан көркөм адабиятты толук кандуу, системалуу изилдеп-үйрөнүү «чыгармада эмне (=мазмун) айтылган жана ошол айтылган мазмун кантип (=форма) туюндурулган?» (Жирмунский 1977, 16) деген суроолорго жооп бериши керек. Ал эми бул суроолорго лингвистиканын катышуусуз ийгиликтүү жана туура жооп берүүгө мүмкүн эмес.

Көркөм адабиятты изилдеп-үйрөнүүдө лингвистиканын ролу шексиз экендиги – маселенин бир жагы. Экинчи жагы – лингвистикалык изилдөө эмнеге багытталып, кайсы принцип-критерийлер боюнча жүргүзүлүшү керек?

Сөз өнөрүнүн үлгүсүн лингвистикалык планда талдоо ар кыл багытта ишке ашырылып, ар кандай максат-милдетти аркалашы мүмкүн. Маселен, тигил же бул чыгарманын текстинин мисалында тилдик структуранын же деңгээлдин кайсы бир тарабын, өзгөчөлүгүн, карым-катыштарын иликтөөгө болот; көркөм адабияттын тилинин адабий тилдик нормага карата карым-катышы жана деформациялары иликтениши мүмкүн; кайсы бир этаптагы, тарыхый мезгилдеги тилдин өнүгүүсүнүн негизги тенденциялары да көркөм адабияттын тили аркылуу талданып, аныкталышы ыктымал. Бирок мындай түрдөгү иликтөөлөрдө чылгый лингвистикалык мүдөө көздөлүп, көркөм текстке жана сөзгө таза лингвистикалык өнүттөн (семантикалык, стилистикалык, синтаксистик, лексикалык ж.б.) мамиле жасалат да, алар адабият

таануу, поэтика, эстетика менен байланышка ээ болбoit. Башкача айтканда, көркөм адабияттын тилин чылгый лингвистикалык кубулуш катары карап, ушул нукта гана иликтөөгө алуу көркөм адабияттын табияттын туура ачып берүүгө жана түшүнүүгө жетишсиздик кылат.

Ал эми лингвистикалык аспектиде талдоонун экинчи багыты көркөм адабияттын мазмунун туюнтурган сырткы формасы жана материалы болуп эсептелген тилди изилдөөгө арналышы мүмкүн. Мында адабияттын сырткы формасын искусствонун көрүнүшү иретинде иликтөө зарылдыгы туулат, демек, бул учурда адабият тил илими жана тилчи үчүн чыгармачыл ишкердүүлүктүн туундусу иретинде карапат. Мындей шартта таза лингвистикалык категориилар башкачараак мүнөздөгү критерий-принциптердин негизинде түшүндүрүүгө, талдоого ээ болуп, башкачараак мамиле жасоону талап этери шексиз. Анткени искусствонун түрү деп таанылган сөз өнөрүн да искусствонун башка бардык түрлөрү сыйктуу эле форма менен мазмундуун биримдиги аркылуу талдап-үйрөнүү талапка ылайык. Мындей милдетти жеке-жеке турган лингвистика да, адабият таануу же поэтика даatkara албайт. Демек, **адабият менен тилдин бирдиктүү, өз ара байланыштуу жана бири бирине көзкаранды тенденцияларын изилдөө үчүн кенири мүнөздөгү филологиялык мамиле керек**, же **сөз өнөрүн аны түзүүчү деңгээлдердин, элементтердин механикалык суммасы эмес, органикалык бүтүндүк катары изилдей турган өз алдынча дисциплина зарыл**.

Филологиянын тарыхына кайрылсак, Слависттердин эларалык IY съездинде академик В.В.Виноградов көркөм адабияттын тилин изилдөөчү, тил илими менен адабият таанууга жакын, бирок өзүнүн багыты, методдору, принциптери жагынан алардан айырмаланган өз алдынча жаңы дисциплинаны түзүү боюнча концепциясын сунуш кылганы белгилүү (Виноградовдун бул съездде жасаган доклады кийинчөрөк, 1971-ж. чыккан әмгегинде берилген, 212-б.). Мындей

сунуштун келип чыгышы жогоруда көрсөтүлүп кеткен объективдүү себептерге байланыштуу: көркөм адабиятты жалаң гана адабият таануучулук аспектиде же жалаң лингвистикалык аспектиде изилдеп-үйрөнүү анын жалпы табиятына, өзгөчөлгүнө байланышкан маселелердин маңызын толук ачып бере албайт. Көркөм сөз өнөрүндө тилдин ар кыл деңгээлдеринин, бирдиктеринин ролун туура иликтеп-түшүнмөйүнчө, идеялык-тематикалык, мазмундук деңгээлин түшүнүүгө болбайт. Демек, жаңы дисциплина «... адабият таануу менен тил илиминин принциптерине жакын, бирок көркөм сөздүн архитектоникасы жана жалпы эстетикасынын алкагындагы маселелердин жыйындысына таянган өз алдынча теориялык негизге ээ болушу керек» (Виноградов 1963, 179).

Академик В.В.Виноградовдун сунушу филология үчүн өтө орундуу, актуалдуу болгонуна карабастан, жаңы дисциплиналын калыптанып-өнүгүшү XXк. 60-70-жж.чейин карама-каршылыктардын фонунда жүргөн. Мындай карама-каршылыктар, бир жагынан, айрым изилдөөчүлөрдүн алингвистикалык жана антилингвистикалык көз караштарынын негизинде, экинчи жагынан, кээ бир тилчилердин (ПЛКнын айрым мүчөлөрү, структуралык лингвистиканын өкүлдөрү) поэтикалык принциптерди таза лингвистикалык концепцияларга баш ийдирүүгө, сицирүүгө жасаган далалаттары менен татаалданган. Мындай тенденциялар жаңы дисциплиналын тоскоолдуксуз калыптанып-өнүгүүсүнө да, анын так аталыш менен аныкталышына да кедергисин тийгизген. Ошентсе да, акад. В.В.Виноградовдун идеясын колдоого алуу менен, көптөгөн илимпоздор көркөм адабияттын тили багытындагы изилдөөлөрдү кеңейтип, тереңдетип келишти. Мындай изилдөөлөрдү бириктирген дисциплина үчүн ар кандай аталыштар сунушталып, колдонулган. Мисалы, В.В.Виноградов өзү «көркөм (поэтикалык) кептин теориясы» (1959, 1963), Г.О.Винокур «поэтикалык тил илими»

(1991а,б), В.М.Жирмунский «поэтикалык лингвистика» (1975, 1977), Р.О.Якобсон «поэтикалык диалектология» (1987) деп аташкан. Өмүрүнүн акыркы жылдарында, акыркы эмгектеринде акад. В.В.Виноградов «лингвистикалык поэтика же лингвопоэтика» (Виноградов 1971) деген атальшты колдонгон. Бул атальш башка атальштарга караганда дисциплиналын бағытын айкыныраак көрсөткөндүктөн, көптөгөн изилдөөчүлөр тарабынан колдоого алынып, бүгүнкү күндө лингвистикалык поэтика же лингвопоэтика (ЛП) тил илиминдеги лингвостатистика, лингвостилистика, лингводидактика, лингвофилософия, лингвосинергетика ж.б. термин-атальштар сыйктуу эле терминологиялык түрдө кабыл алынган мааниге ээ болуп, филологиялык активге кирди.

«Лингвистика+адабият таануу» суммасынан чыгуучу интердисциплиналык мұнөзүнө ылайық, ЛПны «лингвистиканын тилди поэтикалык факт катары изилдөөчу бөлүмү» деп да, «адабиятка бағытталған лингвистика» деп да чечмелөөгө болот. Бул чечмелөөлөрдүн экөө тең тилдин креативдүү мұнөзүн көрсөткөндүктөн, ЛПны, тар мааниде алганда, көркөм адабияттын тили, кецири мааниде алганда, тилдин поэтикасын изилдеп-үйрөнө турган дисциплина деп эсептөөгө негиз бар.

Лингвопоэтикалык изилдөөлөр таза лингвистикалык жана адабият таануучулук аспектидеги изилдөөлөрдөн кандай өзгөчөлүккө ээ деген суроонун коюлушу мыйзам ченемдүү (бул жерде «таза» шарттуу түрдө алынды, анткени кандай гана илимдин объектиси же предмети болбосун, эч качан структуралык жана функционалдык жактан бир жактуу, бир бағыттагы илимий изилдөө менен гана чектеле тургандай таза түрүндө болбостугу жогоруда белгиленип кетти). Бул суроого жооп берүүдө лингвопоэтикалык изилдөөнүн негизги өзгөчөлүгү – көркөм адабиятты жана анын тилин чыгармачылык процесстин туундусу катары кароо

жана анын «формасы менен мазмунунун лингвистикалык жана адабият таануучулук концепцияларын бириктириүүгө умтулуу тенденциясы» деген акад. В.В.Виноградовдун пикирине кошулууга болот (Виноградов 1971, 104). Тактап айтканда, ЛПда көркөм адабият өзүнүн бардык түзүүчүлөрүнүн, денгээлдеринин, компоненттеринин: идеялык-тематикалык, мазмундук курулушунун, эстетикалык касиетинин жана тилдик материалдын реализациясынын биримдиги, бүтүндүк иретинде изилдеп-үйрөнүүгө алышыши зарыл. Мында башка багыттагы илимий талдоолордо орун алгандай, элементтердин, денгээлдердин, структуралык-функционалдык компоненттердин өз алдынчалыгы абсолюттук мүнөзүн жоготуп, ар бири башка элементтер, денгээлдер менен ажырагыс карым-катьшта, бирин-бири аныктоочулук шартында иликтөөгө, талдоого алынат.

Бул жерде көркөм адабияттын адабият таануучулук жана лингвистикалык аспекттери менен катар, адабият – адамдын чыгармачылык ишмердигинин туундусу, социалдык фактор, адеп-ахлактык, ыймандык, диний, таанып-билүүчүлүк, тарыхый факт экенин да эстен чыгарбоо керек. Албетте, көркөм адабияттын көрсөтүлгөн белгилери анын тиешелүү илимдердин предмети же объектиси экенин да көрсөтөт. Экинчи жагынан, көркөм адабияттагы социалдык, тарыхый, психологиялык, моралдык-этикалык, теологиялык, гносеологиялык ж.б. факторлордун бардыгы тилдин жардамы аркылуу гана туюндурулуп, ишке ашарында шек жок. Ошондуктан лингвопоэтикалык талдоо көркөм адабиятты доордун маданиятынын, коомдук турмушунун, социалдык маселелеринин контекстинде талдоого негиз бере алгандыгы менен да баалуу. Демек, комплекстүү лингвопоэтикалык иликтөө принципиалдуу түрдөгү методологиялык мааниге ээ.

ЛПнын өз алдынча филологиялык дисциплина катары статусун аныктоо үчүн анын калыптанып-өнүгүүсүнүн зарылдыгы, шарттары

тууралуу маселе менен катар, изилдөө объектиси менен предметин көрсөтүү жана алардын негизги өзгөчөлүктөрүн, белгилерин, өз ара карым-катьштарын тактоо жана тиешелүү терминология аркылуу бекемдөө; негизги маселелерин, максат-милдеттерин көрсөтүү жана алардын кесилишкен чектерин ажыратуу, өзүнүн изилдөө чектерин белгилөө сыйктуу проблемалар да түшүндүрмөгө алышыны талапка ылайык.

1.2. Лингвопоэтиканын объектиси жана предмети

ЛПнын өз алдынча статуска ээ дисциплина катары жаралуу, өнүгүү жана калыптануу процессинин татаалдыгы, өтө жай темпте жүрүшү, ага байланыштуу ар кыл багыттагы тенденциялардын орун алышы бир кыйла даражада анын изилдөө объектиси жана предметинин татаалдыгы, көп кырдуулугу менен шартталган. Дегинкиси, илим өзүнүн объектиси менен предметин даана бөлүп көрсөтмөйүнчө, алдына койгон максат-милдеттерин так аныктамайынча, толук кандуу илим болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан ЛПнын объектиси менен предметин так ажыратып, бөлүп көрсөтүү мыйзам ченемдүү, принципиалдуу маселелердин катарына кирери шексиз.

Аталган филологиялык дисциплиналынын өзү да, изилдөө алкагы да түрдүү көз караш-пикирлердин өз ара күрөшүнүн кесилишкен чекити болуп келгендиңтен, анын негизги түшүнүктөрү, методдору жана методологиясы, ички структурасы али аныкталып-такталып бүтө электиги жогоруда белгиленип кетти. Бул маселелердин катарында ЛПнын объектиси жана предмети тууралуу маселе да турат. Анткени бул маселе боюнча изилдөөчүлөр арасында бирбеткөй пикирдин жоктугун «поэтикалык тил», «поэтикалык кеп», «көркөм кеп», «көркөм адабияттын тили», «көркөм чыгарма», «адабий чыгарма», «көркөм

текст» сыяктуу түшүнүктөрдүн так дифференцияланбастан, чаржайыт жана аралаш колдонулуп келе жатканынан көрүүгө болот. Устүртөн алыш караганда, аталган түшүнүктөр абдан жакын, окшош, бирдей эле маани-мазмунду туюнтурган түшүнүктөр сывактуу сезилет. Алардын чаржайыт, аралаш колдонулушуна жол берилгени да ушуга байланыштуу. Бирок конкреттүү илимий максат алдыга коюлганда, түшүнүктөрдү дифференциялабастан, аралаш колдоно берүү талапка ылайык келбестиги белгилүү.

Ырас, «поэтикалык тил» да, «поэтикалык кеп» да, «көркөм кеп» да, «көркөм адабияттын тили» да, «көркөм чыгарма» да, «адабий чыгарма» да, «көркөм текст» да ЛП үчүн принципиалдуу мааниге ээ түшүнүктөр, аларсыз ЛПны филологиялык өз алдынча дисциплина катары аныктоо жана кабылдап-түшүнүү мүмкүн эмес. Ошентсе да, аталган түшүнүктөрдүн бардыгын синонимдеш субSTITУТТАР катары кароо ЛПнын статусун көрсөтүүгө, изилдөөлөрдүн багытын, принциптерин, критерийлерин жана методологиясын дифференциялап тактоого кедергисин тийгизбей койбойт деген пикирдебиз. Ошондуктан жогоруда белгиленген түшүнүктөрдүн арасынан кайсынысы ЛПнын потенциалдуу объектиси, ал эми кайсы түшүнүк конкреттүү предмети экендигин ажыратып көрсөтүү жана мүнөздөө иштин алдына коюлган милдеттердин катарында турат.

Жалпыга белгилүү болгондой, тигил же бул илимдин (илим тармагынын) объектиси болуп кайсы бир көрүнүштүн нак өзү эмес, ошол көрүнүш же анын функционалдык бир өзгөчөлүгү тууралуу белгилүү бир көз караштын негизиндеги түшүнүк эсептелет. Ушул принциптен алганда, ЛПнын объектиси катары коомдук кубулуш болуп эсептелген тилдин өзү эмес, тил жана анын өзгөчө функционалдык колдонулушу тууралуу белгилүү бир эстетикалык көз караштын негизинде келип чыккан түшүнүктүү эсептөөгө болот. Ар кыл

изилдөөчүлөрдүн әмгектеринде бул түшүнүк «поэтикалык тил» (Винокур, Якобсон, Григорьев, Ковтунова ж.б.), «көркөм кеп» (Жирмунский), «поэтикалык кеп» (Виноградов) деген атальштар аркылуу берилип келе жатат. Демек, булар ар түрдүү түшүнүктөрбү же бир эле түшүнүктүн түрдүүчө атальштарыбы, алардын ортосунда кандай карым-катыштар орун алган деген суроонун келип чыгышы негиздүү.

Бул суроолорго жооп берүүгө аракеттенүү үчүн адегенде тил // кеп дихотомиясы тууралуу маселеге азын-оолак кайрыла кетүү жөндүү. Теориялык түрдө алгач В.фон Гумбольдт тарабынан негиз салынып, андан соң Ф.де Соссюр тарабынан кенири өнүктүрүлгөн тил // кеп дихотомиясы бүгүнкү күнгө чейин эле изилдөөчүлөр арасында талаштартыштын түйүнү болуп келүүдө. Жалпысынан, тил менен кептин маңызы, мұнөзү, өз ара карым-катышы белгилүү деңгээлде сыпатталып келе жатат деген менен, айрым бир жеке аспекттери боюнча бирдиктүү пикирлер, такталган аныктамалар дәле сунуштала элек.

Ақыркы мезгилдерде кыргыз филологиясында «кеп» түшүнүгүн «сүйлөшүү» деген түшүнүк менен алмаштыруу тенденциясы орун алып келе жатканын белгилей кетүү жөндүү (мис. Маразыков 2005 а,б, Ибрагимов 2005, Токоев 2006 ж.б.). Албетте, мындай алмаштырууну сунуш кылган илимпоздор далилдүү аргументтерди келтирип, «кептин» ордуна «сүйлөшүү» түшүнүгүн колдонууга негиз берген факторлорду көрсөтүшкөнү талашсыз. Бирок бул азыркы учурдагы улуттук филологиябыздагы талаш жараткан маселелердин бири экендигине жана толугу менен чечилбегендигине, экинчи жагынан, «кеп» түшүнүгү туюнтурган маанилерди, маанилик ньюантарды «сүйлөшүү» түшүнүгү бардык учурларда толук бере албагандыгына (мис., «көркөм сүйлөшүү» же «илимий сүйлөшүү» түшүнүктөрү «көркөм кеп» же «илимий кептен» айырмалуу маанилик боекчого ээ экени байкалып турат) байланыштуу,

буға чейин кеңири түрдө колдонулуп, терминологиялық активге кирип калған «кең» түшүнүгүнө эле кайрылууну жөндүү деп таптык.

Тил // кеп дихотомиясы тил жана кепти бири биринен принципиалдуу түрдө айырмалап кароонун зарылдыгы тууралуу идеянын өзөгүн түзөт. Бул идеяга ылайык, тил – абстракттуу модель, реляциялык структура, схема. Ал абстракттуу, потенциалдуу, формалдуу, объективдүү мүнөзгө, иерархиялык түзүлүшкө ээ. Коммуникациянын абдан маанилүү каражаты катары тил коомдук көрүнүш болуп эсептелет да, аны колдонгон адамдардын жеke өзүнө көзкаранды болбогон универсалдуу система болуп саналат. Бирок бул системаны түздөн-түз байкоого мүмкүн эмес. Анын реализациясы, лингвистикалык реалдуулук болуп кеп эсептелет. Тилдин негизги коммуникативдик функциясы бүтүндөй система аркылуу эмес, системанын элементтери, башкacha айтканда, тилдик каражаттарды парадигматикалык жана синтагматикалык планда иргеп-тандап, байланыштырып колдонуу аркылуу кепте жүзөгө ашырылат. Кеп белгилүү бир шарт, кырдаал үчүн актуалдуу, динамикалуу, конкреттүү, түз сыйыктуу, субъективдүү мүнөзгө ээ. Ал адамдын сезүү органдары тарабынан кабылданган лингвистикалык реалдуулук катары тил системасы аркылуу гана аныкталат, ошол эле учурда тилдик системанын өнүгүшүн шарттайт.

Демек, тил жана кеп, бир жагынан, бири-биринен принципиалдуу түрдө айырмаланат, экинчи жагынан, бири-бирин аныктайт, шарттайт, бири-бирисиз өнүгүшү, реализацияланышы эч мүмкүн эмес:

Тил → кеп = тил же тил → кеп ↔ тил.

Биздин пикирибизче, дихотомиянын дал ушундай ажырагыс карым-катышы ЛП боюнча әмгектерде поэтикалык тил, көркөм кеп, поэтикалык кеп түшүнүктөрүнүн дээрлик бирдей деңгээлде, бирдей мааниде колдонулушун шарттаган болуш керек. Ошентсе да, ЛПнын

объектиси катары поэтикалык тил түшүнүгүн колдонуу максатка ылайык деп эсептейбиз. Себеби логикалык жактан алганда да, терминологиялык жактан алганда да «поэтикалык тил» терминин шарттуу түрдө колдонуу жана аны реалдуулук эмес, тил сыйктуу модель катары кароо ыңгайлуу.

Поэтикалык тил, анын табияты, маңызы, спецификасы «Сөздүн поэтикасынын айрым маселелери (лингвистикалык аспект)» аттуу илимий әмгегибизде (2003) каралып, анын адабий тил, көркөм адабияттын тили, жалпы (элдик) же практикалык тил түшүнүктөрү менен карым-катышын аныктоо аракети жасалган. Анын натыйжасында, **поэтикалык тил – тилдин жалпы белгилери, мыйзам ченемдүүлүктөрү менен бирдикте, сөз өнөрүнүн каражаты, куралы жана материалы катары спецификалык белги-касиеттерди камтыган өзгөчө система** деген жыйынтыкка келгенбиз. («Поэтикалык тил» түшүнүгүнүн 1-компонентин тар маанисинде кабылдоо менен, поэтикалык чыгармалардын, тактап айтканда, поэзия жанрына тиешелүү чыгармалардын негизинде турган тил катары кароо туура эмес. **Поэтикалык тил көркөм чагылдырып-сүрөттөө, кабарлоо, таасир берүү максатын көздөп, көркөм-эстетикалык мааниге ээ болгон бардык жанрдагы, түрдөгү, формадагы тексттердин негизинде турган тил болуп саналат.**) Бул жерде өзгөчө баса белгилеп кое турган жагдай: улуттук тил менен поэтикалык тил – өз-өзүнчө турган, бири-бири менен барабар же барабар эмес эки башка система деген көз караш туура эмес. **Поэтикалык тил дегенибиз – улуттук тилдин функционалдык жактан татаалданган бир формасы.** Тилдин эң негизги функциясы – анын байланыш-катнаш куралы катары кызмат кылуусу же коммуникативдик функциясы. Адамдар ортосунда коммуникацияны камсыз кылууда тил гана универсалдуу кызмат аткара алат. Бирок байланыш-катнаштын бардык эле шарт-кырдаалдарында тил жалгыз гана коммуникативдик максатты көздөбөстөн, таасир этүүчүлүк күдүретке да ээ болуп, номинативдик, эмоционалдык, эстетикалык

функцияларды кошо аткаары маалым. Дал ушундай шарттарда, аткарган функциясына жараша ар түрдүү «тилдер» жөнүндө айтууга болорун белгилүү окумуштуу Г.О.Винокур белгилеп кеткен (Винокур 1991а, 12). Илимпоздун бул пикирине ылайык, поэтикалык тил түшүнүгү дал ушул негизде, тактап айтканда, анын эстетикалык (поэтикалык) функциясына байланыштуу келип чыккан жана көптөгөн изилдөөчүлөр тарабынан да колдонулган деген бүтүмгө келүүгө болот. Айрым эмгектерде «тилдин эстетикалык функциясы», айрымдарында «тилдин поэтикалык функциясы» деп берилип жүргөн түшүнүктөр бир эле мааниге ээ болуп, тилдин креативдик мүнөзүн көрсөтөт.

Филологиялык изилдөөлөрдүн, ойлордун тарыхына кайрылсак, поэтикалык тил жөнүндөгү, тилдин эстетикалык (поэтикалык) функциясы жөнүндөгү маселенин келип чыгышы белгилүү окумуштуу А.А.Потебнянын поэтикалык сөз, ички форма жөнүндөгү идеялары (Потебня 1973 (а), 1976; Пресняков 1978), ошондой эле тил эстетикасы менен көркөм кепти изилдөөдөгү жетишкендиктер менен байланыштуу экенин көрө алабыз. А.А.Потебнянын «... искусство – образдуу ой жүгүртүү, башкача айтканда, образдын жардамы аркылуу ойлонуу», ал эми «...поэзия – ой жүгүртүүнүн жана таанып-билиүнүн өзгөчө ыкмасы» тууралуу идеялары (Потебня 1976, 207) башка изилдөөчүлөр арасында ар кыл пикирлерди, интерпретацияларды жаратып, ар түрдүү көз караштардын, концепциялардын, багыттардын жаралышына шарт түзгөн. Ал эми, өз кезегинде, бул концепциялар, көз караштар, идеялар жалпы эле филологиянын өнүгүшүндө жана, өзгөчө, ЛПнын калыптанышында чечүүчү ролъ ойногонун жокко чыгарууга болбойт. Потебнянын идеяларынын негизинде тилдин коммуникативдик функциясы менен эстетикалык (поэтикалык) функциясын каршы коюу же эстетикалык (поэтикалык) функциясын тилдин башка бардык функцияларына каршы коюу, поэтикалык тил менен улуттук тилди эки

бөлөк система катары ажыратып кароо (орус формалистик традициясы же ОПОЯЗ, ПЛКнын айрым мүчөлөрү) жана поэтикалық тил менен практикалық тилди ажырагыс биримдикте кароо, тилдин коммуникативдик жана эстетикалық (поэтикалық) функцияларын органикалық байланышта кароо (Ю.Н.Тынянов, Г.О.Винокур, В.В.Виноградов, Б.А.Ларин, А.М.Пешковский ж.б.) багыттары өнүккөнүн көрсөтүүгө болот. Албетте, ар бир көз караш, идея белгилүү бир аргументтерге, теориялық жана практикалық жоболорго, далилдерге негизделип өнүккөн, ар бир идеяда өзүнүн рационалдык негизи, конкреттүү аргументери болгону талашсыз. Ошентсе да, ар кыл изилдөөчүлөрдүн эмгектерин салыштырып анализдөөнүн негизинде, **поэтикалық тил менен практикалық тил өз ара ажырагыс карым-катыш, байланышка ээ, эстетикалық (поэтикалық) функция тилдин коммуникативдик функциясынан өзгөчөлөнүп турбайт, аны менен органикалық байланышта болуп, татаалданган түрү, эстетикалық (поэтикалық) функциянын маңызын тилдин чындыкты образдуу чагылдыруунун каражаты катары кызмат аткарышы түзөт** деген көз караштар илимий жактан объективдүү деген пикирдебиз.

Чындыгында эле, тилдин коммуникативдик жана эстетикалық функцияларын абсолюттук түрдө бири-бирине каршы коюуга болбойт; практикалық тилде да эстетикалық функция жүзөгө ашарын же поэтикалық тилде да коммуникативдик функция орун аларын жокко чыгара албайбыз. Тактап айтканда, башка функционалдык стилдерде, маселен, оозеки кепте, публицистикалық стилде, чечендик кепте эстетикалық функция даана эле байкалат. Ырас, практикалық тилдеги эстетикалық мүнөзгө ээ болгон элементтерди эстетикалық түрдө атаялап уюшулган поэтикалық тил менен бирдей кароого болбойт. Биринчи учурда күтүлбөгөн, кокус фактылар тууралуу сөз жүрсө, поэтикалық тилде андай фактылар мыйзам ченемдүү мүнөзгө ээ.

Практикалык тилде да өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша эстетикалык жүйөлөр бар, ал эми поэтикалык тилде эстетикалык жүйөгө ээ элементтер татаал системаны түзүп, системанын ар бир элементи эстетикалык функция аткарат. Мында ар бир элемент жалпы системага карата карым-катьшы боюнча аныкталып, бааланат, ал эми баалоонун чени иретинде ар бир конкреттүү учурдагы элементтин функциясы кызмат кылат. Практикалык тилде болсо эстетикалык мааниге ээ болгон элементтер эстетикалык системага биригишпейт. Демек, поэтикалык тилде элементтердин эстетикалык жүйөгө ээ болушу практикалык тилдеги айрым элементтердин эстетикалык жүйөгө ээ болушуна караганда кыйла жогорку даражадагы көрүнүш болуп саналат. Ошондуктан поэтикалык тилде көркөм чагылдыруу каражаттарынын уюшкан, иреттүү системасы аркылуу жүзөгө ашырылган эстетикалык (поэтикалык) функция практикалык тилде көбүн эсе көмүскөдө, өзгөчө планда, өзгөчө табият-белгиде туюндурулат. Бирок бул көрүнүш **практикалык тилге эстетикалык (поэтикалык) функция мүнөздүү** эмес деген пикирдин жаралышына негиз боло албайт.

Экинчи жагынан алсак, тил өзүнүн функцияларынын бардыгын бир эле материалдык негизге – улуттук тилге таянуу менен жүзөгө ашырат: коммуникативдик максатта башка бир тилдик каражаттар, эстетикалык максатта каражаттардын башка системасы пайдаланылбайт. Тилдин бардык бирдиктери белгилүү бир чыгармачылык-функционалдык шарттарда эстетикалык (поэтикалык) мүнөзгө ээ болушу мүмкүн. Бирок мындай бирдиктер улуттук тилден айырмаланган өзүнчө системаны пайда кылбастан, тилдеги эле жалпы системалык карым-катьштарга таянат. Демек, тил кандай шартта поэтикалык тилге айланат? Кандай шарттарда жана кандай мыйзам ченемдүүлүктөрдүн аркасында тилдин коммуникативдик функциясы көркөм чындык менен көркөм дүйнөнү жана объективдүү чындык менен дүйнөнү көркөм туюндуруунун негизи

болгон эстетикалык функцияга татаалданат деген суроолордун коюлушу мыйзам ченемдүү. Бул суроолор ЛПнын объектиси катары каралган поэтикалык тилдин маңызын ачып берүүчү негизги суроолор болуп саналат.

ХХ к. 20-жж. тарта поэтикалык тилди системалуу түрдөгү илимий талдоого алуу аракеттерин жасап келе жаткан илимпоздор Л.П.Якубинский, Ю.Н.Тынянов, В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, М.М.Бахтин, Р.О.Якобсон, ПЛК мүчөлөрү, ОПОЯЗ мүчөлөрү, кийинчөрөк В.П.Григорьев, С.М.Поляков, В.В.Кожинов, Н.А.Кожевникова, И.И.Ковтунованын ж.б. изилдөөлөрүнө таянсак, **поэтикалык тилдин маңызын түзгөн негизги касиети – «ички формасы»** экенин көрсөтүүгө болот. Тактап айтканда, поэтикалык тилде белгилүү бир тыбыштык форма аркылуу берилген бир маани (мазмун) башка бир мааниге же маанилерге форма катары кызмат кылуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. **Поэтикалык тилде тилдик элементтин чыныгы мааниси анын түз мааниси менен гана чектелбей, анын тыбыштык формасы аркылуу берилбegen башка мааниден (маанилерден) да турат.** Бул көрүнүштү илимпоз Р.О.Якобсон «реалдуу жана фигурандуу маанилердин ортосундагы чегаранын жоюлушу» катары баалаган (Якобсон 1987, 283).

Бирок поэтикалык тилдеги «ички форманы» практикалык тилдеги ички форма менен чаташтырбоо, аралаштырбоо керек. Практикалык тилде бул көрүнүш «деривациялык маани», «этимологиялык маани», «семантикалык жүйөлөнүүчүлүк» деп да аталып, негизинен, атальшты жараткан белги жөнүндө элес берип, ошол атальшты жүйөлөйт. Ички формага ээ болгон сөздөр өз маанинде эки түрдүү маалыматты камтыйт: предметти көрсөтүү жана ошол предметтин атальшына негиз болгон белгини көрсөтүү. Буга айкын мисал иретинде «күкүк», «аткулак», «тоңкулдакты» ж.б. көрсөтүүгө болот. **Улуттук тил**

системасындағы сөздөрдүн бардығы тең әле ички формага әэ әмес. Ал эми поэтикалық тилде ал бардық деңгээлдеги бирдиктерге тиешелүү. Поэтикалық тилде улуттук тилдеги потенциалдық маани көркөм мааниге же/ жана маанилерге айланат. Мына ушул көрүнүш поэтикалық тилдин базасын, маңызын түзгөн туруктуу өзгөчөлүгү десек болот. Анын натыйжасында тилдик системанын бардық элементтери поэтикалық тилде кескин өзгөрүүгө кабылышп, жаңы маани-мазмунга жана көркөм-эстетикалық кудуретке әэ болот. Мындайча өзгөрүү жеке әле элементтерге әмес, алардын ортосундагы карым-катьштарга да тиешелүү. Поэтикалық тилде элементтердин жана алардын ортосундагы карым-катьштардын тилдик аспектиси грамматикалық жана синтаксистик эрежелер аркылуу әле әмес, маанини жаратуунун, көркөм чыгарманын ички дүйнөсүн куруунун эреже-мыйзамдары аркылуу да түшүндүрүлөт. Бул поэтикалық тилдин кош пландуулугун же кош деңгээлдүүлүгүн көрсөтөт: анын төмөнкү деңгээли – грамматиканын, синтаксистин эрежелери, жогоркусун көркөм маанини жаратуунун эрежелери түзөт. **Поэтикалық тилдин семантикасынын көп маанилүүлүгү, амбиваленттүүлүгү «кадыресе тил аркылуу берүүгө мүмкүн болбогон татаал маанилик структураларды да берүүгө жөндөмдүүлүгүн»** (Лотман 1972, 91) шарттайт.

Экинчи жағынан, практикалық тил системасында кокустук, жеке учур болуп саналган көрүнүштөр, тилдин грамматикалық эрежелерине, нормаларына туура келбegen фактылар, карым-катьштар поэтикалық тилде олуттуу мааниге әэ болуп, чечүүчү мүнөз күтүүсү ыктымал.

Практикалық тилден айырмаланып, поэтикалық тилде бардық элементтер эсетикалық жактан жүйөлөнгөн түргө әэ болот да, кандайдыр бир көркөм мааниге жана жалпы бир көркөм милдетке баш ийип калат. Маселен, поэтикалық тилде кездешкен нормативдүү әмес (адабий тилдин көз карашынан алганда) көрүнүштөр, канцелярдық иш

кагаздарынын, оозеки кептин элементтери, пассивдүү лексикалык катмарды түзгөн диалектизмдер, эскирген сөздөр, арго-жаргондор, вульгаризмдер, орой-одоно сөздөр ж.б. эстетикалык мааниге, көркөм-экспрессивдик кудуретке ээ болуп, жалпы эстетикалык системанын составдык элементине айланат.

Үчүнчүдөн, **поэтикалык тилдин дагы бир спецификалык өзгөчөлүгү тилдик элементти максималдуу актуалдаштыруу** менен байланыштуу. Актуалдаштыруу практикалык тилде үстөмдүк кылган автоматташтырууга каршы коюлат. Автоматташтырууда элемент, кубулуш схемага, стереотипке айланып, аны кабылдоо ан-сезимсиз эле, ой жүгүртүүнү талап кылбаган автоматтык түрдө ишке ашат. Ал эми **актуалдаштыруу – схеманы, стереотипти бузуу** дегендик. Практикалык тилдин элементи анын көндүм, түз мааниси боюнча, стереотиптик мүнөздө автоматтык түрдө кабыл алынса, **поэтикалык тилдин элементин автоматтык түрдө кабылдоо менен, анын чыныгы маанисин, семантикалык жылышууларын, көркөм маңызын андап-түшүнүүгө мүмкүн** эмес.

Төртүнчүдөн, **поэтикалык тилде бирдиктердин башка бирдиктер менен байланышка кирүү, айкашуу мүмкүнчүлүгү кеңейип, валенттүүлүгү өсөт**. Нормалаштырылган адабий тилдин көз карашынан алганда, **лексика-семантикалык** маанилери же **грамматикалык** мааниси жагынан **байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүнө** ээ болбогон тилдик каражаттар **поэтикалык тилде бири-бири менен тыгыз байланышка** ээ болот. Мындай байланыш горизонталдык да, верикалдык да, контакттылуу да, дистанттык да болушу мүмкүн.

Бешинчиден, **поэтикалык тил кеңири контексттин же металингвистиканын фактыларын камтыйт**, адабий тилде сыпаттоого алынбай калган көрүнүштөр да анын алкагына кирет.

Жогорудагы белгилери поэтикалык тилге изилдөө объектиси катары мамиле жасоонун эки түрдүү багытын шарттаган:

1. Поэтикалык тилди көркөм чыгарманы (көркөм текстти) жаратуунун өзүнчө белгилери жана каражаттары бар система катары изилдөөгө болот. Мындай учурда поэтикалык тилдин кубулуштарын изилдеп-үйрөнүү анын метатилдик арсеналын иликтеп чыгууга да алыш келет. Мисал катары изилдөөчү В.П.Григорьевдин паронимия боюнча пикирин алсак болот. В.П.Григорьев паронимияны поэтикалык тилдин спецификалык каражаты катары, өзгөчө функционалдык милдет аткарган стилистикалык ыкма катары кароо менен, анын лингвистикалык маанисинин чегинен чыгып, кецири мааниде караган (Григорьев 1979, 251-199).

Адабий тилде аналогго жана атайын белгиленишке ээ болгон кубулуштардын поэтикалык тилдеги спецификасын ачып берүүгө умтулуу аларды колдонуунун спецификалык өзгөчөлүктөрүн, дифференциалдык белгилерин, түрлөрүн, өз ара байланыш, карым-катыштарын ачып берүү аркылуу ишке ашат. Маселен, жалпысынан, троптор же көркөм сөз каражаттары катары белгилүү болгон кубулуштардын ар бирин ичинен майдалап бөлүштүрүү зарылдыгы лингвопоэтикалык талдоонун өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Анткени троптун же көркөм сөз каражатынын жалпыланган түшүнүгү анын өзгөчөлүктөрүн толугу менен ачып бере албай калуусу ыктымал. Алсак, кецири тараган троп болгон метафораны поэтикалык тилде сөз түркүмүнө тиешелүүлүгү боюнча ички бөлүштүрүү, жандандырууну түрлөргө ажыртуу аркылуу талдоого болот. Адатта, мындай түрдөгү талдоолор адегенде контексттердин чегинде жүргүзүлүп, андан соң бүтүндөй текстке проекцияланат. Бул учурда ошол кубулуштун бир нече идиостилде колдонулуш өзгөчөлүктөрүн салыштырып сыпаттоо тууралуу сөз кылууга да болот.

Поэтикалык тилге мындај мүнөздө мамиле жасоонун алгылыктуу жагы болуп көркөм адабияттын тилин тилдин жалпы эле көркөм чыгармачылык же эстетикалык функциясынын призмасы аркылуу сыпаттап берүү эсептелет.

2. Поэтикалык тилге мамиле кылуунун экинчи багыты – байланыштуу текстти тилдик феномен катары талдоо («поэтикалык тил» сөз айкашынын 2-компонентине басым коюлат). Байланыштуу текстти бүтүн, чулу, жумуру система катары талдоо бүгүнкү күндө тексттик лингвистиканын өнүгүшү менен кецири жайылып бара жатат. Бул багыттагы лингвистикалык изилдөөлөргө туюк көркөм системалардын сөздүк структурасын, же тилдик уюшулушунун белгилүү бир параметрлерин караган әмгектерди киргизүүгө болот. Мындај изилдөөлөрдүн көбү жалпы филологиялык же таза лингвистикалык мүнөздө болуп, поэтикалык тилдин феномени артка сүрүлүп калат.

Демек, лингвопоэтикалык көз караштан алганда, поэтикалык тилге биринчи багыт боюнча мамиле кылуу негиздүү деп эсептөөгө болот.

Жыйынтыктал алганда, улуттук тилдин функционалдык жактан татаалданып, жеке эле коммуникативдик әмес, чындыкты көркөм чагылдыруучу эстетикалык (поэтикалык) функцияны да аткаруучу өзгөчө форма, тилдин бардык подсистемаларын камтыган татаал түзүлүштөгү иерархия болушу, стандарт/чыгармачылык, норма/патология, актуалдаштыруу/автоматаштыруу, түз маани/ички форма сыйктуу оппозицияларга негизделген кош пландуулугу поэтикалык тилди ЛПнын объектиси катары кароого толук негиз беред алат.

Изилдөө объектисинин спецификалык табияты изилдөө предметинин да бир жактуу эместигин шарттаган. Кийинки мезгилдерде ЛП багытындагы изилдөөлөрдө ЛПнын предмети катары алынган түшүнүктөрдү тагыраак айырмалоо, номинациялоо тенденциясы орун

алганына карабастан, алигиче бир беткейликтин жоктугу, чаржайыттык өкүм сүрүп келатканын белгилей алабыз. Мында изилдөөгө көркөм кеп, көркөм чыгарманын же адабий чыгарманын тили, болбосо, көркөм тексттин тили алынабы, бул түшүнүктөрдүн кайсынысы иликтөө предмети боло алат деген суроолор боюнча да илимпоздор арасында бирдей пикир орун ала элек. Ошондуктан аталган түшүнүктөр катарлаш эле колдонулуп келе жатат. Өзгөчө, көркөм чыгарма жана көркөм текст түшүнүктөрүн так ажыратып колдонуу тууралуу маселе кыргыз тил илимин айтпаганда да, жалпы тил илиминде деле чечиле элек.

Көркөм чыгарманын тилин иликтөө, тексттик лингвистика, көркөм чыгарманы (көркөм текстти) лингвистикалык талдоо, лингвостилистика жана лингвопоэтика боюнча ар түрдүү әмгектерде көркөм чыгарма жана көркөм текст түшүнүктөрү бири-бирине карата эки түрдүү карым-катышта колдонулуп келе жатат:

- 1) көркөм чыгарма жана көркөм текст – бардык жагынан бири-бирине барабар, бирдей мааниге ээ, бири-бирин бардык учурда алмаштырууга жөндөмдүү абсолюттук синонимдеш түшүнүктөр;
- 2) көркөм чыгарма менен көркөм текстти барабарлаш, синонимдеш кароого болбойт, алар өзүнүн семантика-структуралык түзүлүшү жана денгээлдери, экстраграмматикалык факторлор менен карым-катышы жагынан бири-биринен айырмаланат.

Биздин пикирибизче, **көркөм чыгарма жана көркөм текст түшүнүктөрүн толук синонимдештирүү туура эмес**. Тактап айтканда, бул эки түшүнүктүн табият-маңызында бир катар айырмачылыктар орун аларын көрсөтүүгө болот.

Көркөм чыгарманын татаалдыгы, көп кырдуулугу анын табият-жетеси, спецификасы тууралуу бир беткей, жалпы кабыл алынган бирдиктүү так мұнәздемө, аныктаманын али да болсо, жок экендигин шарттаган. Анткени көркөм чыгарма түшүнүгүнүн чеги так, даана

ажыратылбаган, ачык-айқын илимий мүнөздө эмес, әкинчи жағынан, искусствонун башка түрлөрүнүн үлгүлөрүнө карата да колдонула берген универсалдуулук мүнөзүнө әэ. Алсак, айрым учурда сүрөт өнөрүнүн, скульптуранын, музыканын үлгүлөрүнө карата да көркөм чыгарма түшүнүгү колдонулуп жүргөнү белгилүү (мис. *К.Молдобасановдун чыгармасы* (музыка үлгүсү), *Г.Айтисевдин чыгармасы* (сүрөт өнөрүнүн үлгүсү), *Т.Садыковдун чыгармасы* (скульптура үлгүсү) же *Т.Океевдин чыгармасы* (кино өнөрүнүн үлгүсү)). Бул учурда көркөм чыгарма курчап турган дүйнөнүн көркөм чагылдырылышы катары каралып, чындыктагы кайсы бир кубулушту, процессти же маселени аңдал-билүүнүн натыйжасында пайда болгон туунду деп эсептелет. Реалдуу чындыкты чагылдыруу автордун, мейли, акын-жазуучу, мейли, сүрөтчү, мейли, музыкант ж.б. элестетүүсү аркылуу ишке ашат да, өзүнө чындык менен ойдон чыгарууну, фантазияны камтыган өзгөчө бир эстетикалык көркөм дүйнө жаралат. Искусство чыгармасын негизги уч катмардан турган татаал эстетикалык түзүлүш деп эсептөөгө болот: 1) белгилүү бир материалдык система (искусствонун түрүнө жараша добуш, боек, сөз ж.б.); 2) бул система аркылуу реализацияланган татаал мазмундук система; 3) идеялык-эмоционалдык система. Мындай көрүнүш искусствонун бардык түрлөрүнө тиешелүү болуп, жалпы эстетиканын предмети катары каралып калат. Демек, бул жағынан алганда, көркөм чыгарма түшүнүгү ЛП үчүн айқын, конкреттүү предметтик мүнөзгө толук ээ боло албастыгы көрүнүп турат.

Көркөм чыгарма жана көркөм текст түшүнүктөрүнүн ортосунда айырмачылыктар орун аларын айрым изилдөөчүлөр да көрсөтүшкөн. Маселен, О.П.Пресняков: «Көркөм чыгарма көркөм тексттен «көлөмдүүрөөк», ал автордун баштапкы ою, идеясы болгон минимум-мазмундан (А.А.Потебня), анын материалдык туюндурулушу болгон тексттен жана чыгарма жаралгандан кийин келип чыккан максимум-

мазмундан турат» деген пикир айткан (Пресняков, Контекст – 77). Ушуга үндөш пикирди изилдөөчү А.А.Голякова да карманат. Ал көркөм чыгарманын структурасы структурага чейинки (доструктурный), структуралык жана структурадан жогорку (надструктурный) аспектилерден турат дейт. Структурага чейинки аспектинин негизин автордун адепки ою, дүйнөгө же чындыктын кайсы бир кубулушуна карата көз карашы, башкача айтканда, чыгарманын баштапкы идеясы түзөт да, бул аспектиде чыгарманын энергиялык потенциалы, тону, ыргагы калыптана баштайт. Ал эми структурада тилдик каражаттардын жардамы аркылуу адепки идея материалдык туюндуруулушка же моделге ээ болот. Бул аспект – көркөм текст. Аталган аспектиде идея, концепт тилдик каражаттардын өз ара семантика-структуралык байланышын, айкашын, карым-катышын жана спецификалык көркөм системаны, тактап айтканда, байланыштуу көркөм текстти уюштуруусун шарттайт. Ал эми структурадан жогорку аспектинин негизин көркөм чыгарманын маңызы, көмүскө ой жана подтекст түзөт (Голякова 2002, 65-85).

А.А.Голякова белгилеген структурага чейинки аспектини изилдөөчүлөр В.А.Пищальникова, М.М.Черновалар вербалдашпаган эмоционалдык-ыргактык образ деп аташат да, ал көркөм тексттин структурасына кирбей тургандыгын, бирок көркөм чыгарманын түзүлүшүндө орун аларын белгилешкен (Пищальникова, Чернова 2003, 68). Ушундай эле пикирди Б.Усубалиевдин эмгегинен да кездештирүүгө болот. Анда автор көркөм чыгарманын түзүлүшүндө жалпы ойдун пайда болушун, речке чейинки образ баскычы бар экенин, ага тил катышпай тургандыгын көрсөтөт да, көркөм текстти чыгарманын жаралышынын З-баскычынын туундусу катары караган (Усубалиев 1994, 23-24).

Жогорудагы О.П.Пресняковдун, А.А.Голякованын пикирлери боюнча, көркөм текст – көркөм чыгарманын идеясынын тилдик каражаттар аркылуу материалдык туюндуруулушу гана. Ал эми көркөм

чыгарманын негизги идеясы, мааниси тексттин чегинен сырткары жатат. Биздин пикирибизче, **көркөм чыгармадагы потенциалдуу жана концептуалдуу маани түздөн-түз текстте материалдык форма аркылуу берилбесе да, ал текст менен ажырагыс байланышка ээ.** Бул – подтекст маселесине да келип такалат, бирок экөө бир түшүнүк эмес, ал тууралуу кийинчерээк сөз болот.

Көркөм чыгарма жана көркөм текст түшүнүктөрүн барабарлаштыруу туура эместигин изилдөөчүлөр Н.К.Гей жана О.Т.Тамарченко да көрсөтүшкөн. Алсак, Н.К.Гейдин пикиринче, көркөм чыгарманы көркөм текст менен барабарлаштырган учурда образ түшүнүгү зарыл болбой калат. Образдык деңгээлдин негизи текстте орун алганы менен, толук түрүндө тексттин чегинен чыгып, көркөм чыгарманын чегинде турарын белгилейт. Н.К.Гей көркөм чыгармадагы негизги ой, көркөм мазмун дайыма эле текст, тексттин элементтери аркылуу айтыла бербестигин көрсөтүп, көркөм чыгарма менен көркөм тексттин барабарсыздыгынын мисалы катары опералык партитура менен операнын сахнада реалдуу аткарылышын көрсөткөн (Гей 1983, 90-93). Ал эми О.Т.Тамарченко көркөм чыгарманын структурасын чыгарманын текстине жана анын «ички дүйнөсүнө» же эстетикалык объектиге ажыраткан. Эстетикалык объектини чыгарманын маанилик бүтүндүгү, баалуулук катары мааниси түзөт дейт (Тамарченко 2004, 173).

Көркөм чыгарма менен көркөм тексттин барабар эместигин көрсөтүүчү дагы бир жагдай көркөм тексттин аталыш, эпиграф, эпилог, пролог менен өз ара карым-катышына да байланыштуу. Аталыш, эпиграф, пролог, эпилог – көркөм чыгарманын структурасына кирүүчү составдык компоненттер. Аталыш кыйла жогорку деңгээлдеги (бирок абсолюттук эмес) милдеттүүлүк мүнөзүнө ээ, ал эми калгандар милдеттүүлүк мүнөзгө ээ эмес, тактап айтканда, бардык эле көркөм чыгармаларда эпиграф, сөз башы, сөз аягы кездешпейт. Θзүнүн

семантикалык-функционалдык, композициялык мааниси жагынан аталган компоненттер көркөм тексттин структурасына толук бойдон сицирилип кетпейт, тыгыз байланышта болсо да, обочолонгон мүнөздө турат. Алар өз алдынча текст катары башталышы жана аягы болот, логикалык бүтүндүккө ээ. Ырас, алар негизги текст менен ажырагыс логикалык байланышта турат. Маселен, аталыш негизги тексттин тулкусуна, вертикалдык тегиздигине карама-каршы позициялык абалды ээлейт. Ал өтө кыска, концентрацияланган формада чыгарманын башкы идеясы менен темасын туюндуруп, текстти түшүнүүгө жол ачат. Ал эми толук түшүнүү текст менен таанышып чыкканда гана, аталыш менен тексттин ортосунда интеграция жүргөндө гана ишке ашат. Аталыш да тексттин өзү сыйктуу көп маанилүү болушу мүмкүн жана ага байланыштуу өз алдынча эле түрдүүчө интерпретацияларга дуушар болуусу ыктымал. Айрым учурда аталышты кабылдап түшүнүү мегаконтексте, кенири масштабдагы тарыхый-маданий-филологиялык фондо ишке ашып, жеке өзү тиешелүү болгон текст эмес, башка тексттер, мифология, тарых, адабияттын тарыхы, диндин тарыхы ж.б. боюнча билимдер аркылуу чечмеленип, түшүндүрүлөт. Мисалы, Ч.Айтматовдун «Кассандра тамгасы», «Аскада калган аңчынын ыйы», К.Акматовдун «Архат» романдарынын, М.Гапаровдун «Наташа Ростовынын биринчи балы» аңгемесинин аталыштары ушундай мүнөздө.

Же болбосо, эпиграф да автономдуу позицияны ээлеп, автордун интенцияларын, прагматикалык мамилесин туюндуруучу каражат катары кызмат өтөйт. Эпиграфтын семантикалык функциясы жана өзгөчөлүгү эки текстке багытталгандыгы менен байланыштуу: цитаталанган баштапкы текст жана негизги текст. Ошондуктан ал интрасемантикалык, текст аралык байланышты жаратуучу компонент болуп саналат жана эпиграфтын текст менен интеграциясы тексттин маани-мазмунунун татаалданышын шарттайт.

Аталыш, эпиграф сыяктуу эле пролог (сөз башы), эпилог (сөз аягы же сөз соңу) да текст менен татаал карым-катьшта турат. Ошондой эле лингвистикалык жактан да байланышта болуп, метатексттик жана паратексттик, көп учурда тема-ремалык байланышка киришет. Демек, көркөм чыгарманы бир канча тексттин органикалык тутумунан түзүлгөн туунду деп эсептөөгө болот.

Жогорудагы пикирлер көркөм чыгарма менен көркөм текст түшүнүктөрүн барабар, абсолюттук синоним катары кароодон баш тартууга түрткү болот. Анткени аталган түшүнүктөр өздөрүнүн структурасы, денгээлдери жагынан айырмаланары, көркөм чыгарма көркөм тексттен «көлөмдүүрөөк» экени көрүнүп турат. Көркөм чыгарма искусство үлгүсү, татаал эстетикалык түзүлүш катары З негизги системадан турат деп айтууга болот: 1) материалдык туюндурулуш болгон тилдик системадан, 2) бул система аркылуу ишке ашырылган татаал семантикалык системадан, 3) идеялык-эмоционалдык жана эстетикалык системадан. Ал эми көркөм текст болсо көркөм чыгарманын материалдык туюндурулушу, материалдык жашоосу катары эң маанилүү компоненти болуп эсептелет; чыгарманын башка компоненттери, системалары, аспектилери менен тыгыз байланыштуу жана аларды шарттайт, бирок толугу менен көркөм чыгарма түшүнүгүн алмаштыра албайт. Көркөм чыгармада тексттин чегинен сырткары турган деңгээл («көркөм дүйнө», «образдык деңгээл», «эстетикалык объект», «идеялык-эмоционалдык жана эстетикалык система» ж.б.) көркөм чыгарма түшүнүгүн ЛПнын предмети эмес, эстетиканын, искусство таануунун предмети катары саноого негиз берет.

Демек, **ЛПнын предметин көркөм текст түшүнүгү түзөт** деп айтууга болот. Көркөм текстти ЛПнын предмети катары кароо төмөнкү себептерге байланыштуу: 1) көркөм текст – илимий жактан алганда, кыйла так түшүнүк; 2) изилдөө предмети катары материалдык мүнөзгө

ээ; 3) ар кыл түрдөгү, деңгээлдеги жана аспектидеги илимий- изилдөө операцияларына (манипуляцияларга) ыңгайлуу. Бул факторлорду кененирээк чечмелөөдөн, көркөм тексттин табиятын мүнөздөөдөн мурун дагы бир маселени тактай кетүү талапка ылайык. Ал – **көркөм кеп менен көркөм тексттин карым-катьшы** тууралуу маселе. Анткени айрым эмгектерде, кырдаалдарда көркөм кеп жана көркөм текст түшүнүктөрүн да аралаш, катарлаш, синонимдеш карап, дифференциялабастан колдонгон учурлар орун алыш келүүдө. Биздин пикирибизче, бул принципиалдуу түрдөгү жаңылыштык болуп эсептелет. Кептин табияты тууралуу буга чейин айтылып кеткен. Аны кайра кайталап отурбастан, төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрдүн негизинде **көркөм кеп жана көркөм текст түшүнүктөрүн бирдей кароо туура эместигин** көрсөтө кетүү кажет. Көркөм кеп буга чейин айтылган, азыр айтылып жаткан жана келечекте айтыла турган ой-пикирлердин, маалыматтардын жыйындысы болушу мүмкүн. Ал эми көркөм текст бүткүл көркөм кеп системасынын әмес, анын бир бөлүгүнүн гана реализациясы, кептин конкреттүү бир бирдиги же актысы (Тураева 1986, Мусаев 2000, Маразыков 2005). Көркөм кеп жумуру, чulu көрүнүш болуп саналат, аны бир бүтүн организм катары кароо керек. Ал эми көркөм текст реалдуулук катары бөлүктөргө ажырайт, бөлүнүүгө дуушар болот.

Кеп оозеки да, жазуу формасында да болушу ыктымал. Көркөм текст да оозеки жазуу түрүндөгү туунду болуп саналат. Мисалы, фольклордук чыгармалар, эпостор, төкмөлүктүн, чечендиктин үлгүлөрү ж.б. оозеки аткарылып, көркөм тексттин оозеки формасы болуп эсептелет. Кагаз бетине түшүрүлгөн текстинен айырмаланып, көркөм тексттин оозеки формасында негизги идея, сюжеттик курулушу инвариант түрнде сакталганы менен, анын тилдик формасы же материалдык туюндурулушу өтө айырмалуу болбосо да, вариантка ээ. Маселен, манасчылар бир эпизодду бир шартта кандай айтса, башка

бир шартта ошол эле эпизодду ар бир сөзүнө, үтүр-чекитине чейин дал ошондой кайталабайт. Тилдик материалды колдонууда, сөзсүз, варианттарды, синонимдерди колдонуу, алымча-кошумча орун алыш, көркөм импровизациянын натыйжасында жаралган текст кайталангыс мүнөзгө ээ болот. Бул, албетте, кызыктуу көрүнүш, дискурс проблемасы менен да байланыштуу, бирок лингвопоэтикалык иликтөөнү абдан татаалдантат. Мында стандарттуу лингвопоэтикалык ықмалар менен катар, эксперименталдык ықмаларды да колдонууну шарттайт. Кеп актысы, оозеки түрдөгү текст чыгармачылык процесс катары бир коммуникативдик кырдаалга багытталып, бирден-бир, кайталангыс болсо, каразга түшүрүлгөн көркөм текст «жашоосу» деп атоого боло турган спецификалык касиетке ээ болгондуктан, аны бир канча ирет кайталоого, түрдүүчө интерпретациялоого мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан ЛП үчүн жазуу түрүндөгү көркөм текст актуалдуу болуп саналат.

Демек, жогорудагы белгилери көркөм кепти конкреттүү предметтик мүнөзгө ээ кылбайт. Тил // кеп дихотомиясынын көз карашынан алганда, кеп – тилдин реализациясы, реалдуулук катары каралганы менен, көркөм текст сыйактуу конкреттүү реалдуулук боло албайт. Ошондуктан **ЛПнын предмети болуп көркөм текст эсептелет** деген көз карашты дагы бир ирет бекемдөөгө болот.

Көркөм текст деген әмне? Тил илиминде жалпы кабыл алынган аныктама боюнча, текст дегенибиз тилдик каражаттардын, элементтердин байланыштуулук принципинин негизинде уюшулган когеренттүү удаалаштыгы катары эсептелип жүрөт. Кандай гана текст болбосун, белгилүү бир туруктуу мыйзам ченемдүүлүктөрдүн чегинде уюшулат да, кандайдыр бир ойду, маалыматты туюндуруу үчүн түзүлгөн, белгилүү бир темага багытталган семантикалык-коммуникативдик, структуралык жана функционалдык бүтүндүк

иретинде каралат. Бул жагынан алганда, текстти форма катары гана эсептеген көз караштар өтө тар, чектелген мүнөзгө ээ экенин белгилөөгө болот. Маселен, изилдөөчү Н.К.Гей текстти «таза форма» катары гана, материалдардын жана структуралардын, компоненттердин карым-катьшы деп карап, текстте мындай карым-катьштардан башка эч нерсе болушу мүмкүн эместигин көрсөткөн (Гей 1983, 89).

Тереңирәэк илимий ой жүгүртүү изилдөөчүнүн бул пикиринин туура эместиги тууралуу көз карашка алыш келет. Кандай гана текст болбосун, албетте, формалык жагынан алганда, структуралардын, компоненттердин, элементтердин карым-катьшынан турат. Мындай карым-катьш мазмундук жактан ажырагыс, өз ара органикалык түрдө тыгыз байланышкан мүнөздө болуп, структуралык биримдикти жаратат. Ал, өз кезегинде, семантикалык биримдикке алыш келет да, текст татаал бүтүндүккө айланат. Демек, текстти жалаң гана форма катары эсептөө – жаңылыштык, ал **структуралык-семантикалык, формалык-мазмундук биримдик, бүтүндүк** болуп саналат. Мындай бүтүндүк, биримдик, структуралары менен компоненттеринин жалпы байланыштуулугу, бир жагынан, андагы тилдик каражаттар аркылуу камсыз кылыша, экинчи жагынан, ошол текстте информация түрүндө берилген объективдүү чындыктын кубулуштары менен процесстеринин өз ара байланыштуулугу аркылуу аныкталат. Жогорудагыдай туруктуу мыйзам ченемдүүлүктөр бардык тексттерди белгилүү бир принцип, критерийлердин негизинде мүнөздөөгө шарт түзөт.

Белгилей кетүүчү жагдай бар. Кийинки мезгилде лингвистиканын түрдүү тармактарынын, ошодой эле герменевтика, нарратология, синергетиканын өнүгүшүнө байланыштуу текст түшүнүгүнүн чектери да кенеңүүдө. Чындыктын өзүн бирдиктүү материалдык тексттик субстанция, ал эми андагы ар бир нерсени, кубулушту текст катары караган көз караш жайылып бара жатат. Мында нерсени текст катары

кароо идеясы ошол нерседе катылган-камтылган, нерсе аркылуу берилүүчү, түрдүү формада окууга боло турган маалыматтын болушуна негизделген. Бул пикирге ылайык, искусствонун бардык түрлөрүнүн үлгүлөрү, материалдык чыгармачылыктын жана ишкердүүлүктүн туундулары, жаратылыш көрүнүштөрү, кубулуштары жана фактылары текст катары каралышы мүмкүн. (Герменевтика 1998). Ошентсе да, биздин иште текстти мынчалык кецири чектерде кароонун зарылдыгы жок, иштин алдына коюлган максат-милдеттерине ылайык келген лингвистикалык, лингвопоэтикалык чекте, деңгээлде гана талдоого аракеттөмекчибиз.

Тексттер маалыматты, ойду туондуруп берүүнүн сөздүк (вербалдык)-композициялык ыкмалары же чындыкты чагылдыруунун жана реципиентке таасир этүүнүн ыкмалары боюнча айырмаланышат. Булардын ичинен ЛПнын предмети катары карала турган көркөм текст өзүнүн түзүлүш максаты, жүйө-мотиви, функционалдык-стилдик жана семантикалык-структуралык табияты жагынан тексттердин башка түрлөрүнөн кескин айырмалуу мүнөзгө ээ. Мындай айырмачылык 2 негизги фактор менен шартталат: 1) көркөм текст – тилдик белгилүү бир эрежелерди, тилдин мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруунун (реализациялоонун) системасы жана 2) ошол эле учурда ал эрежелердин бузулушунун системасы. Тактап айтканда, көркөм текстте сөздүн семантикалык жактан көп пландуулугу, тилдик элементтерди, белгилерди колдонуу жана кабылдоодо автоматизмди четке кагуу, актуалдаштырууга умтулуу тенденциясы, форманын мазмунга айлануусу жана өзгөчө эмоцияга, экспрессияга, эстетикалык кунарга ээ болуусу, адабий тилдин нормаларына карата алганда, тилдик бирдиктердин деформацияланышы, тилдин коммуникативдик функциясы эстетикалык, эмоционалдык функциялар менен татаалданган түргө өтүшү, натыйжада, текстти түз сзыктуу эмес кабылдоо орун алат. Жогорудагы

өзгөчөлүктөр көркөм тексттин спецификасын түзгөн татаалдыкты жаратат: структуралық жактан алганда да, семантикалық жактан алганда да, материалдық туюндурулушу жагынан алганда да, функционалдық жактан алганда да көркөм текст – татаал түзүлүш.

Көркөм тексттин структурасын түзгөн компоненттердин, деңгээлдердин, элементтердин ортосундагы байланыш башка түрдөгү тексттерден айырмаланып, иерархиялық мүнөздө эмес, көбүрөөк горизонталдық мүнөздө. Көркөм тексттин структурасында жогорку жана төмөнкү деңгээлдер, маанилүү жана мааниге ээ эмес компоненттер, элементтер жок. Алсак, тексттин структурасындағы идеялық-эстетикалық деңгээлди, жанрдық-композициялық деңгээлди, болбосо, тилдик деңгээлди абсолюташтырууга мүмкүн эмес. Алардын бардыгы бири-бири менен ажырагыс байланышта, карым-катьшта жана бириң бириңиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ар бир деңгээл башкалары аркылуу, башкаларынын жардамы менен гана туюндурулат.

Көркөм тексттин структуралық татаалдыгы анын семантикалық татаалдыгын шарттайт. Ар бир көркөм структура (текст) потенциалдуу жана актуалдуу, жайылган жана жыйнактуу, активдүү жана пассивдүү формадагы мааниге ээ экенин көрсөтө кетүү жөндүү. Мындай карама-каршы мүнөздөгү маанилерди жалпылаштырып, төмөнкүдөй белгилөөгө болот: **көркөм тексттин семантикасы лингвистикалық структуралардын жардамы аркылуу эксплициттүү түрдө туюндурулган мазмундук коммуникативдик маалыматты жана имплициттүү түрдө туюндурулган көркөм (эстетикалық) маалыматты камтыйт. Имплициттик түрдөгү маалымат көркөм текстте доминанттык мааниге ээ.** Мунун себеби - көркөм текстте тилдик каражаттардын семантикалық жана функционалдық жактан байып, татаалданышы, көп маанилүүлүккө ээ болушу. Башкача айтсак, поэтикалық тилдин спецификасына ылайык, сөздөрдүн маанилик сыйымдуулугу өзгөрүлүп, көп пландуу, көп

катмарлуу семантикалык структурага ээ болот. Мында сөздөрдүн семантикалык структурасы көркөм тексттин жалпы мазмундук жана контексттик факторлорунан көзкаранды экенин эске алуу абзел. Дал ушул контексттик, коннотациялык маанилер номинативдик эле эмес, көркөм-эстетикалык милдет да аткаруу менен, имплициттик түрдөгү маалыматты туюндурууга көмөкчү болот. Анын үстүнө, жазуу формасындагы текстте эксплициттик каражаттар активдеше албагандыктан, имплициттик маалымат тилдик каражаттар аркылуу гана берилет.

Ушул жерде имплициттик түрдөгү маалымат түшүнүгүнө байланыштуу, подтекст маселесине кайрыла кетүү талапка ылайык. Бул маселе филологиянын М.В.Щерба, В.В.Виноградов сыйктуу залкарларынан тартып, филолог-илимпоздордун бир канча муунун кызыктырып келе жатат. Кыргыз филологиясында подтекст маселеси лингвистикалык өңүттөн Т.Маразыковдун (1996, 2005), С.Ж.Мусаевдин (2000), С.Өмүралиеванын (2002), Т.Баястанованын (2006), адабият таануучулук өңүттөн А.Кадырмамбетованын (1999) изилдөөлөрүндө каралып өткөн. Ошого карабастан, подтекст али да толук иликтене элек, татаал қубулуш катары актуалдуу бойдон калууда. Жашоонун, болмуштун ички көмүскө механизмдери, искусство чыгармаларынын ички терендиги, сөздүн сырдуу полисемантизми сыйктуу маселелер подтекстке байланыштуу түрдүү аспектилерди синтездөө менен, философиянын, психологиянын, искусство таануунун, адабият таануунун, тил илиминин чегинде жалпы теорияны жаратуу зарылдыгын шарттап тургандыгы бүгүнкү илимдин актуалдуу маселелеринен болуп саналат.

Подтекст – көркөм текстте баяндалган кандайдыр бир окуянын, көрүнүштүн, фактынын же ойдун ачык түрдө баяндалбаган, реципиент тарабынан индивидуалдуу мүнөздө кабылданган, көмүскө мааниси.

Подтексттик маалыматтын мааниси баяндалган ойдун түз, номинативдик семантикасы, фактылык маалыматтын мааниси менен дал келбейт. Көркөм текстте тилдик каражаттар подтексттик маалыматты чечмелөөнүн ачкычы болуп кызмат өтөйт. Ал эми **көркөм текстти түшүнүү – андагы подтексттик маалыматты түшүнүү, дүйнөнүн автордук (акын-жазуучу) моделин андап-билүү** менен барабар, мындай андап-билүү адресаттын турмуштук тажрыйбасы, интеллекти, илимий-социалдык кругозору, эстетикалык табити, тезаурусу сыйктуу факторлор менен түздөн-түз байланыштуу. Ошондуктан көркөм тексттеги фактылык маалыматты гана кабылдоодо аны үстүрт, элементардык деңгээлде түшүнүү тууралуу сөз кылууга болот. Ал эми фактылык маалымат менен катар терендеги көмүскө, подтексттик ойду түшүнүүгө жетишсе, текстти түшүнүп-кабылдоо концептуалдык деңгээлде ишке ашканын айта алабыз.

Көркөм тексттеги подтексттик маалымат тилдик белгинин спецификалык функциясынын негизинде келип чыгат. Тактап айтканда, тилдик бирдиктердин маанилик сыйымдуулугунун өзгөрүшү, көп катмарлуу, көп пландуу семантикалык структурага ээ болуусу подтексттик маалыматты шарттайт. Көркөм текстте тилдик белгинин асимметриялык дуализми айкын байкалат, экинчи жагынан, ал актуалдаштыруунун системалуулук, функционалдык жактан бир багытка ээ болуу, нормадан четтөө, концентрация, лаконизм сыйктуу принциптерине баш ийүү менен, подтексттик маалыматты түшүнүүнү татаалданат.

Подтексттик маалымат бардык деңгээлдеги лингвистикалык бирдиктер – тыбыш, сөз, сөз айкашы, сүйлөм, айтым, текст (дискурс) аркылуу реализацияланышы жана өзүнө семантикалык, эмоционалдык, нарктоочу, сүрөттөө маанилерин камтышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир конкреттүү учурда подтексттик маалыматты түшүнүүнүн чечүүчү фактору болуп, бир жагынан, лингвистикалык контекст, экинчи

жагынан, көркөм текстти интерпретациялап жаткан субъектинин инсандык потенциалы эсептелет. Көркөм текстти түшүндүрүп-чечмелөөдө адресат (субъект) кабыл алган тилдик сигналдар анын аң-сезиминде белгилүү бир семантикалык гипотезаны жаратат. Мунун натыйжасында, тексттин үстүрт (тилдик) структурасы аркылуу адресаттын аң-сезиминде маанилик байланыштардын пайда болушу подтексттин маңызын түзөт. Ошондуктан **подтекстти жазуучу менен окурмандын ортосундагы коммуникациянын бир ыкмасы** деп кароого болот.

Подтексттик маалыматтын көп аспектилүүлүгү, анын түзүлүшүн жана түрлөрүн көрсөтүүчү репрезентативдик материалдын жоктугу ага берилген аныктамалардын ар түрдүүлүгүнө, подтексттердин жалпы типологиясынын али да тактала электигине себеп болгон. Ырас, лингвистикалык эмгектерде Т.И.Сильмандын (1969), В.А.Кухаренконун (1988), И.Р.Гальпериндин (1981), К.А.Долининдин (1983) подтекстке берген аныктамалары кыйла кенири колдонулуп, башка изилдөөчүлөр тарабынан, кошумчаланып, толукталып келе жатат. Ошентсе да, тил илиминин, тексттик лингвистиканын, адабият таануунун бүгүнкү жетишкендиктеринин көз карашынан алганда, изилдөөчү А.А.Голякованын аныктамасы подтексттин маңызын кыйла толугураак көрсөтүп бере алат деген пикирдебиз: «Подтекст – лингвистикалык контексттин инсандык бүтүндөй потенциалга ассоциативдик таасир этүү процессинин натыйжасында текстти кабыл алуучунун аң-сезиминде актуалдашкан көмүскө маани» (Голякова 2002, 123). Бул аныктамага ылайык, подтексттик маалыматты кабылдоо жана түшүнүүдө текстти кабыл алуучу субъективин дүйнөтаанымы жана психикалык иш-аракетинин өзгөчөлүгү, ошондой эле тил байлыгы менен тезаурусу башкы критерийлер катары кызмат кылуусу зарыл.

Биздин оюбузча, бул жерде көңүл бурууну талап кылган негизги маселе – көркөм чыгармадагы башкы идея, идеялык матрица, концепт,

концептуалдык маалыматты көркөм тексттеги подтекст, подтексттик маалымат менен чаташтырбоо керек. Негизги концептуалдык маалымат, идеялык матрица бирөө гана болушу мүмкүн жана ал көркөм чыгарманын бардык негизги параметрлерин аныктоочу роль ойнойт. Ал эми көркөм тексттеги подтексттик маалымат тексттин жалпы семантикалык жана сюжеттик-композициялык түзүлүшүнө, контекстке жараша бирөө да, бир канча да болушу мүмкүн. Мындай подтексттик маалыматтар И.Р.Гальпериндин, С.Өмүралиеванын классификацияларында ситуациялык (жагдайлык) подтекст, А.А.Голякованын классификациясында интеллектуалдык подтекст катары берилген. Көркөм тексттеги интеллектуалдык же жагдайлык подтексттик маалыматтар синтезделип, көркөм чыгарманын концептуалдык маанисине жетүүгө шарт түзөт. **Подтексттик маалыматты кабылдоо жана чечмелөө субъективинин инсандык потенциалына көзкаранды болгондуктан, подтекстти динамикалуу, белгилүү деңгээлде вариантарга ээ көрүнүш** деп эсептөөгө болот. Бирок көркөм чыгарманын концепти, концептуалдык мааниси инвариант болгондуктан, подтексттердин варианттуулугу чексиз болбайт. Жогоруда айтылгандар вербалдашуучу рационалдык подтекстке тиешелүү экенин эскерте кетүү керек. Ал эми вербалдашпоочу иррационалдык подтекст да лингвистикалык кызыгуу жаратканы менен, көбүн эсе психологиянын, философиянын жана логиканын изилдөө предметине жатат.

Көркөм текстте структуралык деңгээлдеринин өз ара татаал карым-катьшта болуусу, тилдик каражаттарынын семантикалык жана функционалдык жактан байып, көп катмарлуу, көп пландуу семантикалык структурага ээ болуусу, анын натыйжасында подтексттик аспектинин орун алыши аны кабылдоо-түшүнүү жана интерпретациялоодогу адекваттуу эместики, татаалдыкты шарттайт. Анын үстүнө, автор көркөм тексттин мааниси ар дайым эле окурманга

оой жеткиликтүү болушуна умтулбайт. Экинчи жагынан, көркөм текст – объективдүү чындыктын көркөм трансформациясы (объективдүү момент) болуп саналганы менен, өзүндө автордун дүйнөтаанымын, чындыкты кабылдоосун, көркөм фантазиясын, тилдик, стилдик өзгөчөлүктөрүн (субъективдүү моментти) да сөзсүз камтыйт. Буга байланыштуу, изилдөөчү З.А.Тураевын көркөм текстте үч чоңдуктун: чындыктын, түшүнүктүн жана маанинин ортосундагы өзгөчө карым-катышы орун алары жөнүндөгү көз карашын белгилей кетүүгө болот (Тураева 1986, 14). Изилдөөчүнүн пикири боюнча, башка түрдөгү, мис., илимий ж.б. тексттерде «чындык – маани – текст» үчилтиги орун алып, бул үчилтиктин конкреттүүлүгүнө байланыштуу, тексттерди кабылдоо-түшүнүү кыйла жецил болот. Алардын маани-мазмуну туура же натуура деп гана кабылданып, бааланат. Ал эми көркөм текстте бул үчилтик «чындык – образ – текст» үчилтигине айланат (Тураева 1986, 14). Бирок, биздин пикирибизче, бул схеманы **«чындык – образ – текст – подтексттик маалымат»** төрттүгүнө өзгөртүү талапка ылайык. Себеби бул төрттүк көркөм тексттин табиятын даанараак чагылдыра алат. Бул төрттүктөгү «образ» жана «подтексттик маалымат» звенолорунда субъективизмдин үлүшү орун алгандыктан, көркөм текст өзүнүн жашоосунда ар бир реципиент тарабынан кабыл алынышында семантикалык жаңы боекчолорго, мазмундук маанинин жаңы потенцияларына ээ болбой койбайт. Тактап айтканда, ар бир реципиент (мейли, окурман, мейли, изилдөөчү болсун) мурда байкалбаган маанилерди табуу менен, түрдүүчө интерпретациялоо аркылуу кайсы бир деңгээлде чыгармачылык процесске катышат. Бирок автордун ойдон текстке багытталган чыгармачылык процессинен айырмаланып, реципиенттин чыгармачылык процесси тексттен ойго багытталат да, интуициялык жана аналитикалык мүнөзгө ээ болот. **Көркөм текстте маанинин ички динамикасына, кабылдап-түшүнүүнүн варианттуулугуна**

жол берилгендиктен, ага кандайдыр бир догмалық критерийдин негизинде мамиле кылууга болбостугун белгилей кетүү жөндүү.

Көркөм тексттин спецификасынын татаалдыгына байланыштуу, аны кабылдап-түшүнүүнүн 4 ыкмасын бөлүп көрсөтүүгө болот: 1) ассоциациялык, 2) логикалык, 3) антилогикалык (шайкеш эместикитерди шайкеш келтирген абсурддук мүнөздөгү көркөм тексттерге карата), 4) медиативдик (диний-философиялык элементтерди камтыган көркөм тексттер үчүн). Көркөм текстти кабылдап-түшүнүүдө анын лирикалык, граждандастык, философиялык-диний, символикалык, абсурддук, романтикалык, тарыхый ж.б. мүнөзүнө жараша жогорудагы ыкмалардын бири колдонулат жана ал, биринчиден, көркөм тексттин тилдик материалына негизделиши, экинчиден, жалпы лингвистикалык, адабий, эстетикалык, философиялык, теологиялык ж.б. билимдерге таянышы керек. Бирок бул маселе ЛПнын эмес, текстти түшүнүү теориясынын, герменевтиканын, логиканын милдеттерине кирет.

Жалпылап алганда, көркөм тексттин табият-маңзызы, спецификасы тууралуу буга чейин айтылгандардын негизинде ага төмөнкүдөй аныктама берүүгө болот: **көркөм текст – тилдик** материалдык **каражаттар аркылуу көркөм жалпылоо** денгээлинде **уюшулган структуралык-системалык жана семантикалык-функционалдык бүтүндүк**; ал денгээлдеринин, элементтеринин туруктуу иерархиялык жана горизонталдык байланыштарынын негизинде инварианттык мүнөзгө ээ болгону менен, түрдүү субъектилер тарабынан актуалдашып, варианттуулук белгилерине жол берилет. Бул аныктаманын негизинде, **көркөм текст – поэтикалык тилдин жашоосунун жогорку формасы** деген пикирге (Голякова 2002, 3) толугу менен кошулууга болот. Демек, көркөм тексттин материалдык негизин, формасын же тилин поэтикалык тилдин реализацияланышынын толук

кандуу чөйрөсү деп карап, **көркөм текстти ЛПнын изилдөө** предмети катары кароого объективдүү негиз бар.

1.3. Лингвопоэтиканын негизги маселелери

ЛПнын дисциплина аралык мунөзгө ээ болушу, изилдөө объектиси менен предметинин спецификалуу табияты анын айрым маселелерин бөлүп көрсөтүүнү шарттайт. Аларга: «тил – адабият» антиномиясы; поэтикалык тилдин бирдиктери жана алардын терминологиясы; поэтикалык тилдеги (семантикалык) өзгөрүүлөрдүн өзара карым-катышы; контекст; сөз жана образ, образдуулук түшүнүктөрү; лингвопоэтикалык категориялардын эстетикалык карым-катышы сыйктуу маселелерди киргизүүгө болот.

Аталган маселелердин катарында турган «тил–адабият» антиномиясы «сөз аркылуу берилген маалымат кантип искусство чыгармасына айланат?» деген суроо менен байланыштуу. Бул суроого берилген так, туура жооп филологиянын көптөгөн тармактарынын, айрыкча, тил илими менен адабият таануунун биримдигинин, комплекстүүлүгүнүн далили боло алмакчы.

Илимпоздор арасында тилди адабияттын «потенциалдуу образдык энергиясы» (Григорьев 1971, 3) деп эсептеген пикирлер да, тилдин ролун жокко чыгарган же чечүүчү деп эсептебеген алингвистикалык жана антилингвистикалык көз караштар да (мис., А.В.Чичериндин, П.В.Палиевскийдин эмгектерин, «Вопросы литературы» журналынын 1967-68-жж. сандары, «Контекст – 73, 74, 75, 76» жыйнактарын кароого болот) жашап келгени маалым. Акыркы убакта экинчи топтогулардын позициясы абдан солгундап калганын белгилей кетүү керек. Ошого карабастан, **«тил–адабият» антиномиясы ЛПнын башкы маселелеринин бири** бойдон калууда.

Поэтикалык тилди иликтөөдө тилди, тилдик бирдиктерди, тилдик кубулуштарды, алардын өз ара карым-катьшын, байланыштарын түшүндүрмө сөздүктөрдө, **нормативдик грамматикаларда берилген эреже-мыйзамдар аркылуу сыпattoого болбoйт**. Мында тилдин «адабияттын баштапкы элементине» (М.Горький) айлануусун камсыз кылган өзгөрүүлөр тууралуу да маалыматтар камтылыши зарыл. Салыштырмалуу айтканда, тилдин «потенциалдуу образдык энергиясынын» адабий чыгарманын «кинетикалык энергиясына» айлануусу мындай өзгөрүүлөрдүн маңызын түзгөндүктөн, алардын мыйзам ченемдерин аныктоо да ишке ашырылуусу керек. Ал эми бул өзгөрүүлөрдү жалаң гана нормативдүү грамматикалык эрежелер аркылуу түшүндүрүү мүмкүн эмес. Тигил же бул тилде айтылган жана жазылгандын баары ошол тилге тиешелүү экендиги шексиз, бирок ошол айтылган менен жазылгандын артында «айтылбаган жана жазылбаган» да бар экени, сөз өнөрүнүн маңызын дал ошолор түзөрү айкын. Мисалы, макал-лакаптарды, учкул сөздөрдү, перифразаларды, фразеологизмдерди эле алсак, аларда тилдик бирдиктердин бир формасы аркылуу ошол формага туура келүүчү маани (маанилер) эмес, таптакыр башка маани-мазмун берилгени даана байкалып турат. Алсак, «*Кудукка түшкөн куландын кулагы менен бака ойнойт*» деген макалдын, «*ак төөнүн карды жарылган*» фразеологизминин чыныгы маанилери бул тексттерди же конструкцияларды уюштурган тилдик бирдиктердин формасы менен байланышкан түз маанилеринен келип чыккан жок, түз маанилер башка, көмүскөдөгү маанилер үчүн форма катары кызмат кылды. Ушундай эле көрүнүш поэтикалык тилде, ага негизделген көркөм тексттерде да орун алат. Демек, адабият тилдин ички-тышкы мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн бардык тарабын ачып берүүдө олуттуу көмөк көрсөтүүчү мааниге ээ болот.

Көркөм адабият тилдик манифестациялардын эң татаалы болуп эсептелет. Бирок ошол эле учурда ал тилге бүтүндөй «сицирилип» кетпейт. Анда тилден сырткаркы деңгээлдер да орун алат жана ал деңгээлдердин ролу ар кандай: өтө олуттуу да, байкаларлык эмес да болуусу ыктымал. Бул көркөм чыгарманы кандай аспектиден талдоого, интерпретациялоого жана изилдөөчүнүн субъективдүү мамилесине жараша болот. «Тил – адабият» антиномиясы дал ушул кырдаалда ачык байкалганы менен, ошол тилден сырткаркы деңгээлдердин (идеялық-тематикалык, образдык ж.б.) негизинде да тил, тилдик каражаттар турганын эстен чыгарбоо зарыл. Тилдик туюндурулушсуз аларды андалтүшүнүү эч мүмкүн эмес. Демек, ЛП «тил – адабият» антиномиясын жоюуда орчуундуу кызмат аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

ЛПнын экинчи бир маселеси – поэтикалык тилдин негизги бирдиктери жана алардын терминологиясы. **Поэтикалык тилде тилдик негизги бирдик болгон сөз өзгөрүүгө, кубулууга дуушарланыш, кошумча мүнөздөмөлөргө ээ болот**, башкacha айтканда, мааниси көбөйөт жана терендейт, валенттүүлүгү жана өз ара таасири кеңеет, көркөм-эстетикалык мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруу менен, таптакыр жаңы бирдиктер катарында кызмат аткарып калат. Бирок поэтикалык тилдеги ушундай көркөм-потенциалдык бирдиктер такталган, жалпы кабыл алынган өз алдынча терминдик аталышка ээ боло элек. Алардын сырткы формасы тыбыштардан түзүлүп, кадимки сөзгө окшош болгону менен, ички семантикалык структурасы жактан кадимки сөздөн кыйла айырмаланат. Ошондуктан аларды лексема деп же жөн гана сөз деп атоодо мындай бирдиктердин спецификалык табияты көрүнбөй калышы мүмкүн. Ырас, «сөз» түшүнүгү өтө кецири мааниге ээ болуп, практикалык тилдеги лексика-семантикалык бирдикти да, поэтикалык тилдеги семантикалык-функционалдык бирдикти да туюндурууп, эки аспектиде тең колдонулуп келе жатканын жокко чыгарууга болбойт.

Ошентсе да, анын поэтикалык тилдеги чыгармачылык аспектисин көрсөтүү максатында ЛПнын тарыхында ага ар кандай аталыштарды берүү аракеттери орун алыш келген. Мисалы, Л.П.Якубинский «глоссема», Р.О.Якобсон «поэтикалык глосса» (1987), В.В.Виноградов «поэтикалык метафора» (1959, 1963, 1971), В.М.Жирмунский «символ» (1971) деп аташкан, бирок алар терминдик мааниде изилдөөчүлөр тарабынан кецири колдоого, колдонууга ээ болуп кете алышкан эмес. Ал эми ЛПлык изилдөөлөрдүн өнүгүүсү поэтикалык тилдин бирдиктеринин терминологиялык жактан бекемделүүсүн талап кылган.

Жогорудагы аталыштардан айырмаланып, XXк. 70-жж. бери салыштырмалуу түрдө активдүү колдонулуп келе жаткан «экспрессема» термини, негизинен, советтик жана орус филологиясында пайда болгон. «Экспрессема» лингвистикадагы фонема, лексема, синтаксема сыйктуу терминдердин модели боюнча уюшуулуп, көркөм-экспрессивдик кудуретке, көп маанилүүлүккө, образдуулукка, өзгөрмөлүүлүккө ээ болгон бирдиктерге карата алынган жана В.П.Григорьев (1971, 1979), В.Г.Костомаров (1971), М.Н.Кожина (1968), О.В.Загоровская (1975), М.А.Некрасова, Е.А.Бакина (1986) ж.б. изилдөөчүлөрдүн ЛП боюнча эмгектеринде колдонулуп келүүдө. Изилдөөчү В.П.Григорьев бул терминдин маанисин жүйөлөө үчүн *экспрессия* – көркөмдүк (выразительность) жана латын тилиндеги *expression* – туондуруу (выражение) деген түшүнүктөрдү катар алышынын себеби мында экспрессеманын мазмундук структурасында туондурууунун спецификалык планы маанилүү экени көрүнүп турат: практический тилдеги лексеманын семантикалык структурасы поэтикалык тилде трансформацияга учуроо менен, лексема экспрессемага айланат. Экспрессеманын экспрессивдик-семантикалык түзүлүшү өзгөрмөлүү: бир эле экспрессема түрдүү контексте түрдүү мааниге ээ болот, демек, аны түрдүү маанилик катмарлардан турган ачык семантикалык структура деп

мүнөздөөгө болот. Мында башка бирдиктердин (сөздөрдүн) таасири да абдан маанилүү. Алардын ортосундагы семантикалык, стилистикалык, синтаксистик-позициялык байланыштар, карым-катьштар экспрессеманын семантикалык-структуралык түзүлүшүндө зор роль ойнойт. Ошондуктан экспрессемада 1) образ менен маанинин жуурулушуп кетүүсү; 2) күтүлбөгөн, кокус байланыштардын актуалдашуусу; 3) түрдүүчө интерпретацияларга жол берүү орун алат. Андыктан экспрессема, бир жагынан, тилдеги даяр көрүнүш болуп эсептелсе, экинчи жагынан, чыгармачыл изденүүнүн туундусу болуп эсептелет. Ал өзүндөгү лингвистикалык жана эстетикалык белгилердин өз ара карым-катьшынын натыйжасында жалпы менен жекеченин, типтүү менен өзгөчөнүн, материалдуу менен идеалдуунун, форма менен мазмундун биримдиги болуп саналат.

Бирок поэтикалык тилде бардык эле бирдиктер бирдей актуалдаштыруу дараметине жана көркөм-эстетикалык потенциалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес. Айрым бирдиктер абдан маанилүү, чечүүчүү роль ойношсо, башка бирлери андай роль ойной алышпайт, кандайдыр бир деңгээлде экинчи пландагы, бириктируүчүү, байланыштыруучу гана кызмат аткарган сыйктуу болушат. Бирок функционалдык жактан мындай экинчи планда туруу аларды таптакыр жокко чыгарууга негиз боло албайт, себеби алар да – поэтикалык тилдеги реалдуулук.

Эстетикалык мааниге ээ болбой, стандарттуу түрдө гана колдонулуп, башка бирдиктерди, экспрессемаларды кураштырып-бириктируүчүү кызмат аткарган айрым толук маанилүү сөздөрдү жана көбүн эсе кызматчы сөздөрдү да поэтикалык тилдин бирдиктери деп эсептөө жана аларды иликтөөгө алуу зарыл. Мындай бирдиктерди «кураштыруучу каражаттар» деп атоого болот, анын үстүнө бул сыйктуу атальш жогорудагы изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде да кездешет.

Негизинен, поэтикалык тилдин бирдиктери деп эсептеле турган **экспрессеманы да, кураштыруучу каражатты да сөздүн функционалдык өзгөчөлүгү** катары кароо талапка ылайык. Экспрессема менен кураштыруучу каражаттын ортосундагы карым-катыш абсолюттук мүнөздө әмес, кыймылдуу келет. Контекстке жараша экспрессема кураштыруучу каражатка же, тескерисинче, кураштыруучу каражат экспрессемага айланышы толук ыктымал. Демек, лингвопоэтикалык изилдөөлөр поэтикалык тилдин негизги бирдиктери катары «экспрессема» жана «кураштыруучу каражаттар», ошондой эле кецири маанисindеги «сөз» түшүнүктөрүнө таянуу менен өнүгүүсү зарыл.

ЛПнын негизги маселелеринин дагы бири – поэтикалык тилдеги сөздөрдүн өзгөрүүлөрүнүн, кубууларынын ықмалары, жолдору, түрлөрү жана алардын ортосундагы карым-катыш проблемасы. Практикалык тилдеги бирдиктер, алардын ортосундагы карым-катыштар, байланыштар поэтикалык тилде башкача мүнөз күтөөрү жогоруда белгиленип кетти, башкача айтканда, алар өзгөрүүгө, маанилик жактан катмарланууга дуушар болушат.

Практикалык тилде көркөм сөз каражаттары катары белгилүү болгон көрүнүштөр же троптор да поэтикалык тилде бардык бирдиктер сияктуу эле башкачараак мүнөз алышат. Маселен, практикалык тилдеги сөздөрдүн түз маанилери менен өтмө маанилери, калыптанып калган салттуу метафоралар поэтикалык тилде бир катарда турса, автордук жекече метафораларды өзүнчө топто кароого туура келет. Поэтикалык тилдин көз карашынан алганда, **автордук жекече метафоралар – сөздөрдүн семантикалык өзгөрүүлөрүнүн негизги ықмаларынын бири**. Же болбосо, практикалык тилдеги синонимия поэтикалык тилде салыштырууга, жандуу-жансыз категориясы жандандыруунун ар кыл түрлөрүнө өтүшү мүмкүн. Жалпы әлдик тилдин фразеологиясына поэтикалык тилдеги перифразалар, цитаталар, афоризмдер, формулалык

типтеги сөздөр же сөз айкаштары, автордук фразеологиялык комплекстер туура келиши мүмкүн. Функционалдык стилдерге, кептин стилдерине ЛПда жекече стиль (идиостиль) жана стилдештируү туура келет. Жөнөкөйлөтүп айтканда, практикалык тилде салыштыруу же перифраза ж.б. катары каралуучу кубулуш поэтикалык тилде семантикалык өзгөрүүнүн натыйжасында таптакыр башка кубулуштар катары каралып калат. Жогоруда белгиленип кеткен поэтикалык тилге мамиле кылуунун 2-багыты ушул себептерге тыгыз байланыштуу.

Поэтикалык тилде ушул сыйктуу өзгөрүүлөрдүн жолдору жана ыкмаларынын карым-катьштары ар түрдүү болот: жекече да, бири-бирине таасир этүү менен комплекстүү да, ар кыл багыттарда да. Маселен, белгилүү бир контексттеги метафоралык сөз башка контексттерде башка сөздөр менен уйкаштыктын компоненти болуусу; жандандырууга учурал, тегерегиндеги бирдиктердин да жандануусун пайда кылышы; ирониялык же / жана стандарттуу мүнөзгө ээ болушу; паронимдик байланышка кириши; салыштыруунун предмети болушу ж.б.мүмкүн.

Поэтикалык тилдеги өзгөрүүлөрдүн жалпы принциптери, алсак, салыштыруу принциптери, метафоралаштыруу принциптери, синонимдештируү же антонимдештируү принциптери менен өзгөрүүлөрдүн конкреттүү ыкмаларын айырмалап кароо зарыл. Мисалы, салыштыруу метафорадан же перифразадан кандайдыр бир «чектүү» мааниге ээ болуусу менен айырмаланып турушу керек. Же болбосо, бардык эле метафоралардын негизин перифразалаштыруу принциби түзгөнү менен, конкреттүү перифраза метафорадан кайсы бир белгиси боюнча айырмаланып туруусу шарт, антпесе, метафора менен перифразаны айырмалап кароонун зарылдыгы болбой калат.

Поэтикалык тилдеги өзгөрүүлөр маселеси контекст маселеси менен тыгыз байланыштуу, себеби өзгөрүүлөрдүн бардыгы контексттин

чегинде аныкталат. Ошондуктан контекст түшүнүгү ЛПдагы негизги, бирок талаш түшүнүктөрдүн катарына кирет. Анткени бул түшүнүктүн көлөмү филологиянын башка тармактарында ар түрдүүчө белгиленип келүүдө. Адабият таанууда көбүн эсे контекст түшүнүгү бүтүндөй көркөм тексттин көлөмүндө аныкталса, лингвистикада контекст – талдоого алышуучу тилдик бирдиктин же кубулуштун мүнөзүн ачып берүүчү байланыштуу тексттин фрагменти. Кайсы бир деңгээлде «тил-адабият» антиномиясы ушул жагдай менен да татаалданганын белгилей кетүү жөндүү. ЛПнын негизги принциптеринин бири көркөм тексттин тилин бүтүндүк катары талдоо болгондуктан, изилдөөлөр көп учурда бүтүндөй текст боюнча жүргүзүлүп, контекст маселеси, негизинен, прагматикалык мүнөзгө гана ээ болуп келүүдө.

Чындыгында, ар бир тилдик бирдик же айтым контексте гана чыныгы же жалган, көркөм же бейобраз, түз же өтмө мааниде кабыл алынат. Поэтикалык тилдин бирдиктери болгон экспрессеманын маанилери, сөз өзгөрүүлөрдүн ыкмалары да контекст аркылуу гана аныкталат. Мында контексттин көлөмү талдоого алынган кубулуштун маанисин, спецификасын ачып берүү үчүн жетиштүү, жалпы тексттин мазмунуна карама-каршы келбегендей болушу зарыл. Сөз өзгөрүүлөрүнүн ар башка түрлөрү же экспрессеманын түрдүү маанилери үчүн контексттин маанилери бирдей болбайт. Контексттин чеги, «борбору», «чети» ар бир сөзгө, сөз өзгөрүүгө, экспрессеманын маанисине ылайык өзгөрүп турушу ыктымал. Тил илиминде жана адабият таанууда контекст макроконтекстке жана микроконтекстке айырмаланып жүргөнү белгилүү. Бул эки илимде алардын аныктамасы жана чектери, жалпы контекст сыйктуу эле, бирдей эмес. Маселен, адабият таанууда микроконтекст болуп көркөм тексттин өзү, ал эми макроконтекст автордун жалпы чыгармачылыгынын чегинде каралат. Ал эми лингвистикада микроконтекст тиешелүү бирдиктин маанисин

аныктоого мүмкүндүк берүүчү минималдуу чөйрө болсо, макроконтекст – анын жалпы тексттеги функциясын аныктоого мүмкүндүк берүүчү фрагмент.

Лингвопоэтикалык талдоолор көркөм текстти бүтүндүк катары изилдөөгө багытталгандыктан, анда контекстти микроkontекст жана макроконтекстке ажыратуунун зарылдыгы жок. Көркөм тексттин тили же поэтикалык тил, анын бирдиктери жана каражаттары, алардын функционалдык-семантикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө контекстуалдык деңгээлден текстуалдык деңгээлди карай жүргүзүлүшү керек.

Буга чейин белгиленип өткөн маселелер: поэтикалык тилдин бирдиктери, сөз өзгөрүүлөр жана алардын өз ара карым-катыштары, контекст ж.б. поэтикалык тилдеги өзгөрүүлөрдүн жалпы дифференциялоочу белгилерин аныктоодо маанилүү роль ойнойт. Дифференциялоочу белгилер көркөм тексттеги бирдиктердин маанисин, «ички формасын», өз ара байланыштары менен карым-катыштарын аныктоочу кызмат аткарат. Аларга окшоштук, контрасттуулук, метафоралуулук, метаморфоздуулук, жандануучулук, символикалуулук, перифразалуулук, аллегориялуулук, паронимдүүлүк, уйкашуучулук, комплекстүүлүк сыйктуу белгилерди киргизүүгө болот. Аталган белгилер аркылуу поэтикалык тилдеги бирдиктерге мүнөздөмө берилет. Экинчи жагынан, дифференциялоочу белгилердин бир текстүү, бир кылка эместиги ал белгилердин өздөрү да, алар аркылуу мүнөздөлүүчү бирдиктер да өз ара верикалдык, горизонталдык жана уюлдук байланыштарга ээ экенин көрсөтө алат.

Поэтикалык тилдеги өзгөрүүлөр, алардын дифференциялоочу белгилери, эстетикалык мааниси сөз жана образ, образдуулук маселелери менен тыгыз байланыштуу. Мында «образ» түшүнүгүн тар мааниде, тактап айтканда, көркөм чыгармадагы каарман маанисинде түшүнүү жарабайт, көркөм чыгарманын жана көркөм тексттин

спецификасына тиешелүү өзгөчөлүк катары кенири маанисинде каралуусу зарыл.

Сөз (экспрессема катары да, кураштыруучу каражат катары да, басымдуу түрдө экспрессема катары) **поэтикалык тилде эстетикалык функцияга** ээ болуу менен, **көркөм образ жаратуунун негизги каражаты** да болуп саналат. Анткени поэтикалык тилдеги сөздүн эстетикалык жактан маанилүүлүгү ошол сөздөгү көркөм мүмкүнчүлүктөрдүн чыгармачылык реализациясына негизделген. **Сөз көркөм алкакка,** стилистикалык жактан бейтарап эмес чөйрөгө **кабылганда** анын сырткы формасы менен түз мааниси сакталып кала берет, бирок **ар бир контексте жаңы маани же маанилерге** ээ болуп, өзгөрүлүп турат. Ар бир контексттеги жаңы маани жаңы образды, образдык ассоциацияны жаратат; **образ, образдык ассоциациялар образдар системасын пайда кылышат;** ал **эми образдар системасы идеялык системаны жана мазмунду ачып берүүдө чечүүчү роль ойнойт.** Демек, **сөз образга карата форма, образ көркөм тексттин идеялык мазмунуна карата форма** болуп саналат деп айтууга болот. Андыктан көркөм тексттеги образ маселеси сөздүк образдардын спецификасын аныктоо менен байланыштуу, башкача айтканда, көркөм-эстетикалык структуранын тилдик курулушунда сөздөрдөн жана сөздөр аркылуу пайда болгон образдар изилдөөгө алынышы керек.

Сөздүк образдар, сөз аркылуу туюндурулган образдар искусствонун башка түрлөрүндөгү образдардан айырмаланып, көрсөтмөлүүлүккө ээ эмес, сезим (угуу, көрүү ж.б.) аркылуу кабылданбайт. Мында аң-сезим, ой жүгүртүү жана психологиялык фактор маанилүү. Бирок сөздүк образдар көрсөтмөлүүлүк жагынан таасири жок болгону менен, чагылдыруу, сүрөттөө, туюндуруу жагынан өтө зор мүмкүнчүлүктөргө ээ, анткени сөздүн жардамы менен өтө кенири, а түгүл чексиз мүнөздөгү формалдык-логикалык жана

семантикалық, ассоциативдик байланыш, карым-катьштарды берүүгө болот. Сөздүк образды жаратуу үчүн сөздөрдүн семантикалык мүнөздөмөсү, стилистикалык ырантүсү гана кызмат кылбастан, грамматикалык мүнөздөмөсү, фонетикалык түзүлүшү, валенттүүлүгү, синтаксистик жана фразеологиялык мүмкүнчүлүктөрү, этимологиясы да олуттуу роль ойнойт.

Бул жерде төмөнкүдөй мыйзам ченемдүү суроо туулат: сөз образды жаратып жаткандан кийин, өзү да образ болушу мүмкүнбү? Бул суроого так кесе «ооба» же «жок» деп жооп берүү татаал. Анткени тилдеги айрым сөздөр, бирдиктер өз алдынча турганда деле экспрессивдүү келип, анын натыйжасында кандайдыр бир образды туюндуруп, образдуу мүнөзгө ээ. Ошол эле учурда бейтарап стилистикалык чөйрөдө колдонулганда эч кандай образдык жүк көтөрбөгөн, белгилүү бир логикалык же номинативдик маанини гана туюнтурган сөздөр өтө арбын. Алар көркөм алкакка түшүп, тегерегиндеги башка бирдиктер менен стилистикалык, грамматикалык, фонетикалык, семантикалык карым-катьшша киргенде гана көмүскөдөгү чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрү ачылып, образ жаратуу кудуретине, образдуулукка ээ болот. Ошондуктан сөздөгү образ жана сөздүк образ, сөз аркылуу туюндурулган образ түшүнүктөрү түрдүү түшүнүктөр болуп саналат.

Белгилей кетүүчү бир жагдай: образ, образдуулук сөздөрдүн метафоралуулугунан, өтмө мааниде колдонулушунан пайда болот деген пикир – жаңылыштык. Себеби көптөгөн контексттерде сөз өтмө мааниге, метафоралуулукка ээ болбой туруп эле, таасирдүү, оригиналдуу образдарды пайда кыла алат. **Табиятынан образдуу сөздөр да, бейобраз сөздөр да образ түзүүгө, образдык трансформациялануу процессине бирдей деңгээлде катышуусу – поэтикалык тилдин спецификалык өзгөчөлүктөрүнүн бири.** Ырас, сөздүк образдардын образдуулук

тенденциялары (сөздөрдү өтмө, метафоралык мааниде колдонуунун түрлөрү жана ықмалары) менен байланышын талдоо да ЛПнын милдеттерине кириши талапка ылайык.

Ошондой эле образ катары сөздүн маанисин образдуу же өтмө мааниде колдонууну да эсептөөгө болбойт. Сөзду кабыл алууда келип чыгуучу психологиялык ассоциациялар да образ болуп саналбайт. Образды кандайдыр бир материалдуу түшүнүк иретинде кароого да болбойт. Поэтикалык тилдеги жана көркөм тексттеги материалдуу реалдуулук – сөз, ал эми сөздөн сырткары турган, сөзсүз образ болушу мүмкүн эмес. Андай образ жылаач абстракция гана болуп калат. Көркөм текстте сөз менен образ бири-бири менен диалектикалык түрдөгү байланышка ээ, аларды бири-биринен ажыратуу, демек, көркөм тексттин да, көркөм чыгарманын да жандуу бүтүндүгүн бузуу болуп саналат. Айрым изилдөөчүлөрдүн образ катары, жогоруда белгиленгендей, чыгармадагы каармандарды же конкреттүү заттарды, бардык зат атоочтук түшүнүктөрдү караган көз караштарын туура эмес деп эсептөөгө болот. Алардын пикиринче, каармандар жана конкреттүү заттардын жыйындысы көркөм тексттин образдык системасын түзөт (мис. Лысухин 1986, 77-89). Анда абстракттуу түшүнүктөрдү туюнтурган зат атоочтор, башка сөз түркүмдөрү образ жарата албайт деген жыйынтыкка келишибиз керек эле. Бирок мындай пикир таптакыр туура эместиги өзүнөн –өзү түшүнүктүү.

Сөз өзү, анын метафоралуулугу, өтмө мааниси же бул түрлөрдө колдонулушу образ болбосо, анда образ деген эмне? Образ дегенибиз – тилдик материянын же сөздүн маанилик жана пластикалык жактан баамдоого, туюп-сезүүгө боло турган эстетикалык бүтүндүккө спецификалык түрдө трансформациялануусу. Анын маңызын предметтик эмес абалды предметтик-пластикалык түрдө чагылдыруу түзөт. Ошондуктан образ маанилик структура менен пластикалык

реалдуулуктан турган татаал структурага ээ. Ал көркөм тексттеги эки системанын: түз маанилер системасы менен өтмө маанилер, кошумча маанилер системасынын кесилишкен чегинде пайда болот. Көркөм тексттеги тилдик бирдиктердин түз маанилеринин, семантикалық талаасы менен өтмө, кошумча маанилеринин семантикалық талаасы кесилишкен чекте дүйнөнүн, чындыктын пластикалық, сезимдик сүрөттөлүшү жана спецификалық маанилик структура пайда болуп, ал экөө биригүү менен, сөздүк образды жаратат.

Сөздүк образ түрдүү түзүлүштө болуп, жеке сөздөн, сөз айкашынан, сүйлөмдөн, абзацтан же сабактан, бүтүндөй тексттин өзүнөн туруусу ыктымал. Образ жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогон сөздөр жана тилдик формалар жок. Болгону, алардын образды, образдуулукту жаратууда колдонулушу стилистикалық жана эстетикалық жактан шартталган мүнөздө болуусу зарыл.

Көп учурда сөздүк образ чыгарманын жалпы композициясын жана семантикасын аныктоочу ролду ойноп, тексттин көркөм синтези же жалпылоочу символу боло алат. Ошондуктан **сөздүн семантикалык-структуралык сапаттарын жана алардын динамикасын түшүнүү аркылуу гана образын маңызын түшүнүүгө болот.**

Поэтикалык тилдеги образ, образдуулук түшүнүктөрү эстетикалуулук түшүнүгү менен байланыштуу. Ошондуктан ЛПнын дагы бир олуттуу маселесин анын критерийлеринин эстетикалык карым-катышы түзөт. Лингвопоэтикалык талдоолордо поэтикалык тилдеги бирдиктер «жаман же жакшы» деген критерий менен бааланбастыгы түшүнүктүү. Мында негизги орунга эстетикалык чен-өлчөм чыгат. Биринчи кезекте, конкреттүү фактынын эстетикалык, экспрессивдик-эмоционалдык мааниси аныкталып, андан соң контексттин жана көркөм тексттин жалпы эстетикалык баасы келип чыгат. Искусствонун түрү болуп саналгандыктан, эстетикалуулук көркөм тексттин өзүндө эле орун

алат, бирок аны интуициялык же эмпирикалык жол менен аныктап бөлүп көрсөтүүгө болбойт. Мындай шартта эстетикалуулук субъективдүү жана өтө эле примитивдүү мүнөздө болуп калат. Ошондуктан аны илимий талдоолордун негизинде гана аныктоо маанилүү.

Мында эстетикалуулук кантип жаралат, анын негизинде эмне турат деген суроонун коюлушу мыйзам ченемдүү. Бул маселе боюнча илимпоздор арасында 2 түрдүү көз караш бар. Алсак, көрүнүктүү эстетилимпоз М.М.Бахтин төмөнкүдөй пикирин айтат: «Эстетикалык компонент – образ – түшүнүк да, сөз да, элес да әмес, өзгөчө эстетикалык түзүлүш. Ал поэзияда сөздүн жардамы менен пайда болот, бирок материал (сөз) менен да, материалдык комбинациялар менен да шайкеш келбейт» (Бахтин 1975, 53). Бул пикирге изилдөөчү Н.К.Гейдин пикири үндөш: «Адабияттын баштапкы элементи жана формасы болгон тилдин өзү әмес, сөз аркылуу туюндуруулган «поэтикалык элестер» эстетикалык системанын негизин түзөт. Поэтикалык элести объективдештирүү аркылуу сөз өнөрүнүн көркөм мазмуну жүзөгө ашырылат» (Гей, Контекст – 82, 1983, 90). Ал эми көрүнүктүү илимпоз Г.О.Винокур эстетикалуулук жөнүндө жогорудагы пикирлерден башкачараак көз карашта болгон: «Искусство чагылдырылган предметтер әмес, аларды чагылдыруунун өзү бизге эстетикалык таасир тийгизет. Предметтин өзү деле эстетикалык таасир этүүгө жөндөмдүү, бирок бардык предметтер әместиги түшүнүктүү. Ал эми каалагандай предмет сүрөттөөгө алынса, чагылдырылса, эстетикалык функцияга ээ болот» (Винокур 1991б, 11-б).

Жогоруда келтирилген пикирлерди талдап көрсөк, М.М.Бахтиндик, Н.К.Гейдин көз карашы боюнча эстетикалуулук тилдин жардамы менен пайда болот, бирок аны менен түздөн-түз дал келбейт. Ал эми Г.О.Винокурдун пикиринде эстетикалуулук тилдик чагылдыруунун өзүндө жатат. Бул пикирлердин тигиниси туура же

мунусу туура деп ылгоонун өзү туура эмес. Анткени экөөндө төң объективдүүлүктүн үлүшү бар жана маңызы, негизинен, бирдей эле.

Көркөм адабияттын эстетикалуулугу анын тилдик туюндурулушу менен ажырагыс байланышта. Ырас, мында эстетикалуулук түздөн-түз тилдин өзүнөн келип чыкса, адабияттын эстетикалуулугу эмес, тилдин эстетикалуулугу жөнүндө гана сөз кылуу жетиштүү болмок. Албетте, жалпы тил эстетикасы маселеси көркөм адабияттагы, анын тилиндеги эстетикалуулук менен тыгыз байланышта, бирок анын чеги кецирирээк. Маслен, лексикология, лексикографияда да эстетикалык критерийлер, ылгоо-баалоо менен мамиле кылуу орун алат. Алсак, сөздүктөргө күндөлүк кепте колдонулган каражаттардын бүт баары эле киргизиле бербейт. Орой-одоно сөздөрдү, вульгаризмдерди ж.б. бөлүп кароо, негизинен, эстетикалык, кээде нравалык-этикалык баалоо-ылгоо критерийлери менен байланыштуу.

Ал эми адабияттын эстетикалуулугу тилдик туюндурулуштан сырткаркы денгээлдердин чегинде. Ал тилдин жардамы менен пайда болот, бирок таза лингвистикалык критерийлер менен гана аныкталбайт. Аны аныктоо, андап-түшүнүү үчүн эстетикалык, адабият таануучулук, лингвистикалык ықмалардын синтези аркылуу комплекстүү мамиле жасоо зарыл. Эстетикалуулук түшүнүгү нарктуулук, баалоо-ылгоо менен мамиле кылууга байланыштуу болгондуктан, субъективизмди жаратат деген пикирлер болушу ыктымал. Бирок изилдөөлөрдө фактыларга таянбаса, анализ жана синтез болбосо, интуициялык же эмпирикалык жол менен жүргүзүлсө, субъективизм илимдин бардык тармактарында эле орун алары анык.

Ошондуктан тилдик конкреттүү ар бир бирдиктин, фактынын, структуранын эстетикалык маанисин ачuu, көркөм нарктуулукту жаратуудагы ролун илимий түрдө аныктоо аркылуу гана жалпы чыгарманын көркөм-эстетикалык маңызын ачып берүүгө болот. Бул

лингвопоэтикалык талдоосуз болушу мүмкүн эмес, ошол эле учурда эстетикалуулук жөнүндө системалуу түшүнүксүз ЛПлык талдоону ийгиликтүү жүргүзүү да мүмкүн эмес.

1.4. Лингвопоэтиканын системалык түзүлүшү, методдору жана методологиясы

Лингвистика да, адабият таануу да өздөрүнүн изилдөө объектиси жана предметин дифференциялоо аркылуу ички-сырткы өзгөчөлүктөрүн, мыйзам ченемдерин, байланыштарын аныктоо менен, өздөрүнүн өнүгүүсүндө алардын (объектинин жана предметтин) жаңы кырларын, белгилерин ачып келе жатканы белгилүү. Иликтөөгө алынуучу кубулуштун, фактынын, тактап айтканда, объектинин жана предметтин эч качан «таза» түрдө болбогондугуна байланыштуу, ар бир илим изилденип жаткан кубулуштун белгилүү бир тарабына басым коюучу системалык түзүлүшкө ээ. Мисалы, адабият таануу илими адабият теориясы, адабият тарыхы, адабий сын өндүгү бутактардан турат. Ал эми тил илиминин системалык түзүлүшүн фонетика (фонология), лексика, семасиология, грамматика ж.б. түзөрү белгилүү. Ушул сыйяктуу эле интердисциплиналык мүнөздөгү ЛП да өзүнүн системалык түзүлүшүнө ээ болуп, анын чегинде иликтөөлөр жүргүзүлүшү зарыл. Негизинен, ЛПнын изилдөө объектисин тилдин өзгөчө функционалдык формасы түзгөндүктөн, анын системалык түзүлүшүнүн негизин да тилдик фактылардын классификациясы түзүшү талапка ылайык келет. Мында кандайдыр бир таптакыр жаңы системалык классификацияны, жаңы түшүнүктөрдү киргизүүнүн деле зарылдыгы жок. Болгону, кецири белгилүү лингвистикалык категорииларды таза лингвистикалык эмес, поэтикалык тилдин өзгөчөлүгүнө ылайык, лингвопоэтикалык өнүттөн мамиле кылуу менен ийгиликтүү колдонууга болот. ЛПнын калыптаныш-өнүгүүсүнүн башатында турган белгилүү илимпоздор да ушундай

пикирди кармануу менен, өздөрүнүн системалык классификацияларын сунуш кылышкан. Мисалы, акад. В.В.Виноградов көркөм адабияттын тилин изилдөөлөр тилдик бирдиктердин семантикалык, грамматикалык, функционалдык өзгөчөлүктөрүнө жараша поэтикалык фонетиканын же эвфониянын, поэтикалык морфологиянын, поэтикалык синтаксистин, поэтикалык лексикологиянын жана поэтикалык семантиканын чегинде жүргүзүлүшү керек десе (Виноградов 1963, 179-186), проф. В.М.Жирмунский поэтикалык фонетика же эвфониянын, поэтикалык семасиологиянын, поэтикалык синтаксистин, тилдеги тарыхый катмарды көркөм колдонуунун маселелерине ажырашы керектигин белгилеген (Жирмунский 1977, 28-30). Ал эми дагы бир көрүнүктүү изилдөөчү В.П.Григорьев ЛПлык изилдөөлөр «фонологиянын поэтикасы», «синтаксистин поэтикасы», «сөздүн поэтикасы» бағыттарында жүргүзүлүшүн сунуштаган (Григорьев 1979, 13). Изилдөөчү поэтикалык тилдеги лексикалык, семантикалык маселелерди, өзгөрүүлөрдү «сөздүн поэтикасынын» алкагында кароо керек деп эсептеген. Биздин пикирибизче, В.П.Григорьевдин сунушу деле принцибинде туура болгону менен, логикалык жана терминологиялык жактан алганда, поэтикалык тилдин эмес, жалпы эле тилдин системалык түзүлүшүнө карата колдонууга ылайыктуудай сезилет. Маселен, көркөм адабияттын тилинин синтаксиси эле эмес, жалпы эле синтаксистеги кандайдыр бир чыгармачылык көрүнүштөрдү, фактыларды изилдөө үчүн «синтаксистин поэтикасы» түшүнүгү туура келчүдөй.

Ошондуктан, бир жагынан, В.В.Виноградовдун жана В.М.Жирмунскийдин пикирлерин жетекчиликке алуу менен, экинчи жагынан, поэтикалык тилдеги бирдиктер спецификалуу семантикалык, структуралык, функционалдык өзгөчөлүктөргө ээ экенин эсепке алуу менен, ЛПнын системалык түзүлүшүн төмөнкүчө белгилөөгө болот:

- 1) Тыбыштар көркөм туюндуруунун жана ички-тышкы байланыштарды уюштуруунун маанилүү каражаты болуу менен, поэтикалык тилде зор роль ойношот. Тыбыштардын көркөм-эстетикалык максатка ылайык тандалып алынышы, жайгашуу өзгөчөлүгү, уйкаштыкты, үндөштүктүү, фонетикалык жактан окшоштукту жана семантикалык байланыштарды жаратууда аткарган кызматы жагынан поэтикалык тил практикалык тилден айырмаланат. Мына ушул өзгөчөлүктөр ЛПнын бир бөлүмү поэтикалык фонетикада изилдениши керек.
- 2) Поэтикалык тилдеги сөздүн грамматикалык түзүлүшүн, сөз жасоо жана сөз өзгөртүү маселелерин, грамматикалык категориилар жана сөз түркүмдөрүнүн ортосундагы карым-каташтарды, сөз түркүмдөрүнүн семантикалык-функционалдык өзгөчөлүктөрүн практикалык тилде кабыл алынган эрежелер, мыйзам ченемдер аркылуу сыпаттоо алардын спецификасын ачууга жетишсиз болгондуктан, поэтикалык морфологияда каралуусу талапка ылайык.
- 3) Поэтикалык синтаксистин изилдөө чөйрөсү болуп поэтикалык тилдеги интонация, сөз айкашы, сүйлөм жана анын бөлүктөрү, түзүлүшү, сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмгө грамматикалык жактан мүчө боло албаган бирдиктер, сөздөрдүн орун тартиби жана деформациялары, синтаксистик валенттүлүгү, номинация жана предикация, субъект жана адресат, сүрөттөө-чагылдыруунун синтаксистик каражаттары, ошондой эле шарттуу түрдө айтЫМ жана фразадан жогорку бирдик сыяктуу маселелер жана алардын көркөм-эстетикалык кызмат аткаруусу саналат (башка тексттер сыяктуу эле көркөм тексттин структуралык-семантикалык, прагматикалык түзүлүшү, интеграциясы тексттик лингвистикада каралгандыктан, айтЫМ жана фразадан жогорку бирдик маселелери ЛПда зарылдыгына жараша шарттуу түрдө гана каралат).

- 4) Практикалық тилдин пассивдүү лексикалық катмарынын поэтикалык тилдеги көрүнүштөрү, жалпы әлдик тил, адабий тил менен поэтикалык тилдин ортосундагы карым-катыштар, адабий норманын милдеттүүлүгү жана деформациясы, аларды көркөм-эстетикалык мұнәздө колдонуунун ықмаларын изилдөө поэтикалык лексикологиянын милдетин түзүүсү азел.
- 5) ЛПнын эң маанилүү бөлүгү болуп поэтикалык семантика каралууга тийиш. Анткени негизги лексика-семантикалык бирдик болгон сөз менен катар, практикалық тилде структуралык-функционалдык гана мааниге ээ болгон бирдиктер да поэтикалык тилде семантикалык-функционалдык мааниге ээ болот. Салттуу семантиkadагы сөздүн мааниси, көп маанилүүлүк проблемасы поэтикалык семантикада маанилик оттеноктор, маанинин жылышшуусу жана баюусу, поэтикалык полисемантизм, сөздү контекстуалдык-кырдаалдык, кыйыр фигурадык мұнәздө колдонуу, сөздүн поэтикалык темага айланышы сыйктуу маселелердин эсебинен кеңеет. Ошондой эле көркөм тексттеги логика-семантикалык карым-катыштар, троптор жана фигуralар маселеси да поэтикалык семантиканын чегинде изилденүүгө тийиш.

ЛПнын системалык түзүлүшүнө ылайык талдоого алынуучу жогорудагы маселелерден сырткары, ЛПнын чегинде акын-жазуучунун жеке чыгармачылыгын изилдөөдө анын тилдик (стилдик) өзгөчөлүгүнүн ролун аныктоо, белгилүү бир этаптагы көркөм адабияттын тили же кайсы бир автордун индивидуалдуу тилинин жыштык жана семантикалык түшүндүрмө сөздүктөрүн түзүү, адабияттын түрдүү тектери жана жанрларынын тилиндеги типтүү жана жеке өзгөчөлүктөрдү изилдөө маселелери да каралышы талапка ылайык.

ЛПнын негизги маселелери жана ошондой эле анын системалык түзүлүшүн шарттаган маселелердин мұнәзү, объекти менен предметтин

спецификалуу табияты ЛПнын милдеттери катары төмөнкү учурларды көрсөтүүгө негиз боло алат:

- 1) көркөм тексттин элементтеринин, деңгээлдеринин ортосундагы шайкештики жана бүтүндүктүү пайда кылган ички-сырткы байланыштарды таанып-билиүү;
- 2) тилдик бирдиктерди, кубулуштарды эстетикалык-поэтикалык мүнөзгө ээ кылуучу чыгармачыл-функционалдык шарттарды аныктоо;
- 3) тилдик кубулуштардын, бирдиктердин жана процесстердин спецификалык структуралык, функционалдык сапат-белгилерин, потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүү;
- 4) поэтикалык тилдеги лексикалык, этиологиялык, семантикалык, грамматикалык өзгөрүүлөрдүн мыйзам ченемдерин, функционалдык өзгөчөлүктөрүн жана милдеттерин көрсөтүү;
- 5) тил (сөз) чыгарманын идеялык-образдык түзүлүшүнүн чагылдырылышы болгондуктан, анын коммуникативдик функциясы эстетикалык функцияга татаалданып өзгөрөт. ЛПнын милдеттеринин бири – функционалдык татаалдануунун механизмдерин аныктоо;
- 6) жалпы спецификалык белгилери менен катар ар бир көркөм тексттин тили индивидуалдуу мүнөзгө ээ болгондуктан, индивидуалдуу өзгөчөлүктөрдү да иликтөө маанилүү.

ЛПнын милдеттерин жүзөгө ашыруу, көрсөтүлгөн маселелерди иликте-талдоого алуу белгилүү бир илимий методологиянын жана ыкмалардын жардамы менен жүргүзүлүшү зарыл. Албетте, ар бир илимдин өзүнүн изилдөө методдору, ыкма-жолдору бар, алардын жардамы аркылуу изилдөө объектиси менен предметинин касиет-белгилерин, функционалдык өзгөчөлүктөрүн, структурасын ачып берүүгө болот. Айрым-айрым илим тармактарынын өзүнө тиешелүү методдору, ыкмалары менен катар бардыгына бирдей колдонулган

универсалдуу жалпы принциптер да бар экени белгилүү. Алар: анализ жана синтез, индукция жана дедукция, аналогия, салыштыруу, эксперимент, байкоо ж.б.

Лингвопоэтикалык изилдөөлөрдө колдонулуучу методдор, негизинен, поэтикалык тилдин жана көркөм тексттин спецификасына ылайык тандалып алынышы зарыл. Көркөм текст, биринчи кезекте, искусство чыгармасы болгондуктан, талдоолор 2 багыт боюнча жүргүзүлүшү жөндүү: 1) мазмундан формага карай, 2) формадан мазмунга карай. 1-багыт боюнча алгач негизги идея (мазмун) аныкталып, андан кийин тилдик каражаттар ага байланыштуу иликтенет. Ал эми 2-багыт боюнча талдоолордо адегенде тилдик каражаттарга, тилдик уюшулушуна көңүл бурулуп, семантикалык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү аныкталат, кенири жана тар контекстке салыштырылып, жалпы жыйынтыктар чыгарылат да, алардын негизинде мазмун менен тема аныкталат.

Лингвопоэтикалык талдоолордун ушул 2 багытын тең жалпы принциптерди да, жеке методдорду да колдонуу аркылуу ишке ашырууга болот. Мисалы, анализдөөдө көркөм тексттин татаал структурасы жиктелип-ажыратылып, ар бир элементи, деңгээли өз-өзүнчө талдоого алынат. Анализдөөдө тигил же бул даражада мазмун планы менен туюндуруу планын шарттуу түрдө ажыратууга туура келсе да, ал форма менен мазмундун биримдигин бузбайт. Анткени анализде бири аркылуу бири аныкталат. Анализ илимий синтезге жетүүдөгү зарыл шарт болуп саналат. Себеби ал канчалык так, терең, ар тарааптуу, дифференцияланган мүнөздө жүргүзүлсө, синтез да ошончо так болот. Демек, башка илимдер сыйктуу эле ЛПДа да анализдөө жеке өзү эле маанилүү эмес, ал кийинки синтез, поэтикалык тилдин жана көркөм тексттин бүтүндүгүнө, илимий негизделген конкреттүү бүтүндүккө келүүнүн зарыл шарты.

Поэтикалык тилдин спецификасын, структуралык-функционалдык өзгөчөлүгүн ачып берүү практикалык тилдин фонунда аналогия жана салыштыруу методдорунун жардамы менен жүргүзүлөт. Мында баштапкы момент, абсолют иретинде практикалык тилдин бирдиктери, фактылары, кубулуштары алынышы керек. Ошондой эле индукция, дедукция методдору да кецири пайдаланылат. Алардын жардамы менен поэтикалык тилдеги бирдиктерге, кубулуштарга тиешелүү жеке аныктамалар аркылуу поэтикалык тилдин жалпы мыйзам ченемдерин, же тескерисинче, жалпы мыйзам ченемдердин негизинде жеке жоболорду аныктоо аркылуу тилдин креативдүү мүнөзүн теренирәэк андал-билүү ишке ашыралат.

Анализ, синтез, индукция, дедукция ж.б. жалпы принциптер менен катарлаш эле ЛПда жеке методдорду да колдонууга болот. ЛПнын милдетин тилдик фактылар, алардын көркөм-эстетикалык максатта колдонулушу түзгөндүктөн, ал филологиянын, өзгөчө, тил илиминин методдоруна таянышы зарыл. ЛПнын филологиялык дисциплина катары статусуна жана интердисциплиналык мүнөзүнө байланыштуу маселелерди оппозитивдик, антиномия методдору менен аныктоо талапка ылайык. Ал эми поэтикалык тилдин жана анын бирдиктеринин семантика-структуралык, функционалдык өзгөчөлүктөрү система-структуралык принциптин интегративдик методу; поэтикалык тилдин тексттик структуралар менен байланышы имманенттик анализ методу аркылуу; поэтикалык тилдеги бирдиктердин, каражаттардын өз ара байланышы, функционалдык бүтүндүктүү түзүүсү суперлинеардык метод; поэтикалык тилдеги өзгөрүүлөр жана алардын түрлөрү, ыкмалары трансформациялык метод; тилдик бирдиктердин көркөм текстте колдонулуш өзгөчөлүктөрүн практикалык материалдын негизинде иликтең-талдоо сыпattама, компоненттик анализ, контексттик методдор; көркөм тексттин тилин башка түрдөгү тексттердин тили менен

салыштырып изилдөө проекциялык метод аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн. Аталган методдордон сырткары, лингвопоэтикалык изилдөөнүн багытына, көлөмүнө жана изилденүүчү бирдиктин, кубулуштун мүнөзүнө ылайык схемалаштыруу, системалаштыруу, коммуникативдик-функционалдык, логикалык-прагматикалык методдор да колдонулат. Бул методдор өз алдынча да, комплекстүү түрдө да колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле лингвопоэтикалык изилдөөлөрдүн терендигине жана тактыгына адабият таануудагы, эстетикадагы, философиядагы, искусстваануудагы методдорду кошо колдонуу менен жетишүүгө болот.

Лингвопоэтикалык изилдөөлөрдү диахрондук аспектиде да, синхрондук аспектиде да жүргүзүүгө болот. Ошентсе да, изилдөөнүн функционалдык –имманенттик принциби актуалдуу болуп саналышы талапка ылайык.

1.5. Лингвопоэтиканын башка илимдер менен карым-катышы

Илим алдына койгон максат-милдеттерин, объектиси менен предметин так аныктап, изилдөөнүн методдору менен ыкмаларын белгилемейинче, илим катары кальптанып-өнүгүшү мүмкүн эмес. Ошондой эле башка илимдер менен байланыш, карым-катыш, интеграция болбосо, олуттуу натыйжаларга ээ болуу да мүмкүн эместиги маалым. Анткени абсолюттук түрдө өз алдынча, башкалардан обочолонуп турган илим болбoit. Ушул көз караштан алганда, ЛПнын изилдөө объектиси менен предметинин татаал табиятка ээ болушу, компетенциясына кирген маселелердин көп кырдуулугу, алдына коюлган максат-милдеттеринин мүнөзү анын башка филологиялык тармактар, башка илимдер менен тыгыз байланышта, карым-катышта туруусун шарттаган.

Бардыгынан мурда, ЛП тил илими жана адабият таануу менен өтө тыгыз, органикалык түрдөгү байланышка ээ экендигин түшүндүрүп отуруунун зарылдыгы жок. ЛПнын илимий-теориялык жана методологиялык негиздерин аталган эки илимдин маалыматтары түзгөндүктөн, алардан ажыратып кароо эч мүмкүн эмес. Тил илиминин негизги объектисинин функционалдык өзгөчөлүгү ЛПнын объектисине, ал эми адабият таануунун негизги объектиси ЛПнын изилдөө предметине айланышы алардын байланышынын өтө тереңдигин жана ажырагыстыгын далилдейт. Ошондуктан көп учурда ЛПнын милдетин түзгөн маселелер поэтиканын чегинде каралып, поэтикага тиешелүү деп эсептелип келген. Ырас, поэтикада да чыгарманын тилине байланыштуу кээ бир маселелер, көбүн эсе көркөм сөз каражаттары жана ыкмалары же троптор жана фигуralар иликтөөгө алынып келүүдө. Бирок мындай иликтөөлөр ЛП сыйктуу көркөм адабияттын тилин системалуу талдоо милдетин аткара албайт. Поэтиканын чеги ЛПга караганда кенири, ал – көркөм сөз чыгармачылыгынын формалары, түрлөрү жана жанрлары, адабий чыгарманын элементтери, каражаттары жана алардын уюшулуу, эволюция мыйзамдары, көркөм адабияттын система катары жалпы структуралык-типологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Ал эми **ЛП – көркөм адабияттын тили тууралуу илим, бирок ал тилди өзүнчө бөлүп алып изилдебестен, адабий чыгарманын башка структуралары, денгээлдери менен байланышта жана эстетикалык аспектиде талдоого алат.** Ошондуктан ЛП поэтикадан жана лингвистикадан бөлүнүп чыкканы менен, аталган илимдердин бардык маалыматтарын пайдаланат. Алсак, көркөм текстти ЛПнын системалык түзүлүшүнүн негизинде талдоого алуу тил илиминин фонетика, лексикология, семасиология, морфология, синтаксис сыйктуу бөлүмдөрүнүн маалыматтарына таянууну шарттаса, көркөм тексттин идеялык, жанрдык-композициялык түзүлүшүнүн тилдик материалга

байланыштуу аспектилери, эстетикалык мааниси, идиостиль маселелери адабият таануунун адабият теориясы, адабият тарыхы, адабий сын, сөз өнөрүнүн эстетикасы боюнча билимдердин негизинде иликтөөлөрдү жүргүзүү зарылдыгына ээ. Ошол эле учурда лингвопоэтикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары поэтика менен тил илими учун методологиялык мааниге ээ.

ЛП тил илими жана адабият таануунун тармактары, бөлүмдөрү менен да абдан тыгыз байланышка ээ болгон. Биринчи кезекте, стилистика менен өтө тыгыз карым-катышын көрсөтүүгө болот. Айта кетүүчү нерсе, ЛП менен стилистиканын карым-катышы жөнүндөгү маселе көп учурда ар биринин изилдөө чөйрөсүн шарттуу түрдө белгилөөгө байланышкан прагматикалык жол менен түшүндүрүлүп келе жатат (Виноградов 1963, Кожинов 1964, Томашевский 1959). Талдоону лингвопоэтикалык же стилистикалык (негизинен, лингвостилистикалык) деп эсептөөдөгү башаламандык стилистиканын чегинин өтө кенирилиги, кыймылдуулугу, анын предметин ар башкача интерпретациялоо жана милдетин түрдүүчө белгилөө менен шартталган.

ЛП сыйктуу эле стилистика да интердисциплиналык мұнәзгө ээ. Тил илиминин алкагында стилистика жалпы эле кептин типтерин изилдеп-үйрөнүүгө багытталса, адабият таануунун алкагында көркөм адабий чыгарманын стилин, стилдик элементтерин жана категорияларын, кәэде автордун (адабий багыттын, мектептин) стилдик өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө алат. Ушуга байланыштуу, аны поэтика менен бирдей, аралаш караган же поэтиканын бир бөлүмү иретинде караган көз караштар да бар экенин көрсөтө кетүү керек (мис. Томашевский 1983, 284). Ал эми айрым изилдөөчүлөр стилистиканы поэтикалык тил жөнүндөгү, көркөм колдонуудагы лингвистикалык фактылар жөнүндөгү илим деп эсептеп, азыркы ЛП менен бирдей карашкан (мис. Жирмунский 1977, Поляков 1986 ж.б.).

Чынында эле, ЛП менен стилистиканын изилдөө объектиси бирдей: экөө төң көркөм чыгарманын тилин иликтөөгө алат. Бирок экөөнү бирдей кароо туура эмес, аларды ортосундагы айырмачылық изилдөө чөйрөсүнүн чеги жана изилдөөнүн максатынан келип чыгат. Стилистика (лингвостилистика) жеке эле көркөм тексттердин эмес, публицистикалық, илимий ж.б. тексттердин бардык түрүн тилдик каражаттарды белгилүү бир максатта спецификалық түрдө колдонуу катары изилдейт. Анын предмети – жалпы элдик тилдин фонунда кеп стилдеринин түрдүү карым-катыштары, кептин белгилүү фактисында тилдик каражаттарды тандап, жайгаштыруу. Стилистика жазуучунун жана тексттин тилин жалпы элдик жана адабий тилге салыштырмалуу талдоого алат. Ал эми **ЛП болсо көркөм тексттин тилин тилдин өзгөчө формасы катары карап, эстетикалык бағытта жана көркөм мазмунга карата изилдейт.** Мында ЛП стилистикалык талдоолордун жыйынтыктарына таянуу менен, тилдик бирдиктер жана каражаттар көркөм текстте кандайча колдонулганын, кандай эмоционалдык-экспрессивдик, эстетикалык мааниге ээ экенин аныктоо максатын көздөйт. Ошондуктан стилистикалык изилдөөлөр лингвопоэтикалык изилдөөлөр менен тыгыз карым-катышта болуп, лингвопоэтикалык изилдөөлөрдүн башталгыч этабы катары эсептелет.

ЛП «... тилдик каражаттарды кеңири пайдалануу аркылуу конкреттүү жагдай-шарт, чөйрөгө ылайык өз ой-пикирин туура, ачыктак, көркөм, жеткиликтүү бере билүү; ... тилдик каражаттардын эң ийкемдүүсүн, эң мыктысын, эң ылайыктуусун тескеп-тандап, ылгап колдоно билүү катары аныкталган» (Мусаев 1999, 12-13) кеп маданияты менен да байланышка ээ. Кеп маданиятынын маселелеринин арасында аныктоочу, борбордук түшүнүк катары нормалаштырылган адабий тил түшүнүгү каралары белгилүү. Адабий тил менен поэтикалык тилдин, көркөм адабияттын тилинин ортосундагы карым-катышты, адабий

тилдик әреже-нормалардын поэтикалык тилде сакталышын жана деформацияларын иликтөө ЛПнын милдеттерине киргендиктен, тилдик каражаттарды тескеп-тандап колдоно билүү практикасында көркөм адабияттын, тактап айтканда, анда колдонулган тилдик каражаттардын ролу өтө зор болгондуктан, ЛП менен кеп маданиятынын ортосундагы карым-катыш, байланыш да тыгыз деп айтууга болот.

Көркөм тексттин реципиентке таасир этүү, ишендирүү касиетинин, эмоционалдык реакция жаратуу кудуретинин негизи риторикалык эрежелер менен байланыштуу. Мында риторика көркөм тексттин түзүлүшү жана андагы адабий коммуникациялык процесстин өзгөчөлүгүн шарттайт. Көркөм текстте чагылдырылып жаткан көркөм дүйнө, окуя, кубулуш, нерсеге карата автордун мамилеси да риторикалык эрежелердин негизинде ишке ашырылат. Риторикалык каражаттар сүрөттөлүп жаткан фактыга жана каармандардын сезим-толгонууларына баа берүү, эмоционалдык жактан шекөттөп-кооздоо максатын көздөгөндүктөн, текстти эмоционалдык-экспрессивдик касиетке ээ кылууда риторикалык система негизги роль ойнойт. Башка сөз менен айтканда, көркөм тексттеги экспрессивдүүлүк менен эмотивдүүлүк, негизинен, риторикалык каражаттар аркылуу ишке ашырылат. Ошол эле учурда риторикалык каражаттар тексттин тилдик уюшулушуна тиешелүү болгондуктан, лингвопоэтикалык каражаттар да болуп саналышат. Андыктан риторика да ЛП сыйактуу эле көркөм тексттеги көркөм-эстетикалык функциянын аныктоочу ролун шарттайт.

ЛП тексттик лингвистика менен да бекем карым-катышта турат. Тексттик лингвистика – тилди коммуникативдик-когнитивдик, функционалдык система катары талдоого алыш, анын байланыштуу кеп, кептик бүтүндүк же текст катары жаралышын, тексттин коммуникативдик-когнитивдик, функционалдык табиятын жана маңызын, структуралык-семантикалык түзүлүшүн, когеренттүлүгүн,

когезиясын, дискреттүүлүгүн, прагматикасын изилдейт. Тексттердин өзгөчө түрү катары көркөм текст да тексттик лингвистиканын аспектисинде көрсөтүлгөн маселелер боюнча талдоого алышат. Ырас, ЛП көркөм тексттин тилин тилдин функционалдык өзгөчө формасынын конкреттүү көрүнүшү иретинде иликтөөгө басым коет, бирок көркөм тексттин тили тексттин башка деңгээлдеринен, структуралык элементтери менен конституэнттеринен ажыратылып каралбастыгын, алар менен органикалык түрдөгү байланышта туарын эске алганда, ЛП менен тексттик лингвистиканын ортосундагы карым-катьштын канчалык даражада тыгыз экенин көрүүгө болот.

ЛП бүгүнкү күндөгү филологиялык жаңы дисциплиналардын бири болгон лингвосинергетика менен да байланышка ээ. Тилдик материалдын хаосунан көркөм текст түрүндөгү көркөм-эстетикалык бүтүндүктүн пайда болуусу, текстти жаратуу жана тексттин жаралуу процесстери, тилдик бирдиктердин, каражаттардын белгилүү бир идеянын, мотивдин, көркөм милдеттин астында интеграцияланышы, текстти кыймылдуу система катары иликтөө лингвосинергетиканын милдеттерин түзөрү маалым (Герман 2000, Москальчук 2003). Мында тексттин (тилдик) формасы бүтүндүк катары каралып, бул бүтүндүк тилдик өзгөчө эрежелердин негизинде линеардык удаалаштык боюнча жайгашкан материалдык реалдуулуктардан – сөздөрдөн (сөз формаларынан) жана сүйлөмдөрдөн – пайда болот. Мындаид материалдуулуктар кандай гана текстте болбосун, кайталанган жана симметриялуу түргө ээ болот. Кайталоолор менен симметрия тексттин синергетикалык моделинин негизин түзүп, тилдин бардык деңгээлдеринин бирдиктеринен байкалат жана ыргак, мелодика сыйктуу просодикалык мүнөздөмөлөрдү да, тематикалык-семантикалык структураны да аныктоочу роль ойнойт. Ал эми кайталоолор, мейли, фонетикалык деңгээлде болсун, мейли, лексикалык же синтаксистик деңгээлде болсун, мейли, композициялык деңгээлде

болсун, ЛПнын изилдөө чөйрөсүнө кирген маселелердин катарында турат. Бул маселелердин көркөм-эстетикалық аспектисин иликтөөдө алардын табиятына байланыштуу лингвосинергетикалық аспектинин да эске алынышы теренирәэк жана системалуу мүнөздөгү жыйынтыктарга келүүгө шарт түзө алат деген ойдобуз.

Ошондой эле ЛП түшүндүрүү искусствоосу жана тексттерди түшүндүрүүнүн теориясы болуп эсептелген герменевтика менен да карым-катышка ээ. Тексттердин башка түрлөрүнөн айырмаланып, көркөм текстти түшүндүрүү, интерпретациялоо көп түрдүү жана ар кыл багытта болушу мүмкүн. Мындай көп түрдүүлүктүн орун алынында көркөм тексттин лингвистикалық жактан уюшулушунун өзгөчөлүгү олуттуу роль ойносо, экинчи жагынан, аны интерпретациялоо, түшүндүрүүдөгү таанып-билишү жана баалоо-нарктоо аспектилериндеги субъективдүүлүктүн үлүшү таасир тийгизет. Көркөм текстти түшүндүрүү анын тилдик уюшулушунун, тилдик формасынын негизинде жана жалпы герменевтикалық эрежелер боюнча жүргүзүлөрүн эске алганда, ЛП менен герменевтиканын да өз ара байланышы байкалат.

Жогоруда белгиленгендерден сырткары, поэтикалық формадагы (ыр түрүндөгү) көркөм тексттердин лингвопоэтикалық түзүлүшүнө тиешелүү көптөгөн маселелер ыр түзүлүшү, ыр түзүлүшүнүн теориясы боюнча маалыматтар менен тааныш болууну талап кылса, ЛПдагы негизги категориялардын катарына кирген образ, образдык ассоциациялар түшүнүктөрүнө байланыштуу айрым маселелер психолингвистика менен байланышты шарттайт. Мындан сырткары, ЛПда көркөм текст көркөм-эстетикалық бүтүндүк катары талдоого алынышы анын эстетика, искусстваануу менен да байланыш, карым-катышын шарттаган.

Демек, ЛП өз алдынча турган, обочолонгон дисциплина эмес. Анын алдына коюлган максат-милдеттери, изилдөө объектиси менен

предметинин спецификалуу татаал табияты ЛПнын филологиянын башка тармактары менен да, бир катар башка илимдер менен да байланыш, карым-катышка ээ болуусуна негиз түзгөн.

Жалпылап алганда, ЛПнын филологиялык дисциплина катары статусун аныктоого байланыштуу талдоого алынган маселелердин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга болот:

1. Көркөм адабият же көркөм сөз өнөрү – объективдүү чындыкты көркөм андап-билүү жана көркөм чагылдыруунун бир формасы, искусствонун өзгөчө түрү. Анын негизги максаты – адамзаттын эстетикалык талап-муктаждыктарын кангааттандыруу, ырахат тартуулоо, адамдарды рухий жактан байытуу, дидактикалык-өнүктүрүүчүлүк, таанып-билиүүчүлүк таасир көрсөтүү.
2. Көркөм адабияттын негизги материалы болуп адамдар ортосундагы коммуникациялык процесстин бардык көрүнүштөрүн ишке ашыруунун, объективдештириүүнүн универсалдуу каражаты катары саналган тил кызмат кылат.
3. Тил көркөм адабияттын материалы гана болбостон, формасы да болуу менен, анын спецификалуулугун, татаалдыгын шарттайт.
4. Көркөм адабият тилге негизделген искусство болгондуктан, аны тилдик табияттысыз системалуу жана комплекстүү түрдө, терең жана ар тараптуу изилдеп-үйрөнүүгө, түшүнүүгө жана түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан көркөм адабият лингвистикалык аспектиде да иликтең талдоого алыныши керек.
5. Сөз өнөрүн лингвистикалык планда изилдөөлөр анын өзүн эмес, тилин изилдөөгө арналып, эки багытта болот: бириnde көркөм адабияттын тили чылгый лингвистикалык кубулуш катары каралып, жалаң гана лингвистикалык өнүттөн сыпаттоого алынат; экинчисинде тил көркөм адабияттын формасы жана материалы, чыгармачылык процесстин өзү да, туундусу да иретинде иликтең-талдоого алынат.

6. Сөз өнөрүн, тактап айтканда, анын тилин башка деңгээлдер менен биримдикте системалуу мүнөздө толугу менен иликтеп-талдоо адабияттаануунун алкагында да, тил илиминин алкагында да жүргүзүлүшү мүмкүн эмес, ошондуктан бул багытта өз алдынча дисциплиналын болушу зарыл.

7. ЛП – көркөм адабияттын формасы менен мазмунунун адабияттаануучулук жана лингвистикалык концепцияларын бириктүү тенденциясына ээ болуп, адабияттаануу менен тил илиминин чегинде турган, өзүнүн изилдөө багыты, принциптери жагынан алардан айырмаланган филологиялык дисциплина.

8. ЛПнын негизги изилдөө объектиси болуп **поэтикалык тил түшүнүгү** эсептелет. Поэтикалык тил улуттук тилдин функционалдык жактан татаалданып, коммуникативдик функция менен катар эстетикалык (поэтикалык) функцияны да аткарган, анын натыйжасында элемент-бирдиктери, алардын ортосундагы карым-катьш, байланыштар спецификалуу түргө ээ болгон өзгөчө формасы.

9. Поэтикалык тилдин өзгөчөлүгүн аныктоочу белгилер болуп анын «ички формага» ээ болуусу, кош пландуулугу, тилдик бирдик-каражаттардын семантикалык жана функционалдык жактан өзгөрүүгө учуроосу эсептелет.

10. ЛПнын изилдөө предметин тилдик материалдык каражаттар аркылуу көркөм жалпылоо деңгээлинде уюшулган структуралык-системалык, семантикалык-функционалдык жана эстетикалык бүтүндүк болуп эсептелген **көркөм текст** түзөт.

11. Изилдөө объектиси менен предметинин өзгөчөлүгү, спецификалуу мүнөзгө ээ болушу ЛПнын негизги категориялары катары поэтикалык тилдин бирдиктерин, образ жана образдуулук, эстетикалуулук, контекст жана контексттик принцип, семантикалык жана функционалдык

өзгөрүүлөрдүн ыкмалары-жолдору жана өз ара карым-катьштары сыйктуу маселелерди аныктоону шарттаган.

12. Лингвопоэтикалык иликтөө-талдоолор белгилүү бир критерийлерге негизделбей, чаржайыт жана иретсиз түрдө эмес, бул дисциплинанын системалык түзүлүшүнө ылайык, поэтикалык фонетиканын, поэтикалык лексикологиянын, поэтикалык морфологиянын, поэтикалык синтаксистин жана поэтикалык семантиканын чегинде жүргүзүлүшү керек.

13. Лингвопоэтикалык аспектидеги иликтөөлөр поэтикалык тилдин жана көркөм тексттин спецификасына ылайык тандалып алынган жеке жана жалпы методдордун, принциптердин негизинде жүргүзүлүп, алардын жардамы аркылуу изилдөө объектиси менен предметинин табият-маңызы, касиет-белгилери, структуралык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү ачылышы зарыл.

14. ЛПнын интердисциплиналык мүнөзү, изилдөө объектиси менен предметинин татаал табиятка ээ болуусу, алдына коюлган максат-милдеттеринин көп кырдуулугу ЛПнын стилистика же лингвостилистика, кеп маданияты, риторика, тексттик лингвистика, лингвосинергетика, психолингвистика, ыр түзүлүшүнүн теориясы, эстетика, герменевтика ж.б. илимдер жана илим тармактары менен өз ара байланыш, карым-катьшын шарттаган.

1.6. Талдоого алынуучу материалдын мүнөзү

ЛПнын негизги объектиси менен предмети – поэтикалык тил жана көркөм текст – татаал, спецификалуу мүнөзгө ээ өзгөчө көрүнүштөр болгондуктан, алардын табият-маңызын, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, касиет-белгилерин ачып берүү, иштин алдына коюлган максат-милдеттерин жүзөгө ашыруу, илимий-теориялык түрдөгү бүтүмдөргө келүү жана жоболорду иштеп чыгуу презентативдик материалдын

негизинде гана ишке ашырылат. ЛП жана лингвопоэтикалык иликтөөтальдоолор үчүн негизги репрезентативдик материал болуп көркөм тексттер кызмат кылары белгилүү. Бирок көркөм тексттер ар кыл түрдө, формада жана жанрда болору да шексиз. Иште коюлган маселелерди иликтеп-талдоо үчүн ар кыл көркөм тексттерди эмес, бир түрдүү – поэтикалык (тар маанисинде) же ыр түрүндөгү – көркөм тексттерди алууну талапка ылайык деп таптык. Репрезентативдик материал катары поэтикалык тексттердин алышынын төмөнкү факторлордун негизинде түшүндүрүүгө болот.

Поэзия менен проза көркөм кептин эки башка системы болуп эсептелет. Филологияда «Зелинскийдин гипотезасы» деп аталган көз караш боюнча, поэзиянын прозадан айырмачылыгын метрикалуулук жана ыргактуулук түзүп, алар прозадагы сөздүк-логикалык башталмага каршы коюлат. Биздин пикирибизче, мындай көз караш поэзиянын өзгөчөлүгүн толук ачып бере албайт. Ырас, метр менен ыргак – поэзиянын негизги башталмалары, бирок поэзияда да сөздүк-логикалык башталма орун аларын жана алардын биримдигинен гана поэтикалык тексттин образдык, семантикалык жана эстетикалык мааниси келип чыгарын эске алуу зарыл. Ошол эле учурда ыргак прозада да орун алары белгилүү. Албетте, прозадагы ыргак поэзиядагы аныктоочу роль ойногон ыргактан айырмалуу мүнөзгө ээ жана аны жокко чыгарууга эч негиз жок. Көркөм тексттердин түрлөрүндөгү ыргак маселеси проф. Б.Усубалиевдин эмгегинде кыйла кеңири түшүндүрмөгө алынган (Усубалиев 1994, 65-69), ошондуктан бул маселеге кайрадан токтолуп, кайталап отуруу зарыл эмес.

Демек, поэзиянын башкы өзгөчөлүгү катары метр менен ыргакты көрсөтүү жетишсиз. Бул эки фактордон сырткары, поэзия төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр аркылуу да мүнөздөлөт. Кеңири контексте алганда, **поэзия**, чектелген контексте алганда, **поэтикалык текст – көркөм**

кептин спецификалық түрдө уюшулган, метрикалық-ыргактық башталма менен катар фонетикалық жана интонациялық-сintаксистик башталмалардын ажырагыс биримдигинен пайда болгон өзгөчө система. Ошондуктан анын тили да өзгөчө мұнәздөгү спецификасы менен айырмаланат. Ырас, анын (тилинин) спецификалуулугу улуттук тилден сырткары, өзгөчөлөнүп турган көрүнүш эмес, улуттук тилдин касиеттеринен механикалық түрдө да бөлүнүп чыкпайт. Ал улуттук тилде мүмкүнчүлүк катары пассивдүү түрдө жашап келет да, белгилүү бир кеп контекстинде, тактап айтканда, поэтикалық текстте активдешип, реализацияланат.

Поэзиянын тилинин спецификалуулугун тил сырткы форма гана болбостон, ички субстанцияга, ички маңыз-мазмунга айланышы менен түшүндүрүүгө болот. Аныктоочу параметр, башталма болгон метр поэзияда чектөөчү функция аткарып, ошол метрикалық нормага жана ага ылайык болгон ыргактық-интонациялық системага туура келген тилдик каражаттардын гана колдонулушун шарттайт. Экинчиден, тилдик каражаттар фонетикалық, лексикалық, синтаксистик-композициялық жана мазмундук-идеялық деңгээлдерде өтө иреттүү, уюшулган түргө ээ болот.

Метрдин жогоркудай чектөөчү мұнәзу жана иреттүүлүк, уюшкандык поэтикалық текстте тилдик мүмкүнчүлүктөр менен чыгармачылыктынabdan активдүү зонасынын орун алышына шарт түзөт. Тилдик каражаттарды колдонуунун чектелген мұнәзгө ээ болуусу ал каражаттардын саны эмес, «сапаттык» жактан өсүүсүнө алыш келет. Тактап айтканда, тилдик каражаттар семантикалық жана функционалдык өзгөрүүлөргө учурал, кошумча маанилерге, семантикалық жылыштарга ээ болот, функционалдык жактан да татаалданат: бифункционалдуу же полифункционалдуу мұнәз күтөт, болбосо, функциясы башка функцияга өзгөрөт. Бул жагдайлардын

негизинде поэтикалық көркөм текстте: 1) тилдин бардык деңгээлдеринин элементтери, бирдиктери мааниге ээ болот; 2) тилде формалық мүнөзгө гана ээ болгон элементтер, бирдиктер кошумча мааниге ээ болуп, семантикалық жана функционалдық жактан активдүү түр ала алат; 3) элемент-бирдиктердин мүнөзү гана татаалданбастан, алардын ортосундагы өз ара карым-катыш, байланыштар системасы жана алардын каражаттары да татаалданып, өзгөрүүгө дуушар болот; 4) тилдин бардык деңгээлдери мааниге ээ болгондуктан, алардын субординациясы да өзгөрүүгө, жылышууга учурайт. Ошондуктан поэтикалық текстте тилдик каражаттардын мүнөзү, семантикалық жана функционалдық өзгөчөлүктөрү тексттин чегинде гана аныкталып, мааниге ээ болот. Тексттен тышкаркы, экстратексттик, интертексттик, метатексттик, паратексттик байланыш, карым-катыштар прозалык текстке салыштырмалуу азыраак роль ойнойт жана өтө олуттуу таасир тийгизе албайт. Изилдөөчү Н.Д.Тамарченко поэзиянын тилиндеги жогоркудай өзгөчөлүктөрдү жалпылаштырып, борборлошуу тенденциясы деп белгилеген (Тамарченко 2004, 151-155). Жалпы эле поэзиянын жана поэтикалық тексттин тилиндеги борборлошуу тенденциясы, тилдик уюшулуш бардык жагынан бир эстетикалық милдетке баш ийүүсү, ыргактык-метрикалық структурасы поэзияны да, поэтикалық текстти да туюк системага айланнат. Ал эми туюк системада тил өзүнүн бардык болгон мүмкүнчүлүктөрүн ачууга умтулгандыктан, экинчи жагынан, тилдин образдык каражаттарын, өтмө маанилерди колдонуу да прозалык тексттерге караганда поэтикалық тексттерде кецири жана өзгөчө мүнөзгө ээ болот. Экинчи жагынан, поэзия математикадагыдай так эсепке, өлчөмгө негизделсе да, искусство үлгүсү катары ой менен сезимдин биримдигине ээ. Ал – чындыкты, курчап турган дүйнөнү руханий өңүттөн таанып-билүү аркылуу чагылдыруунун өзгөчө формасы. Поэтикалық тааным чындыктын объективдүү мазмунун так өзүндөй

реалдуу, абстракттуу менен конкреттүүнүн, жеке менен жалпынын биримдиги катары гана сүрөттөп койбостон, окурмандын ой-сезимине таасир этип, рахат тартуулайт. Поэтикалык текст рационалдык менен эмпирикалыктын терең байланышы, биримдиги аркылуу аныкталат. Ошондуктан поэзияда ой менен идея сөздүк материалдык форма аркылуу, бардык эстетикалык категориялардын мыйзамдарын жүзөгө ашыруу пайда болот. Демек, лингвопоэтикалык иликтөөлөр үчүн поэтикалык тексттер өтө ыңгайлуу репрезентативдик материал боло алат деген пикирге келүү шартталган мүнөзгө ээ. Иштин кийинки бөлүмдөрүндө «көркөм текст» түшүнүгү чектелген мүнөзгө ээ болуп, негизинен, поэтикалык (ыр түрүндөгү, поэзияга тиешелүү) көркөм тексттер үчүн колдонуларын белгилей кетүү жөндүү.

Бирок бул иште лингвопоэтикалык талдоолор үчүн поэтикалык тексттердин тандалып алышы прозалык көркөм тексттерди мындай түрдөгү иликтөө-талдоого алуунун зарылдыгы жок деген пикирди жаратпашы керек. Прозалык көркөм тексттер да функционалдык-эстетикалык багыты, мааниси, тилдик уюшулушу жагынан спецификалуу мүнөзгө ээ жана өз алдынча изилдөөнүн алкагында системалуу түрдөгү лингвопоэтикалык талдоого алышы зарыл.

Иштин алдына коюлган максат-милдеттерин, маселелерин жүзөгө ашырууга багытталган иликтөө-талдоолор үчүн көркөм тексттерди конкреттүү бир гана автордун идиостилиниен алуу талапка ылайык деп ойлойбуз. Анткени поэтикалык тилдин, көркөм тексттин жана анын тилинин табият-маңызын, өзгөчөлүктөрүн, өзгөчөлүктөрдүн ар бир фактысын, ЛПнын системалык түзүлүшүнө тиешелүү көрүнүштөрдү ар кыл авторлордун көп сандагы түрдүү контексттеринен атайын тандап алыш көрсөтүү, бир жагынан, женил болгону менен, экинчи жагынан, дээрлик бардык поэтикалык тексттерге мүнөздүү, типтүү спецификалык белгилер эмес, атайын тандалып алынган жеке учурлар катары таасир

жаратышы ыктымал. Ошондуктан ишибизде репрезентативдик материал иретинде бир гана автордун – азыркы кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Шайлообек Дүйшееевдин – поэтикалык чыгармаларынын тексттери алынды. Анткени таланттуу лирик катары да, чебер саясий-публицист акын катары да таанылган Ш.Дүйшееевдин поэзиясы башкаларга окшобогон индивидуалдуулугу, оригиналдуулугу, көркөм-эстетикалык қунары менен өзгөчөлөнүп турат. Акындын көркөм тексттери салттуу ыр формасында да, эркин ыр формасында да болуп, алардын тематикалык алкагы abdan кеңири. Чыгармаларында адамдарга, айланы-чөйрөгө, курчап турган ааламга, өмүр-тиричиликтин албан түрдүү кубулуштарына карата көз карашын, туулган жери, Ата-Журтуна деген ысык ыкласы менен сагынычын, табият менен турмушка мамилесин көркөм сөз, образдуу ой аркылуу таасирдүү жеткире билген. Автор турмуштун катардагы эле бир көрүнүшүнөн кайталангыстыкты, бийиктисти, поэтикалык маанини табуу менен, ошол көрүнүштү да, анын артындагы терең мазмунду да индивидуалдуу формада чагылдыра алат. Ар кимибиз күндө көз менен көрүп, көңүл менен түшүнүп жүргөн көрүнүштөрдү Ш.Дүйшееев жөнөкөй гана, ошол эле учурда өтө көркөм сүрөттөй билет. Ошондуктан акындын ар бир чыгармасын предметтик чындык менен көркөм чындыктын ажырагыс бүтүндүгү деп эсептөөгө болот. Себеби Ш.Дүйшееевдин поэзиясында образдуулук, конкреттүүлүк, элестүүлүк, предметтүүлүк даана байкалып, сүрөттөп-чагылдыруу ушунчалык реалдуу, конкреттүү мүнөзгө ээ болгондуктан, көп учурда көркөм чагылдыруу менен реалдуулуктун чеги жоюлуп кеткендей таасир калтырат. Мисалы:

Дөбөлөп салган аштыкка,
дөңсөөлөр окшойт аштыкка...

Эңкейип ылдый кеч аккан,
эшиктин алды бекет там.

Күнөстө керме... жайган кир,
 күлгө оонап турган эшек чаң. («Күн күйүп жаткан булуңга...»).
 Көп учурда көз менен көрүп, кол менен кармай албаган назик сезим
 кубулуштарын да акын реалисттик түрдө, таасирдүү жеткире алган.
 Ошондуктан проф. Б.Ш.Усубалиев: «Анын сүрөткерлиги ушунчалык –
 Шакем көзгө көрүнүп, кулакка угулбаган нерсенин гана эмес, түшүндө
 элестетүүгө мүмкүн болбогон нерсенин, айталы, күйүттүн, кайгынын да
 келбетин сөз менен тартып бере алат», - деген пикирин айткан
 (Арабадагы ыр-2, 5). Ошондой әле турмуш-тиричилик менен табияттын
 ортосундагы бири-бирине өтүп отурган органикалык терең
 байланыштарды да кылдаттык менен ачып бере алган. Муну менен
 Ш.Дүйшееев өз чыгармачылыгында курчап турган табияттын
 стихиясынын, реалдуу чындыктын, адамдын сезимдери менен
 субъективдүү толгонууларынын, көркөм чындыктын жана көркөм
 киялдын синкретизминен турган өзгөчө поэтикалык системаны жарата
 алган. Ошондуктан анын чыгармаларынан бир әле учурда
 жаратылыштын да, коомдук турмуштун да, жеке адамдын дүйнөсүнүн
 жана жандүйнөсүнүн да «илеби» келип тургансыйт. Акындын
 чыгармалары терең мазмундуу ой менен катар, кыргыз жыттанган
 этнографиялык боекчолорго абдан бай.

Ш.Дүйшееевдин поэзиясындагы көркөм ойлоо менен көркөм
 таанымдын биримдиги акын логикасы менен айкалышып келген.
 Объективдүү чындыкты таануу аркылуу курчап турган дүйнөнү
 жеткиликтүү жана таасирдүү чагылдырып берет. Ал нерселердин,
 көрүнүштөрдүн, кубулуштардын жана процесстердин маңызын тааныш-
 билүү, сырткы түзүлүш-турпатын кабылдоо менен гана чектелбей,
 алардын табиятын бүтүндөй, майда-баратына чейин терең талдап, ички
 мазмунун ачып берүүгө умтулат. Анын акындык кудурети ар бир
 көрүнүштү сүрөттөөдө көркөм чагылдыруу менен жаңыча

салыштырууларды, метафораларды таба билгенинен да байкалат.

Мисалы: Асман чарчап булатун көтаралбай,

а чагылган шиши ным, көзөй албай.

Жамаачы тон жол менен жалгыз аяк,

жаз келатат жөтөлүп, жөтөлө албай («Асман чарчап...»);

же Кеберсийт талаа. Чөккөн Күн...

чөл сүйрөп келет аптабын.

Өрөөнгө түшкөн өрттөгү

өзөндүн онтойт таштары.

Закымды жиреп унчукпай,

желесин тартат зым мамы.

Учалбай турат чымчыктар

шишкебек окшоп зымдагы. («Кеч»)

Ш.Дүйшөев поэзиясында аналитикалык ой жүгүртүү менен гана чектелип калbastан, ага кошумча көркөм образдар аркылуу элестүү, образдуу ойлонууга, кыялды чындык менен айкалыштырууга, анын негизинде абстракттуудан конкреттүүлүккө, жекеден жалпыга же жалпыдан жекеге өтүү принциптерин чеберчилик менен колдонот.

Акындын ырларын тириүү организм деп эсептөөгө болот. Сөздүн образдуулугу, уйкаштык, ыргак, терен сезим жана терең ой тексттерине жан бергендей. Ошондой эле поэтикалык чыгармаларындагы угуу, көрүү, сезүү образдары менен эмоционалдык образдардын дааналыгы конкреттүү түрдө берилген фактылык маалыматты, мазмунду, анын артында көмүскөдө турган подтексттик маалыматты да туюнууда, аңдап-түшүнүүдө жана алардын негизинде концептуалдык маалыматка жетүүдө олуттуу роль ойнойт. Ш.Дүйшөевдин көркөм тексттеринин мындай өзгөчөлүктөрү, биринчи кезекте, тилдик уюшулушунун мұнәзү, тилдик каражаттарды тандап колдонуу өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу. Акындын поэзиясынын тилин бир эле учурдагы жөнөкөйлүгү жана

татаалдыгы, ашкере образдуулугу жана «сұпсактығы» менен мұнәздөөгө болот. Демек, лингвопоэтикалық талдоолор үчүн Ш.Дүйшевдин көркөм тексттерин алуу теориялык жана практикалык жактан негизделген деп айттууга болот.

2-ГЛАВА

ПОЭТИКАЛЫК ФОНЕТИКА

2.1. Көркөм тексттердин уюшулушундагы фонетикалык түзүлүштүн ролу

Кандай гана илим болбосун, изилдөөнүн объектисин жана предметин системалык мұнәздөгү түзүлүш катары карап, системалык мамиле жасоо алынган объектини жана предметти ар тараптуу, терең талдоого, анализге алуунун негизи болуп саналат. Буга ылайык, ЛПнын объектиси болгон поэтикалык тилди жана изилдөө предмети катары алынган көркөм текстти ар тараптуу, кецири аспектиде талдап-үйрөнүү, табияты менен спецификалык өзгөчөлүктөрүн, маңызын ачып берүү үчүн аларды функционалдык жана структуралык элементтердин системасы иретинде кароо зарыл. Башкача айтканда, поэтикалык тил жана көркөм текст, биринчиiden, белгилүү бир элементтердин, бирдиктердин системасы, экинчиiden, ошол элемент бирдиктердин ортосундагы карым-катыш, байланыштардын системасы жана үчүнчүдөн, ошол элементтер, бирдиктер жана алардын ортосундагы карым-катыш, байланыштардын көркөм бүтүндүкту түзүүдөгү системасы катары каралышы керек. Изилдөө объектиси менен предметин системалык принциптин негизинде талдоонун жоболору, критерийлери, баскычтары профессор

С.Ж.Мусаевдин эмгегинде кецири түшүндүрмөгө алынган (Мусаев 2000, 28-48). Аларды кайра кайталоонун зарылдыгы жок. Белгилеп коюучу жагдай, изилдөөнүн системалык принциби «тилдик тигил же бул кубулуштун, фактынын жеке алынган өзгөчөлүгүнө әмес, анын өзүндөй гомогендик (бир типтеги) жана гетерогендик (ар башка типтеги) кубулуштар, фактылар менен болгон өз ара карым-катышына, ырааттуу, туруктуу өз ара байланышка, алардагы координативдик, субординативдик өзгөчөлүктөргө, аналитика-синтетикалык касиеттерге, статикалык-динамикалык процесстерге, синтагматикалык, парадигматикалык мамилелерге, жалпы мыйзам ченемдүүлүктөргө өзгөчө басым коюу менен, объектини бүтүн система катары изилдейт» (Мусаев 2000, 29).

Системалык принципке ылайык, поэтикалык тил жана көркөм текст өздөрүнүн элементтерине, компоненттерине, структуралык бирдиктерине карата система катары каралышы, ал эми системаны уюштурган элементтер, компоненттер анын ички түзүүчүлөрү катары милдет аткарышы керек. Адатта, изилдөө объектисинин жана предметинин табият-маңызын аныктоо, иликтөө алардын түздөн-түз байкап билүүгө мүмкүн болгон (эмпирикалык) элементтерин, касиет-белгилерин, жактарын ачып берүү жана объектинин же предметтин өзүн материалдык субстанция иретинде кабыл алуунун негизинде ишке ашырылат. Тактап айтканда, системалык принципте изилдөө материалдык негизге таянуу менен жүргүзүлүшү зарыл. Бул процесс жөнөкөй материалдык субстанциядан татаалына, системадагы баштапкы, жөнөкөй материалдык элемент менен карым-катыштардын баштапкы деңгээлинен улам жогорку деңгээлдеги элемент-компоненттерге, карым-катыштарга карай жүргүзүлүшү талапка ылайык.

Тилдин эң жөнөкөй, баштапкы элементи – тыбыш. Тил илиминде тилди системалык жана структуралык багытта изилдеп-үйрөнүү

фонетикалык деңгээлден башталган сыйктуу эле, поэтикалык тилди иликтеп-талдоо да андагы баштапкы элементтерди жана аларга байланыштуу факторлорду, көрүнүштөрдү талдоодон башталышы керек. Поэтикалык тилде баштапкы элемент болуп тыбыш, сөздө орун алган тыбыш эсептелет да, алардын негизинде келип чыккан эвфония, тыбыштык кайталаолор, тыбыштык уюшулуунун ыкмалары – аллитерация, ассонанс, уйкаштык, ошондой эле паронимия маселелери поэтикалык фонетиканын маселелерин түзөт.

Практикалык тилде, күндөлүк оозеки кепте, илимий, иштиктүү-официалдуу, публицистикалык түрдөгү тексттерде тыбыштык жактан уюшулуушу, **фонетикалык көрүнүштөр**, негизинен, көңүлгө алынбайт, байкалбайт, **автоматтык түрдө кабылданат**. Ал эми **көркөм текстте, өзгөчө, поэтикалык тексттерде алар иреттүү, уюшулган мунөз күтүшү,** атайын тандалып алынышы жана жайгашуусу менен **өзгөчөлөнүп, байкаларлык мунөзгө ээ болот.** Бирок мындай өзгөчөлүк сырткы эффект, формалык гана көрүнүш болбостон, поэтикалык тилде жана анын негизинде уюшулган көркөм тексттин татаал идеялык-тематикалык, композициялык, поэтикалык түзүлүшүндө фонетикалык факторлор да олуттуу роль ойнорун жокко чыгара албайбыз. Мында лексикалык жана грамматикалык каражаттар сыйктуу эле, фонетикалык факторлор да эмотивдик-экспрессивдик, эстетикалык, семантикалык мааниге ээ болот, башкача айтканда, **фонетикалык формалык башталма поэтикалык мазмунду ачып берүүнүн бир баскычы** катары кызмат аткара алат.

Адатта, көркөм тексттин тыбыштык жактан уюшулуунун негизги критерийи болуп тыбыштык жактан шайкештик, эвфония гана эсептелиши керек деген көз караш орун алып келе жатат, башка сөз менен айтканда, көркөм текст тыбыштык жактан айтууга жецил, угууга жугумдуу түрдө уюшулуушу керек (мис. Сорокин 1960, 158). Мындай көз караштар боюнча:

Жаныбектин гитарындай көңүлдүү,
жашоо бүгүн жанга жагым көрүндү.
Жамғыр төккөн кечти тиктеп олтуруп,
жакын жерден көралбадым өлүмдү. («Жаныбектин гитарындай
көңүлдүү...»);
же Балбылдап көздөрүң карагат,
Басчу элең жүрөктү жаралап.
Бактылуу боло көр, кош эми,
Балалык ак сүйүүм аманат. («Фаридал»)

деген сыйактуу поэтикалык саптар гана көркөм тексттин фонетикалык
жактан ийгиликтүү уюшулушунун мисалдары боло алат. Себеби алар,
жогоруда айтталгандай, айтууга женил, угууга жугумдуу. Ал эми:

Чексиз күүдөн чегирткелер чертишкен,
көңүл калып, тажап денем талыкшып.
Жүрөм, жүрөм бир кайгыны сезиштен,
Бир шаттыкты катып сага жан уккус. («Оо бул жакта аптап
кетпей...»), же болбосо:

Тарых менен тагдырды кезсең болот
тарых менен ташты да эзсең болот,
тарыхсыз калк таптакыр тамырсыз калк.

тарыхсыз калк жер менен жексен болот («Кыянаттык») деген
өндүү саптардын тыбыштык жактан уюшулушу ийкемсиз, кунарсыз деп
баалайбызы? Албетте, жок. Алгачкы контексттерге салыштырмалуу,
акыркы контексттердин фонетикалык уюшулушу тилге өтө жатык,
шыдыр, кулакка жугумдуу мүнөзгө ээ болбошу алардагы фонетикалык
факторлордун ролун нейтралдуу же терс позициядан баа берүүгө негиз
боло албайт. Демек, **көркөм тексттеги фонетикалык факторлордун**
ролун жалаң гана эвфония, тыбыштык жактан шайкештик, үндөштүк
менен чектөө туура эмес.

Ырас, эстетикалык бүтүндүк деп саналган көркөм тексттин фонетикалык жактан уюшулушу да эстетикалык түргө ээ болушу зарыл. Бирок **формалык гана башталма, сырткы таасирдүүлүк фонетикалык көрүнүштөрдүн негизги милдетин түзбөйт.** Ал, сөзсүз, тексттин же контексттин маани-мазмуну менен **биримдикте каралышы** керек. Көркөм тексттин тыбыштык жактан уюшулушу, биринчиден, мазмун менен **байланышта каралганды жана** экинчиден, **эстетикалык мүнөзгө ээ болгондо гана маанилүү** боло алат. Ошондуктан **фонетикалык-семантикалык байланыштар көркөм тексттеги композициялык каражат катары да, эстетикалык көрсөткүч катары да кецири аспектиде талдоого алынышы талапка ылайык.**

Сөз өнөрүндөгү фонетикалык өзгөчөлүктөр, тыбыш жана маани, көркөм тексттин чегинде алардын өз ара байланышы тууралуу маселелер поэтиканын ар кыл багыттагы маселелери менен бирдикте бир нече кылымдардан бери эле изилдөөчүлөр жана сөз өнөрүнүн өкүлдөрүнүн арасында кызыгууну жаратып келген. Бул маселелер тууралуу илимий өңүттө алгач ирет белгилүү орус окумуштуусу М.В.Ломоносов кеп козгогон. Ал өзүнүн «Краткое руководство к красноречию» аттуу эмегегинде тыбыш менен маанинин карым-катышы, байланышы жөнүндөгү идеясын сунуштоо менен, үндүү жана үнсүз тыбыштардын мүнөздөмөсү, тыбыштын маанилик табияты боюнча бир топ кызыктуу көз караштарын билдирген. Көркөм чыгармачылыкта тыбыштарды атайын тандап колдонуу жана алардын семантикасы чагылдырып-сүрөттөөдө олуттуу мааниге ээ экенин белгилеген (Ломоносов 1952, 240-241). М.В.Ломоносовдун идеялары ошол мезгилдеги филологиянын жетишкендиктерине, маалыматтарына негизделгени менен, жалпы тил илиминин жана адабият тануунун (поэтикалык илимдин) андан кийинки өнүгүшүндө принципиалдуу методологиялык мааниге ээ болгон.

Көркөм сөз өнөрүндөгү фонетикалык факторлорду иликтеп-талдоодо, акын-жазуучулар тарабынан көркөм чыгармачылыкта колдонууда түрдүү тенденциялардын, көз караштардын орун алыш келгени белгилүү. Алсак, көркөм чыгармачылыкта ар бир тыбыш өз алдынча мазмунга жана эстетикалык мааниге әэ деп, чыгарманын жалпы маңыздылыктын, көркөм-эстетикалык кунарын тыбыштык түзүлүшкө гана байланышта караган көз караштар ыйык Августинден башталып, андан соң Лейбниц, Верье сыйктуу өз мезгилиinin мыкты окумуштууларынын әмгектеринде орун алыш жана ошондон бери эле жашап келе жатканын адабият теориясы боюнча атактуу илимпоз Л.И.Тимофеев көрсөтүп кеткен (Тимофеев 1948, 229-230). Же болбосо, орус поэзиясындагы ортодоксалдык-футуристик жана символисттик агымдардын айрым өкүлдөрү фонетикалык көрүнүштөрдү, фонетикалык жактан уюшулушту ашкере күчтөлгөн бир жактуу мааниде кабылдашып, тыбышка таптакыр өз алдынчалык мүнөз ыйгарышкан. Алардын пикиринде, тыбыштык шайкештик, үндөштүк поэзиянын жападан- жалгыз максаты, мазмуну жана белгиси катары эсептелип, өз чыгармаларында ушул критерийди колдонууга аракет жасашкан. Мунун натыйжасында, көп учурда семантикалык-мазмундук мааниге әэ болгон чыгармалар эмес, тыбыштардын өз ара үндөштүк, удаалаштык жана ассоциативдик шайкештигине негизделген комбинациялардан, бирдиктерден курулган үлгүлөр жаралган (мисалы, В.Хлебниковдун, А.Крученыхтын айрым чыгармалары). Мындай аракеттердин натыйжасында пайда болгон Алебос, Тайнобос, Нанифар, Харамус, Еуы, Воэби, Чарари, Чуравель, Морень ж.б. (Кожевникова 1964, 118, Винокур 1991а, 20-21) сыйктуу бирдиктерди фонемалардын жыйындысы катары кароого болот. Ырас, алар формалык жактан сөзгө окшош болгону менен, аларды сөз деп эсептөөгө болбойт, себеби лексикалык-семантикалык жактан бизге белгилүү бир да маанини билдири албайт.

Бирок биз аталган бирдиктерден маани-мазмунду эмес, фонемалардын удаалаштыгын гана көргөнүбүз менен, авторлор үчүн алар субъективдүү, индивидуалдуу кандайдыр бир лексика-семантикалык маанини туюндурушу мүмкүн. Ошентсе да, мындай өтө эле субъективдүү, индивидуалдуу, «табышмактуу», сырткы фонетикалык башталмага гана негизделген бирдиктерден уюшулган үлгүнү көркөм текст катары эсептөөгө болобу? Албетте, жок. Анткени кандай гана көркөм текст болбосун, ал белгилүү бир коммуникацияны камтыши зарыл. Ал эми жогоркудай «лексикалык бирдиктер» аркылуу түзүлгөн тексттер жалпысынан же бүт бойdon формалык таасирге гана багытталгандыктан, коммуникативдик мааниге ээ болбогондуктан, аларды көркөм текст иретинде кароо мүмкүн эмес.

Филологиялык илимдердин өнүгүүсүнүн, жетишкендиктеринин бүгүнкү көз карашынан алганда, **айрым-айрым алынган тыбыштардын же тыбыштык комплекстердин көркөм-эстетикалык, поэтикалык, композициялык маанисин жана семантикасын, «ички формасын» изилдөө туура эместиги, мындай изилдөөлөрдүн жыйынтыктары өтө эле субъективдүү мүнөзгө ээ болору аныкталган.** Ошондуктан фонетикалык факторлордун ролу, тыбыш менен маанинин байланышы көркөм тексттин жалпы мазмунунун, көркөм-эстетикалык бүтүндүктүн контекстинде гана ачылышы зарыл. Ошону менен бирге эле айрым учурларда тигил же бул тыбышка, тыбыштык комбинацияларга карата пайда болгон эмоционалдык-психологиялык, образдык ассоциацияларды да таптакыр четке какпастан, талдоолордо эске алуу зарылдыгы көптөгөн изилдөөчүлөр тарабынан белгиленип келе жатат (Жирмунский 1975, 1977, Шмелев 1964, Кожевникова 1964, Кожевникова 1984, Гончаров 1973, Черемисина 1981, Лотман 1972, Якобсон 1987, Донецких 2005 ж.б.). Аталган изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде көркөм тексттин фонетикалык жактан уюшулушуна, шөкөттөлүшүнө байланышкан түрдүү

маселелер талдоого алынып, тексттин мазмунун, подтексттик жана концептуалдык маалыматтарды ачып берүүдө фонетикалык факторлордун роли, мааниси теориялык жоболордун жана иллюстративдик материалдардын негизинде көрсөтүлүү менен, фонетикалык түзүлүштү факультативдик гана белги катары кароо туура эместиги белгиленип келген.

Тилекке каршы, кыргыз филологиясында бул багытта кецири пландагы олуттуу иликтөөлөр алигиче жүргүзүлө электигин белгилеп коюу керек. Көркөм тексттин тили, композициялык курулушу, поэтикасы боюнча изилдөөлөр, негизинен, салттуу көркөм сөз каражаттары же троптор менен фигуralардын чегинде, ошондой эле тилдик каражаттардын адабий тилдин нормаларына жана узуска карата карым-катышын лингвостилистикалык изилдөөнүн чегинде гана жүргүзүлүп келди. Көркөм семантикама тиешелүү маселелер тууралуу саналуу гана эмгектерде, атап айтканда, проф. С.Өмүралиеваннын эмгектеринде (1999, 2002) тексттик лингвистиканын аспектисинен жана проф. Б.Усубалиевдин эмгегинде (1994) лингвостилистиканын аспектисинен кеп козголуп кеткени болбосо, көркөм тексттин поэтикалык семантикасы, поэтикалык фонетикасы, поэтикалык синтаксисинин жана поэтикалык морфологиясынын (грамматикасынын) маселелери боюнча ар тараптуу, терен мүнөздөгү изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Өзгөчө, поэтикалык фонетикага, тактап айтканда, көркөм тексттин тыбыштык жактан уюшулушуну жана шөкөттөлүшүнө байланышкан маселелер чети оюлбай жатат.

Үрас, көркөм тексттин тыбыштык түзүлүшүнө байланыштуу маселени азын-оолак козгоп, бул багыттагы изилдөөлөргө, талкууларга негиз берсе да, проф. Б.Ш.Усубалиевдин идеялары (Усубалиев 1994, 97-101) башка изилдөөчүлөр тарабынан активдүү колдоого алынбай, улантылбай калганын белгилеп коюу жөндүү. Болгону, изилдөөчү

А.Оморовдун эмгегинде поэтикалык тексттерде тыбыштардын фоностилистикалык каражат катары колдонулуш өзгөчөлүктөрүнө, дабыш кооздугун уюштуруудагы поэтикалык ықмаларга тиешелүү айрым маселелер акын Жолон Мамытовдун поэзиясынын мисалында талдоого алынып кеткен (Оморов 2002, 89-101). Көрсөтө кетүүчү дагы бир жагдай: адабият таанууга киришүү, адабият теориясы боюнча окууметодикалык эмгектердин көркөм чыгарманын тили, ыр түзүлүшү боюнча бөлүмдөрүндө, изилдөөчүлөр К.Рысалиевдин, Б.Керимжанованын кыргыз ырларынын түзүлүшү боюнча эмгектеринде поэтикалык тексттердеги аллитерация, ассонанс, уйкаштыкка байланыштуу маселелердин тегерегинде сөз болгону менен, алар чыгарманын сырткы формасына жана композициялык түзүлүшүнө гана байланышта, техникалык мүнөздөгү көрүнүштөр катары формалдык мүнөздө жана контексттик чектерде гана талдоого алынган. Ал эми көркөм тексттин жалпы мазмуну менен байланышы, көркөм-эстетикалык маанисин ачып берүүдөгү ролу сыпаттоого алынбай калган. Ошондуктан биздин ишибиздин алдына коюлган милдеттеринин бириң көркөм тексттеги фонетикалык факторлордун ролун жана маанисин, фонетикалык-семантикалык байланыштарды талдоо түзөт.

Көркөм тексттердин түрдүү типтеринин фонетикалык жактан уюшулушу түрдүүчө көркөм-эстетикалык милдет аткарып, семантикалык карым-катышы ар кыл деңгээлде жана багытта болорун белгилей кетүү жөндүү. Алсак, элдик оозеки чыгармачылкытагы кенже же дидактикалык жанрга кирген жаңылмачтардын түзүлүшүндөгү эң башкы, маанилүү көрүнүш болуп фонетикалык фактор эсептелет.

Мисалы:

Көп көпөлөк көкөлөп өтөт,

Көп көпөлөк көлөкөлөп өтөт

Төрт көпөлөк бөлөк-бөлөк өтөт;

Бир түп тыт,

Бир түп турп.

Турп тытты түртөт,

Тыт турпту түртөт ж.б.

Бирок жаңылмачтардын фонетикалык жактан уюшулушу сырткы эффект, формалық гана көрсөткүч эмес, ал түздөн-түз мазмун-маани менен байланыштуу. Ошондуктан жаңылмач тыбыштык жактан окшош, жакын, уйкаш бирдиктердин жөн гана удаалаштыгы, жыйындысы эмес, белгилүү бир мазмунга ээ, белгилүү бир маалыматты туюнтыкан, көркөм-эстетикалык жактан кунарлуу текст болуп саналат. Табышмактарда, макал-лакаптарда, фольклордук балдар ырларында да фонетикалык көрүнүштөрдүн ролу жана мааниси даана байкалып турганын жокко чыгара албайбыз. Ал эми чоң жана ири көлөмдөгү фольклордук үлгүлөрдө да фонетикалык жактан уюшулуш жана шөкөттөлүш аkyркы орунда турган факторлордон эмес. Бирок кыргыз филологиясында бул өңүттөгү системалуу изилдөөлөр азырынча колго алынбай жатканы өкүнүчтүү.

Арийне, көркөм тексттин тыбыштык жактан уюшулушуна ашкере маани берип, аны көркөм тексттин эң негизги өзгөчөлүгү, белгиси катары абсолютташтыруу да туура эмес. Тыбыштар, тыбыштык комплекстер, тыбыштык позициялар, тактап айтканда, тигил же бул тыбыштын белгилүү бир позицияда жайгашуусу аркылуу гана сөз өнөрүнүн үлгүсүн, көркөм текстти жаратуу мүмкүн эмес. Экинчи жагынан, тигил же бул тыбыш, тыбыштык комплекс өз бетинче туруп, эч кандай мааниге ээ боло албайт. Эгер тыбыштар табиятынан кандайдыр бир мааниге, кандайдыр бир семантиказа ээ болсо, бир эле тыбыш же тыбыштык комплекс ар түрдүү сөздөрдүн тыбыштык түзүлүшүндө колдонулмак эмес. Үчүнчүдөн, көркөм тексттеги фонетикалык факторлордун маанисин тигил же бул тыбыш카, болбосо,

тыбыштык комплекске карата пайда болгон индивидуалдуу, субъективдүү психологиялык ассоциациялардын, элестердин негизинде гана аныктап-талдоо да объективдүү жыйынтыктарды бере албайт. Алсак, тилдеги тыбыштардын ар бири өз алдынча көркөмдүк мааниге ээ, мисалы, *a* тыбышы мейкиндиктин элесин же баатырлыкты, ал-күчтү туюндурат; тилдеги тыбыштарды «назик» (*u, e, ə, l* ж.б.) жана «орой» (*y, o, ɔ, ʌ* ж.б.), «күчтүү» (*a, m, n* ж.б.) жана «алсыз» (*ɥ, i, ɥ, ɥ* ж.б.), «күңүрт» (*ø, ɥ, ɯ, ʌ* ж.б.) жана «жарык» (*a, ʐ, ɯ, s* ж.б.), «бейпил» (*b, l, ʐ, ɯ, r* ж.б.) жана «тынчы жок» (*y, u, c, p* ж.б.) деп бөлүштүрүүгө болот деген сыйктуу пикирлерде көбүн эсе субъективдүүлүк үстөмдүк кылат. Анткени бирөөлөр «назик» же «жарык» деп эсептеген тыбыш башка бирөөлөр үчүн «орой» же «күчтүү» болушу ыктымал. Демек, мындайча бөлүштүрүүлөр, анын негизинде фонетикалык бирдикке жана көркөм текстке мүнөздөмө берип, талдоо жүргүзүү жалаң гана субъективдүү ассоциацияларга негизделген жеке мүнөздөгү бүтүмдөргө алып келиши мүмкүн.

Үрас, тилдеги тыбыштар өз алдынча кандайдыр бир мааниге ээ же кандайдыр бир маани менен байланышта болбосо да, музыкадагы ноталар сыйктуу эле, тыбыштардын жардамы менен белгилүү бир эмоционалдык-эстетикалык таасир жаратууга болот. Сөздүн тыбыштык түзүлүшү ошол сөздүн маанисине жараша кандайдыр бир психологиялык-эмоционалдык жүк көтөрөрүн таптакыр жокко чыгара албайбыз. Сөздөрдүн тыбыштык тутуму сүрөттөлүп жаткан түшүнүк менен ассоциативдик байланышта болуп, кээде ошол предметтин тыбыштык образын да берет. Буга конкреттүү мисал катары «кукүктү» же «тоңкулдакты» келтирүүгө болот. Же болбосо, «шаркыратма» жана «булак» деген сөздөрдүн фонетикалык жактан уюшулушунаны ылайык эки башка эмоционалдык-психологиялык ассоциация пайда болот: *ɯ, r* тыбыштары өздөрүнүн акустикалык касиеттеринин негизинде

Ұзгұлтұксұз күймылды жана күчтүү добушту туюндурууда олуттуу кызмат өтөгөн. Ал эми «булактын» фонетикалық жактан уюшулушуна катышкан тыбыштар *sh*, *r* тыбыштары сыйктуу акустикалық мұнәзгө ә болбогондуктан, шарқыратманын әлесин бере албайт. Тыбыштарды жогоркудай «назик», «күчтүү», «алсыз», «жарық» ж.б. деп бөлүштүрүүнүн объективдүү негизге әә эместигине төмөнкүдөн да ынанууга болот: андай бөлүштүрүүгө ылайык, «шарқыратма» жалаң «күчтүү» тыбыштардан, ал эми «булак» жалаң «алсыз» тыбыштардан турушу керек әле. Бирок тилдеги бирдиктер фонетикалық жактан мындай принцип боюнча уюшулбастығы белгилүү.

Эске ала кетүүчү дагы бир жагдай. Сөздүн тыбыштык түзүлүшү менен маанинин ортосунда байланыш бар экенин четке какпастан туруп, тигил же бул тыбыштарга карата пайда болгон кандайдыр бир эмоционалдық-психологиялық жана предметтик ассоциациялар ар башка тилдерде ар түрдүүчө болорун да көнүлдөн чыгарбоо зарыл. Экинчи жагынан, түрдүү тилдердин фонетикалық системалары айырмачылыктарга әә экени да илимде аныкталган. Ошого байланыштуу, изилдөөчү Г.Шенгелинин төмөнкүдөй суроосун: «Япон тилинде «Л» тыбышы таптакыр жок, демек япон тилинде назиктиki берүүгө болбойбу? Же тескерисинче, эстон тилинде «Л» тыбышы өтө жыш колдонулат, бул болсо, эстондор абдан назик жана сезимтал дегенди билдиреби?» (Шенгели 1960, 263) орундуу деп эсептөөгө болот. Чындығында әле, мисалы, кытай тилинде «Р» тыбышынын жоктугу башка тилдерде сүйлөгөндөрдүн аң-сезиминде аталган тыбышка байланыштуу жараган психологиялық-эмоционалдық түрдөгү ассоциациялар кытай тилинде сүйлөгөндөрдүн аң-сезиминде таптакыр орун албайт деп жыйынтык чыгарууга негиз болбойт. Демек, ар башка тилдердеги көркөм тексттерде фонетикалық факторлор мыйзам ченемдүү түрдө формалық, композициялық, семантикалық мааниге әә болсо да,

бардыгына бирдей универсалдуу принцип, критерий, фонетикалык-семантикалык байланыш болушу мүмкүн эмес.

Көркөм тексттеги фонетикалык факторлор өз алдынча, обочолонгон мүнөздө эмес, тексттин семантикалык жана композициялык түзүлүшү менен байланышта гана талдоо зарылдыгы белгиленип кетти. Тыбыштар лексика-семантикалык бирдиктин (сөздүн) курамында орун алыш, функционалдык жактан актуалдуу мүнөзгө ээ болот. Демек, тыбыштын жайгашуу, жыштык, айкашуу же позициялык өзгөчөлүгү сөзгө көчөт. Муну менен көркөм текстте сөздөр тыбыштык түзүлүшү боюнча белгилүү бир топторго биригип, өз ара байланышка киришет. Тилдеги стандарттуу, табигый семантикалык байланыштар татаалдашып, адатта эч кандай байланышка ээ болбогон бирдиктер көркөм текстте өзүнчө маанилик топторду, семантикалык талааларды пайда кылышат. Айрым учурларда фонетикалык түзүлүшкө негизделген байланыштар грамматикалык (синтаксистик) байланыштардан да күчтүү болуусу мүмкүн. Муну менен көркөм тексттеги фонетикалык факторлор да маанилик байланыштарды түзүгө катышкандыктан, фонетикалык-семантикалык байланыштардын шексиздиги тууралуу айтууга болот.

2.2. Тыбыштык кайталоолор жана алардын семантикалык-эстетикалык ролу

Көркөм текст мазмундуу, эстетикалык жактан маанилүү, чынында эле көркөм (кооз, сулуу, қунарлуу маанисинде) болуп, формасы менен мазмуну шайкеш келиши, поэтикалых константа болушу үчүн анда, биринчи кезекте, бардык элементтеринин, компоненттеринин жана деңгээлдеринин гармониясы, жуурулушуусу жана музыкалуулук болушу зарыл. Бул жерде «музыкалуулук» дегенде обонду, белгилүү бир физикалык касиеттерге ээ болгон акустикалык бирдиктердин жыйындысын эмес, тилдик бирдиктер менен каражаттардын атайын

тандалып алынышы жана жайгашуусунан келип чыккан өзгөчө бир чыңалууга ээ **ыргактуулук** **касиетин** түшүнүү керек. Мындай гармонияны, музыкалуулукту жаратууда көркөм тексттеги бардык элементтер, бирдиктер өздөрүнүн функционалдык милдетине жана структуралык өзгөчөлүгүнө жараша роль ойноп, биримдикти жаратат. Ошондуктан акад. В.В.Виноградов жогоруда көрсөтүлгөн белгилерге же, гармониялуулукка, шайкештике, музыкалуулукка ээ болгон көркөм тексттерди «поэтикалык концерт» деп бекеринен мүнөздөбөсө керек (Виноградов 1971, 41).

Көркөм тексттин түзүлүшүндөгү фонетикалык факторлорго, башкача айтканда, **текстти тыбыштык жактан уюштуруунун**, тыбыш маанилик же **фонетикалык-семантикалык байланыштарды туюндуруунун ыкмаларына тыбыштык кайталоолорду**, аллитерация жана **ассонансты**, **уйкаштыкты киргизүүгө болот**. Ошондой эле паронимия да тыбыштык түзүлүшкө байланыштуу келип чыгуучу кубулуш болуп эсептелет.

Көркөм текстте, өзгөчө, поэтикалык текстте тыбыштардын кайталануусу башка түрдөгү тексттерден айырмалуу мүнөзгө ээ. Мында тыбыштардын кайталануусу белгилүү бир тартипке, милдетке баш ийип, белгилүү бир мыйзам ченемдерге ылайык ишке ашат. Тыбыштык кайталоолордун негизги маңызы төмөнкүдө: тигил же бул тыбышты кайра-кайра кайталап, жыш колдонуу ага байкаларлык, көзгө урунарлык мүнөз берип, структуралык-функционалдык жактан активдүү кылат. Тыбыш менен бирге ал орун алган сөздөр да байкаларлык, активдүү мүнөзгө ээ болуп, тексттин жалпы мазмунуна жана айрым бир психологиялык-эмоционалдык ассоциацияларга ылайык маанилик байланыш түзүп, семантикалык талааларга биригишет. Ал эми мындай семантикалык талаалар көркөм тексттеги фактылык маалыматты да,

подтексттик маалыматты да, алардын негизинде концептуалдык маалыматты да ачууга, түшүнүгө көмөк көрсөтөт.

Көркөм тексттеги тыбыштык кайталоолор вертикалдык жана горизонталдык, контакттылык жана дистанттык түрдө болуп, фонетикалык-семантикалык байланыштардын жаралышында олуттуу мааниге ээ.

Көркөм тексттин тыбыштык уюшулушунда, биринчи кезекте, атальш менен тексттин ортосундагы, башкача айтканда, атальш менен вертикалдык мейкиндиктин ортосундагы тыбыш-маанилик байланыштар жана аларды жараткан тыбыштык кайталоолор абдан олуттуу роль ойнойт. Изилдөөчү Н.А.Кожевникованын пикиринде: «Атальш менен тексттин ортосундагы тыбыштык байланыштар – тексттин жалпы тыбыштык түзүлүшүндөгү гармониялуулук принципинин маанилүү көрүнүшү» (Кожевникова 1984, 211). Бул пикирдин тууралыгына төмөнкү мисалдарды талдоо менен ынанууга болот. Ш.Дүйшөевдин «Чөп чабык» деген ырын алалы:

Токтогул, Толук. Толгон жай

Топудай жерде Чөмөлө.

Ак мөңгү тоолор – тоңгон май,

аңыздын баары чөБөгө./

Араба, Чийне ағылган

адырда жатат жол түтөп.

Жарк эткен Чалгы – Чагылган,

Жаныңа жашыл сол түшөт./

Козу түш. КүЧөйт ЧөП Чабык.

Чама жок ЧалаP жутканга.

Күн эриP келет өрт тамыP

Талаага, гүлгө, кыздарга./

Булутсуз асман. ТереBel

*Боз заҚым басып ныкталат.
 Ашпозчу Бийкеч, Беде, жел,
 Беде эмес, Кесме жыттанат./
 Чарчашты Чалгы Чапкандар,
 Чарчады көктө Күн дагы.
 Чапжондо жалгыз атЧанга
 ЧапкылаП барат бригадир...*

Үрдин аталышынын консонанттык курамы өзүнө тексттин мазмунунда чагылдырылган эки түрдүү семантикалык талаанын образын камтыйт: **и**, **и** консонанттык тобу тынымсыз кыймыл-аракетти, чөп чабыктагы жандуу иш процессин туюнтурган сөздөрдө орун алса, **б**, **к** консонанттык тобу ага теңсалмактуулук түзүп, бейпилдикти, курчап турган аалам менен жуурулушкан гармонияны берип, ушул семантикалык алкактагы сөздөрдө учурайт. Тексттин тыбыштык түзүлүшүндө аталган үнсүздөрдүн доминанттык роль ойношу көрүү образдары – ак мөңгүлүү тоолор, чөмөлөлөр, жалаңдаган чалгы, чабылган чөптүн солдору, чалгычылар, атchan бригадир ж.б. – менен сезүү образдарынын – куйкалаган ысыктын илеби, жаңы чабылган чөптүн, бышып жаткан кесменин жытынын – дааналыгын шарттаган.

«Карагат» аттуу ырынын аталышындағы **к**, **р**, **т** консонанттык тобу да ырдын текстинде аллитерат катары өтө жыш кездешип, ырдын лирикалык маанайы менен мазмунун терендетүүчү, кандайдыр бир романтикалуу, купуя мүнөз тартуулоочу милдет аткарған:

*КаTaРлаш KeТип барабыз,
 КапТалда күйгөн сары аңыз.
 -KaРагат ай-ий, - дедиң сен,
 КаRaңыз, байке, КаRaңыз?/
 Кадамым токтоп басыштан,
 КаРадым сага ашыккан.*

КаRагaT терген манжабыз

КаPмашып Калды КапысТан. /

Козголуп жүрөк бой бербей

Кой дээрge тaКыP ой келбей.

КоймолжуйT көзүң кой *КумaP*

Колумду *Колуң* Кой бeРбей. /

Кайдагы *Кыял* ичти эзип,

КайРылгыс жакты издетип.

КаRагaT турган шак калыш,

КаPeКTeP жатты *ТиКтешип.* /

КаPик жан *Кантсин* көналбай

КaТылган сырын төгалбай.

КаRагaT соргон эрдинден

КалТыРап турдум өбалбай...

Айрым тыбыштардын негизинде пайда болгон психологиялык ассоциациялар тексттин мазмунуна байланыштуу болорун «Карагайчы кемпир» поэмасынан көрүүгө болот. Мында да **κ**, **p** консонанттык тобу аталыш менен вертикалдык мейкиндиктин тыбыш-мааниликтин камсыз кылган. Бирок «Карагаттагыдай» романтикалуу маанайда эмес, поэмалын мазмунуна ылайык кандайдыр кейиштүү, трагедиялуу маанайды түзүүгө катышкан. **κ**, **p** консонанттык тобу аталыштын тыбыштык түзүлүшүндөгү **к**, **п** консонанттык тобу менен бирге тексттеги бирдиктердин тыбыштык шөкөттөлүшүндө өтө арбын орун алуу менен (мисалы, *кара*, *кароолчу*, *кемпир*, *карагайчы*, *кайран*, *капкачан*, *караан*, *карманган*, *каргадай*, *катары*, *кезип*, *кайгырса*, *карады*, *караңдал*, *капчыгай*, *каранғы*, *кабар*, *каптал*, *карта*, *капшыт*, *кепин ж.б.*) поэмалын эмоционалдык-мааниликтин уюшулушунун негизин да түзө алган. **κ**, **p** жана **κ**, **n** консонанттык топторунун жыш колдонулушу карагайчы жесир кемпир, жетим бала, эски там жана карда үйүлүп

жаткан карагайлардын элесин дааналоо, терендетүү менен, ак-кара түстөгү көркөм фильмди көрүп жаткандай таасир берет. Поэманин мазмунунун кульминациялык чекити да көрсөтүлгөн консонанттык топтордун жардамы менен берилген:

КаRегинде КемПиРдин КаRalдысы,

КаRегинде КемПиРдин КаRагайлар.

Аталыш менен тексттин тыбыштык түзүлүшүндөгү верикалдык байланышты уюштурууга үнсүздөр менен катар эле үндүүлөр да активдүү катышат. Маселен, «Аптап» деген ырынын аталышындагы жетектөөчү үндүү болгон **а** тыбыши тексттин фонетикалык түзүлүшүндө ассонанстык мүнөзгө ээ. Кең, жоон үндүү **а** тыбышынын мажордук табияты аптапка кактальп мунарыктаган мейкиндиктин, акактап алсыраган жан-жаныбарлардын элесин, башкача айтканда, көрүү образдарын берүүдө кызмат аткарган. Деги эле, **а** тыбышынын верикалдык түрдө да, горизонталдык түрдө да арбын кайталанышы ырдын жалпы мазмуну менен биримдикти, гармонияны жараткан деп айтууга болот. Ал эми «Чөбөгө» аттуу ырынын аталышында орун алыш, верикалдык мейкиндикте да кыйла санда кездешкен **ө** тыбыши ырдын лирикалык маанай менен бирге тамашалуу мүнөз күтүшүнө таасир тийгизген.

Аталыш менен верикалдык тегиздиктин ортосундагы фонетикалык-семантикалык байланыштар, тыбыштардын жана тыбыштык комплекстердин кайталануулары менен катар тексттин өзүндөгү верикалдык тыбыш-маанилик байланыштарды уюштурган тыбыштык кайталоолорду да көрсөтө кетүүгө болот. Бул – ыр сабагындагы, өзгөчө, саптардын башындагы верикалдык аллитерация жана ассонанс. Кыргыз ырларынын силлабикалык түзүлүшүнө, кыргыз тилинде басымдын туруктуу мүнөзгө ээ экенине байланыштуу, туруктуу бир позициядагы (сап башындагы) верикалдык аллитерация жана

ассонанс көркөм тексттин фонетикалык композициясынын маанилүү ықмаларынын бири болуп эсептелет жана кыйла кецири кездешет. Ырас, поэтикалык тексттерде белгилүү бир туруктуу позицияда гана эмес, ар кандай позициядагы вертикалдык аллитерация жана ассонанс, ошондой эле горизонталдык аллитерация жана ассонанс да арбын орун алат. Алар көбүн эсе кадимки эле тыбыштык кайталоолор катары каралып кетет:

ЖАныбектин гитарындай көңүлдүү
ЖАшоо бүгүн ЖАнга ЖАгым көрүндү.
ЖАмгыр төккөн кечти тиктеп олтуруп,
ЖАкын Жерден көралбадым өлүмдү («Жаныбектин гитарындай көңүлдүү...»);
БУк БолУп БҮюкканда,
БУдУң-чаң түшөт жаның
БУлУттан БУлУттарга./
ААлАмГА бАтпAганда,
АңылдАп тАрАйт үнүн
АскАДАн АскАлАргА («Шамал»).

1-мисалда **ж** аллитераты жана **а** ассонанты горизонталдык да, вертикалдык да түрдө кайталанган. Жумшак **ж** үнсүз тыбышы менен кең, мажордук **а** тыбышынын комплекс катары кайталануусу тексттин оптимисттик маанайга ээ болуусунда кызмат өтөгөн. Ал эми 2-мисалдын 1-бөлүгүндө **б** аллитераты, **у** ассононтынын, **бу** тыбыштык комплексинин горизонталдык жана вертикалдык кайталануусу шамалдын бир учурдагы элесинен кабар берсе, 2-бөлүгүндө кең үндүү *A* тыбышынын өтө жыш кайталануусу шамалдын күчүн, адамга баш ийбеген табият стихиясы катары мүнөзүн ачып берүүгө көмөк көрсөтө алган.

Ошентсе да, туруктуу позициядагы, тактап айтканда, сап башындагы вертикалдык аллитерация жана ассонанс тексттин же

контексттин поэтикалык маанайын, мазмунун аныктоодо кыйла маанилүүрөөк роль ойнойт деп айтууга болот. Алсак, Ш.Дүйшевдин жогорудагы «Карагат» аттуу ырынын 1-сабагы жалаң **б** вертикалдык аллитератынан, калган сабактары бүт бойдон сап башындагы **к** аллитератынан уюшулган. Ошондой эле 1,2,3 жана 5,6-сабактарда **а** тыбышы да туруктуу вертикалдык позицияда келип, **ба** жана **ка** аллитерациялык-ассонанстык комплекси жараткан. Алгач жумшак **б** аллитераты же **ба** тыбыштык комплекси поэтикалык тексттин назик лирикалык маанайына негиз салса, **к** вертикалдык аллитераты жана **а** ассонанты тексттин жалпы мазмунун, каармандардын купуя сезимин, ага шылтоо болгон карагаттын элесин туюндуруп, тексттин лирикалык-романтикалык мүнөзүн тереңдетүүчү ролю ойногон. 4-сабакта **а** ассонантынын ордуна эринчил **о** тыбышынын келип, **ко** тыбыштык комплексинин орун алышы тексттеги кеп субъектисинин же лирикалык каармандын жандүйнөсүндөгү ички толгонууларынан, тынчтык бербеген, бирок ачык айтылбаган сезиминен кабар бергенсийт. Эгер акын аталган ырында жогоруда көрсөтүлгөн аллитерат, ассонанттарды эмес, башка тыбыштарды, маселен, **у**, **с**, **з**, **и** ж.б. тыбыштарын колдонгондо, бул поэтикалык текст ушундай сырдуу мүнөзгө, лирикалык маанайга, көркөм- эмоционалдык күчкө ээ болот беле деген суроо туулбай койбийт. Демек, автор «Карагат» дал ушундай мүнөз алышы үчүн аталган аллитерат, ассонант, тыбыштык комплекстерди интуициялык түрдө да, атайылап да тандап алган жана колдонгон деп айтууга болот.

Деги эле, Ш.Дүйшевдин поэзиясынын көптөгөн үлгүлөрү сап башындагы туруктуу вертикалдык аллитерация жана ассонанс аркылуу уюшулганын акындын жеке идиостилиинин бир белгиси жана чыгармаларынын лингвопоэтикалык өзгөчөлүгү деп эсептөөгө негиз бар. Маселен, 6 сабактан турган «Чак түш» аттуу ырында сап башындагы туруктуу вертикалдык аллитерат жана ассонант катары **а**, **и**, **о**

тыбыштарынын колдонулушу (*АсАА АЧЧЧ ЧЧЧЧ ОООО ЧЧЖЧ ЧЧЧЧ*) ырдын жалпы мазмунун ачып берүүгө көмөктөшөт. Кең үндүү **a** тыбышы жайдын чак түшүндөгү мээ кайнаткан атап менен закымдаган мейкиндиктин элесин берсе, **u** тыбышы чыңап жаткан чалгынын үнүн, чымчыктын чырлыйттаганын туюндурган угуу образы менен ысыкта чаңкап, алсыраган ааламдын элесин берген көрүү образдарын жаратат. Алардын фонунда эринчил **o** тыбышы сүрөттөлүп жаткан атмосферага өзгөртүү киргизип, атапка моюн бербеген, алсыраган ааламдын тынчтыгын бузган жаштыктын оюн-күлкүсүн туюндурат. Бул образдык ассоциациялардын келип чыгышы тексттин атальшы менен верикалдык тегиздиктин ортосундагы семантикалык, тема-ремалык байланышка да негизделген:

Аттайбыз деп арыктан,
суга түшүп калышкан.

Асман менен Жер экөөн
атап кылып ағызган. /

Адырдагы булакта
чалгыларды чыңайт чал,
чапкан беде. Ат жатат
чалкуйругун сырыйткан. /

«Чыңк», «чыңк» эткен чыңоордон
«Чырт» деп жанып ыр ойго,
чымчык болуп чырлыйттап,
чыгып барат кыр-ойго. /

Ох, Күн санын чапкылап,
он жаш келин аптыгат,
ортого алып бир кызды
онду-солду каткырат. /

Чаңқаган жол суналган,

чалкасынан куланган.

Жан дүйнөсү алоолоп

чарчап турган уландын, /

чалкыйт жаштык көзүнөн,

чар тарабы көшүгөн,

чабалактап туралбай

чак түш жатат дөшүдө...

Же болбосо, акындын «Карагайчы кемпир» поэмасы да бүт бойдон сабактагы саптардын башындагы вертикалдык толук аллитерация же ассонанс жана катарлаш саптардын вертикалдык аллитерациясы же ассонансы аркылуу уюшулган. 49 сабактан турган бул поэманын 20 сабагы **к** вертикалдык туруктуу аллитераты, ал эми калган сабактарында **а, ж, и, э, б, т, е** тыбыштарынын толук же катарлаш саптардын башындагы вертикалдык аллитерат же ассонант иретинде колдонулушу поэманын жалпы мазмуну менен маанайын ачууга кызмат аткарган. Аталган тыбыштардын аллитерациялык же ассонанстык түрдө кайталануулары тексттин мазмунуна ылайык, *карыган кемпир менен баланын, эски тамдын, карагайлардын, жалгыздыктын, өлүм жана казылган көрдүн* элесин тереңдетүүдө да кызмат өтөгөн деп айтууга болот.

Ал эми «Айымай булак» поэмасында вертикалдык ассонант катары сап башында *А* жана *Э* тыбыштарынын жыш колдонулушу, бир жагынан, поэманын каарманынын Айымайга болгон арзуусун, экинчи жагынан, поэмадагы карама-каршылыктын түйүнү болгон *ат-эшек* контрастын ачып берүү менен байланыштуу деп ойлойбуз. Бул ассонанттар поэманын мазмунун ачуудагы бир баскыч болуп эсептелсе, башка вертикалдык аллитерат, ассонанттар контексттик маани-мазмунду, поэтикалык маанайды чагылдырып берүүгө кызмат өтөгөн.

Мисалы: *Үкү түнгө нурлары ағып Айдын,*

үлп эткенде айылга жарық айдың.

Үлбүл-үлбүл акемди азгыраган үй,

үйү болчу жароокер Айымайдын. /

Үйдүн үстү гүл өндүр булак эле,

*үйгө акем, булакка ат кумар эле ... деген контексте вертикальдык туруктуу ассонант катары **ү** тыбышынын колдонулушу да, бир жагынан, көркөм туюндуруу милдетин аткарса, экинчи жагынан, контексттин мазмуну менен подтексттик маалыматты ачып берүүдө лингвопоэтикалык мааниге ээ болгон. **Ү** тыбышынын ичке, кууш үндүү катары акустико-артикуляциялык табияты поэманын каармандарынын (Айымай менен лирикалык каармандын акеси Асектин) ортосундагы мамиле алгач өтө жашыруун, эл көзүнөн далдоо катылган мамиле экенин туюндурууга шарт түзө алган. Ал эми:*

Алтын жеңем... Жарк этип күлүп эле,

акем болсо дооранын сүрүп эле.

Айымайдын үйүнө кетип калчу,

*а деп, бу деп урушпай жүрүп эле деген сабактын контексттик поэтикалык маанайы алдыда көрсөтүлгөн контексттен айырмалуу экени байкалып турат. Мындай жогоркудай жашыруундук, купуялык, кысылган мүнөз жок, бардыгы ачык, каармандардын ортосундагы мамиле элге дайын, айкын болуп калганын туюндурууда кең, ачык үндүү **а** тыбышынын вертикальдык туруктуу ассонант катары колдонулушу маанилүү роль ойногон.*

Дегинкиси, поэтикалык текстте аллитерат же ассонант эле эмес, саптын башынdagы тыбыш ошол саптын, сабактын же контексттин мазмун, маанайын да, калган тыбыштардын колдонулушун да шарттоочу мааниге ээ боло алыши ыктымал деп эсептөөгө негиз бар. Психологдордун аныктамасы боюнча, сөздүн бириңчи тыбышы калган

тыбыштарынан болжолдуу түрдө 4 эсे күчтүү байкаларлык мұнөзгө әә болот әкен (Журавлев 1981, 38). Бекеринен белгилүү филолог-окумуштуу Р.О.Якобсон да: «Сөздүн биринчи тыбышы калгандарына жол көрсөтөт. Бир тыбыш менен башталган сөздөр учкан жылдыздардын үйүрү сыйктуу жалпы багытка әэ» (Якобсон 1987, 303) деген пикирин айтпаса керек. Мисалы:

Катары өспөй *канжолдо* калтаңдаган.

Калыс сөзүн *кашайып* айталбаган.

Каргыш тийген *калкызы го*, *каргыш тийген*,

Качан болсо ушинтип шайтандаган...

Карап турсаң *кайдыгер*,

Тоноп **кыргыз**.

Карга-күзгүн этиңе тоет, *кыргыз*!

Как ушинтип бир-бирден *кармап алыш*,

Кара көзүң *кашайтып* оет, *кыргыз*! («Бир кыз болсо...»).

Көркөм тексттин тыбыштык жактан уюшулушунда атальш менен тексттин ортосундагы вертикалдык тыбыш-маанилик байланыштар менен катар әле, тексттин горизоналдык мейкиндигиндеги тыбыш-маанилик байланыштар да олуттуу роль ойнойт. Мында деле поэтикалык гармония үндүүлөр менен үнсүздөрдүн контакттылуу жана дистанттык кайталануулары аркылуу ишке ашкан. **Тыбыштык кайталоолор, бир жагынан, тексттин жалпы же контексттин поэтикалык маанайын шарттаса, әкинчи жагынан, эмоционалдык-маанилик түзүлүшүн камсыздайт.** Бул айтылгандарды Ш.Дүйшөевдин «Кумдагы сулуу» ырынын мисалында карап көрөлү:

КыЗГыЛт кеч. Аптап әЗиЛГен,

КыЗГыЛт от агат четинден.

ЭЛендең суудан кыЗ чыкты

Энеден туума чечинген.

Тексттин 1-сабагында **з**, **г**, **л** жумшак үнсүздөрүнүн аллитерациялык жана **ә**, **и** ичке үндүүлөрүнүн ассонанстык кайталануусу ырдын жалпы лирикалык маанайын негиздеп, назитик, уяндык мүнөзүнө ээ кылган.

*Аягын шиЛтеп абайЛап,
АЛ чыкты секин, аяңдап.
Жалдырап тиктеп калышты
Жалбырак, токой, Жалаң бак. /
Ак балтыр аста ачыЛган
аЛакан аяр жашырган.
АғыЛган айдың чачы анын
акырек ыЛдый чачыЛган.*

2-3-сабактарда ичке **ә**, **и** үндүүлөрүнүн ордуна кең үндүү **а** тыбышынын доминанттык абалды ээлеши уяндыктын ақырындап жоголуп, анын ордун суктануу, таңдануу атмосферасы ээлей баштаганын туюнтара, жумшак **ж**, **л** тыбыштарынын кайталануусу 1-сабакта орун алган лирикалык маанайды терендеткен.

Ал эми тексттин 4-сабагы тыбыштык шөкөттөлүшү боюнча жогорудагы сабактардан айырмалуу мүнөз күткөн:

*Чатырап Күн да КаКтады
Чатырап сулуу басты ары.
ЧалКадан түшүп ... денесин
ЧалКыган Күмга таштады.*

Мында мажордук кең **а** тыбышынын жана каткалаң **к** менен **и** аффрикатасынын кайталанышы буга чейинки назик купуялыктын, айбыгуунун ордун сулуулукка ачык маашырлануу жана даңазалоо, сулуулуктун күчүн туюндуруу ээлегенин көрсөткөн.

Тексттин 5- 6-сабактары:

*Айтсам дейт таш да тил жасап,
ай кудай! Мындей ким жатат?*

Апачык таштап дүйнөсүн
алоолоп сулуу тим жатат. //
Шыбактар желге *агышкан*
«шырп» этпей токтоп *калышкан*.
Чолпусун *каккан* дайра да
Чочулап турат *агыштан*.

Бул сабактардагы **a** вокалдык доминантасынын 6-сабактын 3-4-саптарында эринчил **o** менен кезектешүүсү ақырындык менен күчөп, тереңдеп келе жаткан көрүнүштүн бир заматта апогейине жетип, айланатегеректин баары дароо ага фокусталып калган абалды туюннат. 6-сабакта жылчыкчыл **uu** тыбышынын консонанттык доминант болушу шыбыр ассоциациясын жаратып, сулуулукка арбалган жымжырттыктын элесин жана автордун аны чочутуп албоого аракеттенген аяр мамилесин туюнткин.

Тексттин ақыркы, 7-сабагы:
Көкшүнү суубай тал карайт,
Көгүш нур тынбай аймалайт.
Көгүчкөн тумшук мамагы
көзү жок Барпы кайда-лайт...

Бул сабакта эринчил, кууш **ø**, **u** үндүүлөрү менен кең, жоон **a** тыбышынын кайталанышы 2 түрдүү образдык ассоциацияларга негиз берген. **A** тыбышынын кайталанышы жогорку сабактардагыдай эле суктануу, маашырлануу, таңдануу атмосферасын туюндуурса, **ø**, **u** тыбыштарынын кайталануусу өкүнүчтү туюндурууда кызмат кылган. Бул өкүнүч – контексттеги фактылык маалыматта көрсөтүлгөндөй, ашыктыктын ақыны Барпынын ушул учурда, ушул жерде жок экенине, ушул сулуулукка күбө болуп, ырга салбаганына өкүнүү эле эмес, терең подтексттик мааниге ээ. Мына ушул ажайып көрүнүш түбөлүккө созулбастыгына, табигаттын өзүн танданткан сулуу кыз бир кезде

сулуулугунан ажырай тургандыгына, ар бир жакшы нерсенин өзүнүн белгилүү гана бир учуро болоруна өкүнүү орун алган.

Бул тексттеги поэтикалық ойдун өзөгүн сuluулукту даңазалоо түзөт. Сuluулук өтө кенири түшүнүк экени белгилүү. «Кумдагы сuluуда» жаратылыштын сuluулугу, адамдын сuluулугу, аялзатынын сuluулугу жана жаштыктын сuluулугу даңталган. Поэзия көп учурда автордон да, окурмандан да, изилдөөчүдөн да эстетикалық маданиятты талап этери шексиз. Поэтикалық текстти интерпретациялоодо ар бир реципиент өзүнүн эстетикалық маданиятынын денгээлине жараша мамиле жасайт. Алсак, жогорудагы ырда лирикалуулук, романтикалуулук, реализм менен катар, эротикалуулук да орун алган. «Энеден туума чечинген» сuluунун сүрөттөлүшүнүн өзү әле – эротизмдин көрүнүшү. «Кумдагы сuluуну» эротикалық мүнөзгө ээ деп сыпаттоонун эч кандай олдоксондугу жок. Себеби эротизм – чыныгы искусство чыгармасына таандык көрүнүштөрдүн бири. Ал кабыл алуучуга эмоционалдык-эстетикалық таасир тийгизүү, жандуйнөсүн, бийик сезимдерин козгоо, рахат тартуулоо үчүн кызмат кылат. Атактуу «Милосстук Венера», Микеланджелонун «Давиди», уламышка айланган «Даная», Боттичеллинин же Рембрандттын жылаңаң сuluуларынын сыры ушунда. Ш.Дүйшөевдин ырындагы эротизмдин ролу да ушундай – текстти окуган соң көз алдыга жөн гана суудан чыккан жылаңаң аялзатынын элесин тартып тим болбой, ага суктанууга, таңданууга, ойлонууга түрткү берет. Эгер мындай таасир-кудуретке ээ болбой, жылаңаң адамды сүрөттөө менен гана чектелсе, анда ал искусство эмес, порнография болуп калмак. Көп учурда биздин жаңылыштыгыбыз эротизм менен порнографияны ажырата албаганыбызда экенин моюнга алышыбыз керек.

Экинчи жагынан, адам баласы жаратылыштын органикалық бир бөлүгү болгондуктан, анын жасалмасы жок табигый сuluулугу –

жаратылыш сулуулугунун бир көрүнүшү, бөлүгү. Ушул эки сулуулуктун биримдиги, гармониясы турмушта арбын эле кездешкени менен, аны баамдоо, түшүнүү жана чагылдырып берүү ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Дегинкиси, адамдын бардык материалдык жана рухий жашоо-тиричилиги, иш-аракети жаратылыш менен тигил же бул даражадагы алака-мамиледе өтөт. Жаратылыш адамдын аң-сезимине, акыл-эсине көзкаранды болбогон, ага толук баш ийбеген, түркүн түстүү, чечилбеген сырлары көп реалдуулук катары адам баласынын аң-сезимине жана иш-аракетине таасир тийгизет. Өзгөчө, чыгармачыл адамдар ага суктануу, таасирленүү менен, жаратылышты түрдүү каражаттар аркылуу, түрдүү формада кайра чагылдырууга аракет жасайт. Бирок аны кандай кабылдап, адамга жана адам турмушуна кандай ракурста байланыштырып, көркөм чагылдырууга алары ар бир чыгармачыл инсандын жеке дараметине, шык-жөндөмүнө, маанайына, чыгармачыл натурасынын өзгөчөлүгүнө жараша болот. Акын Ш.Дүйшөевдин жогорудагы «Кумдагы сулуусу» мына ушул маселенин – адам менен жаратылыштын биримдигинин – индивидуалдуу жана оригиналдуу чечилиштеринин бири болуп саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, «Кумдагы сулууну» әкилтиктин экинчи бөлүгү деп эсептөөгө болот. Себеби акындын «Сууга түшкөн кыз» аттуу ырында сүрөттөлүп башталган көрүнүш, поэтикалык ой жогоруда талдоого алынган ырында улантылып, акырына чыгарылган. Бул көркөм тексттин маани-мазмунун ачып берүүдө анын фонетикалык түзүлүшү, тыбыштардын колдонулушунун, кайталанышынын өзгөчөлүктөрү да кыйла даражада роль ойногону көрүнүп турат.

Же болбосо, башка бир мисалды карап көрөлү:

...айылдын ал баШынан бул баШына

ыШкырып Шыбыр агып

ыШтандай ыдырадык.

Тим турган *кыШтагында*
тигиШтин тиШи калып,
 апасынын колунда – бир кил *Шекер*,
ШиШесинин ичинде – киШи балык («Жетинчи кат») деген
 контексте жылчыкчыл, каткалаң *иши* тыбышынын вертикалдық да,
 горизонталдық түрдө да кайталанышы жогорку мисалдагыдай шыбыр
 элесин жараткан. Бирок мында *иши* тыбышы менен катар кууш *ың* жана *и*
 үндүүлөрүнүн да вертикалдык жана горизонталдык түрдөгү
 кайталануулары аярлыкка багыт алган шыбырды эмес, күңкүл-ушак,
 бузуку шыбырды, купуя айтылгансыган менен дароо тарап, жайылып
 кете турган шыбырдын терс ассоциациясын жараткан. Ал эми бул
 асоциация жалпы тексттин мазмунуна жетүүдө кыйла даражада роль
 ойнойт, башкacha айтканда, текстте негативдүү көрүнүш тууралуу ой
 айтылганы белгилүү, ал эми ошол негативдүүлүктү туюндурууда *иши*, *и*,
ың тыбыштарынын кайталануусу көркөм милдетке баш ийген кызмат
 аткарган.

Акын Ш.Дүйшееевдин поэтикалык чыгармаларынын фонетикалык
 жактан уюшулушуна мүнөздүү болгон бир көрүнүштү белгилей кетүүгө
 болот. Бул көрүнүш да – тыбыштык кайталоолорго тиешелүү аллитерат
 +ассонант түрүндөгү тыбыштык комплекстер. Үнсүз жана үндүү
 тыбыштардан турган мындай комплекстер көп учурда сөздөрдүн алгачкы
 мууну болуп да кызмат аткаруу менен, вертикалдык түрдө да,
 горизонталдык түрдө да кайталанат. Мындай көрүнүш акындын
 поэтикалык тексттеринин көбүндө орун алган. Мисалы:

Самандай азыз САрала
САй бойлоп аккан араба,
САпары бүтпөсө жүрөктөн
САгыныч урат САнаага («Айыл күзү»)
«ЧЫңк», «ЧЫңк» эткен ЧЫңдоордон

«ЧЫРт» деп жанып ыр ойго,
 ЧЫмчык болуп ЧЫрлыйттап,
 ЧЫгып барат кыр-ойго («Чак түш»)
*КӨ*күлдөн *КӨ*төрөт жел,
*КӨ*зүндө *КӨ*көлөйт жер,
*КӨ*йгөйдө сагынычың,
*КӨ*гүндө *КӨ*пөлөктөр. («Жоктоо») ж.б.

Келтирилген 1-мисалда СА аллитерат-ассонанттык тыбыштык комплекси орун алган сөздөр: *самандай*, *сарада*, *сай*, *санар*, *сагыныч*, *санаа* өз ара маанилик карым-катьшкан ээ болуп, семантикалык талаага биригишкен. Ырас, *самандай* менен *сараданын*, *сагыныч* менен *санаанын* ортосунда табигый семантикалык байланыш бар экенинде талаш жок, ал эми алынган контексте алардын байланышы *сай*, *санар* менен кеңейип тереңдеген жана бул байланыштын келип чыгышына **са** тыбыштык комплекси негиз болгон деп айта алабыз. Экинчи жагынан, аталган тыбыштык комплекс, тактап айтканда, ал орун алган сөздөр контексттин лирикалык-муңайым маанайга ээ болуусуна шарт түзгөн.

Ақындын «Карагайчы кемпир» поэмасы да, негизинен, **ка** аллитерат-ассонанттык тыбыштык комплексинин вертикалдык түрдө да, горизонталдык түрдө да өтө арбын кайталануусу аркылуу уюшулганын көрсөтө кетүүгө болот. Бул бекеринен әмес, себеби аталган тыбыштык комплекс орун алган сөздөр өз ара маанилик байланышкан кирүү менен, поэманын мазмунун ачып берүүдө аныктоочу роль ойногон семантикалык талааларды жаратышкан: *кара*, *кароолчу*, *карагайчы* (1), *караан*, *каргадай*, *канат*, *карады*, *кашында* (2), *каранғы*, *капчыгай*, *карагай*, *карта*, *капшыт*, *каткырык*, *кайтар* (3), *кара*, *кабар*, *кайрат*, *карегинде* (4) ж.б.

Мындай түрдөгү тыбыштык комплекстердин көркөм тексттерде арбын орун альшы, колдонулушу кыргыз тилиндеги сингармонизм

законуна байланыштуу деп ойлойбуз. Ошондой эле көркөм тексттерде ассонант+аллитерат түрүндөгү комплекстер да кайталанып кезигерин көрсөтө кетүүгө болот. Кыргыз тилиндеги көркөм тексттерде жогоркудай тыбыштык комплекстердин арбын орун аларын өз убагында изилдөөчү К.Рысалиев да белгилеп кеткен жана аларды муундук аллитерация, башкы муундардын уйкаштыгы деп атаган. Бул түшүнүк аллитерат+ассонант түрүндө да, ассонант+аллитерат түрүндө да кайталанган тыбыштык комплекстерге карата колдонулган. Себеби изилдөөчү ырлардагы саптардын бирдей тыбыштар менен башталышынын бардык учурларын (үнсүз тыбыштар менен да, үндүү тыбыштар менен да) аллитерация деп караган (Рысалиев 1965, 122-150).

Биздин пикирибизче, тыбыштык комплекстердин кайталанышын муундук аллитерация деп атоо бардык учурлар үчүн эле туура боло бербейт. Анткени, биринчилен, аллитерация менен ассонанстын ажырымы байкалбай жана анын негизинде тыбыштык комплекстердеги үндүү жана үнсүз тыбыштардын орун алуу тартибине көңүл бурулбай калууда, экинчилен, айрым учурларда жогорудагыдай тыбыштык комплекстер муун түзүү даражасына жете албай, муундун бөлүгү гана болуп калышы мүмкүн. Мисалы, жогорудагы контексттердеги *Сай*, *Чыңк*, *Чыңык*, *Чырлыйттап*, *КӨйгөйдө*, *Каргадай*, *Капчыгай* ж.б. тыбыштык комплекстери муундук милдет аткара албаганы көрүнүп турат. Ошондуктан аларды кайталанган тыбыштык комплекстер катары кароо ылайыктуу деп эсептейбиз.

Жалпысынан, Ш.Дүйшевдин поэзиясында, деги эле башка авторлордун көркөм тексттеринде да үнсүз тыбыштардын вертикалдык жана горизонталдык, контактлыуу жана дистанттык түрдө кайталанууларын, аллитерацияны көптөгөн тилдер сыйктуу эле кыргыз тилинде да үнсүздөр спектринин кецирилиги жана көп учурда аныктоочу, басымдуу абалды ээлөөсү менен түшүндүрүүгө болот. Ал эми

үнсүздөргө салыштырмалуу үндүү тыбыштардын саны аздыгына карабастан, көркөм тексттерде верикалдык жана горизонталдык кайталануулары, ассонанстын арбын орун алуусу, биздин пикирибизче, кыргыз тилиндеги сингармонизм законуна байланыштуу болсо, экинчи жагынан, атايылап тандап колдонуу моментине да байланыштуу. Ал эми жогоркудай аллитерат-ассонанстык, кээде ассонанс-аллитераттык тыбыштык комплекстердин кайталанышын, өзгөчө, сөз башында кайталанышын жана арбын орун алышин кыргыз тилиндеги көркөм тексттердин фонетикалык- лингвопоэтикалых өзгөчөлүктөрүнүн бири деп эсептей алабыз.

2.3. Уйкаштык көркөм тексттеги фонетикалык фактор катары

Поэтикалых көркөм тексттин фонетикалык, ошондой эле композициялык жактан уюшулушундагы маанилүү факторлордун бири болуп уйкаштык эсептелет. Адатта, уйкаштык саптардын акырындагы сөздөрдүн үндөштүгү, бир сабактын эки же андан көп саптарынын акырындагы тыбыштык кайталоолор катары каралып жүрөт:

Чаңкоосун жандын кандырып,

Чалғыны сууга малдырып.

Кымыздык жыттуу биз өпкөн

Кыздардын бети албырып («Караган-Жайык»).

Бирок мындай аныктама, пикир кайсы бир даражада чектелген мүнөзгө ээ болуп, уйкаштыктын маңызын толук ачып көрсөтө албайт деп айтууга болот. Себеби уйкаштык жалаң гана саптардын аягында эмес, башында, ичинде же ортосунда, кээде 2-3 позицияда төң болуусу ыктымал:

Сүйгөнүм калар ай жолунда,

Сүрөтүм калар альбомумда.

Айланып көрдү алганым жүрөр,

Алтын баш калар тар конулда («Акыркы ыр»).

Бул контекстте *ай жолунда–альбомуда–тар конұлда* сап ақырындағы салттуу уйкаштыкты түзсө, *сүйгөнүм–сүрөтүм* сап башындағы уйкаштыкты пайда кылган. Ал эми *айланып – алғаным* бир сап ичиндеги уйкаш элементтер экени көрүнүп турат. Демек, **уйкаштыкты сап ақырындағы сөздөр пайда кылат деген – жаңылыш, так эмес жана толук эмес пикир.**

Уйкаштык ыр түзүлүшүнүн, ыр теориясынын маанилүү элементтеринин бири катары изилдөөчүлөр арасында түрдүү аспектилерде иликтеп-талдоого алышып келе жатканы жана ар кандай аныктамаларга ээ болуп келгени белгилүү. Бул багыттагы көрүнүктүү, бир кыйла кецири, системалуу мүнөздөгү изилдөөлөр В.М.Жирмунскийге, Л.И.Тимофеевге, Б.В.Томашевскийге, Г.Л.Абрамовичке, Ю.М.Лотманга ж.б., кыргыз филологиясында К.Рысалиевге, Б.Керимжановага тиешелүү (Томашевский 1959, Жирмунский 1975, Абрамович 1975, Тимофеев 1976, Лотман 1972, Рысалиев 1965, Керимжанова 1962 ж.б.). Аталган изилдөөчүлөр уйкаштыктын табият-маңызын, спецификасын ачып көрсөтүүгө аракеттенүү менен, ага өз аныктамаларын беришken. Мындаи аныктамалардын ар бирин келтирип талдал отурбастан, жалпылаштырып, профессор В.М.Жирмунский менен Б.В.Томашевскийдин аныктамаларын көрсөтө кетүүгө болот. Биздин пикирибизче, аталган изилдөөчүлөрдүн уйкаштыкка берген аныктамалары бул көрүнүштүн маңызын, мүнөздүү негизги өзгөчөлүгүн тагыраак ачып бере алат. Ырас, В.М.Жирмунский менен Б.В.Томашевскийдин пикирлери бири-бирине толугу менен дал келип, бири бири сөзмө сөз кайталабайт, бирок алардын мазмуну бир эле маңызды – уйкаштык деген эмне экенин ачып берүүгө багытталган: «Уйкаштык – ырдын метрикалык композициясында уюштуруучу кызмат аткарған тыбыштык кайталоолор» (Жирмунский 1975, 246) жана

«үйкаштык – бул ыр жолдорунун ритмикалык түзүлүшүнүн белгилүү бир жеринде туруучу эки сөздүн үндөштүгү» (Томашевский 1959, 40). Бул аныктамалардагы «тыбыштык кайталоолор» (Жирмунский) жана «эки сөздүн үндөштүгү» (Томашевский) деген түшүнүктөрдө принципиалдуу айырмачылык жок деп кабылдоого болот, анткени сөздөрдүн үндөштүгү – тыбыштык кайталоолордун негизинде жаралуучу, орун алуучу көрүнүш. Чынында эле, жогорудагы аныктамалардан көрүнүп тургандай жана көркөм тексттердеги уйкаштыкка назар салып, талдап көрүүдөн байкалгандай, уйкаштыктын негизги белгиси – эки сөздүн фонетикалык түзүлүшү жагынан окшоштугу, үндөштүгү. Бирок тыбыштык түзүлүшү боюнча жакын, окшош, үндөш сөздөр жана сөз формалары тил системасында арбын эле учурагандыктан, алар кандай шартта, кандай позицияда жана функцияда уйкаштыкты түзүшөт деген суроонун коюлушу да мыйзам ченемдүү. Экинчи жагынан, ыр түзүлүшүндө, ыр түзүлүшүнүн теориясында иликтел-талдоого алынган бул көрүнүштүн лингвопоэтика үчүн кандай мааниси, кызматы бар деген суроо да жөндүү.

Бул суроолордун биринчисине төмөнкүчө жооп берүүгө болот. Уйкаштыкты жаратуу үчүн тыбыштык жактан жакын, окшош же үндөш сөздөр поэтикалык тексттеги эки же андан көп ыр саптарынын белгилүү бир позициясында (басымдуу түрдө аягында) орун алуусу жана ыргактык жактан биримдикти түзүүсү зарыл. Жогоруда белгиленип кеткендей, уйкаштык ыр саптарынын башында, ортосунда же ичинде да орун алуусу мүмкүн. Ошентсе да, ыр саптарынын аягындағы уйкаштыктын композициялык милдети чоңураак болот, анткени ал тыбыштык жана ыргактык катардын, башкача айтканда, саптын чегин, ошондой эле анын «башка катарларга карата структуралык карым-катышын көрсөтөт» (Жирмунский, 1975, 236).

Фонетикалык көз караштан алганда, уйкаштык толук же толук эмес тыбыштык кайталоо болуп эсептелет; бул жагынан аны аллитерация же ассонанс, консонанс же сингармонизм катары кароого да болот. Демек, **уйкаштык тыбыштык кайталоолордун спецификалык мүнөзгө ээ болгон бир ыкмасын түзүү менен, поэтикалык тексттин инструментовкасынын бир көрүнүшү иретинде саналат, тактап айтканда, тыбыштык (фонетикалык) элементтердин көркөм тандалып жана иреттелип колдонулуш ыкмасына жатат.** Мында, бир жагынан, уйкаштыкты пайда кылган тыбыштардын же тыбыштык комплекстердин тандалып алынышы, экинчи жагынан, алардын бири-бирине шайкеш, үндөш, дал келүүсү чечүүчү фактор болуп саналат.

Бирок уйкаштыкты көркөм тексттеги таза фонетикалык фактор катары гана эсептөө – жаңылыш пикир. Аны поэтикалык тексттин структурасындагы бир кыйла талаш-тартыштуу, татаал табиятка ээ, диалектикалык мүнөздөгү көрүнүштөрдүн бири иретинде эсептөөгө негиз бар. Анткени уйкаштык – поэтикалык структуранын активдүү механизмдеринин бири, маанилүү көрүнүшү болгондуктан, чектелген мүнөздөгү гана кызмат аткарышы мүмкүн эмес деген көз караш жаралбай койбойт. Чынында эле, уйкаштык сөздөрдү же тилдик бирдиктерди фонетикалык, тыбыштык деңгээлде гана жакындаштыруу, окшоштуруу, үндөштүрүү милдетин аткарбастан, семантикалык же маани-мазмундук деңгээлде да жакыннатуу, карама-каршы коюу милдетине ээ. Берилген көркөм тексттин чегинен сырткары турганда эч кандай байланышка, жалпылыкка ээ болбогон сөздөрдүн тыбыштык түзүлүшүнүн, тыбыштык комплекстеринин шайкеш, дал келүүсү, үндөштүккө ээ болуусу уйкаштыкты пайда кылары айтылыш кетти. Мында ошол сөздөрдүн ортосунда кандайдыр бир лексика-семантикалык, ассоциативдик, маанилик байланыштар да пайда болот. Мындаидай байланыштардын негизинде уйкаштыкты түзгөн сөздөрдүн

маанилеринин салыштырмалуу жакындыгы же карама-каршылыгы келип чыгат да, күтүлбөгөн семантикалык эффектилердин жаралышына өбөлгө түзөт. Демек, бир (фонетикалык) деңгээлдеги шайкештик, окшоштук андан жогорку (семантикалык) деңгээлде да шайкештики, жакындыкты же дал келбестикти, карама-каршылыкты жаратып, жалпы көркөм тексттин же бир контексттин мазмунун, маанисин ачууга багытталат. Мисал карап көрөлү:

Жалбырактар түштү жерге
 кечке, түнгө жашируун,
 мен да мына күздү жерде
 тепсеп басып акырын... («Жалбырактар түштү жерге...»).
 Канат болгон элге дайым
Жөлөк да бар, өнөк бар.
 Манас болгон жерде дайым
Абыке бар, Көбөш бар («Канат болгон элге дайым...»).

Келтирилген 1-мисалда 1-жана 3-саптардын акырындагы жерге-жерде уйкаштыгы семантикалык жактан өтө жакын, бир семантикалык талаага кирген элементтер болуп эсептелет, анткени алар – уңгулаш, өзгөртүүчү мүчөлөрдүн жардамы менен пайда болгон сөз формалары.

Ал эми 2- жана 4-саптардын акырындагы жашируун-акырын уйкаштыгы бул контексте синонимдик карым-катьшты түзүү менен, семантикалык жактан бири-бирине шайкеш мүнөз күткөн. Жерге-жерде уйкаштыгынын ортосунда кыймылдын же процесстин багытын жана жеткен чекитин туюндуруучу образдык ассоциация жаралса, жашируун-акырын уйкаштыгы ошол кыймыл, процесстин купуялыгын, табигый мыйзам ченемдүүлүгүн туюнкан ассоциация жаратат. Демек, уйкаштык сап акырындагы сөздөрдүн эле әмес, саптардын семантикалык байланышынын каражаты болуп да саналат.

Ал эми 2-мисалдагы 2-жана 4- саптардын акырындагы *өнөк бар-Көбөш бар* уйкаштыгы семантикалык жактан карама-каршылыкты жараткан. Редифтүү мүнөздөгү бул уйкаштыктагы логикалык басым түшкөн компоненттер *өнөк – Көбөш* бул контексттен сырткары турганда эч кандай жакындыкка, байланышка ээ эместиги дайын: бири жалпы ат, экинчиси – энчилүү ат. Ырас, шарттуу түрдө алганда, алар адамзатка байланыштуу семантикалык талаага кирет. Ал эми уйкаштыктын компоненттери (элементтери) катары алар вертикалдык түрдөгү байланышты жаратып, маанилеринин карама-каршылыгы келип чыккан. Мында *Көбөш* энчилүү ат катары мааниси солгундал, душман, өздөн чыккан жат, бузуку маанилерине ээ болуу менен *өнөккө* карама-каршы коюлган. Аталган уйкаштык аркылуу эле контексттин мазмуну карама-каршы келген, бири-бирине контрасттык мүнөздөгү эки маанини же диалектикалык көрүнүштү ачып берүүгө багытталган деп айтууга болот.

Уйкаштыкты түзгөн сөздөрдүн маанилеринин семантикалык, стилистикалык, эмоционалдык талаалары бири-биринен канча алыс болсо, алардын көркөм тексттеги байланышы, демек, уйкаштык да ошончолук эффектилүү, таасирлүү, эстетикалык жактан маанилүү болот. Алсак, 1-мисалдагы *жерге-жерде* уйкаштыгынын компоненттери, белгиленип кеткендей, бир эле семантикалык талаага кирип, өтө жакын маанилик байланышка ээ болгондуктан, бул уйкаштыктын семантикалык эффектиси күчтүү таасир бере албаганы байкалып турат. Ал эми 2-мисалдагы *өнөк-Көбөш* уйкаштыгын жараткан бирдиктердин стилистикалык, эмоционалдык, семантикалык талаалары бири-биринен алыс болгондуктан, алардын көркөм тексттин тутумундагы вертикалдык байланышы таасирлүү, күтүлбөгөн семантикалык эффект жарата алган.

Уйкаштыкта туюндуруу планынын элементтери жакын, окшош, үндөш келип, ал эми дифференциялоочу белги катары маани эсептелгендиктен, фонетикалык структуранын семантикалык структура

менен байланышынын шексиздигин төмөнкүчө да түшүндүрүүгө болот. Фонетикалык элементтердин же тыбыштардын, тыбыштык комплекстердин текст саптарында композициялык түзүлүш жана метр, ыргак менен шартталган белгилүү бир позицияларда кайталаңышы ошол элементтер орун алган сөздөрдүн ортосунда грамматикалык әмес вертикальдык байланыштардын жаралышына негиз болот. Мындај байланыштар контекст менен шартталып, ошол контексттин чегинде кандайдыр бир метафоралык образдык ассоциациялардын жаралышы менен коштолуп, аларга ошол контексттин, аны түзгөн саптардын жана сабактын семантикалык оордугу түшөт. Ошондуктан уйкаштыкты вертикальдык метафора катары да кароого болот. Ырас, уйкаш сөздөрдүн ортосундагы вертикальдык метафорлык карым-катыш кадимки метафорага караганда начар, бошоң экени түшүнүктүү, ошентсе да көркөм текстти кабылдоо процессинде реципиенттин аң-сезиминде метафоралык байланыштын, образдык ассоциациянын жаралышына шарт түзө алат.

Метафоралык образдык ассоциациялар контексттин негизги семантикалык жүгүн көтөрүү менен, өзүнчө бир семантикалык катарды түзүшөт. Айрым изилдөөчүлөр мындај катарды «уйкаштык контрапункт» деп белгилеп жүрүшкөнүн көрсөтө кетүүгө болот (мис. Донецких 2005, Фатеева 2005). Мындај семантикалык катарлар же уйкаштык контрапункт ошол контексттин маанисин, маанилик боекчолорун ачып берүүдө орчуундуу кызмат өтөп, жалпы тексттин семантикалык талаасы мына ушундай катарлардан түзүлөт. Муну шарттуу түрдө фонетикалык фактор болгон уйкаштыктан келип чыккан фактылык маалымат деп эсептөөгө да болот.

Ал эми, экинчи жагынан, уйкаштык поэтикалык тексттеги подтекст маселеси менен да байланыштуу деп айта алабыз. Сөздөрдүн ортосундагы вертикальдык байланыштардын пайда болушунда

подтексттик проекция да аныктоочу роль ойнойт. Ошол эле учурда подтексттик маалымат уйкаш сөздөрдүн ортосундагы тегиздикте актуалдашуусу мүмкүн. Себеби уйкаштык уйкаш сөздөр аркылуу ыр саптарын жуптукка бириктире. Мындай жуптуктарды айрым-айрым ойлордун, мазмундардын биригүүсү эмес, бир эле ой-мазмунду айтуунун эки ыкмасы, бир ойдун эки түрдүү – ачык жана көмүскө –айтылыши катары кароого болот. Буга байланыштуу, **көркөм текстте уйкаштык бинардык мыйзам боюнча жашаган көрүнүш** деп айтууга болот.

Демек, көркөм тексттин негизги маңызын түзгөн маани-мазмундун конструкциясын, тактап айтканда, фактылык маалымат менен подтексттик маалыматтын, алардын негизинде концептуалдык маалыматтын «схемасын» түзүүдө уйкаштыктын ролу чоң. Жогоруда айтылгандардан маалым болгондой, фонетикалык деңгээлге тиешелүү болгон, ушул деңгээлдин көрүнүшү катары каралган уйкаштык принципиинин натыйжасы, маңызы кыйла жогорку семантикалык деңгээлде байкалганы ушундай пикирди айтууга шарт түзө алат.

Үрас, таза түрүндө уйкаштыктын маанилик-мазмундук фактору түрдүү маанилердин кокустан жакындашуусунан пайда болгон сөз оюндарында, каламбурда жана макал-лакаптарда, жаңылмачтарда орун алат. Мында тыбыштык жактан үндөштүк алыссы семантикалык талааларды жакындаштырып, тематикалык түзүлүштүн аныктоочу фактору болуп эсептелет. Бирок бул маселе башкача багыттагы изилдөө предметин түзгөндүктөн, ага кецири токтолуунун кажети жок деп ойлойбуз.

Уйкаштык боюнча буга чейин айтылгандардын негизинде, изилдөөчү Ю.М.Лотмандын пикирине толук кошулуу менен, аны көркөм тексттин «метрикалык, фонетикалык жана семантикалык түзүлүшүнө тиешелүү» көрүнүш деп эсептөөгө болот (Лотман 1972, 61). Ал эми лингвопоэтика үчүн негизги милдет болуп уйкаш сөздөрдү колдонуу

моментин жана алардын өз ара маанилик карым-катышын ачып берүү, уйкаштыктын көркөм эстетикалык кунарын көрсөтүү эсептелет.

Көркөм текстте уйкаштыктын уюшулушу, угулушу, көркөм-эстетикалык салмагы, негизинен, күтүлбөстүк эффектиси менен байланыштуу. Тактап айтканда, анын таза фонетикалык же акустикалык мүнөзү гана эмес, семантикалык, ошондой эле композициялык мүнөзүнө да таасир тийгизет. Буга ынануу үчүн тавтологиялык уйкаштык менен омонимдик уйкаштыктарды салыштырып көрүүгө болот. Бул эки көрүнүштө төң фонетикалык-ыргактык жактан толук дал келүүчүлүк орун алары белгилүү. Мисалы:

Жинди талдын чачы жерге төгүлүп

Кыз төшүндөй дөбөлөрдү сылап таң,

бир көрүнбөй кетип, кайра көрүнүп

шүүдүрүмдүн кучагынан турат таң («Таң»);

Акыйкаттык, оруссунбу көзү көк,

Чеченсиңби өзү көк?

Жээги түктүү Жерсиңби,

Асмансыңбы төшү көк? («Акыйкаттык жөнүндө ыр»). 1-мисалдагы таң-таң тавтологиялык уйкаштык, 2-мисалдагы көк-көк-көк омонимдик уйкаштык болуп эсептелет. Сыртынан караганда, бул эки түрдөгү уйкаштыкта төң элементтеринин формалык жактан дал келүүсү орун алган. Бирок маанилердин дал келбестигинде уйкаштык бай, таасирдүү мүнөзгө ээ экени байкалып турат. Маселен, көк-көк-көктө дифференциялоочу белги катары маани (бириnde түс, бириnde адамдын сапат-мүнөзү, бириnde асман) кызмат кылгандыктан, бул уйкаштыктын көркөм-эстетикалык таасири жогорураак. Ал эми таң-таңда бир эле туюндуруу планына туура келген маанинин кайра-кайра кайталанышы уйкаштыктын таасири аз, жардыраак сезилишине алып келген деп

айтууга болот. Анткени бул учурда күтүлбөстүк эффектиси орун алган эмес.

Уйкаштык саптагы позициясына, уйкаш сөздөрдүн түзүлүшүнө, уйкаштыкты түзгөн тыбыштык кайталоолордун даражасына жана катышына, сабактагы саптарда орун алуусуна карай түрдүүчө классификацияланып келе жатканы ыр түзүлүшү жана анын теориясы боюнча эмгектерден белгилүү (алсак, Жирмунский 1975, Томашевский 1959, Исследования по теории стиха 1978, Шенгели 1960, Гончаров 1973, Керимжанова 1962, 1964, Рысалиев 1965 ж.б.).

Биздин эмгектин максатын ыр түзүлүшүнүн маселелерин талдоо түзбөгөндүктөн, уйкаштыктын бардык классификацияларына токтолуп отуруунун зарлдыгы жок. Бирок көркөм тексттеги фонетикалык факторлордун маанилүүсүнүн бири катары лингвопоэтикалык өңүттө кызыгууну жараткан айрым жагдайларга токтоло кетүү жөндүү. Бул жагдайлар, биринчи кезекте, **уйкаштыктын көркөм тексттин семантикасы менен байланыштуулугун ырастоочу жана анын көркөм-эстетикалык салмагын аныктаган лингвопоэтикалык маанисин көрсөтүүчү мүнөзгө ээ.** Бул жагдайларга төмөнкүлөрдү киргизүү талапка ылайык: уйкаш сөздөрдөгү тыбыштардын шайкештик, окшоштук жана кайталануу даражасы; уйкаштыктын морфологиялык жактан түзүлүшү, башкача айтканда, сөздөрдүн уйкаш бөлүктөрүнүн тигил же бул грамматикалык категорияларга тиешелүүлүгү жана уйкаш сөздөрдөгү (уйкаштыктагы) морфологиялык элементтердин мааниси; уйкаш сөздөрдүн лексикалык мүнөзү. Белгиленген маселелерди талдоого алып көрөлү.

1. Көркөм тексттеги уйкашкан сөздөрдүн тыбыштык курамынын окшоштук, шайкештик же тыбыштардын кайталануу даражасы боюча уйкаштыкты толук жана толук эмес түрлөргө дифференциялоого болот. Айрым изилдөөчүлөр бул критерий боюнча так жана так эмес уйкаштык

деп да ажыратып жүрүшөт (мис. Жирмунский 1975, 285-286). Биздин пикирибизче, так жана так эмес уйкаштық деп дифференциялоого караганда, толук жана толук эмес уйкаштық деп бөлүштүрүү алынган критерий боюнча дифференциялоонун мүнөзүн айкыныраак көрсөтүп бере алат.

Толук уйкаштыкта сөздөрдүн дээрлик көпчүлүк же бардык тыбыштары акустикалык жана басымдуу түрдө графикалык жактан бири-бирине дал, шайкеш келет. Мисалы:

Жаныбектин гитарындай көңүлдүү,

жашоо бүгүн жанга жагым көрүндүү.

Жамгыр төккөн кечти тиктеп олтуруп,

Жакын жерден көралбадым өлүмдү («Жаныбектин гитарындай көңүлдүү...»);

Учат күштар, казат жерди чычкандар,

Уктап туруп, кайра отунду жагасын.

Учуш керек дешет сага учкандар,

Учуш керек, бирок жок да канатың! («Бийиктик»);

Эх, жигит, неге бүк болдуң

Жамгырды тыңшап тыштагы.

Тобун кууп жүргөн футболдун

түштүбү эске кыштагың? («Эх, жигит, неге бүк болдуң...») ж.б.

Берилген мисалдардагы *көңүлдүү–көрүндү–өлүмдү, чычкандар–учкандар, тыштагы–кыштагың* уйкаштыктарында компоненттердин дээрлик көпчүлүк тыбыштары: үндүүлөр да, үнсүздөр да шайкеш, дал келип, 2-3 гана тыбыштары айырмалуу экени көрүнүп турат. Буга байланыштуу, уйкаштыктар өтө жакын окшоштукка, үндөштүккө ээ болуп, гармониялуу, жугумдуу мүнөз күткөн. Бул уйкаштыктарды түзгөн сөздөрдүн ортосунда пайда болгон семантикалык карым-катыштар да айкыныраак, вертикалдык байланыштан келип чыккан

метафоралык образдык ассоциациялар ишенимдүүрөөк. Алсак, *көңүлдүү-көрүндүү* уйкаштыгында өз ара грамматикалык-синтаксистик байланыштын да болушу менен алардын ортосундагы семантикалык карым-катыш тереңдеп, айкын маанини туюндуурса, *көңүлдүү-өлүмдүү* уйкаштыгынын компоненттери бул контекстте антонимдик карым-катышка кирген жана алардын ортосундагы тегиздикте карама-каршы башталмалардын образдык ассоциациясы жараган. Ушул сыйктуу эле антонимдик семантикалык карым-катыш *чычкандар-учкандар* уйкаштыгынын компоненттеринин ортосунда да пайда болгон жана бийиктик менен пастыктын (жапыздыктын) арасын туюнтурган образдык ассоциацияны жарата алган. Ал эми 3-мисалдагы *тыштагы-кыштагың* уйкаштыгынан алыссы, азыр жете албай турган нерсенин метафоралык образы келип чыккан. Көп учурда толук уйкаштыкты түзгөн компоненттер өз ара паронимдик карым-катыш да түзүшөт. Алсак, жогорудагы *чычкандар-учкандар*, *тыштагы-кыштагың* паронимиянын көрүнүштөрү катары каралат. Толук уйкаштыкка жогоруда белгиленип кеткен омонимдик, тавтологиялык уйкаштар да кирет, себеби алардын туюндуруу планы бири-бирине толугу менен дал келет.

Ал эми толук әмес уйкаштыкта сөздөрдүн көпчүлүк әмес, айрым тыбыштарынын гана кайталануусу орун алат. Мисалы:

Конгуроонун үнү толуп турат зал:
 «сүйөм, сүйөм, сүйөм» деген сыйктуу
 чыksamбы же? Чыкпасамбы класстан,
 кыздар неге сени менден сурасты? («Сени көздөй учуп чыкты
 тамгалар...»);

Ишеничтер кат алыш учпайт, учпайт,

кеме кетсе деңизден. Келет кеме.

Калам мында, быякта күштар кыштайт,

кушча жокпу – кайрылып келет дебе... («Жакшы кабар жарышаар...»);

Укпай койбой сөздөрүндү жанагы,
күлүндөсөң күндө көрүп түшиумөн.
Жашыра албай сагынчымды аялүү,
жалын чачып күйөмүн го иичимен. («Кандай кылам көздөрүндү мен эми...»).

Бул контексттердеги *сыяктуу–сурашты*, *учпайт–кыштайт*, *жанагы–аялүү*, *түшиумөн–иичимен* уйкаштыктарын толук эмес уйкаштыктын мисалы катары көрсөтүүгө болот. Бирок уйкаш сөздөрдө фонетикалык элементтердин кайталануу даражасынын төмөндүгү алардын үндөштүгүнө, гармониясына жана өз ара вертикалдык байланышы менен семантикалык карым-катышына терс таасир тийгизе албайт. Мында деле толук уйкаштыктай тыгыз байланыш орун алат.

Изилдөөчү К.Рысалиевдин пикири боюнча: «Эгерде уйкашкан сөздөрдөгү уңгулар окшош тыбыштан турса, толук уйкаш болот да, жанаша колдонулуучу сөздөрдүн акыркы муундары (же акыркы үндүүлөрү) гана үндөштүк жаратууга катышса, толук эмес (же жарты) уйкаш деп атайбыз» (Рысалиев, 1965, 99). Бул аныктама толук жана толук эмес уйкаштыктын мүнөзүн жалпы жонунан көргөзгөнү менен, анын так эмес, калпыс жактары да бар деп ойлойбуз. Аларга төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот: биринчиiden, бул аныктамага ылайык, толук уйкаш болуш үчүн уйкашкан сөздөрдөгү уңгулар окшош тыбыштардан туруш керек. Ырас, эгер мындаи сөздөр уңгу формасында гана колдонулса, толук уйкаштыкты түзө альшат. Ошондой эле омонимдик же тыбыштык түзүлүшү жагынан окшош мүчөлөр жалганса да, толук уйкаштыкты жаратуусу ыктымал. Ал эми фонетикалык түзүлүшү жагынан окшош, үндөш уңгуларга ар башка грамматикалык категорияны жана форманы пайда кылуучу мүчөлөр жалганса,

уйкаштык түзүлүсү арсар: *тун – сун, кан – жан*, бирок *тунук – сунду, канга – жаным* ж.б. Экинчиден, «жанаша колдонулуучу сөздөр» деген да калпыс, себеби уйкашкан сөздөр жанаша эмес, вертикалдык байланышта турушат. Учүнчүдөн, сөздөрдүн акыркы муундары же үндүүлөрү гана үндөштүк жаратууга катышып, толук эмес уйкаштык түзөт деген көз карашка да кошула албайбыз. Себеби айрым контексттердеги толук эмес уйкаштык акыркы муундары же акыркы үндүүлөрдүн үндөштүгү эмес, жалпы эле сөз формаларынын үндөштүгү, тыбыштык жактан жакындыгы аркылуу түзүлөт. Алсак, жогорудагы мисалдарда *сурашты–сыяктуу* уйкаштыгы акыркы *–ты* жана *–туу* муундары же *–ы* жана *–уу* тыбыштары аркылуу, ал эми *жанагы–аялуу* уйкаштыгы акыркы *–гы* жана *–луу* муундары же *–ы* жана *–уу* тыбыштары аркылуу уюшулган деп айтууга болобу? Мында уйкаштыкты акыркы муундары же үндүүлөрү эмес, ошол сөздөрдүн жалпы фонетикалык, формалык түзүлүшү жараткан. Ырас, толук эмес уйкаштыкты түзүүдө сөздөрдүн акыркы муундары көп учурда аныктоочу роль ойнойт, бирок бул көрүнүш бардык толук эмес уйкаштыктарды мүнөздөөчү абсолюттуу критерий боло албайт.

Демек, көркөм текстте белгилүү бир позицияда туруп, вертикалдык карым-катышка ээ болгон сөздөрдүн же, тагыраак, сөз формаларынын дээрлик көпчүлүк же бардык фонетикалык элементтери өздөрүнүн сапаттык касиеттери жагынан дал, шайкеш келип, кайталанса, толук уйкаш болот, ал эми кайталануу, дал келүү айрым гана тыбыштардын сапат-касиеттерине тиешелүү болуу менен үндөштүк жаралса, толук эмес уйкаштык болуп эсептелет.

Тилдеги тыбыштар бири-бирине түрдүү негизде жана ар кыл даражада окшош болушу ыктымал. **Кыргыз тилиндеги көркөм тексттердеги уйкаштык жөнүндө сөз кылганда, андагы негизги роль үндүү тыбыштарга таандык** экенин, демек, сингармонизм законун сөзсүз

эске алуу зарыл. Бирок бул көз караштык **уйкаштык жалаң гана үндүү тыбыштардын негизинде уюшулат деп түшүнбөө керек**, уйкаштык жаратууда үнсүз тыбыштар, алардын сингармонизми да олуттуу роль ойнойт. Ошондуктан уйкаш сөздөрдөгү үндүү, үнсүз элементтердин шайкеш, дал келүү, кайталануу өзгөчөлүктөрүнө жараша толук әмес уйкаштыктарды төмөнкүдөй түрлөргө ажыратууга болот:

1) Үндүүлөрү дал келип, үнсүздөрү дал келбegen же ассонанстык толук әмес уйкаштыктар:

Суктануунун жанды өртү

сулууланды, тиктеди.

Айперинин алгыр көзү

алда кимди издеди. («Кыз»)

Мындағы жанды өртү – алгыр көзү уйкаштыгында үндүүлөрдүн [а, ы, е, ү] дал келген үндөштүгү, тиктеди–издеди уйкаштыгында [и, е, и] дал келүүсү ассонанстык уйкаштыкты жараткан.

2) Үнсүздөрү дал, шайкеш келип, үндүүлөрү үндөшпөгөн же консонанстык уйкаштар:

Жаралып калган үчүн корстон болбой,

Жан багып жүргөн үчүн арстан болбой,

адам бол деп жатпайбы сүйгөн жарды

адам бол деп жатпайбы билген жанды... («Кайдыгерлик»).

Бул контексттеги корстон болбой – арстан болбой редифтүү уйкаштыгы үнсүздөрдүн [р, с, т, н, б, л, б, й] дал келүүсү аркылуу консонанстык мүнөзгө ээ.

3) Аралаш түрдөгү уйкаштыктар:

Көктө,

жерде оттор, оттор

ылдамдыкты шамал коштойт,

бакчасы жок бардык шаарлар –

баласы жок аялга окшойт. («Балдар»). Алынган контексттеги сап акырындагы *коштойт – окшойт* жана сап башындагы *бакчасы – баласы* уйкаштыктары аралаш уйкаштыкты түзүштөт. Себеби алардын элементтеринин үндүүлөр курамы да, үнсүздөр курамы да, негизинен, шайкеш келип, кайталанганы көрүнүп турат.

Уйкаштык теориясынын негиз салуучуларынын бири, проф. В.М.Жирмунский толук эмес уйкаштыкты (өзүнүн классификациясы боюнча так эмес уйкаштык) жогорудагыдай 1) ассонанстык, 2) консонанстык түрлөр менен катар, 3) уйкаш сөздөрдүн муун санындагы айырмачылыктары боюнча, 4) уйкаш сөздөрдөгү басымдын орду боюнча деп төрт түргө ажыраткан. Толук эмес аралаш уйкаштык акыркы эки түрдүн ичинде каралган (Жирмунский 1975, 287-290). Ыр түзүлүшүнүн теориясы боюнча бүгүнкү күнгө чейин эле абдан терең, толук жана системалуу эмгек болуп эсептелгендиктен, проф. В.М.Жирмунскийдин эмгегине таянуу жана кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн: агглютинативдүү, басым туруктуу, сингармонизм күчтүү өнүккөн тил экенин эске алуу менен, кыргызча көркөм тексттердеги толук эмес уйкаштыкты жогорудагыдай үч түргө ажыратуу орундуу деп эсептейбиз.

2. Уйкаштыктын морфологиялык жактан түзүлүшү, башкача айтканда, сөздөрдүн же тагыраак, сөз формаларынын уйкаш бөлүктөрүнүн тигил же бул грамматикалык категорияларга тиешелүлүгү да лингвопоэтикалык талдоо үчүн кыйла маанилүү. Уйкаштыктагы морфологиялык элементтердин мааниси да уйкаштыктын фонетикалык фактор катары маңызын жана семантикалык деңгээл менен карым-катышын ачып берүүдө олуттуу роль ойнойт. Көркөм текстте уйкаштык ар кандай сөз түркүмдөрүнө жана грамматикалык категорияларга тиешелүү сөздөрдөн уюшула берет. Бул жагынан эч кандай грамматикалык чек коюлбайт жана коюлушу да мүмкүн эмес. Буга байланыштуу, грамматикалык (морфологиялык) негизде уйкаштыкты

бир өңчөй жана бир өңчөй эмес уйкаштык деп ажыратууга болот. Бир өңчөй уйкаштык бир эле грамматикалык (морфологиялык) категорияга тиешелүү, бирдей грамматикалык формадагы сөздөрдөн уюшулат.

Мисалы: Кой сарай, короо, шамалдын

койну таш, тамы чабандын,

коктудан чыккан боз түтүн

колундай жылуу аялдын. («Кой сарай, короо...»). Бул контекстте уйкаштык шамалдын–чабандын–аялдын илик жөндөмөсүндө турган зат атооч сөздөрдөн уюшулуп, бир өңчөй мүнөзгө ээ болгон.

Ал эми ар башка грамматикалык категорияларда, формаларда турган сөздөрдөн түзүлгөн уйкаштыкты бир өңчөй эмес уйкаштык иретинде кароого болот:

Жер шимшилеп, желип-жортуп агылган,

Желаргыдан келет тынбай сайгак нур.

Жакадагы жалбыз жыттуу айылдан

Жанган оттор бака болуп чардан тур. («Түн»). Алынган контексттин саптары агылган–айылдан жана сайгак нур–чардан тур уйкаштыкты аркылуу вертикалдык байланышка киришкен. Мында агылган–айылдан уйкаштыгынын компоненттери атоочтук формасындагы этиш жана чыгыш жөндөмөсүндөгү зат атооч сөз формалары, ал эми зат атооч+зат атооч түрүндөгү эпитеттик конструкция болгон сайгак нур татаал этиштик форма чардан тур менен уйкаштык түзгөн. Компоненттердин түрдүү грамматикалык формаларга, категорияларга тиешелүүлүгү аларды бир өңчөй эмес уйкаштык деп эсептөөгө шарт түзгөн.

Уйкаштыкты грамматикалык түзүлүшү боюнча жогоркудай түрлөргө ажыратып кароонун лингвопоэтикалык жана композициялык, ошондой эле лексика-семантикалык негизи бар. Себеби **бир өңчөй уйкаштыктар жалаң гана фонетикалык фактор иретинде**

түшүндүрүлбөстөн, лексикалык жана синтаксистик параллелизм менен да шартталган. Мында кээде бүтүндөй тексттеги, көп учурда сабактардагы, саптардагы параллелизм тууралуу айтууга болот. Негизинен, параллелизм жуптук катары эсептелет: анын бир бөлүгүн экинчиси аркылуу түшүнүүгө, аныктоого болот, ал эми экинчи бөлүгү биричисинин аналогу иретинде эсептелет. Бирок бөлүктөр опокшош же бирдей эмес, ошол эле учурда бири биринен бөлүнүп каралбайт, жалпы белгилерге ээ болушат да, белгилүү бир карым-катыш боюнча барабарлашат. Бир өңчөй уйкаштыктардын параллелизмин грамматикалык категориисы жана формасы жактан эле эмес, синтаксистик функциясы жактан да бирдей сөз формалары аркылуу юшулушу менен мүнөздөөгө болот. Мисал келтирип көрөлгү:

Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт,

Көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт.

Жолду көрбөй жок болушат ақыры,

Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт. («Падышалар»).

Бул кыска тексттеги уйкаштыктын компоненттери *көрүшпөйт–көнүшпөйт–өлүшпөйт* уңгу этишке кош мамиленин *–ыш*, терс форманын *-ба*, чакчылдын *–й* жана келер чактын *–т* мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалган сөз формалары болуп эсептелет. Грамматикалык категориисы жана формасынын бирдейлиги менен катар, алар бирдей синтаксистик – баяндоочтук – функцияда турушат. Лексикалык, грамматикалык жана синтаксистик параллелизмди түзүшү уйкаш сөздөрдүн ортосундагы вертикалдык байланыштын тыгыздыгын да шарттаган. Көп учурда бир өңчөй уйкаштыктын компоненттери катары атоочтук сөз түркүмүнө тиешелүү сөздөрдүн кызмат кылышы акцент предметтик, объектилик мазмунга коюлуш зарылдыгын шарттайт.

Ал эми бир өңчөй эмес уйкаштыктар лексикалык-синтаксистик жактан параллелизм кызматын аткара алbastыгы түшүнүктүү, себеби

алар грамматикалык түзүлүшү жагынан да, синтаксистик функциясы жагынан да түрдүү мүнөзгө ээ болгон сөз формаларынан уюшулат:

Калган-каткан карды шамал *кубалаң*,

Карга да жок, аңыз дырдай *жылаңаң*,

Жыртык тонун кийип алып кыйкайган

Жылгадагы кырдын жалғыз *тумагы ак.* («Жаз»). Бул контексте сап ақырындагы *кубалаң* – *жылаңаң* – *тумагы ак* уйкаштыгы бир өңчөй эмес, анткени анын компоненттери түрдүү грамматикалык категория, формадагы, синтаксистик функциядагы бирдиктерден түзүлгөн жана алар лексикалык-синтаксистик параллелизм түзө алышпайт. Бир өңчөй эмес уйкаштыктар тыбыштык жактан шайкеш, үндөш болгону менен, маанилик жактан карым-катьш카 ээ болбогондой сезилет. Бирок бул – сырткы, үстүрт көз караш. Анткени, жогоруда белгиленгендей, кандай түрдөгү уйкаштык болбосун, уйкаш сөздөр өз ара вертикалдык, көп учурда метафоралык карым-катьшка ээ болуу менен, көркөм тексттин семантикалык деңгээлине чыгууда олуттуу роль ойнойт. Алсак, жогорку контексте *кубалаң* – *жылаңаң* уйкаштыгынан келип чыккан вертикалдык байланыш себеп-натыйжа ассоциациясын жараткан семантикалык карым-катьшка кирсе, *жылаңаң* – *тумагы ак* уйкаштыгы антонимдик мүнөздөгү карым-катьшта турат. Мындай ассоциациялар жаздын образын, мүнөзүн ачып берүүчү фактылык маалыматты жана эски менен жаңынын күрөшүн туюндурууучу подтексттик маалыматты туюндурууга көмөк көрсөтөт.

3. Уйкаштыкка кирген сөз формаларынын тутумдук түзүлүшү боюнча уйкаштык жөнөкөй жана татаал уйкаштык болуп ажыратылып жүрөт (Рысалиев 1965, Керимжанова 1964, Томашевский 1959, Донецких 2005 ж.б.). Жөнөкөй уйкаштык көркөм тексттеги эки же андан көп саптагы бирден гана сөз формаларынын тыбыштык жактан шайкештигине, үндөштүгүнө негизделген вертикалдык байланышы аркылуу уюшулат:

Колунда – жер. *Бутунда* –

Жол тагдыры *чытырман*.

күндөр агат *тушуңда*,

үндөр агат *чыкырган* («Асманың күн булутсуз...»). Бул контексттеги *бутунда* – *тушуңда*, *чытырман* – *чыкырган* уйкаштыктары жөнөкөй уйкаштыктын мисалы болуп эсептелет, анткени алар бирден гана сөз формаларынын фонетикалық жактан окшоштугу, үндөштүгү аркылуу уюшулган. Ал эми татаал уйкаштык саптардагы эки, сейрек учурда андан көп сөз формаларынын фонетикалық окшоштукка негизделген вертикалдык байланышы:

Кырандар калар *салкындал баскан*,

Кыргыз көл калар *каркылдал каздар*.

Кызыл гүл калар күз келбей солуп

Кыргыз жер калар *калкылдал жаткан*. («Акыркы ыр»).

4 саптан турган бул контексттеги сап аkyрындагы *салкындал баскан* – *каркылдал каздар* – *калкылдал жаткан* жана сап башындагы *кыргыз көл* – *кызыл гүл* уйкаштыктарын татаал уйкаштыктын айкын үлгүлөрү деп эсептөөгө болот. Белгилей кетүүчү нерсе, татаал уйкаштыкта саптардагы уйкаштык түзгөн сөз формаларынын саны бирдей (бардыгында тең 2 ж.у.с.) болушу милдеттүү эмес. Уйкаштыктын бир саптагы компонентинин элементтеринин саны башка саптагы компоненттин элементтеринин санынан айырмалуу болуу менен, татаал уйкаштыкты жараткан учурлар орун алат. Мында уйкаштыктын бир компонентин түзгөн 2 же андан ашык сөз формалары бир акценттик, көп учурда синтаксистик топко биригип, бүтүндүктүү түзөт. Мисалдарды карап көрөлү:

...айылдын четиндеги үй

бапырандал

талааны *жара күлөт*,

эркектер эрдемсишип,
аялдар алагүрөөк... («Той»);
Кыйырыңа кыгырап камок толуп,
Кыргызбайдын кычырап жаны от болуп,
Кыргызбайга бу да жок, а жок болуп ... («Кыргызбай менен
Кыргызгүл баяны»);
Кулады курсанк «кур» этип,
Жалыны өчтү түтүндүн.
Жашыл бак сымал «дүр» этип,
Жалбырак сымал үзүлдүм. («Кандай от кимге туш болмок...»)
ж.б. Берилген контексттердеги *жара күлөт – алагүрөөк, камок толуп – жаны от болуп – а жок болуп*, «кур» этип–«дүр» этип, *жашыл бак – жалбырак* татаал уйкаштыктарынын бир компонентин түзгөн 2 же андан көп сөз формалары акценттик бүтүндүктү түзүп, синтаксистик байланышта экени көрүнүп турат. Экинчи жагынан, алардын вертикальдык байланышынан келип чыккан семантикалык карым-катьштар да тыгызыраак мүнөзгө ээ болгон: «кур» этип – «дүр» этип, *жашыл бак – жалбырак* уйкаштыктары синонимдик, *камок толуп – а жок болуп* антонимдик, *жара күлөт – алагүрөөк, жаны от болуп – а жок болуп* себеп-натыйжалык маанидеги карым-катьшты түзүү менен, жалпы тексттин жана контексттин семантикалык деңгээлине чыгуучу катарларды (уйкаштык контрапункт) жаратышкан.

Татаал уйкаштыктын кеңири тараган түрү – редифтүү уйкаштык:

Өмүрдү карай өмүр

өгөлүп далай өмүр

өөдө-ылдый өтсө дагы

өзүңсүн Абай өмүр («Өмүрдү карай өмүр...»);

Талкалантан айнектен кирген шамал,

Көкүрөктүү бычактай *тилген шамал*.

калдаң-калдаң каректе *турган шамал*

апакемдин көзжашын *жууган шамал*,

шамал, шамал ... («Шамал») ж.б.

Редифтүү татаал уйкаштар жогоруда белгиленген лексикалык жана синтаксистик параллелизмдин айкын үлгүлөрү болуп саналат. Мындай уйкаштыктар көбүн эсे нерсенин, көрүнүштүн же процесстин түрдүү жактарын, белгилерин көрсөтүүчү кызмат аткарып, бири-бири менен маанилик жактан бекем байланышта, жакындыкта турат.

4. Уйкаштыктын элементтеринин лексикалык мұнөзү тууралуу сөз болгондо, төмөнкүлөргө токтолуу жөндүү.

Ар бир тилде көпчүлүккө белгилүү болуп, салттуу мұнөз күтүп калган уйкаштыктар болот. Мисалы, орус тилинде *радость – сладость – младость, лето – это, слезы – грезы, очи – ночи, любовь – кровь* ж.б.

Ушундай эле салттуу мұнөзгө ээ болгон уйкаштыктар кыргыз тилиндеги көркөм тексттерде да арбын: *сүйүү – күйүү, өзү – сөзү – көзү, карагат – жаралап – баратат, күн – түн – үн, сезим – кезим, калаа – талаа, жылдыз – күндүз – кыргыз – турмуш* ж.б. Бул түрдөгү уйкаштыктар ар кыл көркөм тексттерде жыш кездешүү менен, белгилүү бир даражада шаблондук мұнөзгө ээ болуп калган. Маселен, көркөм текстте «көз» сөзү же анын түрдүү формалары уйкаштыктын бир компоненти катары колдонулса, тексттин кийинки саптарында *өз, сөз* же алардын тиешелүү формалары уйкаштык түзөрү алдын-ала эле белгилүү. Экинчи жагынан, мындай уйкаш сөздөрдүн ортосундагы семантикалык байланыштар да шаблондуу мұнөзгө ээ болуп, алардын эффектиси, таасири начарлашина, кәэде жоголуп кетишине шарт түзгөн. Себеби шаблондуу уйкаштыктарда бир элемент кандай сөздөр менен уйкаштык түзөрүн алдын-ала билип-туюу алардын жана контексттин, жалпы тексттин фонетикалык, фонологиялык тарабын көнүл буруп кабылдоого түрткү

бере албайт. Ошону менен бирге шаблондуу уйкаш сөздөрдүн ортосундагы байланыш табигый мыйзам ченемдүү мүнөзгө ээ сыйктуу таасир жаратат. Шаблондуу уйкаштыктар көркөм адабияттагы, өзгөчө, поэзиядагы сөздүн картаюусу, эскирүүсү сыйктуу көрүнүш (историзм, архаизм маанисинде әмес) менен байланыштуу. Мындай сөздөр көп колдонула берип, «онуп» кеткендей таасир калтырат. Бул фактор алардын көркөм-эстетикалык кунарын төмөндөткөнсүйт. Шаблондуу уйкаштыктар көбүн эсе жаңы үйрөнчүк жаш калемгерлердин тексттеринде арбын учурайт. Ошондуктан аларды чыгармачылыкка машыгуунун, чыгармачылык техникины өнүктүрүү-өркүндөтүүнүн бир баскычы иретинде кароого болот.

Бирок шаблондуу уйкаштыктар кездешкен көркөм тексттердин бардыгынын таасири, эстетикалык кунары аз деп бир жактуу бүтүм чыгаруу – калпыс. Автордун чыгармачылык дараметине, талант-шыгына, интеллектуалдык деңгээли менен дүйнөтаанымына, чыгармачылык натурасынын маанайына жараша шаблондук, салттуу уйкаштар да жаңыча түскө, күтүлбөстүк эффектиге жана көркөм-эстетикалык жактан маанилүү мүнөзгө ээ болушун четке кага албайбыз. Мисалы:

Себеп әмес, шылтоо издеп кежилдей
 Мин ирекет үй-бүлөмдү алдадым,
 Ата-Журтуң ушул болот сенин деп,
 асыл айлым, баламды алып барбадым. /
 Кайра айланып тапкычакты өзүңдү
 канча кылым калыш керек калаада.
 Кечир мени, карай албай көзүңдү
 тиктеп турган тоолоруца, талааңа... («Асыл айлым»).

Алынган контексттеги өзүңдү-көзүңдү, калаада-талаага шаблондук уйкаштарын көркөм-эстетикалык салмагы төмөн деп баалоо мүмкүн

эмес, себеби алар контексттин мазмунуна, тулкусуна ылайык келип, орундуу колдонулган.

Көркөм тексттерде шаблондуу, салт болуп калган жана кеңири тараган уйкаштыктар менен катар буга чейин кездешпеген же өтө сейрек кездешкен уйкаштыктар да орун алат. Сейрек уйкаштык өзүнө лингвостилистикалык, лексикалык жана лингвопоэтикалык белгилердин татаал комплексин камтыйт. Белгиленип өткөндөй, буга чейин кездешпеген же өтө сейрек кездешкен уйкаштык болушу мүмкүн; лексикалык қурамдын пассивдүү катмарына тиешелүү болгон же кепте аз колдонулган сөздөрдүн уйкаштыгы болушу ыктымал; күтүүсүз, башкача айтканда, өтө алыскы маанилик катарларды, семантикалык талааларды жакындаштырып байланыштырган уйкаштык да болушу мүмкүн. Ошондуктан сейрек уйкаштык жаңычылдык же новаторлук, кәэде экзотикалык мүнөзгө ээ болуп, көңүлгө дароо урунат жана көркөм текстте өзгөчөлөнүп, бөлүнүп турат. Мисалы:

Чүйдө дагы Покровка,

Көлдө дагы Покровка,

Таласта дагы Покровка.

Покровка, Покровка, Покровка

Кыргыздын жериндеги матуировка («Кыянаттык»);

...кыйла жылдар кенебей кете берип

Кыргызбайлар айланды наркоманга

Кыргызгүлдөр айланды жел таманга...

(«Кыргызбай менен Кыргызгүл баяны»).

Кыргызбайың кыйналып иш тапканча

Канча идеяң жок болду мамонт болуп,

Канча балаң жок болду аборт болуп!

(«Кыргызбай менен Кыргызгүл баяны»).

Самолеттор озондорду,

автобустар,
кайчычандар газондорду
бутап, кыйып... («Балдар»).

Жупжука бөлкөсү бар
kyргыздын өлкөсү бар,
кана ким сатып алат?
Бири өлүм,
бири акча
Эки жол бар.

Кана, ким сатып алат
Болгону жети доллар? («33-кат») ж.б.

Бул контексттердеги *Покровка-татуировка*, наркоманга-жел таманга, мамонт болуп-аборт болуп, озондорду-газондорду, эки жол бар-жети доллар уйкаштыктары көнүмүш болуп калган эмес, күтүлбөгөн мүнөзгө ээ болгондуктан, күчтүү таасир бере алат. Көрсөтүлгөн уйкаштыктардын элементтери өз алдынча турганда алыссы маанилик катарларга, семантикалык талааларга тиешелүү болгону менен, көркөм текстте верикалдык байланышка кирип, түрдүү образдык ассоциацияларды жаратышкан. Мисалы, бейтарап стилистикалык алкакта топоним *Покровка* менен денеге сүрөт тартуу өнөрү болгон *татуировканын*, жоголуп кеткен жаныбар мамонт менен медициналык түшүнүк *аборттун* ж.б. эч кандай байланышы жок. Ал эми көркөм тексттин тутумунда алар сейрек уйкаштыктын элементтери катары колдонулуп, өз ара семантикалык карым- катышка ээ болгон. *Покровка-татуировка* атайылап салынган сүрөт-белгинин, наркоманга-жел таманга адам коомундагы терс көрүнүштүн, мамонт болуп-аборт болуп тамырсыз, табылгыс жок болуп кеткендин образдык ассоциациясын пайда кылат. Ал эми озондорду-газондорду

үйкаштыгынан келип чыккан вертикалдык байланышта экология маселесине тиешелүү ой камтылганын баамдоого болот.

Сейрек уйкаштыктар поэтикалык техниканын, автордун чыгармачылык дараметинин, ошондой эле тезаурусунун, сөз байлыгынын көрсөткүчү катары кызмат аткара алат.

Уйкаштыкты тандап колдонуу поэтикалык милдетке көзкаранды. Лирикалык маанайдагы, интимдик мүнөздөгү көркөм тексттерде сейрек уйкаштык өтө эле байкаларлык, обочолонуп бөлүнүп турган мүнөзгө ээ болуп, жалпы тексттин мүнөзүнө, маанайына жана мазмунуна коошибербей, жуурулушуп кетпей, диссонанс жаратышы мүмкүн. Ошондуктан мындай көркөм тексттерде, негизинен, көндүм мүнөзүнө, өтө айкин көзгө уруна бербегенине байланыштуу, салттуу, шаблондуу уйкаштыктар колдонулат. Себеби шаблондуу уйкаштыктар эзелтен айтылып келаткан ойду кайра эле, кәэде жаңыча ракурста кайталоо үчүн кызмат өтөйт:

Сүйлөгөндө сүйүп калар

Сүйкүмдүү бир сөзү бар.

Калың журтту карап калар

Карагаттай көзү бар. («Кыз»).

Ал эми сейрек уйкаштык көп учурда сөздөрдүн лексика-семантикалык байланыш, карым-катышындагы өзгөчө көрүнүштөрдү, жаңылыктарды ачууга өбөлгө болуу менен гражданлык, саясий, публицистикалык мүнөздөгү көркөм тексттерде, ак ыр формасындагы көркөм тексттерде орчундуу кызмат аткара алат.

Уйкаштык – поэтикалык (ыр түрүндөгү) көркөм тексттердин композициялык жана мазмундук түзүлүшүндөгү олуттуу фонетикалык жана семантикалык факторлордун бири. Бирок ал жалаң гана поэзияда орун алышпай, прозада кездешпейт деп айтууга болбойт. Прозалык мүнөздөгү көркөм тексттерде да уйкаштык орун алат жана алар, негизинен, мазмунду ачууга багытталат. Бирок кара сөз формасындагы

көркөм тексттерди лингвопоэтикалық талдоо поэтикалық тексттерди талдоодон бир аз айырмалуу мүнөзгө ээ болгонуна байланыштуу прозадагы уйкаштык башкачараак аспектиде кецири талдоого алышнышы жөндүү.

2.4. Паронимиянын лингвопоэтикалық табияты

Тексттин өзгөчө түрү болуп эсептелген көркөм тексттин түрдүү деңгээлдеринин имманенттик түзүлүшүн гана иликтеп-сыпаттоонун жыйынтыктары ага тиешелүү бардык маселелердин ажытын ачып берүүгө, табият-жетесин, маңызын аныктоого жана түшүндүрүүгө жетишсиз экени айкындалган соң, көркөм тексттеги түрдүү деңгээлдердин структураларынын, элементтеринин ортосундагы байланыштарды изилдеп-талдоо зарылдыгы туулган. Мындай зарылдык көркөм тексттин фонетикалық жактан уюшулушундагы маанилүү факторлордун бири болгон паронимия кубулушуна карата да кызыгууну тереңдетип, аны лингвопоэтикалық факт иретинде иликтөөнү шарттаган. Себеби паронимия көркөм текстти лингвопоэтикалық талдоого алууда тыбыштык окшоштукка, кайталоолорго негизделген фонетикалық көрүнүш катары гана эмес, бардык фонетикалық факторлор сыйктуу эле семантика менен да тыгыз байланыштуу кубулуш болуп эсептелет. Белгилүү филолог-окумуштуу Р.Якобсондун «Поэтикалық тилде фонетикалық жана семантикалық көрүнүштөр кылдат көңүл бурууну талап кылат, анткени тыбыштык түзүлүш менен маанинин ортосундагы байланыш биз ойлогондон алда канча тыгыз» деген пикирине (Якобсон 1987, 274) толугу менен кошулууга жана ал пикир көркөм тексттин фонетикалық жактан уюшулушуну, бардык фонетикалық факторлорго жана көрүнүштөргө, анын ичинде паронимияга да түздөн-түз тиешелүү деп эсептөөгө негиз бар.

Жалпы тилдеги, поэтикалык тилдеги, ошондой эле көркөм тексттеги паронимия кубулушу тууралуу изилдөөчү В.П.Григорьевдин «Поэтика слова» аттуу эмгегинде (Григорьев 1979, 251-294), «Сөздүн поэтикасынын айрым маселелери (лингвистикалык аспект)» аттуу эмгегибизде (Абыкеримова 2003, 87-98) азын-оолак кеп козголуп өткөн. Анда паронимиянын табияты, маңызы, мұнөздүү белгилери, түрлөрү жана көркөм тексттерде көркөм функционалдық максатта колдонулушу жалпы талдоого алынган. Ал эми бул иликтөөбүздө паронимияны поэтикалык фонетиканын фактысы, көркөм тексттин фонетикалык жактан уюшулушунун бир фактору катары лингвопоэтикалык өңүттө талдоого алуу максаты коюлду.

Бул багытта сөз баштоодон мурда, бир жагдайга токтоло кетүү жөндүү. Сыпattама грамматикаларда, стилистика, семасиология боюнча эмгектерде, лингвистикалык сөздүктөрдө уңгулаш жана тыбыштык түзүлүшү жактан окшош сөздөрдү паронимия катары кароо салты орун алган. Мындай принцип боюнча, сөздөрдүн формалык жактан окшоштугу же жакындығы алардын семантикалык жана этимологиялык жакындығына түздөн-түз байланыштуу. Ал эми сөздөр ар башка уңгулардан пайда болуп, формалык же фонетикалык түзүлүшү жактан окшош болсо, парономасия (парономазия), жакын болсо, паронимдик аттракция деп эсептелип жүрөт. Мындай бөлүштүрүү жалпы лингвистика үчүн шартталган мұнөзгө ээ экени айкын, ал эми лингвопоэтикада мындайча бөлүштүрүп кароо чаржайыттыкты, зарылдығы жок, ашкере майдаланууну жаратышы мүмкүн. Ошондуктан аталган үч көрүнүштү барабарлаштыруу менен, шарттуу түрдө паронимия деп алуу ынгайлуу деген пикирдебиз. Тактап айтканда, лингвопоэтикада туюндуруу планы же формалык түзүлүшү боюнча белгилүү бир даражадагы окшоштукка ээ болгон сөздөр талдоого алынышы талапка ылайык. Алар уңгулаш да, түрдүү уңгудан да болушу

мүмкүн. Ошондой болсо да, ар башка унгудагы сөздөрдүн паронимдик карым-катьшы кыйла маанилүүрөөк жана таасирдүүрөөк. Анткени формалық окшоштук паронимдерди мүнөздөөчү жалгыз критерий эмес, көркөм тексттин структурасында алар өз ара семантикалық карым-катьштарды жаратуу менен, буга чейин талдоого алынган фонетикалық факторлор (тыбыштык кайталоолор, уйкаштык) сыйктуу эле тексттин семантикалық деңгээлине чыгууда кызмат кылат. Паронимдердин семантикалық карым-катьшы, негизинен, маанилик жактан жакындык, синонимдүүлүк, симметрия же карама-каршылык, контраст, антиномия эффектилерине негизделген. Ал эми кыргыз тили агглютинативдүү тил экенин эске алганда, унгулаш сөздөрдөн пайда болгон паронимдер ансыз деле семантикалық байланышка ээ жана алардын көркөм тексттеги өз ара байланышы күтүлбөгөн маанилик эффектилерди жаратышы, көркөм-эстетикалық салмакка ээ болуусу татаал.

Паронимия да – тыбыштык кайталоолорго негизделген кубулуш. Мында тыбыштык жактан окшоштук, кайталоо даражасын минималдуу чеги 2 үнсүздөн турган тыбыштык комплекс түрүндөгү консонанттык модель аркылуу белгилөө талапка ылайык, тактап айтканда, аныктоочу роль үнсүз тыбыштарга тиешелүү. Көп учурда үндүү тыбыштардын үндөштүгү, дал келүүсү милдеттүү шарт болуп эсептелбейт. Бирок бул абсолюттуу мүнөздө эмес, анткени үндүүлөрдүн окшоштугунан, кайталануусуна негизделген паронимдер да кездешет. Ошондой эле кәэде моделге кирген үнсүздөрдүн орун алуу тартиби да сөзсүз түрдө сакталышы талап кылынбайт. Себеби практикалық материалды талдоодон көрүнгөндөй, үнсүздөрүнүн орун алуу тартиби толук сакталбаган айрым сөздөрдүн формалық жактан окшоштук даражасы кыйла жогору болуп, паронимдер катары эсептөөгө толук шарт түзөт. Ошондуктан көркөм тексттеги паронимдер бир нече тыбыштарынын

окшоштугу, кайталанышы дал келүүсү эмес, 2-3 тыбыши боюнча гана айырмаланары менен мүнөздөлөт. Мисалы:

Адырмактуу бир белден

Айым көрдүм иймейген.

Карын көрдүм аптапта,

Кайың көрдүм ийрейген. (иймейген-ийрейген) /

Теңир берген доолабай

Терек көрдүм шооладай.

Тепчиң өткөн жолдорду

Теменелүү шоонадай. (шооладай-шоонадай) /

Сугу түшкөн султан жан

Сүүну көрдүм суйкайган.

Сулуу төрүн жана да

Сүүрун ийин ултарган. (сүүну-сүүрун)

(«Чычкан капчыгайын көргөндө»)

Чачырап Күн да кактады

Чатырап сулуу басты ары.

Чалкадан түшүп...Денесин

Чалкыган кумга таштады (чачырап-чатырап, чалкадан-чалкыган).

(«Кумдагы сулуу»)

Паронимияны формалык түзүлүшү, тактап айтканда, фонетикалык түзүлүшү жагынан окшош сөздөрдүн парадигматикалык карым-катышы катары эсептөөгө болот. Негизинен, формалык белгилери боюнча аныкталгандыктан, тилдеги, ошондой эле поэтикалык тилдеги паронимиянын чегин, потенциалын аныктоого мүмкүн эмес. Анткени паронимдер лексика-грамматикалык жактан да ар түрдүү келип, белгилүү бир сөз түркүмүнө тиешелүү болушу милдет эмес. Бирок бул маселе боюнча айрым изилдөөчүлөр башкачараак пикирде экенин көрсөтө кетүү жөндүү. Мисалы, профессор Т.Ашираев паронимдердин

негизги белгилери катары пароним сөздөрдө басымдын бирдей муунга түшкөндүгүн, бир лексика-грамматикалык катарды түзгөндүгүн, бир сөз түркүмүнө тиешелүүлүгүн белгилеп, алар кепте нерсенин, түшүнүктүн же заттын атын атоо маанисинде колдонулат деген (Аширбаев 2000, 125-126).

Биздин пикирибизче, паронимдерди мындай белгилер боюнча аныктоо тил илими, стилистика үчүн негиздүү болушу мүмкүн, бирок ЛП үчүн поэтикалык тилде орун алган паронимдердин табиятын, функционалдык жана эстетикалык маанисин ачып берүүгө жетишсиз. ЛПда паронимдер кенири алкакта каралышы зарыл. Бир жагынан, 1-главада белгиленгендей, тилдин бардык көрүнүштөрү, кубулуштары поэтикалык тилде башкача мүнөзгө ээ болуп, башкача критерийлердин негизинде аныкталат, экинчиден, жогоркудай белгилер паронимдердин поэтикалык тилдеги потенциалын чектөөчү мүнөзгө ээ. Анткени: 1) Кыргыз тилинде басым туруктуу жана ал, негизинен, сөздүн акыркы муунуна түшөрү белгилүү, андыктан паронимдерде басымды факультативдик белги катары гана кароого болот (бул жерде негизги басым тууралуу гана айтылууда); 2) Паронимдер бир лексика-грамматикалык катарды түзүп, бир сөз түркүмүнө тиешелүү болушу милдеттүү деп эсептебейбиз. Паронимдик карым-катьшты жаратууда формалык окшоштук, жакындык негизги критерий болуп саналгандыктан, пароним сөздөр түрдүү лексика-грамматикалык катарларга жана сөз түркүмдөрүнө тиешелүү боло берет. Бул жагынан алар омонимдерге жакын келишет; 3) Паронимдер нерсенин, түшүнүктүн, заттын атын атоо маанисинде колдонулат деген көз карашка да кошулууга болбойт. Бул белги боюнча, атоочтук сөз түркүмдөрүнө, негизинен, зат атоочко тиешелүү сөздөр жана затташкан маанидеги сөздөр гана паронимдерди түзө алышат деген жыйынтык чыгарылыш керек. Ал эми поэтикалык тилде бардык эле сөз түркүмдөрүнө тиешелүү

сөздөр паронимдер боло алары, паронимдик карым-катыш түзгөн түгөйлөрдүн ар бири ар башка сөз түркүмдөрүнө тиешелүү боло берери практикалык материалдардан байкалып турат.

Көркөм тексттерде пароним катары поэтикалық тилдин бардык бирдиктеринин (экспрессемалар да, кураштыруучу каражаттар да) кызмат аткаруу мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Буга байланыштуу, көркөм тексттерде паронимдердин семантикалық карым-катышынын чеги өтө кецири болушу мүмкүн: айрымдары синонимдеш болсо, айрымдары бир эле же жакын семантикалық талааларга тиешелүү болот, ал эми кээ бир паронимдер өтө алыскы, байланышы жок семантикалық катарларды байланыштырат. Демек, паронимия аркылуу жакынкы жана алыскы семантикалық, ошондой эле тематикалық талаалардын ортосундагы байланыш, карым-катыштарды ачып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындай карым-катыштар, өз кезегинде, көркөм тексттеги образдык ассоциациялардын багытын аныктоого шарт түзө алуу менен, ойдун поэтикалық-эстетикалық жактан ишенимдүүлүгүн далилдөө, бекемдөө кызматын аткарат.

Олуттуу фонетикалык фактор болгон уйкаштыктын семантикалык эффектиси, негизинен, 2-4, өтө сейрек учурда 2-6 саптын чегиндеги тегиздикте аныкталары белгилүү. Ал эми паронимдердин ортосундагы карым-катышты 1 саптан 4 сапка чейинки чектерде аныктоо ыңгайлую деп эсептейбиз. Себеби уйкаштыктан айырмаланып, паронимдер 1 эле сапта кездешүүсү да мүмкүн, жанаша саптарда да кездешүүсү мүмкүн. Экинчи жагынан, поэтикалық көркөм текстте мындай чектеги контекст талдоого алынуучу тилдик кубулуш, бирдик үчүн басымдуу учурда оптималдуу мүнөзгө ээ деп эсептелет. Ырас, тексттин ар бир бирдиги, элементи жалпы тексттин маани-маңызы менен байланыштуу экени талашсыз, бирок алардын негизги табият-жетеси, маңызы жана өзгөчөлүгү контексте гана даана, так аныкталып, көркөм тексттеги

лингвопоэтикалык талдоону контексттик принципте жүргүзүү ыңгайлуу экенин эске алуу зарыл.

Демек, паронимиянын фонетикалык жана семантикалык карым-катьштары 1-4 саптан турган контекстте аныкталып, паронимдер өз ара контакттылуу жана дистанттык байланышта, уйкаштыктын элементтери катары вертикалдык байланышта, ал эми семантикалык жактан жакындык же антонимдик байланышта болуусу мүмкүн. Бул белгилер паронимдердин бардык түрлөрүнө: вокалдык паронимдерге да, консонанттык паронимдерге да, аугменттик паронимдерге да тиешелүү. Поэтикалык тилдеги паронимдердин классификациясы жөнүндө жогорудагы эмгекте айтылган (кар.Абдыкеримова, 2003, 15-96). Бул классификацияга айрым бир тактоо, толуктоо киргизе кетүү талапка ылайык деп эсептейбиз. Бириңчиден, паронимдердин консонанттык моделинин толугу менен дал келүүсү, ал эми үндүүлөр боюнча айырмаланышын консонанттык паронимия деп кароо жөндүү. Өз кезегинде, ага карама-каршы келип, үндүүлөрү толугу менен дал келген, ал эми үнсүздөр курамы жагынан айырмачылыкка ээ болгон паронимдерди вокалдык паронимия деп эсептөө талапка ылайык. Бул – паронимдердин көрсөтүлгөн түрлөрүнүн өзгөчөлүгүн тагыраак ачып берүү максатын көздөп, принципиалдуу түрдөгү өзгөрүү киргизбеген формалдык мүнөздөгү тактоо. Экинчиден, көркөм тексттерди, практикалык материалды талдоонун натыйжасы паронимдерди кошумча дагы бир түргө ажыратып кароо зарылдыгын пайда кылды. Аларды шарттуу түрдө субSTITУЦИЯЛЫК паронимдер деп атадык. СубSTITУЦИЯЛЫК паронимдердин консонанттык моделинин бирден тыбыштары айырмалуу болуп, мындай айырмалуу үнсүздөр моделдин башында да, ортосунда да, акырында да орун алуусу мүмкүн экени байкалды. Мисалы:

Уялба, Эштек байке,

Кызаңдап бармагындын башы чыгып,

Кыргызың бүт көрүнгөн чокоюңдан.

Эшегинди токун да очорулган

Тектирден тезек терип,

Терек кый токоюңдан. («Эгемендүү Эштек»);

Токтогул сызык болуп сызып аппак

кыранда кызыл аптап... («Токтогул сызык болуп...») ж.б.

Берилген контексттердеги паронимдердин консонанттык модельди түзгөн үндүүлөрү саны боюнча да, орун алуу тартиби боюнча дээрлик дал келип, бирден гана тыбыштары боюнча айырмаланары көрүнүп турат: чокоюңдан-токоюңдан (ЧКЙНДН-ТКЙНДН), тезек-терек (ТЗК-ТРК), сызык-сызып (СЗК-СЗП). Бул түрдөгү паронимдер көркөм тексттерде арбын кездешкендиктен, аларды башка түрлөрдөн бөлүп, өзүнчө кароо максатка ылайык деген пикирдебиз.

Акын Ш.Дүйшееевдин поэтикалык чыгармаларында кездешкен паронимия көрүнүштөрүн талдап көрөлү.

1. Консонанттык паронимия:

Кокустан сен аларга-

Ысык-Көлдү жегин десен,

Азыр эле устукандап,

Кокустан сен аларга-

Ысык-Көлдү саткын десен,

Чемичке саткан өндүү

Азыр эле сатып кирмек ыстакандап! («Ысык-Көлдү сакта дейсин»).

Бул контексте консонанттык паронимиянын көрүнүшү болуп устукандап- ыстыкандал эсептелет. Паронимдердеги консонанттык модель толугу менен сакталган жана кайталанган (СТКНДП-СТКНДП), үндүү тыбыштар боюнча бир аз айырмаланары көрүнүп турат. Бул паронимдер дистанттык байланышта, ошондой эле бир өңчөй, толук,

сейрек уйкаштыктын элементтери катары вертикалдык байланышка да ээ болушкан. Демек, жалпы тексттин жана контексттин семантикалык деңгээлине чыгууга өбөлгө болуучу маанилик карым-катьшты жаратышкан. *Устукандап-ыстакандап* паронимдеринин өз ара семантикалык карым-катьшы атايылап майдаланып, бөлүнүп-жарылган нерсенин образдык ассоциациясын жаратат.

Ш.Дүйшеевдин поэтикалык тексттеринде кездешкен *келгин-келген* (КЛГН-КЛГН), *кушту-кышты* (КШТ-КШТ), *тоолор-төөлөр* (ТЛР-ТЛР) ж.б. паронимдери да консонанттык паронимиянын үлгүлөрү болуп саналышат.

2. Метатезалык паронимияда консонанттык моделди түзгөн үнсүздөрдүн орун алуу тартиби туруктуу болбойт:

Азыркы манаптардын кийимдерин

Асыл, асыл таштан токыйт.

Азыркы манаптардын улан-кызы

Асыл, асыл кийим кийип

Алыс, алыс жактарда окуйт. («Эгемендүү Эштек»).

Алынган контексттеги метатезалык паронимдер *алыс-асыл* (СЛ-ЛС) дистанттык байланышта турат, ал эми алардын ортосундагы семантикалык карым-катьш симметриялуу мунөзгө ээ болуп, контексте кол жетпеген, кымбат түшүнүктөр тууралуу сөз болуп жатканынан кабар бере алат. Ушул өндүү эле метатезалык паронимиянын мисалдары катары *унутулуп - улутунуп* (НТЛП-ЛТНП), *күнсүрөп-курсунөт* (КНСР-КРСН), *мунүң - мунүн* (МНЦ-МҢН) ж.б. көрсөтүүгө болот.

2. Эпентезалык паронимия паронимдердин консонанттык моделинин ичине дагы бир үнсүздүн кошулушу менен мунөздөлөт:

Таянсын деп таяк койбой,

Тайысын деп бут койдук... («Кел, сүйлөшөлү»).

Мында *таянсын-тайысын* (ТЙНСН-ТЙСН) эпентезалык паронимдери

дистанттык байланышта болуп, семантикалык жактан антонимдик карым-катьшты түзүшкөн. Алардын мындай карым-катьшы контексттин мазмуну менен байланыштуу. Көркөм тексттерде орун алган *жаркынсың-жакынсың* (ЖРКНС-ЖЖНС), *сүйкүмдүү-сүйцүмдүү* (СЙКМД-СЙМД), *көйнөк-көнөк* (КЙНК-КНК), *жөндөп-жөнөп* (ЖНДП-ЖНП) ж.б. эпентезалык паронимдер катары мүнөздөөгө болот.

4. Аугменттик паронимия эпентезалык паронимияга жакын, ал консонанттык моделдин биринин башына дагы бир үнсүздүү кошулушу менен мүнөздөлөт:

Колунда – Жер. Бутунда-
жол тағдыры чытырман.

Күндөр агат тушунда,

Үндөр агат чыкырган («Асманың Күн булутсуз...»).

Күндөр-үндөр (КНДР-НДР) паронимдери сап башында орун алган уйкаштыкты да түзүү менен, симметриялык мүнөздөгү, параллелизм карым-катьшына ээ болгон. Башка контексттерде кездешкен *агылган-чагылган* (ГЛГН-ЧГЛГН), *керилген-өрүлгөн* (КРЛГН-РЛГН), *аңқылдан-шаңқылдан* (ҢКЛДП)-ШНКЛДП), *эзилген-сезилген* (ЗЛГН-СЗЛГН), *бөлкөсү-өлкөсү* (БЛКС-ЛКС) ж.б. паронимдери да аугменттик паронимия деп эсептелет.

5. Вокалдык паронимия консонанттык паронимияга карама-каршы келип, пароним сөздөрдөгү үндүүлөр курамынын толугу менен дал келиши, кайталанышына негизделет:

Мөндүрдөй бир жаап көрүнгөн

Мөлтүр кез өттү өмүрдөн.

Мөлтүрөп түштүк ар кайда

Мөмөдәй шактан төгүлгөн («Караган-Жайык»)

Бул контексттеги *мөндүрдөй-көрүнгөн-өмүрдөн-мөлтүрөп-төгүлгөн* сөздөрүндө үндүүлөр курамы (ΘYΘ) толугу менен дал келип,

кайталангандыктан, аларды вокалдык паронимия деп эсептөөгө болот. Алардын ортосунда семантикалық карым-катыш тыгыз жана кецири, себеби вертикалдық да, горизонталдық да, кайчы байланыштарды да жүргүзүүгө болот жана мындай байланыштардан кайрылып келбес, кайталанбас, таза нерсенин метафоралық образдық ассоциациясы жаралат. Кыргыз тилиндеги сингармонизм законуна ылайык, вокалдык паронимия арбын учурдай, бирок паронимиянын дал ушул түрүндө сөздөрдүн тыбыштык түзүлүшү жактан окшоштук, жакындык даражасы азыраак болорун белгилей кетүү керек. Вокалдык паронимдер көркөм тексттерде үндөштүктүү, уйкаштыкты камсыз кылуу милдетин аткарат.

5. СубSTITУЦИЯЛЫК ПАРОНИМИЯ, ЖОГОРУДА БЕЛГИЛЕНИП КЕТКЕНДЕЙ, КОНСОНАНТТЫК МОДЕЛДЕГИ БИР ҮНСҮЗДҮН АЙЫРМАЛАНЫШЫ МЕНЕН МҮНӨЗДӨЛӨТ:

Жер аттарын өзгөртүп кыяматтык,

Жерге-сууга жасадык кыянаттык. («Кыянаттык»).

Кыяматтык-кыянаттык (КЙМТК-КЙНТК) паронимдеринин консонанттык курамы бирден тыбыштары боюнча гана айырмалануу менен, тыбыштык түзүлүшү жагынан абдан окшош экени байкалып турат. Негизинен, бул түрдөгү паронимдерде басымдуу түрдө үндүүлөрү да дал келип, толугу менен кайталанат жана тыбыштардын орун тартибинде айырмачылык өтө сейрек кездешет. Формалык жактан өтө окшош болгону менен, мындай паронимдер көп учурда ар түрдүү семантикалық талааларга, катарларга тиешелүү болушат. Бирок көркөм тексттин тутумунда семантикалық карым-катыш түзүп, маанилик байланышка ээ болот. Мисалы, **кыяматтык-кыянаттык** паронимдеринин ортосунда антонимдик байланышка негизделген семантикалық карым-катыш келип чыккан жана ал контексттин, жалпы тексттин мазмунуна багытталган. Ш. Дүйшөевдин поэзиясында ушул түрдөгү паронимдер өтө жыш кездешерин белгилөөгө болот: **жалғызылм-**

жылдызыым (Г-Д), чабат-чалат (Б-Л), жакишилыкты-жашичиликты (К-Ч), жоолуктай-жолукпай (Т-П), көшөрдү-нөшөрдүн (К-Н), кайран-кайдан (Р-Д). көрүшпөйт-көнүшпөйт (Р-Н), Айдын-айдың (Н-Ң), кезеп-кезек-кезет (П-К-Т) ж.б. СубSTITУЦИЯЛЫК паронимдер айрым учурда паронимдик уячаларды да түзөрү байкалды. Мында бир нече сөздөр 1-2 тыбышындагы айырмачылыктарга ээ болуп, удаалаш түрдөгү (чынжырча түрүндөгү) паронимдерди түзүшөт:

Акыйкаттық, кайдасың?

Бир карасам, барса келбес жайдасың,

Бир карасам, кылт-кылт этип жардасың («Акыйкаттық жөнүндө ыр»). *Кайдасың – жайдасың – жардасың* паронимдери (К-Ж, Й-Р) тыбыштары боюнча айырмачылыкка ээ болуп, паронимдик уячаны түзүшкөн. Ушул сыйктуу эле *дарегиндей – данегиндей – карегиндей* (Р-Н, Д-К), *камыр – жумур – тамыр* (К-Ж-Т) ж.б. паронимдерин да паронимдик уячага киришет деп эсептей алабыз. Уячаны түзгөн паронимдердин ортосунда да семантикалык карым-катыш түзүлүп, жалпы тексттин семантикалык деңгээлине чыгууга багытталат.

Паронимдер айрым учурда көркөм текстке тамашалуу, сатиralуу, мыскылдуу же пародиялуу мүнөз, түс берүү максатында да пайдаланылат:

Бирок,

Жолдогон кемтик дайым бар

Жок кылчу бир аз «майың» бар,

Жоргонду салып баратып

Жортоктоп кетмей жайың бар.

Мисалы,

Аркыра менен шаркыра,

Баркыра менен жаркыра,

Каркыра менен партия... («Төкмө ырчы Эстебес Турсуналиевге»).

Бул контекстте *аркыра-шаркыра-баркыра-жаркыра-каркыра* өз ара паронимдик байланышка ээ болуп, паронимдик уячаны түзүшкөн. Бирок бир контекстте мындай бир канча паронимдин орун алышы жана алардын маанилик карым-катьшы көркөм чыгармачылыкта маанимазмун 2-орунга сүрүлүп, алдыңкы планга формалдык момент чыккан учурларды сын көз караш менен, мыскылдуу, пародиялуу мүнөздө көрсөтүп берүү максатын көздөгөн.

Көркөм тексттерде бир эле контексттин чегинде паронимдердин бир эле түрү да, бир канча түрлөрү да колдонула берилиши мүмкүн. Алар көркөм тексттин фонетикалык жактан түзүлүшүндөгү башка факторлор: уйкаштык, тыбыштык кайталоолор жана анын түрлөрү менен өз ара тыгыз байланышта. Деги эле, фонетикалык факторлор бири-бири менен өтмө катар байланыш, карым-катьшка ээ. Мисалы, уйкаштык, паронимдер тыбыштык кайталоолорго негизделсе, тыбыштык үндөштүк уйкаштыкты түзөт, паронимдер уйкаштыктын элементтери боло алат ж.б. Бирок фонетикалык факторлор жалаң гана формалык, композициялык мүнөздөгү кызмат аткарбастан, көркөм тексттин семантикалык түзүлүшүндө да орчундуу роль ойнойт. Ошондуктан көркөм текстти лингвопоэтикалык талдоого алууда анын фонетикалык жактан уюшулушун жана андагы фонетикалык факторлорду эске албай коюуга болбайт.

Кептин башка түрлөрүндө анчалык көңүлгө алынбаган, байкала бербеген кубулуштар поэтикалык тилде өзгөчө мааниге ээ болуп, олуттуу роль ойной тургандыгы поэтикалык тилдин мүнөздүү белгилеринин бирин түзөрү белгилүү. Мына ушул көрүнүш поэтикалык тилге негизделген көркөм тексттердин фонетикалык жактан уюшулушунда ачык байкалат. Тактап айтканда, тексттин башка түрлөрүнүн тыбыштык жактан уюшулушу автоматтык мүнөздө ишке ашып, тигил же бул бирдиктердин, тыбыштык комплекстердин кайталануусуна,

окшоштугуна, үндөштүгүнө көңүл бурулбаса, көркөм тексттерде аталган көрүнүштөрдүн бардыгы башкача мүнөзгө ээ болот. **Көркөм текстте кайсы бир элементтин, бирдиктин жыштыгынын өсүшү же, тескерисинче, азайышы кандайдыр бир көркөм-эстетикалық, поэтикалық милдет-максатка багытталат.** Бул көрүнүш фонетикалық элементтерге да түздөн-түз тиешелүү. Экинчиден, формалық жактан, тактап айтканда, фонетикалық түзүлүшү жагынан жакындыкка, окшоштука ээ, тигил же бул фонетикалық элементтердин кайталануусу орун алган сөздөр көркөм текстте интонациялық, логикалық басымга ээ болуп, көңүл борборуна түшөт. Мындай бирдиктер тил системасында семантикалық байланышка, карым-катышка ээ же ээ эместигине карабастан, көркөм тексттин структурасында өз ара маанилик карым-катышты пайда кылышат. Бул карым-катыштар симметриялуу да, синонимдик да, антонимдик да, метафоралық да мүнөздө болушу ыктымал жана алар жалпы тексттин семантикалық деңгээлине чыгууга өбөлгө түзүүчү милдет аткарат.

Ошентсе да, айрым учурларда формалық жактан окшоштук, тигил же бул фонетикалық элементтин жыштыгынын өсүшү, кайталанышы тексттин мүчүлүштүгү болуп калышы да мүмкүн экенин эстен чыгарбоо зарыл. Мында алар сөздүн, контексттин же жалпы тексттин интонациялық «сүрөтүн» бузуп, кереги жок интонациялық акцентти жаратууга, зарыл болбогон бирдиктердин бөлгүнүп турушуна алыш келет да, чыныгы мазмунду кабылдоого, түшүнүүгө кедерги тийгизет. Же кээде бир эле тыбыштын кайра-кайра ашкере кайталанышы эстетикалық мааниге ээ болбой, жагымсыз таасир же жагымсыз ассоциация жаратышы ыктымал.

Бирок, бир жагынан, кыргыз филологиясында көркөм тексттин фонетикалық түзүлүшүнө байланыштуу кецири мүнөздөгү изилдөөлөрдүн жоктугуну, экинчи жагынан, көркөм тексттеги тыбыштык

кайталоолор, уйкаштық, паронимия сыйктуу фонетикалык факторлорго карата эмоционалдық, предметтик, психологиялык жана семантикалык ассоциациялардын бардык субъектилерде бирдей болбостугуна, дал келбестигине байланыштуу, бул главадагы иликтөөлөрдө субъективдүүлүктүн үлүшү арбын деген пикир жаралышы да ыктымал. Бул жагдайда эске салуучу нерсе: жеке эле фонетикалык фактор эмес, көркөм тексттин семантикасы, андагы образдуулук ж.б. боюнча изилдөөлөр, дегеле, көркөм адабият боюнча (мейли, адабияттын тарыхы, мейли, сын боюнча) иликтөөлөрдүн дээрлик бардыгында кайсы бир деңгээлде субъективдүүлүктүн үлүшү орун алары белгилүү. Бул көркөм адабияттын көп кырдуулугу, татаалдыгы, искусствонун спецификалуу көрүнүшү экендиги менен шартталган. Ал эми түрдүү субъективдүү көз караштардын полемикасынан, синтезинен илимий объективдүүлүк жаралары мыйзам ченемдүү.

Жыйынтыктап алганда, көркөм тексттин фонетикалык жактан уюшулушу, анын негизги бирдиги болгон тыбыш – белгилүү бир физикалык табиятка ээ кубулуш гана эмес, белгилүү бир структуралык мааниге, эстетикалык касиетке ээ, көп деңгээлде түшүндүрүлө турган кубулуш катары каралышы жана буга ылайык, түрдүү аспектиде иликтөөгө алыныши талапка ылайык. Анткени ал – көркөм бүтүндүктүн терендеги мазмунуна жетүүнүн бир баскычы.

Ал эми 2-глава боюнча, жалпысынан, төмөнкүдөй бүтүмгө келүүгө болот:

1. Поэтикалык тилде жана анын негизинде уюшулган көркөм тексттин жалпы поэтикалык, композициялык, идеялык-тематикалык түзүлүшүндө фонетикалык башталма олуттуу роль ойноп, эмоционалдык-экспрессивдик, эстетикалык жана семантикалык мааниге ээ болот.
2. Көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшүн, уюшулушун факультативдик белги катары кароого болбойт, ошол эле учурда аны

ашкере абсолютташтыруу да туура эмес. Көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшү маани-мазмун менен байланышта каралып, эстетикалык мүнөзгө ээ болгондо гана маанилүү боло алат.

3. Көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшүнүн спецификасын көрсөтүүчүү категориялар болуп тыбыштык кайталоолор жана алардын түрлөрү, уйкаштык, паронимия кубулушу эсептелет.

4. Көркөм текстте тыбыштардын кайталанып колдонулушу көркөм-эстетикалык милдетке баш ийип, поэтикалык мыйзам ченемдерге ылайык ишке ашырылат жана алардын (тыбыштык кайталоолордун) маңызын тигил же бул тыбыштын кайра-кайра кайталанып, жыштыгынын өсүшүнүн натыйжасында структуралык-функционалдык жактан активдүү мүнөзгө ээ болуусу түзөт. Мында кайталанган тыбыштын структуралык-функционалдык пландагы активдүүлүгү тыбыш орун алган бирдиктерге өтөт да, алардын ортосунда ассоциативдик, маанилик байланыштар жаралып, өз ара семантикалык карым-катьш카 киришет.

5. Көркөм тексттеги тыбыштык кайталоолор жана алардын негизинде келип чыккан тыбыш-маанилик байланыштар вертикалдык жана горизонталдык, контакттылуу жана дистанттык түрлөрдө болот.

6. Аллитерация жана ассонанс, кайталанган тыбыштык комплекстер көркөм тексттеги тыбыштык кайталоолордун өзгөчө түрлөрү жана фонетикалык-семантикалык байланыштарды туюндуруунун өзгөчө ыкмалары болуп эсептелишет.

7. Уйкаштык – көркөм тексттин композициялык түзүлүшүндө уюштуруучу мааниге ээ болуу менен катар, поэтикалык структуранын активдүү механизмдеринин бири жана тыбыш-маанилик байланыштарды жаратуучу бинардык мүнөздөгү фонетикалык көрүнүш болуп саналат.

8. Уйкаштыктын компоненттеринин ортосундагы вертикалдык байланыш семантикалык карым-катьшты жана подтексттик проекцияны жаратуу

менен, көркөм тексттин маани-мазмундук конструкциясын түзүүдө олуттуу роль ойнойт.

9. Уйкаштыктын көркөм-эстетикалык салмагы анын компоненттеринин ортосундагы семантикалык карым-катьштын күтүлбөстүк эфектисине байланыштуу.

10. Көркөм тексттеги уйкаштыктын лингвопоэтикалык маанисин семантикалык карым-катьш менен катар, уйкаштыктын компоненттериндеги тыбыштардын шайкештик, окшоштук, кайталануу даражасы аркылуу, уйкаштыктын морфологиялык түзүлүшү аркылуу, уйкашкан бирдиктердин лексикалык мүнөзү аркылуу аныктоого болот.

11. Паронимия тыбыштык кайталоолорго, формалык окшоштукка негизделгендиктен, көркөм тексттеги паронимдердин функционалдык жана көркөм-эстетикалык мааниси поэтикалык фонетиканын чегинде иликтең-талдоого алынышы керек.

12. ЛПда паронимия кецири чекте каралып, көркөм тексттеги туюндуруу планы же формалык түзүлүшү боюнча белгилүү даражадагы окшоштукка ээ болгон бирдиктер лексика-грамматикалык түзүлүшүнө, грамматикалык категорияларга тиешелүүлүгүнө карабастан, паронимдер катары сыпаттоого алынышы керек.

13. Пароним бирдиктер көркөм текстте маанилик жактан жакындык, синонимдүүлүк, симметриялуулук, антонимдүүлүк, контрасттуулук мүнөзүндөгү семантикалык карым-катьштарды түзүп, тексттин мазмунуна чыгууга өбөлгө болот.

14. Көркөм тексттеги фонетикалык факторлор бири-бири менен өтмө катар байланыш, карым-катьшта турушат: уйкаштык, паронимия тыбыштык кайталоолорго негизделет, тыбыштардын үндөштүгү уйкаштыкты жаратат, паронимдер уйкаштыктын компоненттери боло алат, уйкаш бирдиктер паронимдик карым-катьшты түзөт ж.б.

3-ГЛАВА

ПОЭТИКАЛЫК СИНТАКСИСТИН МАСЕЛЕЛЕРИ

3.1. Көркөм тексттердин синтаксистик өзгөчөлүктөрү

Илимий изилдөөнүн системалык принцибине ылайык, көркөм текст, бириңчиден, белгилүү бир элементтердин, бирдиктердин системасы, экинчиiden, ошол элементтердин, бирдиктердин ортосундагы карым-катыш, байланыштардын системасы, үчүнчүдөн, ошол элемент-бирдиктер жана алардын ортосундагы карым-катыш, байланыштардын көркөм-эстетикалык бүтүндүктуү түзүүдөгү системасы катары каралат. Аталган принциптин негизинде иликтең-талдоо жөнөкөй материалдык субстанциядан татаалына, системадагы баштапкы элемент менен карым-катыш, байланыштардын баштапкы деңгээлинең улам жогорку

денгээлдердеги элемент-бирдиктерге, карым-катьштарга карай жүргүзүлүшү зарыл экендиги буга чейинки главада белгиленип кеткен. Ага байланыштуу, көркөм текстти лингвопоэтикалык аспектиде талдоонун кийинки баскычтарын ырааттуу түрдө поэтикалык лексикологиянын, поэтикалык морфологиянын маселелери түзүшү керек. Бирок көркөм тексттин жалпы поэтикалык түзүлүшү фонетикалык, синтаксистик жана семантикалык материалдын мыйзам ченемдүү түрдө бөлүштүрүлүшүнө, жайгашуусуна, функционалдык жана эстетикалык-экспрессивдик өзгөчөлүгүнө жараша уюшуларын, композициялык түзүлүш тилдик материалды фонетикалык жана синтаксистик жактан уюштуруу аркылуу аныкталарын эсепке алуу менен, поэтикалык фонетиканын маселелеринен кийин дароо эле поэтикалык синтаксистин маселелерине өтүү жөндүү жана мындан ЛПнын системалык түзүлүшүнө да, илимий изилдөөнүн системалык принципине да эч кандай кедерги тийбейт деген пикирдебиз. Аның үстүнө, поэтикалык лексикология менен поэтикалык морфологиянын көптөгөн маселелери поэтикалык фонетиканын, синтаксистин жана семантиканын маселелери менен тыгыз карым-катьшта болгондуктан жана иштин чектелүү көлөмүнө байланыштуу, аталган маселелер атайын талдоого алынган жок. Албетте, бул поэтикалык лексикология жана поэтикалык морфология боюнча ар тараптуу, системалуу мүнөздөгү өз алдынча иликтөө-талдоолордун зарылдыгы жок деген пикирди жаратпашы керек. Бул багыттардагы изилдөөлөр да абдан маанилүү жана зарыл болуп, системалуу түрдөгү лингвопоэтикалык иликтөөлөрдүн аспектилерин түзүшү керек.

Көркөм тексттерде башкы, аныктоочу роль ойногон семантикалык түзүлүш менен катар, фонетикалык жана синтаксистик түзүлүш да олуттуу мааниге ээ. Анткени түзүлүш же композиция көркөм милдетке баш ийип, эстетикалык мааниге ээ болгон көркөм текстте тилдик

материалды жайгаштыруунун башкы мыйзамы болуп эсептелет. Ал эми тилдик материал дегенибиз – фонетикалық, лексика-семантикалық жана синтаксистик татаал, карама-каршы фактылардын башаламандыгы, хаосу. Көркөм тексттин алкагына түшкөндө ал симметрияга, белгилүү бир мыйзам ченемдерге, иреттелип уюшкан түргө ээ болот. Бардык жеке-жеке фактылар менен факторлор бир көркөм милдеттин алдына топтолуп, ага баш ийүү менен, ажырагыс көркөм-эстетикалық бүтүндүктү түзүшөт. Көркөм тексттин бүтүндүгү анын түзүлүшүнүн бардык деңгээлдери аркылуу камсыз болот, ал эми тилдик материалдын орун алышы көркөм тексттин бөлүктөрүнүн жайгашуусунун пропорциялуулук мыйзам ченемдерине, формалық милдетке көзкаранды. Бирок көркөм текстте форма, формалық милдет бир жактуу гана каралбайт; ал татаалданган түргө өтөт да, тексттин семантикасын ачып берүүнүн негизи болуп кызмат аткарат. Татаалдык көркөм тексттердин спецификалық белгиси болуп саналуу менен, бардык деңгээлдеги элемент-бирдиктерине, карым-катыштарга, байланыштарга мүнөздүү. Алсак, буга чейинки главадан белгилүү болгондой, тилдин баштапкы элементтери болгон тыбыштар көркөм текстте сөздөрдүн сырткы түзүлүшү эле болбостон, көркөм-эстетикалық, семантикалық милдеттерди да аткарып, функционалдык жактан татаалданат. Мунун натыйжасында, көркөм тексттердин фонетикалық түзүлүшү тексттердин башка түрлөрүнөн кыйла өзгөчөлөнгөн, иреттелип уюшкан түргө ээ болот. Бирок көркөм текстте фонетикалық түзүлүш гана иреттүү уюшкан түргө, спецификалуу мүнөзгө ээ болбайт. Тиешелүү фонетикалық түзүлүштүн фонунда тексттин синтаксистик түзүлүшү да өзгөчөлөнүп иреттелген, спецификалуу түр алат. Иреттелип уюшканда жана татаалдык көркөм тексттеги синтаксистик бирдиктердин, каражаттардын, ыкмалардын, байланыштардын өзгөчөлүгүн, татаалдыгын жана алардын семантика менен байланышынын

спецификалуу мүнөзүн жараткан. Поэтикалык синтаксистин милдети – көркөм тексттин синтаксисинин өзгөчөлүктөрүн, татаалданууларды, спецификалык көрүнүштөрдү талдоого алуу.

Негизинен, синтаксистин предметин тилден кепке өтүүнү камсыз кылган механизмдер, чектүү сандагы баштапкы тилдик элементтерден чексиз сандагы кеп туундуларын жаратуунун ыкмалары түзөт. Буга байланыштуу, тилдин айрым-айрым элементтеринин функцияларын синтездөө синтаксисте ишке ашырылат деп айттууга болот. Кепти синтездөөнүн этаптарына, ал этаптарда пайда болгон улам татаал синтаксистик бирдиктерге жана ал бирдиктердин өз ара байланыш, карым-катыш жолдору менен ыкмаларына ылайык, синтаксис сөз айкашы, сүйлөм жана анын түрлөрү, сүйлөм мүчөлөрү жана алардын өз ара байланышы, орун тартиби, сүйлөмгө мүчө боло албаган элементтер, синтаксистик фигуранлар, синтаксистик кубулуштар ж.б. сыйктуу маселелерди иликтөөгө алат. Салттуу нормативдик синтаксис сыйктуу эле поэтикалык синтаксистин категорияларын көркөм тексттеги интонация, сөз айкашы жана сүйлөм, сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби жана инверсиялар, көркөм тексттеги субъектилик-предикаттык, субъектилик-адресаттык карым-катыштар, синтаксистик кубулуштар ж.б. өндүү маселелер түзүшү керек. **Поэтикалык синтаксистин** аталган маселелери тексттин ички байланышын түзүүчүү категориялар да болуп саналарын эске ала кетүү зарыл. Бирок бул маселелер башкачараак аспектиде – **синтаксистик каражаттарды, формаларды, кубулуштарды** көркөм милдетке баш ийдирип колдонуу жана эстетикалык кызмат аткаруу аспектисинен – талдоого алынат. Профессор В.М.Жирмунский да поэтикалык синтаксисте синтаксистик формаларды көркөм колдонуу ыкмалары иликтөөгө алынышы керектигин белгилеген (Жирмунский 1977, 29).

Көркөм тексттин синтаксисинин маселелери ажырагыс бүтүндүк болуп эсептелген тексттин семантика-структуралык түзүлүшүнүн алкагында жана синтаксиске функционалдык мүнөздө мамиле жасоонун негизинде иликтең-талдоого алынышы керек. Ырас, поэтикалык синтаксисте деле сөз айкашы, сүйлөм сыйктуу негизги синтаксистик бирдиктер жана аларга байланыштуу маселелердин кецири алкагы изилдөөгө алынат. Бирок бул маселелер салт болуп калгандай, сөз айкашы менен сүйлөмдүн чегинде гана каралып, алардын формалдык тарабы гана эске алынса, анда поэтикалык синтаксистин өзгөчө системасы тууралуу лингвопоэтикалык аспектиде сөз козгоонун зарылдыгы жок. Мындай шартта болгону көркөм тексттин синтаксистик түзүлүшүнүн айрым элементтери, синтаксистик-грамматикалык эрежелерден олуттуу функционалдык роль ойнобой турган четтөөлөр жөнүндө гана айтууга болот. Ал эми мындай четтөөлөр аркылуу көркөм тексттин синтаксистик спецификасын ачып берүү мүмкүн эмес. Анын үстүнө, көркөм тексттер эле эмес, бардык түрдөгү тексттердин синтаксистик деңгээлинин өзгөчөлүктөрүн толук чагылдыруу салттуу синтаксистин аспектисинде жетишсиз экендиги белгиленип келе жатат (мис. Токоев 2006, 5). Салттуу синтаксис сүйлөм жана анын түзүүчүлөрү жөнүндөгү окуу болуп саналат. Синтаксистин предметин салттуу түрдө түшүнүү-кабылдоонун негизинде сүйлөмдү талдоонун жана синтаксистик теорияны түзүүнүн 2 ыкмасы пайда болгон: 1) сүйлөмдү логикалык-маанилик категорияларды туюндурууучу каражаттардын жыйындысы катары иликтөө, мында синтаксистик талдоо жана сыпаттоо сүйлөмдүн логика-маанилик моделине негизделет; 2) сүйлөмдү ички структурасы сөздөр менен сөз айкаштарынын дистрибутивдик белгилери аркылуу аныкталган формалдык бирдик катары изилдөө, мында синтаксистик талдоо жана сыпаттоо сүйлөмдү

уюштуруучу бирдиктердин коллокация жана конгруэнттүүлүк моделине негизделет.

Бул ыкмаларга ылайык, синтаксистик талдоо алдын ала дефиницияланган сүйлөмдүн алкагында гана чектелип калат, экинчи жагынан, көркөм тексттин синтаксистик уюшулушунда кездешкен бардык көрүнүштөр сүйлөмдүн жана аны түзүүчүлөрдүн деңгээлинде сыпатталат. Мында ал көрүнүштөрдүн табияты кандай, талдоосыпattoонун ушул системасында конструктивдүү деп эсептелген мүнөздөмөлөргө канчалык деңгээлде туура келери эсепке алынбайт. Ошондуктан мындай салттуу ыкмалардын позициясынан талдоого алуу көркөм тексттердин синтаксистик түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү көптөгөн суроолорго толук жооп бере албастыгы түшүнүктүү.

Экинчи жагынан, поэтикалык фонетиканын маселелери өндүү эле поэтикалык синтаксистин **бардык маселелери көркөм тексттеги эң башкы фактор болгон поэтикалык семантика менен ажырагыс байланышта талдоого алыныши шарт**. Анткени тилдин синтаксистик бирдиктери да форма жана мазмунга ээ болгон эки тарааптуу тилдик бирдиктер (белгилер) катары көркөм текстте анын татаал структуралык түзүлүшү менен шартталган карым-катьштарга кирип, семантикалык өзгөрүүлөргө өбөлгө болот. Өздөрүнүн баштапкы, табигый, мыйзам ченемдүү маанилери, функциялары менен катар, синтаксистик бирдиктер жана каражаттар да кошумча, өтмө, өзгөрмөлүү маанилерге жана функцияларынын татаалданышына ээ болушат.

Лингвопоэтикалык көз караштан алганда, **поэтикалык синтаксисте функция түшүнүгү синтаксистик бирдиктерди өтмө, кошумча мааниде колдонуу түшүнүгү менен барабар**. Тилдин синтаксистик бирдиктери менен каражаттарынын семантикалык жана функционалдык мүмкүнчүлүктөрү көркөм тексттерде көркөм туюндуруунун башка каражаттары жана ыкмалары, тилдин башка деңгээлдеринин бирдиктери

жана алардын функционалдык, семантикалык өзгөчөлүктөрү менен ажырагыс биримдикте гана ачылат. Экинчиден, поэтикалык тилдин синтаксистик бирдиктери менен каражаттарынын, кубулуштарынын функционалдык өзгөчөлүктөрү менен аткарган кызматынын жыйынтыгы семантика аркылуу жана семантикада гана чагылдырылгандыктан, көркөм тексттин семантикасы жана семантикалык өзгөрүүлөрү көркөм тексттин синтаксиси, синтаксистик түзүлүшү менен өтө тыгыз байланышта экенин көрсөтөт. Демек, жогоруда белгиленип кеткен эки факторду жетекчиликке алуу менен гана көркөм тексттин синтаксисинин спецификасын ачып берүүгө болот.

Көркөм тексттер жалпы уюшулушунун спецификалык белгилери менен өзгөчөлөнө турғандыгы белгилүү. Изилдөөчү И.И.Ковтунованын пикирине кошулуу менен, мындай спецификалуу белгилер катары төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө болот: тексттеги семантикалык жана структуралык байланыштардын жыштыгы; көркөм структуранын ыргакка негизделген үзгүлтүксүздүгү; информациялык жактан бүтүндүк жана аяктагандык; жалпы поэтикалык структуранын жана көркөм маалыматтын, ойдун, образдын көп маанилүүлүгү; маалыматтын тыгыздыгы же кичине эле көлөмдөгү текст аркылуу ири көлөмдөгү маалыматты туюндуруу мүмкүнчүлүгү; структуранын бардык деңгээлдеринин шайкештиги (Ковтунова 1986, 4-5). Көркөм тексттердин мына ушул белгилери көркөм мазмундун түзүлүшүн жана тексттеги синтаксистик каражаттардын, бирдиктердин функционалдык өзгөчөлүктөрү менен маанилерин аныктайт. Тактап айтканда, көркөм текстти бир жактуу интерпретациялоого болбостук, анда көмүскө, терең маанинин орун алышы жана ал маанини ошол көркөм тексттин формасынан башка форма аркылуу, башка жолдор менен берүүгө болбостук синтаксистик бирдиктердин, каражаттардын жана кубулуштардын да спецификалуу мүнөзгө ээ болушун шарттаган.

Көркөм тексттин спецификалуулугун аныктай турган белгилердин ичинен тексттин структурасынын фундаменталдық белгиси болуп анын өзгөчө ыргактық түзүлүшү эсептелери буга чейин белгиленип кеткен. Ыргак, өз иретинде, өзгөчө интонациялық структураны жаратат. Көркөм тексттердин өзгөчө ыргактық-интонациялық структурага әэ экендиги көптөгөн изилдөөлөрдө белгиленип келе жатат (Томашевский 1959, Жирмунский 1975, Исследования... 1978, Теория стиха 1968, Жинкин 1982, Ковтунова 1986 ж.б.). Көркөм тексттин үзгүлтүксүз ыргактық түзүлүшү жана өзгөчө интонациялық структурасы анын башка белгилерин аныктап, текстти уюштурууга катышкан тилдик бирдиктердин, анын ичинде синтаксистик бирдиктердин семантикасына, функцияларына, карым-катышына таасир тийгизет.

Ыргактын табияты, жалпысынан, белгилүү бир мезгил аралыгында кайталанып туруучу, циклдүү мүнөздөгү бирдей кыймыл аркылуу аныкталары маалым. Ыргактын негизги белгилери болуп мезгилдүүлүк, регулярдуулук жана кайталануучулук эсептелет. Ыргактуулук, мезгилдүүлүк жана циклдүүлүк түшүнүктөрү көп учурда синонимдеш түшүнүктөр катары араш колдонулуп жүрөт, бирок аларды абсолюттук синонимдер катары кароо туура эмес деген пикирдебиз. Мезгилдүүлүктү тигил же бул көрүнүш, кубулуш, фактынын бирдей мезгил аралыктарында кайталанып орун алышы иретинде кабылдоого болот. Циклдүүлүктө болсо системадагы өзгөрүүлөр мурдагы орунга, мурун болуп өткөн абалга кайтып келүүсү менен мүнөздөлөт, бирок мында мезгил аралыгынын бирдей болуусу шарт, милдет эмес. Ал эми ыргактуулук – системадагы окшош элемент, көрүнүш же кубулуштардын мыйзам ченемдүү түрдө алмашып туруу процесси. Ыргак материянын кыймылышынын, өнүгүүсүнүн формасы, ошондуктан аны тигил же бул көрүнүш, кубулуш, факт же окуянын

мезгилдүү кайталануусу катары түшүндүрүү ыргактын табият-маңызын толук ачып бере албайт.

Ыргактын негизги касиеттеринин бири болуп ар түрдүү, чаржайыт элементтерди татаал, иерархиялык түрдө уюшулган, динамикалык түрдө өнүккөн система-структуралык бүтүндүккө интеграциялашы эсептелет. Системанын ыргактык мұнөзгө ээ болушу анын бүтүндүгүн камсыздоодо чечүүчүү роль ойнойт. Ушул негизде алганда, ыргак көркөм тексттин элементтеринин белгилүү удаалаштык жана жыштык менен циклдүү жана мезгилдүү кайталануусунан, алмашуусунан келип чыгат. Эгер ыргак эске алынбаса, көркөм текст ички структуралык татаалдығынан ажырайт, көркөм текст болуудан калып, түз маанини, фактылык маалыматты гана туюнтурган жөнөкөй коммуникативдик системага айланат. Ал эми көмүскө, терендеги маани, подтексттик жана концептуалдык маалыматты туюнтурган коммуникативдик әкинчи татаал система ыргак менен кошо жок болот. Көркөм тексттин ички структуралык татаалдығы тексттин бардык деңгээлдеринде байкалып, бардык деңгээлдеги тилдик элементтердин, бирдиктердин өз ара маанилик байланыш, карым-катьштарынан келип чыгат. Алынган көркөм тексттин чегинен сырткары турганда бул элементтер жана бирдиктер эч кандай байланыш, карым-катьшша ээ болушпайт. Ал эми текст алқагына түшкөндө, тилдик элемент-бирдиктерди салыштырып, жакындаштырып же каршы коюп кароонун негизи болуп ыргак кызмат кылат. Ыргактын негизинде жакындаштыруу, салыштыруу, же болбосо, каршы коюу тилдик элемент-бирдиктердин семантикалык жана функционалдык маанисин өзгөртүп, кошумча көмүскө, терең поэтикалык мазмунду пайда кылат.

Көркөм текстте ыргактын өзгөчө мааниси, семантикалык ролу жана көркөм тексттин структурасынын коммуникативдик жактан татаалдығы, көп маанилүүлүгү жана көп кырдуулугу анын интонациялык

өзгөчөлүгүн шарттайт. Интонация сүйлөмдүн, кептин табигый мүнөздөгү, зарыл белгиси экени белгилүү. Ал – сүйлөмдүн же кептин аяктаган чегин көрсөтүүчү, фразаларга же маанилик бөлүктөргө ажыратуучу, фраза аралык байланышты камсыздоочу, сүйлөмгө же кепке (текстке) кошумча маани киргизүүчү каражат жана адресатка эмоционалдык-эстетикалык таасир этүүнүн активдүү фактору болуп саналат. Интонация фразаны, сүйлөмдү жана текстти уюштуруунун синтаксистик жана лексика-семантикалык каражаттары менен өз ара тыгыз карым-катышка ээ. Айрым учурларда текстте маанилик түз байланыштын жоктугу интонациялык биримдик, бүтүндүк менен компенсацияланышы ыктымал.

Тексттердин башка түрлөрүнөн айырмаланып, көркөм текстте интонациялык 2 система орун алат: бири – тексттин ыргагы, экинчиси синтаксистик түзүлүшү жана элементтерди маанилик жактан жиктештирип кароо менен байланыштуу. Көркөм тексттеги маанилик интонация ыргактык интонация менен функционалдык жактан да, семантикалык жактан да шайкеш келбейт. Маанилик интонациянын милдетин түз маанини белгилеп көрсөтүү түзөт, ал эми түз маани көркөм текстте вербалдык түрдө эле туюндурулат. Көркөм тексттин негизги маңызын андагы көмүскө, терең маани, подтексттик жана концептуалдык маалымат түзөрүн эске алсак, маанилик интонацияга негизделген интерпретациялар тексттеги терең маанини издеөгө, ачууга жана түшүнүүгө кедергисин тийгизет. Экинчиден, маанилик интонация көркөм текстте белгilenген чектерден чыгып кетсе, ыргакты да бузат, көмүскө поэтикалык маанини да жок кылат. Демек, **көркөм текстте чечүүчү ролду ыргактык интонация ойнойт**. Ал маани жаратуучу ролго ээ, бирок маанилик интонация сыйактуу түз маанини эмес, көмүскө, терең маанини туюндурууга кызмат кылат. Ыргактык интонация ыргак менен катар эле сөздөрдүн маанилерин жакындаштыруу же каршы коюу үчүн кызмат

кылып, анын негизинде көмүскө маани туюндурулат. Мындан ыргактык интонация түз маанини таптакыр эле эске албайт, жок кылып салат деген жыйынтыкка келүү туура эмес, түз маани, албетте, сакталып калат, бирок аныктоочу роль ойной албай калат.

Тексттин ыргактык түзүлүшүнө байланыштуу, маанилик интонациянын өзгөрүүгө учуроосу шартталган, милдеттүү мүнөзгө ээ болот, ал эми ыргактык интонациянын бузулушу, аны эсепке албоо маани-мазмунду кабылдоонун адекваттуу әместигин, көркөм текстти ар түрдүү багытта ашкере субъективдүү интерпретациялоолорду жаратышы толук ыктымал.

3.2. Поэтикалык сөз айкаштарынын лингвопоэтикалык мүнөзү

Көркөм тексттеги спецификалуу мүнөздөгү синтаксистик бирдиктер катары поэтикалык сөз айкаштарын әсептөөгө болот. Адатта, сөз айкашы дегенде толук маанилүү эки же андан көп сөздөрдүн тилде кабыл алынган грамматикалык эрежелерге ылайык өз ара айкашуусунан түзүлүп, семантикалык, маанилик жактан биримдикке, бүтүндүккө ээ болгон, объективдүү чындыктагы нерселерди, кубулуштарды, процесстерди же алардын касиет-белгилерин жиктеп, тактап көрсөткөн конструкцияны түшүнөбүз. Сөз айкашы аркылуу нерселердин, кубулуштардын, процесстердин жана алардын касиеттеринин реалдуу байланыштары туюнтулат. Мындай байланыштар тууралуу түшүнүктөр туруктуу болгондуктан, сөздөрдүн айкашуусу да туруктуу түшүнүк болуп саналат. Демек, түшүнүк өзгөрсө, сөз айкашы да өзгөрөт. Ырас, туруктуу сөз айкаштары, тактап айтканда, фразеологизмдер үчүн мындай мүнөздөмө шексиз экендиги талашсыз. Ал эми эркин сөз айкаштары үчүн туруктуулук түшүнүгү ылайык әместей көрүнөт. Бирок эркин сөз айкаштарында да туруктуулук орун алат жана бул туруктуулук эркин сөз айкаштарынын логикалык мүнөзгө ээ болушу

аркылуу аныкталат. Анткени кептеги сөз айкаштары ар дайым логикалык түргө ээ болуусу зарыл, болбосо, алар мааниге ээ болбой, коммуникативдик милдет аткаруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Маселен, *кууруулган муз, китетти семиртүү же тамашалуу нан* болушу мүмкүн эмес, себеби мындай түшүнүктөр, айкаштар логикалык жактан реалдуу эмес. Демек, сөздөрдүн коммуникативдик максатка ылайык айкашуусу алардын маанилеринин шайкештигинин, логикалуу мүнөзгө ээ болуусунун негизинде гана ишке ашуусу мүмкүн. Бул эрежеге ылайык келбegen көрүнүштөр катары калптарды, апыртмаларды эсептөөгө болот. Бирок алардын табияты, функционалдык-семантикалык, коммуникативдик мааниси көркөм кептин, көркөм тексттин башка түрлөрүнөн кескин айырмаланат жана өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Дегеле, синтаксистик бирдиктердин, сүйлөмдөрдүн, айтымдардын, тексттердин логикалык жактан реалдуу же реалдуу эместиги, тууралыгы же туура эместиги синтаксис, тексттик лингвистика, логика, психология, силистика, герменевтика, гносеология ж.б. көптөгөн илим тармактарынын кесилишинде талдоого-иликтөөгө алынуучу ары татаал, ары кызыктуу маселе болуп саналат.

Бирок жогоруда көрсөтүлгөн шайкештик абсолюттуу туруктуу чондук эмес, ал кеп кырдаалына, ой-мазмунду туюндуруунун зарылдыгына жана максатына ылайык өзгөрүшү ыктымал. Поэтикалык синтаксистин милдеттеринин бирин мына ушул шайкештиктин бузулушунан, өзгөрүшүнөн келип чыккан, көркөм текстте сүрөттөлүп жаткан нерсе же кубулуштун кандайдыр бир жаңы тарабын, касиетин чагылдырып берүүгө багытталган өзгөчө сөз айкаштарын талдоого алуу түзөт. Мындай өзгөчө сөз айкаштарынын компоненттеринин маанилери логикалык жактан алганда, бири бири менен байланышка ээ эмес. Адатта, мындай компоненттердин ар бири башка эркин сөз айкаштарынын курамына кирип, башка бирдиктер (сөздөр) менен

логикалык жактан түшүнүктүү байланыштарды түзүштөт. Ал эми көркөм тексттин структурасына кириш менен уюштурган сөз айкаштарынын маанилери аномалдык же мүмкүн болуучу божомолдуу мүнөзгө ээ болот: *шайы ооган чалгылар, кызыл эт жалбырактар, түндөй жашыл чачың, кыткылыктайт беделер, сокур жолдор* ж.б.

Жогорудагыдай сөз айкаштары көркөм-эстетикалык табиятка, метафоралуу мүнөзгө ээ экени байкалып турат. Мында метафоралуулук, негизинен, сөз айкашынын бир гана компонентинин метафоралык мүнөзгө ээ болушунан келип чыгат. Бирок мындай метафоралуулук сөз айкашынын компоненттеринин маанилеридеги семантикалык жылышууларды, терендөөнү толук түшүндүрө албайт. Ошондуктан мындай сөз айкаштырынын негизги функционалдык жана конструктивдик белгиси катары алардын эстетикалык маанисин эсептөөгө, анын натыйжасында аларды поэтикалык сөз айкаштары деп атоого шарт түзүлөт. Ал эми негизги белгиси иретинде эстетикалык маанисинин каралышы поэтикалык сөз айкаштырын лингвопоэтиканын алкагында талдоого алууга негиз берет.

Компоненттеринин байланышынын логикалуу эместигине, маанисинин аномалдуу же божомолдуу экенине байланыштуу, поэтикалык сөз айкаштырын абсолюттуу эркин, негизсиз жана мыйзам ченемсиз деп кароого болбайт. Себеби мындай сөз айкаштары да белгилүү бир тилдик, поэтикалык, эстетикалык мыйзамдардын жана мыйзам ченемдердин негизинде уюшуулуп, илимий талдоого, жалпылоого алынышы зарыл. Белгилей кетүүчү жагдай, адабият таанууда мындай сөз айкаштары троптордун же чындыкты чагылдыруунун көркөм каражаттарынын катарында каралып жүрөт. Ал эми алардын тилдик табияты, сөз маанилеридеги лексика-семантикалык өзгөрүүлөр, бул өзгөрүүлөрдүн мыйзам ченемдерин ачып берүү сыйктуу маселелер тил илими үчүн маанилүү болсо да, поэтикалык сөз айкаштары эркин сөз

айкаштары системасында да, фразеологиялык сөз айкаштары системасында да талдоого алына элек.

Поэтикалык сөз айкаштары татаал көрүнүштөр катары психологиялык, логикалык көз караштан да кызыгуу жаратат. Мында психологиялык процесс, ассоциациялар процесси сөз айкашына кирген сөздөрдүн семантикасындагы жылыштуулардын башаты, себеби жана негизи болуп саналат. Жалпы эле сөз айкаштары, анын ичинде поэтикалык сөз айкаштары ассоциативдик табиятка ээ экени бир катар окумуштуулар тарабынан белгиленген (мис. Леонтьев 1969, Тимофеев 1971, Винокур 1991б ж.б.). Бирок бул маселе – психолингвистикалык аспектидеги изилдөөнү талап кылган маселе.

Поэтикалык сөз айкаштарынын логикалык негизи да татаал маселелердин катарына кирет. Психикалык жана психологиялык ассоциациялар нерселердин, кубулуштардын, процесстердин жана алардын касиет-белгилеринин ортосундагы логикалык байланыш, карым-катьштарга негизделет. Мындей байланыш, карым-катьштар реалдуу чындыкта ишке ашып, тил аркылуу жана тилде чагылдырылат. Ошондуктан поэтикалык сөз айкаштарынын мазмуну да (метафоралуулугуна жана айкашкан сөздөрдүн маанилик байланыштарын кабылдоодогу субъективдүлүккө карабастан) объективдүү дүйнөдө орун алгандан, реалдуу чындыктан сырткары эч нерсени туюндурушу мүмкүн эмес. Тактап айтканда, субъективдүү түрдө чагылдырылгандын объективдүү негизи болот. Ал эми объективдүү негизди ассоциациялоо жана туюндуруу түрдүүчө болушу мүмкүн. Маслен, сөз искуствосунун өкүлдөрү чыгармачылык изденүүнүн натыйжасында тилдин ресурстарынын жардамы менен өзгөчөлөнтүп туюндуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Өзгөчөлөнтүп туюндуруу аркылуу бир эле мезгилде реалдуу нерсе, кубулуш жана алардын касиет-белгилеринин объективдүү абалын да, аларды субъективдүү түрдө

кабылдоо, жакындаштырып байланыштыруу жана түшүнүүнү да чагылдырууга болот. Демек, поэтикалык сөз айкаштары деле эркин жана туруктуу сөз айкаштары сыйктуу эле объективдүү чындыкты туюндуруу жана аны теренирээк аңдап-билүү үчүн кызмат кылат. Болгону, поэтикалык сөз айкашынын семантикасындагы субъективдүү модалдык компонент аны туюндуруу, сүрөттөө, чагылдыруунун бейтарап каражаты катары кадыресе кепте кецири колдонууга жол бербейт, тоскоол болот. Поэтикалык сөз айкаштарынын таанытуучулук жана эстетикалык наркы алардын психологиялык, логикалык, көркөмдүк белгилеринен келип чыгат.

Поэтикалык сөз айкаштарынын лингвопоэтикалык табияты кандай? Тилдин негизги бирдиги болгон сөз башка сөздөр менен айкашканда гана маңыз-мазмунга ээ болору белгилүү. Эгер мындай сөз айкаштары көнүмүш жана бир түрдүү, бир жактуу болсо, биз сөздүн түз же жөнөкөй маанисин баамдайбыз. Ал эми поэтикалык сөз айкашы сөздү көндүм, стереотип болуп калган «уясынан» чыгарып, көнүмүш эмес, өзгөчө сөз айкашына алыш келет. Башкача айтканда, поэтикалык сөз айкашында тилдик бирдиктер стереотиптүү синтагматикалык көзкарандылыктан жана нормативдүү айкашуучулуктан бошонот. Кээде мындай сөз айкаштары көркөм тексттерде кайталанып колдонулуп, поэтикалык штампка айлануусу мүмкүн. Ошондуктан аларды фразеологиялык айкаштар катары караган көз караштар да бар. Мисалы, белгилүү окумуштуу Г.О.Винокур: «Поэтикалык тилде сөздөрдүн эркин айкаштары деле ажырагыс фразеологиялык бүтүндүккө айлануу тенденциясына ээ» деген көз карашта болгон. «Эгер эркин структуранын тигил же бул өзгөчө сөз айкашы, башкача айтканда, поэтикалык сөз айкашы бир көркөм текстте бир канча ирет кайталанса, аны фразеологиялык көрүнүш катары эсептөөгө болот», - дейт окумуштуу. Тескерисинче да болушу мүмкүн: бир гана ирет колдонулган

поэтикалық сөз айкашы да дал ошол жекелик фактисына байланыштуу фразеологиялык бүтүндүк маанисине ээ болуусу ыктымалдыгын белгилеген (Винокур 1991б, 58).

Ырас, айрым белгилери, касиеттери боюнча поэтикалық сөз айкаштары фразеологизмдерге окшош келет. Бул эки түрдөгү сөз айкаштарына тек метафоралуулук, экспрессивдүүлүк-образдуулук, компоненттүүлүк мүнөздүү. Бирок ушундай белгилери боюнча окшоштугуна гана байланыштуу фразеологизмдер менен поэтикалық сөз айкаштарын бирдей, бир катарга тиешелүү көрүнүштөр деп эсептөөгө же поэтикалық сөз айкаштарын фразеологизмдерге кошууга болбойт. Себеби алардын ортосунда окшоштук менен катар шайкеш әместистер, айрым белгилери боюнча принципиалдуу мүнөзгө ээ болгон айырмачылыктар да бар. Маселен, поэтикалық сөз айкаштары бир эле текстте, бир автордун түрдүү тексттеринде же айрым учурда ар кыл авторлордун тексттеринде кайталанып, даяр материал катары колдонулушу менен, фразеологизмдер сыйктуу узустук мүнөзгө ээ болот деп айтуу туура әмес. Поэтикалық сөз айкаштары индивидуалдуу, субъективдүү мүнөзгө ээ бойdon кала берет. Ал әми фразеологизм белгилүү бир лексика-грамматикалық курам менен семантикалық структуранын туруктуу карым-катышы катары кепте кайталанып колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул карым-катыш узус тарабынан бекемделип, фразеологизмдин туруктуулугун шарттайт. Фразеологизмдин туруктуулугу анын компоненттеринин туруктуулугунан келип чыгат, башкача айтканда, фразеологизмдин структурасында сөзсүз константалық элемент болот. Ошентсе да, туруктуулукту фразеологизмдин абсолюттуу түрдө өзгөрбөстүгү, тигил же бул маани-мазмунду туюндуруу ыкмаларындагы трансформациялардын көп түрдүүлүгүн чектөө катары кароо туура әмес. Себеби фразеологизм маани-мазмуну жагынан кайсы бир сөзгө синоним

же эквивалент боло алат, мисалы, *кой оозунан чөп албаган = жоош, момун; күмүштүн күкүмүндөй терүү = өтө кылдаттык, этияяттык менен мамиле кылуу* ж.б. Ошондой эле айрым учурда фразеологизмдин формалык түспөлүү узустук жактан чектелген диапазондо өзгөрүүгө учурал, константалык эмес компоненттери семантикалык жактан окшош, жакын башка бирдик менен алмашуусуна жол берилет. Бирок бул учурда фразеологизмдин маани-маңызы сакталып кала берет: *азуусун асманга кайраган = азуусун айга бүлөгөн* (КТФС 2001, 27); *башына бак конуу = башына күш конуу = башына күт конуу* (КТФС 2001, 90) ж.б. Мынданай шартта синонимдеш фразеологизмдер, фразеологизмдердин варианты тууралуу сөз кылууга болот.

Ал эми поэтикалык сөз айкаштарында да туруктуулук болгону менен, ал башкача мүнөзгө ээ. Поэтикалык сөз айкашынын метафоралуулугу бир гана компонентинин метафоралуу болушунан келип чыгары белгиленип кетти. Ал компонентти ошол айкашты уюштурган экинчи компонентсиз же башка компонент менен колдонуу поэтикалык сөз айкашын бере албайт. Ошол компоненттердин гана айкашы поэтикалык сөз айкашын пайда кылып, ал сөз айкашынан келип чыккан маани-маңыз ошол поэтикалык сөз айкашы аркылуу гана берилет. Тактап айтканда, формалык, структуралык, курамдык жактан болор-болбос эле өзгөрүү поэтикалык сөз айкашын да, маани-маңызды да бузат же таптакыр жок кылат. Мисалы:

Чатырына чыгып алып үйлөрдүн

Тоону тиктейт *тилден калган морулар* («Күз») контекстиндеги поэтикалык сөз айкашы болуп *тилден калган морулар* конструкциясы эсептелет. Бул сөз айкашынын компоненттерин маанилик жактан окшош, жакын же синонимдеш башка бирдиктер менен алмаштырып, трансформациялап көрөлүү: *жалдыраган морулар, дудук морулар, үнсүз морулар, тилден калган түтүктөр* ж.б. Сыртынан караганда,

конструкциянын жалпы мааниси анча өзгөрүлбөгөн сыйктуу сезилгени менен, мындай трансформация сөз айкашынын поэтикалык мұнөзүн да, поэтикалык маани-маңызын да, эстетикалык кооздугун да өзгөрткөнүү, бузганы даана байкалып турат. Демек, бул контекст үчүн *тилден калган морулар* поэтикалык сөз айкашы гана актуалдуу жана анын эки компоненти бири бирисиз же башка компоненттер менен поэтикалык сөз айкашын уюштура албайт. Бирок компоненттеринин мындай мұнөздөгү туруктуулугу поэтикалык сөз айкаштарын салттуу түрдө, кенири колдонууга шарт түзө албайт.

Поэтикалык сөз айкаштарынын фразеологизмдерден болгон принципиалдуу айырмачылыктары катары төмөнкү белгилерди да көрсөтүүгө болот. Алар фразеологизмдер сыйктуу лексика-семантикалык жактан бир бүтүндүк, бирдик боло албайт; синоним же эквивалентке ээ эмес; грамматикалык жактан сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарбастан, компоненттери сүйлөмдүн ар башка мүчөлөрү болушу ыктымал, мисалы, жогорудагы контексте *морулар* сүйлөм эессинин, ал эми *тилден калган* аныктоочтун милдетин аткарган; бүт бойдан бир гана сөз түркүмүнө тиешелүү эмес: компоненттери ар башка сөз түркүмдөрүнө таандык боло берет. Ошондуктан поэтикалык сөз айкаштары поэтикалык фразеологиянын эмес, поэтикалык синтаксистин алкагында каралышы жөндүү деген көз караштабыз. Буга төмөнкү жагдай да негиз берет.

Поэтикалык сөз айкаштарынын грамматикалык структурасы әркин сөз айкаштарынын грамматикалык структурасынан айырмаланбайт жана негизги өзөк (көп учурда метафоралуу) компоненти тиешелүү болгон сөз түркүмүнүн конструкциялоочу мүмкүнчүлүктөрүнөн көзкаранды. Компоненттеринин байланышшуу жолдоруна, ыкмаларына жараша поэтикалык сөз айкаштары әркин сөз айкаштары сыйктуу ээрчишүү, ыкташуу, таандык, башкаруу байланыштарында боло алат. Маселен:

Арабам ашчу төштө

күндердү шыңғыратып, (башк.байл.)

күн батар жакты көздөй

баратам кылдыратып. («Күн батардагы ыр»);

Көк чылгый суу. Кенебей,

көктү тиктейт теребел.

Кылыч окшоп кыяк чөп,

кыткылыктайт беделер (ээрч.байл.) («Жамғыр»);

ЦУМдун алды жайдандайт,

Так мурундан жөөлөп өтүп

Майланышкан шишкебектер дардаңдайт (ээрч. байл.) («Чак»);

Калдагай калпакчан Күз (ыкт. байл.)

«жылт» койду такси менен («Базар»);

Коктулардын колтугун (таанд. байл.)

шамал жатат өпкүлөп.

Түнү бою койчунун

түшүнө чөп, чөп кирет («Түш») ж.б.

Мындай конструкциялардын ичинде ээ, баяндоочтук ээрчишүү байланышы аркылуу уюшулган поэтикалык сөз айкаштарында метафоралык компонент катары, негизинен, баяндооч (предикат) кызмат кылат жана көркөм тексттеги номинация жана предикация маселеси менен байланышка ээ. Ал эми ыкташуу, таандык байланыштары аркылуу уюшулган поэтикалык сөз айкаштары эпитет жана бинардык метафоралар (метафора-салыштыруулар) маселелери менен байланыштуу. Алсак, *шайы ооган чалгылар* («Апыш кароолчунун...»); *кызыл эт жалбырактар* («Кечигет кыш...»); *чала уйку көздөй кызарып чарчаган чычырканактар* («Таң»); *таякчан түн* («Түн».); *наристе кызыл кечтер* («Жакшы кабар жарышаар...»); *бүтүк көз терезесин* («Кыргызбай менен Кыргызгүл баяны»); *жыңайлак кыш* («Карагайчы

кемпир») ж.б. сыйктуу поэтикалык сөз айкаштарында ыкташкан багыныңкы түгөй эпитет болуп да саналат. **Мындай сөз айкаштарында метафоралуу мүнөзгө багыныңкы түгөй** ээ, аны **дүйнөнү поэтикалык кабылдоонун терен心理学ык процессинин туундусу катары** **эсептөөгө болот.** Ошондуктан ал логикалык басымга ээ жана интонациялык жактан өзгөчөлөнгөн мүнөзгө ээ болот. **Поэтикалык сөз айкашынын семантикалык эффектиси** канчалык **күтүлбөгөн,** **стандарттуу эмес түргө ээ** болсо, багыныңкы түгөй ошончо күчтүү басымга ээ. Бул компонент сөз айкашында башка компонентке багыныңкы абалда турганы менен, метафоралуулугунун натыйжасында кецири диапазондогу ассоциативдик мүмкүнчүлүктөргө жана контекстуалдык маанилерге ээ. Айрым учурда багыныңкы метафоралуу компонент жеке эле багындыруучу түгөй менен эмес, контексттин, сабактын же бүтүндөй тексттин мазмуну менен да тыгыз карым-катышка кирип, байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Башкача айтканда, ал өзү ыкташкан компоненттин эле эмес, контексттин же бүтүндөй тексттин кандайдыр бир образдык, поэтикалык касиет-белгилерин туюндура алат. Мунун натыйжасында, поэтикалык сөз айкашынын маанисин бир жактуу кабылдоо, түшүндүрүү мүмкүн эмес, себеби поэтикалык сөз айкашы аркылуу түзүлгөн поэтикалык образ жалпы текстти өзгөчө образдуу мүнөзгө жана көп катмарлуу семантикама ээ кылат.

Ал эми таандык байланыштын негизинде уюшулган *Айдын сүтүн* («Келатам эгин – децизден...»); *коктулардын колтугун* («Түн»); *жалгыздыктын арабасын* («Жалгыздыктын арабасын...»); *көчөлөрдүн көйнөгү* («Үндөр») ж.б. сыйктуу поэтикалык сөз айкаштары бинардык метафоралар же метафора-салыштыруулар проблемасы менен байланышка ээ. Бул түрдөгү сөз айкаштарында да багыныңкы түгөй метафоралуу мүнөзгө ээ болушу ыктымал. Метафоралуулукка байланыштуу мындай генитивдик конструкцияларда компоненттердин

ортосундагы семантикалык жана грамматикалык карым-катьштардын асимметриясы орун алат: синтаксистик жактан багындыруучу болуп эсептелген түгөй семантикалык жактан алганда багыныңкы түгөйгө көзкаранды абалда болуп калат да, сөз айкашындагы борбордук позицияга багыныңкы түгөй чыгат. Ошондуктан мындай поэтикалык сөз айкаштарында багыныңкы түгөй эмфазалык мүнөзгө ээ болуп, басымга дуушарланат. Дал ушул асимметрия аркылуу дүйнөнү көркөм кабылдоо жана чагылдыруунун бир ыкмасы ишке ашырылып, анын негизинде поэтикалык образдар пайда болот да, жалпы тексттин көркөм мазмунуна жетүүгө өбөлгө түзөт.

Поэтикалык сөз айкаштарынын өнүгүү эволюциясын, татаалдануу процессин, диахрондук же синхрондук өнүгүүсүнүн кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктөрүн так белгилеп көрсөтүү мүмкүн эмес, себеби алар тилдин лексикалык каражаттарынын чыгармачылык мүнөздөгү байланышынан, айкашынан пайда болот да, эстетикалык мүнөзгө ээ. Андыктан аларды тилдик да, кептик да көрүнүштөр катары эсептөөгө негиз бар. Сөздөрдүн синтаксистик валенттүүлүгүн, айкашуу мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү жана жаңылантуу тилдеги кецири мүнөздөгү, активдүү кубулуш экени белгилүү, башкача айтканда, жаңы сөз жаратууга караганда, сөздөрдүн айкашуу мүмкүнчүлүктөрүн жана алкагын кеңейтүү аркылуу алардын семантикалык көлөмүн чоңойтуу көбүрөөк таасир жана натыйжа берет. Ал эми айкашкан сөздөрдүн маанилик карым-катьшы канчалык оригиналдуу жана индивидуалдуу болсо, ал белгилүү бир кеп кырдаалында, контексте же текстте ойду жаңыча форма аркылуу туюндуруу, көркөм милдетти жүзөгө ашыруу үчүн натыйжалуу кызмат өтөйт.

Көркөм тексттеги бардык көрүнүштөр сыйктуу эле поэтикалык сөз айкаштары да конкреттүү контекст менен функционалдык биримдикке ээ болуп, ошол контексте жана ошол контекст үчүн гана актуалдуу, көп

учурда оккозионалдык мұнөзгө әэ. Анын эстетикалық, лингвопоэтикалық маааниси да конкреттүү контекст аркылуу аныкталат. Бирок поэтикалық сөз айкаштарын колдонуунун максаты, милдети контексттик чек аркылуу белгиленбеши керек, алар тексттин семантикалық денгээлине чыгууга өбөлгө болуучу көрүнүштөр катары тексттик денгээлде каралышы зарыл.

3.3. Көркөм тексттеги сүйлөм маселеси

Көркөм тексттин өзгөчө ыргактык-интонациялық структурасы түздөн-түз анын синтаксистик структурасында чагылдырылып, синтаксистик бирдиктер менен каражаттардын семантикалық жана функционалдык мұнөзүнө таасир тийгизет. Анткени көркөм тексттеги тилдик материалдын синтаксистик жактан уюшулушу, курулушу тексттин ыргактык-интонациялық структурасынын фонунда композициялық жактан иреттелип ишке ашырылат. Алсак, көркөм тексттеги сүйлөм, анын түзүлүшү, сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартиби жана өз ара байланышуусу, сүйлөмдөрдүн өз ара байланышуусу сыйктуу традициялуу синтаксистик категориялар да тексттин ыргактык-интонациялық түзүлүшүнө баш ийип, семантикалық структурасынын өзгөчөлүгүнө көзкаранды болот. Эске ала кетүүчү жагдай: **көркөм текстте сүйлөм салыштырмалуу гана өз алдынча бирдик болуп саналат. Сүйлөмгө байланыштуу бардык маселелер, жогоруда белгиленген синтаксистик категориялары контексттик жана тексттик чек аркылуу гана аныкталат.**

Поэтикалық тексттин синтаксистик, композициялық, семантикалық, ыргактык түзүлүшүнүн мыйзам ченемдерин аныктоонун эң кичине бирдиги болуп ыр сабы (сап) эсептелери ыр түзүлүшүнүн теориясы, поэтика боюнча әмгектерден белгилүү (Томашевский 1959, Лотман 1972, Жирмунский 1975, Исследования ...1978 ж.б.). Ал эми синтаксисте мындай минималдуу чек же контекст болуп сүйлөм кызмат

кылат. Демек, адегенде ыр сабы жана сүйлөм түшүнүктөрүнүн өз ара карым-катышын аныктап алуу керек (мындан ары сүйлөм түшүнүгү жөнөкөй сүйлөмдү белгилөө үчүн алынат).

Ыр сабы бири-бири менен тыгыз байланышка ээ сөздөрдүн удаалаш тобу болуп саналат жана тексттин метрикалык композициясынын эң кичине бирдиги катары кызмат өтөйт. Сап көркөм тексттин ыргактык-интонациялык структурасынын минималдуу контексти да болуп эсептелет. Ал бүткөн айрым ойду туюндуруп, сүйлөм түрүнө ээ болуусу же синтаксистик бирдик менен дал келүүсү да мүмкүн, сүйлөм менен дал келбестен, анын бөлүгү, фраза же сүйлөмдөн чоң болушу да ыктымал. Мындай дал келүүчүлүк/дал келбестик сүйлөмдүн синтаксистик структурасы саптын ыргактык-интонациялык структурасына, өлчөмүнө шайкештиги же шайкеш эместиги менен байланыштуу. Мисалы:

Кандай кылам көздөрүндү мен эми,
кантип алдайм бейтынч, назик сезимди.

Бул бир аптап алоолонткон денени,
бул бир азиз чакырыктай сезилди. («Кандай кылам көздөрүндү..»)
Алынган контексте же 4 саптан турган сабакта ар бир сап сүйлөм менен дал келгендики көрүнүп турат. Башкача айтканда, аяктаган ойду билдирген сүйлөмдүн синтаксистик структурасы саптын ыргактык-интонациялык структурасына шайкеш келген жана анын натыйжасында ар бир сап менен ар бир сүйлөмдүн да, жалпы контексттин да поэтикалык маани-мазмунун кабылдоо жөцилирээк. Мында ар бир сап кандайдыр бир даражадагы синтаксистик жана семантикалык автономдуулукка ээ. Бирок мындай автономдуулук – формалык көрүнүш менен шартталган сырткы эффект гана. Анткени мындай учурларда да саптардагы сүйлөмдөр бири-бири менен өз ара тыгыз семантикалык байланыш, карым-катышка ээ болот жана аларды көркөм

тексттин бүтүндүгүнөн бөлүп алып кароого болбайт. Алар башка сүйлөм менен формалдык байланышка ээ болбогон жөнөкөй сүйлөмдөр да, тең же багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн курамына кирген жөнөкөй сүйлөмдөр да болушу ыктымал. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн курамына кирген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы байланышты табигый же синтаксистик-семантикалык карым-катьштын негизинде, маанилик карым-катьштардын ар кыл түрлөрү аркылуу түшүндүрүүгө болот. Маселен:

Трактор. Бозүй. Капталда
аңызды бойлоп түтүн жаайт.

Ағыши нур жылжып асмандан,

арпага Айдын сүтүн сайт («Келатам эгин – деңизден...»). Бул контексттеги 3-4-саптарга туура келген сүйлөмдөр сыпат багыныңкы кошмо сүйлөмдүн курамына кирүү менен, 3-саптагы сүйлөм багыныңкы түргө ээ жана 4-саптагы баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет кандай мүнөздө аткарылганын билдириет. Бул эки сүйлөмдүн ортосундагы байланыш семантикалык-синтаксистик карым-катьшка негизделген.

Ал эми жөнөкөй сүйлөмдөрдүн, тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн курамына кирген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы байланыш, маанилик карым-катьш башкачараак болот. Алар көп учурда кайталоонун түрлөрү жана синтаксистик параллелизмдин түрдүү формалары аркылуу өз ара байланышка киришет. Кайталоо көркөм текстте композициялык жиктештирүү жана тилдик материалды байланыштыруунун кецири тараган ыкмаларынан болуп эсептелип, бирдей сөздөр, бирдей сөз тизмектери же синтаксистик конструкциялар аркылуу ишке ашырылат. Көркөм тексттеги метрикалык бирдик – сап – менен туура келген синтаксистик бирдиктер – сүйлөмдөр – кайталоонун төмөнкүдөй түрлөрү аркылуу байланышат.

1. Кайталанган элементтер ар бир бирдиктин башында орун алат же анафора. Ал бипбирдей формадагы сөз же синтаксистик конструкция түрүндө да болушу мүмкүн, кайталанган бир типтеги синтаксистик конструкциялар түрүндө да болушу мүмкүн. Анафора сүйлөмгө, контекстке жана жалпы текстке көркөм-эстетикалық түс берип, айтылуучу ойду бекемдөө жана миниградация жаратуу милдетин аткарат. Мисалы:

*Тарых менен тагдырды кезсең болот,
тарых менен ташты да эзсең болот,
тарыхсыз калк – таптакыр тамырсыз калк,
тарыхсыз калк жер менен жексен болот!*

*Тарых деген тыйын эмес сандыкта жата берген,
тарых деген буюм эмес көрүнгөнгө сата берген,
тарых деген таштанды чөлөк эмес,
таштаса эле акыр-чикир бата берген,
тарых деген төө эмес*

буйлалаган жагыңа баса берген! («Кыянаттык»). Алынган контексттеги синтаксистик бирдиктер анафора түрүндөгү параллелизм аркылуу өз ара байланыш түзүп, жуптуктарды жаратышкан. Мынданай жуптуктардын бир компонентинде айтылган ой экинчи компоненти аркылуу бекемделген жана улантылган, ошол эле учурда компоненттер бири-биринин маанисин шарттаган. Бул үчүн бирдей формадагы синтаксистик конструкциялардын *тарых менен*, *тарыхсыз калк*, *тарых деген* анафоралық функция аткаруусу композициялық роль ойногон.

Ал эми бирдей типтеги синтаксистик конструкциялардын анафоралық параллелизмди түзүп, сүйлөмдөрдүн байланышын камсыз кылуусун төмөнкү контексттен көрүүгө болот:

*Сен кичирсөң, кичирип кичинеден,
Сен өрттөңсөң, өрттөңүп титиреген.*

Көлөкөдөй жакынды табалбайсың
көргө дейре бир кеткен киши менен («Көлөкөлөр»).

2. Кайталанган элементтер синтаксистик бирдиктердин ақырында орун алат же эпифора. Эпифора да анафора сыйктуу бипбирдей формадагы сөз же синтаксистик конструкция, болбосо бир типтеги синтаксистик конструкция түрүндө болушу ыктымал. Эпифора көп учурда контекстте уйкаштыкты жаратуу менен да байланыштуу болот.

Адегенде ашатып башын *сөкчү*,
Андан кийин ал минген атын *сөкчү*.

Ай, акем ай, акем ай, ичип алса,
Арманына аралаш жашын төкчү («Жинди Кашка»). Алынган контексттин 1-2-саптарында эпифора катары бирдей формадагы, бирдей синтаксистик функциядагы бирдиктер кызмат аткарып, контексттеги ойду градациялоо үчүн колдонулган. Ошондой эле алар татаал уйкаштыктын *башын сөкчү-атын сөкчү* элементтери болуп да эсептелүү менен, симметриялуу түрдөгү семантикалык карым-катьшкан киришкен.

3. Кайталанган элементтер 1-синтаксистик бирдиктин ақырында, 2-бирдиктин башында орун алат же эпанастрофа (чынжыр деп да аталат). Ал мурунку синтаксистик бирдикте берилген ойду кийинки бирдикте улантуу, ырастоо, бекемдөө же карама-каршы коюу аркылуу аларды байланыштыруу милдетине ээ. Мисалы:

Андагыдай ажайып күз төгүлбөс,
кайталанбас наристе *кызыл кечтер*.

Кызыл кечтер кылактап түшкө кирбес,
калам мында кайгысыз, калам кетпей. («Жакшы кабар жарышаар...»). Бул контексттеги эпанастрофа *кызыл кечтер* метрикалык бирдик менен дал келген синтаксистик бирдиктерди байланыштыруу милдетин аткарып, алдыңкы сүйлөмдө айтылган ойдун кийинки сүйлөмдө андан ары улантылып, тереңедетилип, күчөтүлүшүнө

шарт түзгөн. Эпанастрофанын натыйжасында сүйлөмдөр өтө тыгыз маанилик байланышка ээ болгон жана контексттин көркөм-эстетикалык таасири да күчтүүрөөк болушуна шарт түзүлгөн.

4. Кайталанган элементтер 1-синтаксистик бирдиктин башы, 2-бирдиктин ақырында орун алуу менен, аларды байланыштырат жана эпаналепсис деп аталат. Кайталоонун бул түрү эпистрофа же шакек деп да аталып жүрөт. Алсак:

Тұн...

Ай жылаңач көйнөгүн чечип коюп...

Кепич толуп далиске,

балдарга *эшик толуп*. («Тұн»). Мында эпаналепсистик милдетке бирдей типтеги синтаксистик конструкциялар ээ болуп, алар эки сүйлөмдүн маанисин салыштыруу үчүн да, 1-сүйлөмдөгү ойду 2-сүйлөмдө улантып толуктоо кызматын да аткарған.

Эгер кайталанган элементтер сүйлөмдөрдүн синтаксистик түзүлүшүндө маанилүү роль ойношсо, кайталоонун жогоркудай түрлөрү менен катар синтаксистик параллелизм келип чыгат. Ал тигил же бул даражада ыргактык параллелизм менен коштолот, тактап айтканда, синтаксистик жактан параллель элементтер ыргактык жактан параллель позицияларда орун алат. Синтаксистик параллелизм аркылуу байланышкан бирдиктерди (сүйлөмдөрдү) жуптук катары кароого болот. Алардын бири экинчиси аркылуу аныкталып, түшүнүлөт. Параллелдик байланыштагы бирдиктер бири бирине семантикалык жана грамматикалык жактан толугу менен шайкеш, дал келбейт, ошол эле учурда аларды бири биринен ажыратып кароо мүмкүн эмес. Мындаид бирдиктер бири бирине карата аналогдук позицияда турушат да, бир ойду айтуунун эки ыкмасы болуп саналышат. Экинчи жагынан, параллелизм аркылуу байланышкан сүйлөмдөр тең же багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр

сыяктуу логикалык-грамматикалык байланышка ээ болбогону менен, интонациялык жактан биримдикти түзүп, семантикалык жактан шартташкан синтаксистик түзүлүштөр катары салттуу синтаксисте да, поэтикалык синтаксистин алкагында да келечекте ар тараптуу иликтөөтальдоого алышы керек деген пикирдебиз.

Көркөм тексттерде сүйлөм түрүндөгү бирдиктин синтаксистик структурасы жана ага ылайык келген өлчөмү саптын ыргактык-интонациялык структурасы, өлчөмүнө шайкеш келбей, сүйлөмдүн бөлүгү, фраза же сүйлөмдөн чоң болгон учурлар да өтө арбын кездешет.

Алсак: Көйнөк кылыш көлөкөсүн тыт бактын
көк ит жатат жалбыракты төшөнгөн.

Көр оокаттан арылбаган кыштактын чөп коруктан үнү чыгат жөтөлгөн («Таң») контекстинде синтаксистик бирдик болгон сүйлөм метрикалык бирдик болгон сап менен шайкеш келбендигин көрүүгө болот. Логикалык-грамматикалык жактан алыш караганда, 1) Жалбыракты төшөнгөн көк ит тыт бактын көлөкөсүн көйнөк кылыш көк ит жатат жана 2) Көр оокаттан арылбаган кыштактын жөтөлгөн үнү чөп коруктан чыгат = Чөп коруктан көр оокаттан арылбаган кыштактын жөтөлгөн үнү чыгат синтаксистик түспөлүнө ээ болуучу сүйлөмдөр аркылуу берилүүчү ой тексттин ыргактык-интонациялык структурасына ылайыкташтырылыш, фразаларга бөлүнүп, экиден саптын чегинде берилген. Буга байланыштуу, жогорку контексттегидей ар бир сап автономдуулукка ээ болбостон, жанаша келген экиден сап: 1- жана 2-саптар, 3- жана 4-саптар синтаксистик жана маанилик жактан ажырагыс байланыш түзүшкөн.

Айрым контексттерде саптын ыргактык-интонациялык структурасы сүйлөмдүн синтаксистик структурасынан чонураак болуп, сап эки же андан ашык сүйлөмдөрдөн, сүйлөмдөн жана фразадан, сүйлөмдөн жана кийинки сүйлөмдүн элементинен түзүлгөн учурлар да арбын орун алат:

Сапар алыс. Жол кыска,
кулайт айлар. Досун ким?

Жанат Мекен жылдыздай
 күйөт көзү бозүйдүн! («Асманың Күн...»);

Кар түшүптур. Шамал улуп өзөндө,
 кыш да сүйрөп өттү бүгүн жүгүндү.

Качан келдин? Жан көрүнбөйт көчөндө,
 Өчүп турган терезелер үйүндү? («Кар түшүптур...») ж.б.

Адатта, мындай учурларда жалаң сүйлөмдөр, бир тутумдуу сүйлөмдөр, кемтик сүйлөмдөр, атама сүйлөмдөр, ошондой әле атама фразалар сыйктуу синтаксистик конструкциялар тууралуу сөз кылууга болот. Бул түрдөгү **кыска синтаксистик конструкциялардын колдонулушу көркөм текстте лингвостилистикалык жана лингвопоэтикалык мааниге** ээ. Себеби автордун кебинин кыска же узун, татаал түрдө уюшулуш өзгөчөлүгү анын көркөм ой жүгүртүүсүнүн мүнөзү, дүйнөнү кабылдоо жана чагылдыруу ықмаларынын бөтөнчөлүгү менен тыгыз байланыштуу. Экинчилен, жогоруда белгиленгендей кыска синтаксистик конструкциялар көркөм тексттеги образдуулукка, таасирдүүлүккө, көркөм-эстетикалык мазмунга да таасир тийгизет. Алар текстте сүрөттөлүп жаткан көрүнүштүн ордун, кырдаалын, сюжеттин айрым аксессуарларын таасирдүү, элестүү, предметтик мүнөзгө ээ болгудай сүрөттөп берүү же көрүнүш, процесс, окуянын тездигин туюндуруу үчүн кызмат кылыш, тилдик каражаттар аркылуу кинематографиялык эффект жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот:

Жалгыз там. Бешик сырдалган,

Ээр токум. Жалгыз сарай тур.

Ашкана, керме кир жайган,

Аш үстөл, жаайт таранчы... («Таң»);

Короо, кары күрөлгөн,

Кой көң, чийне, акыр ат.

Жеми, чөбү түгөнгөн,
бир боо саман акыят. («Тұн»);

Араба талаа кезет,
араба. Талаада кеч.

Кызарган күн батаар жак,
Кыйшайған арабакеч ... («Күн батаардагы ыр») ж.б.

Ал эми кәэ бир учурларда ыр сабы ыргактық-интонациялық жактан туюк бүтүндүк болгону менен, семантикалық-синтаксистик жактан аяктаган мүнөзгө әә болбой, ташымалдар арқылуу бузулушу ыктымал. Башкача айтканда, метрикалық же ыргактық-интонациялық жиктелүү менен синтаксистик жиктелүү дал келбegen учурларда ташымал ыкмасы колдонулат. Ташымал көнүмүш, стереотиптүү синтаксистик композициянын «бузулушу» катары таасир жаратат. Бирок көркөм текстте маани-мазмун, семантикалық өзгөрүүлөр белгилүү бир структуралық, функционалдық әреже-нормалардын милдеттүү түрдө сакталышынан әле әмес, бузулушунан да келип чыгарын әске алсак, ташымал көркөм мааниге әә, семантикалық жана көркөм-эстетикалық милдет аткаруучу ыкма болуп саналат.

«Ташымал» дегенде салттуу, нормативдүү пунктуациялық әрежени – жазууда сапка батпай калган сөздү кийинки сапка бөлүп, ташып жазуу әрежесин– түшүнүү жарабайт. Ыр түзүлүшү боюнча әмгектерде enjambement деп аталган бул ыкма көркөм тексттерде сүйлөм менен саптын чектери дал келбей калган учурларда колдонулат. Же тескерисинче да айтууга болот: ташымал – синтаксистик бирдик менен метрикалық бирдиктин чектеринин дал келүүсүн бузуу ыкмасы. **Ташымалды колдонуунун максаты – тексттин жалпы ыргактық-интонациялық структурасын, өлчөмдү сактоо, ыр саптарындагы муун сандарынын бирдейлигин камсыз кылуу.** Ыр түзүлүшүнүн

силлабикалык системасына тиешелүүлүгүн эске алсак, кыргыз тилиндеги поэтикалык тексттерде ташымал олуттуу роль ойнору шексиз. Демек, **ташымалды синтаксистик материалды тексттин ыргагына жана саптагы муундардын өлчөмүнө ылайыктап бөлүштүрүүнүн ыкмасы** катары кароого негиз бар.

Мисалы: Табият эс-мас чарчаган,

талаага күүгүм төгүлүп.

Ным шимийт чөптөр. // Аркаңан

нымтырайт жолдор керилип. («кызғылт кеч...»). Бул

контексте ташымал 3-саптын акырында орун алып, *Аркаңан нымтырайт жолдор керилип* синтаксистик конструкциясынын бир элементи *аркаңан* мурунку сапта калып, калган элементтери кийинки сапка ташылып өткөн. Жогоруда белгиленгендей, бул контексте ташымал саптардагы муун сандарынын бирдейлигин (бардык саптарда 8 муун), ыргактык-интонациялык түзүлүштүн үзгүлтүксүздүгүн жана уйкаштыкты (ташымалга дуушар болгон элемент *аркаңан* 1-саптын акырындагы *чарчаган* менен уйкаштык түзгөн) камсыз кылуучу кызмат аткарған.

Бирок ташымал синтаксистик бирдикти же сүйлөмдү саптын ыргактык-интонациялык структурасына ылайыктап, фразаларга ажыратып, эки же кәэде андан көп саптын чегинде берүү менен чаташтырылбашы керек. Бул эки көрүнүш функционалдык жана синтаксистик-семантикалык жактан өтө окшош. Ал эми айырмачылыгы төмөнкүдө: биринчиден, ташымал колдонулганда сүйлөм фразалардын чегинде саптарга бөлүштүрүлбөстөн, бир же бир нече элементи гана мурунку саптан кийинкисине өтөт же мурунку сапта калат жана ал элементтер семантикалык, логикалык жана грамматикалык жактан фраза уюштура албайт; экинчиден, ташымалдын мүнөздүү белгисин сап ичинде синтаксистик тынымдын орун алышы түзөт. Сүйлөм фразаларга

бөлүштүрүлүп, саптарга жайгаштырылганда, кыска тыным саптын ақырына түшөт. Ал эми ташымалды көрсөтүүчү тыным саптын башындагы же ақырындагы тынымдан узагыраак болот. Тынымдын орун алышына жараша ташымалдын 2 түрүн ажыратып көрсөтүүгө болот: бир учурда сап ичиндеги синтаксистик тыным мурунку саптагы сүйлөмдүн же фразанын аякташын көрсөтсө, 2-учурда кийинки сапка өтүүчү фразанын башталышын же бөлүгүн ажыратып көрсөтөт:

1) Булутсуз асман. // Теребел

боз закым басып ныкталат.

Ашпозчу бийкеч, беде, жел

беде эмес, кесме жыттанат. («Чөп чабык»);

2) «Шап» кулайт сайдын ташына

сагызган. // Шар деп шамал, кар... («Кыш жолдо») ж.б.

1-контексте 1-саптагы ташымалды көрсөтүүчү синтаксистик тыным 2-саптагы фразанын башталышы болгон элементти көрсөтсө, 2-контексте 2-саптагы синтаксистик тыным мурунку саптан ташылып өткөн фразанын аякташын билдириет. Бул контекстерде да ташымал жогоруда белгиленип кеткендей максатта, тактап айтканда, саптардын ыргактык-интонациялык структурасын, муун сандарынын бирдейлигин: эки контексте тең саптар 8 муундан турат, уйкаштыкты *теребел–беде*, жел уюштуруу максатында колдонулган. (Айтылып жаткан ойдон бир аз четтөө менен, бир жагдайды көрсөтө кетүү жөндүү. Көпчүлүк көркөм тексттердин 8+(-)1 муундуу саптардан уюшулушун тексттердин метрикалык мыйзамдары эмес, жалпы тилдик себептер аркылуу түшүндүрүүгө болот. Элементардык интонациялык-синтаксистик топ (бирдик) болгон синтагманын орточо табигый узундугу 8 муун өлчөмүндө экени белгилүү. Демек, реципиент ушул өлчөмдөгү метрикалык бирдикти да кабылдоо-түшүнүүсү табигый түрдө, женил ишке ашат. Ошондуктан ақындар да текстти кабылдоонун

«табигыйлыгын», ыңгайлуулугун камсыз кылуу максатында атайылап жана көп учурда интуициялык жол менен ушул өлчөмгө көбүрөөк кайрылышса керек).

Айрым контексттерде ташымал ойду, фразаны бир саптан экинчи сапка эле әмес, сабактан сабакка ташуу үчүн да кызмат кылат:

Жакага шашып күз жели,
жай тартып үйлөр мүштөгүн,
жалбырттап күйгөн аптаптын
жалбырак болуп түшкөнү / (1-сабактын ақыры)
угулат. // Күндөр шуудурап,
уй тоскон дөңдөн «чуу» жылат,
булаңыр баскан талаада
буластап барат буурул ат. («Айыл күзү»).

Мындай учурлар эреже катары алышып келе жаткан сабак аяктаган синтаксистик жана тематикалык бүтүндүк болуп саналары, ал чекит менен аяктап, өзүнө өз алдынча ойду камтый турғандыгы жөнүндөгү аныктамага каршы келет. Берилген контексте кийинки сабактын башындагы ташымал мурунку сабакта башталган ой, фразанын аяктап, логикалык түргө ээ болуусу үчүн кызмат кылган. Бул түрдөгү ташымал көп учурда тилдик бирдиктердин ортосундагы ыкташуу, башкаруу, таандык формадагы синтаксистик байланыштарды бошондотуп, түгөйлөрдү ажыратууга алыш келет. Ташымалга дуушар болгон түгөй өз алдынча күчтүү акцентке ээ болуп, анын фонетикалык, грамматикалык, семантикалык мүнөздөмөлөрүнүн бардыгы бир учурда актуалдашат. Ташымалдын жана ташылган бирдиктин күчтүү басымга ээ болушу кийинки сабактын эмоционалдык-экспрессивдик жана семантикалык мүнөзүн шарттайт. Ошондуктан ташымал аркылуу байланышкан сабактардын ортосундагы синтаксистик, семантикалык жана логикалык байланыш абдан тыгыз келет да, бир жагынан,

сабактын салыштырмалуу автономдуулугу жөнүндөгү пикирди четке кагат, экинчи жагынан, тексттин жумуру, бөлүнбөс түзүлүш экенин бекемдейт. Демек, мындай учурлар көркөм тексттеги маани-мазмун белгилүү бир эреже-нормаларды бузуудан да келип чыгары жөнүндөгү көз караштын дагы бир далили болуп саналат.

Ташымал сап ичиндеги синтаксистин тынымдын узактыгы эмес, саптын ичиндеги жана чегиндеги (башынданында жана акырынданында) синтаксистик тыныгуулардын карым-катьшы аркылуу аныкталат. Буга байланыштуу, сөздөрдүн жайгашуусу, орун тартиби маселеси да олуттуу мааниге ээ жана ташымал көркөм тексттеги сөздөрдүн орун тартиби маселеси менен тыгыз байланыштуу.

3.4. Көркөм тексттеги сөздөрдүн орун тартиби жана инверсиялар

Поэтикалык көркөм текстте саптагы сөздөр бири-бири менен ажырагыс байланышта болгону менен, сүйлөм мүчөлөрү катары байланышы бошонураак келет да, тилдин грамматикалык эреже-нормалары боюнча катар, удаалаш келүүчү сүйлөм мүчөлөрүнүн орду өзгөрүлүп, алмашып же бири бири менен дистанттык байланышта болуп калышат. Көркөм текстте сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартибинин өзгөрүшү, тактап айтканда, инверсияланышы композициялык, көркөм-эстетикалык максатка багытталып, саптын, сабактын жана тексттин ыргактык-интонациялык түзүлүшүнө, өлчөмдүн (муун өлчөмүнүн, муун сандарынын бирдейлигинин) сакталышына, уйкаштыкты түзүүгө, сактоого байланыштуу болот.

Мисалы: Качанкы күндөрдү мен эстедим,

Кай жакта калды гүлүм жел сылаган.

Кайрылбай караан үздү элестерин,

Кара чач буурул болду сен сылаган.

Сезимиң санаа тартып кез-кездери,

Сен дагы жүрдүң бекен эстеп мени. («Кайрылбай караан үздү элестериң»). Бул контексте бардык саптар сүйлөм менен шайкеш келгени жана бардык синтаксистик бирдиктерде сөздөрдүн инверсияга учурaganы көрүнүп турат. Контексттеги саптардын иретин бузбай, сүйлөмдөрдүн удаалаштыгын сактоо менен, сөздөрдүн түз орун тартибинин нормаларына ылайык трансформациялап көрөлү:

Мен качанкы күндөрдү эстедим,
Жел сылаган гүлүм кай жакта калды.
Элестериң кайрылбай караан үздү,
Сен сылаган кара чач буурул болду.
Сезимиң кез-кездери санаа тартып,
Сен дагы мени эстеп жүрдүң бекен.

Трансформациялангандан кийин деле ар бир сүйлөмдүн жеке мааниси менен контексттин жалпы мааниси, фактылык маалымат бузулган жок. Лексикасы да эч өзгөрүүгө дуушар болбоду, ар бир саптагы муун сандары да поэтикалык варианттагы муун сандары менен дал келет. Ошентсе да, трансформацияланган контексте лексика, жалпы маани, муун өлчөмдөрү, эмоционалдуулуктун үлүшү сакталганы менен, аны поэтикалык көркөм минитекст, көркөм контекст катары эсептөөгө мүмкүн эмес. Себеби анда, биринчиден жана негизгиси, ыргактык-интонациялык структура бузулган, экинчиден, уйкаштык жоголгон жана алардын натыйжасында поэтикалык образ өтө солгундал, тексттин лирикалык маанайы да жок болуп кеткен. Буга байланыштуу, тексттин көркөм-эстетикалык кунары кыйла төмөндөп, эмоционалдык-экспрессивдик таасирдүүлүгү начарлаганы байкалып турат. Демек, инверсия ыргактык-интонациялык структураны, муун өлчөмдөрүнүн бирдейлигин, уйкаштыкты сактоо сыйктуу милдеттер менен катар көркөм-эстетикалык максатта да колдонулууучу көрүнүш болуп эсептелет.

Ошондуктан ал да поэтикалык синтаксистин алкағында талдоого алынуучу маселелердин катарына кирет.

Практикалык тилде сөздөрдүн түз жана инверсияланган орун тартиби өзүнүн грамматикалык мааниси боюнча өтө деле айырмалана бербейт. Мисалы: *Канча кыргыз бөтөлкөнүн ичиндеги отко күйүп жок болууда?* (Дүйшев 2001, 350) = *Бөтөлкөнүн ичиндеги отко күйүп канча кыргыз жок болууда?* = *Канча кыргыз жок болууда бөтөлкөнүн ичиндеги отко күйүп?* Бул мисалдардан байкалгандай, инверсияланган сөздөр (сүйлөм мүчөлөрү) логикалык басымга ээ болуп, сүйлөмдүн интонациялык түзүлүшүнө таасир эткени менен, грамматикалык маанисин өзгөртө алган жок, ой-маңыз ошол эле бойdon калды.

Ал эми көркөм тексттерде мындай айырмачылык поэтикалык маани-мазмундун өзгөрүүсүнө, маанилик оттеноктордун пайда болушуна алып келүүсү мүмкүн. Сүйлөмдү актуалдуу жиктештирүүнү жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн грамматикалык карым-каташын бузбастан, лексиканы, грамматикалык формаларды өзгөртпөстөн турup, сөздөрдүн орун тартибин гана өзгөртүү көп контексттерде өзгөчө образдык маанини жаратып, семантикалык байланыштардагы өзгөрүүлөрдү, жылышшууларды пайда кылуу менен, анын негизинде ойго кошумча маани киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башкача айтканда, инверсияланган сүйлөм инверсияланбаган сүйлөм менен синонимдик карым-каташта турса дагы, маанисинин кошумча боекчолору жагынан айырмаланат. Бул, өзгөчө, инверсия эмфаза менен байланыштуу болгон учурларда ачык байкалат. Адатта, көркөм тексттин өзгөчө ыргактык-интонациялык структурасы тигил же бул сөздү маанилик жактан бөлүп көрсөтүп, логикалык басым коюу зарылдыгын четке кагат. Бирок айрым контексттерде көркөм тексттеги инверсияланган бирдиктер сүйлөмдүн кандай позициясынан орун алганына карабастан, логикалык басымга дуушарланып, эмфазалык мүнөзгө ээ болот да, семантикалык

жылышууларга, маанинин жана образдын жаңы боекчосунун жаралышына өбөлгө болот. Инверсияланган бирдиктин же сүйлөм мүчөсүнүн синтаксистик жактан обочолонгон, эмфазалык мүнөз күтүшү синтаксистик байланышка кирген элементтердин ортосундагы чек араны жана ошол эле учурда байланышты даанараак байкоого шарт түзүп, эки жактуу кызмат аткаралат. Бул көрүнүш кыргыз тилине мүнөздүү болуп эсептелген сөздөрдүн регрессивдүү, контактлыу орун тартиби прогрессивдүү, дистанттык орун тартибине инверсияланганда айын байкалалат. Адабий тилдик нормалар боюнча сөздөрдүн түз орун тартибинде, негизинен, ээ баяндоочтон, багынычтуу компонент багындыруучудан: аныктооч аныкталгычтан, башкарылуучу компонент башкаруучудан ж.б. мурун орун алат. Ал эми көркөм тексттерде бул тартип өзгөрүүгө учурал, ыргакты, интонацияны, муун өлчөмүн сактоо, уйкаштыкты камсыз кылуу максатында инверсиялар орун алат. Мында көп контексттерде инверсияга кабылган бир эле сүйлөм мүчөсү эмес, бир нече сүйлөм мүчөсү тууралуу кеп кылууга да болот.

Мисалы: 1) Эх, жигит, неге бүк болдуң

жамғырды тыңшап тыштагы.

Тобун кууп жүргөн футболдун

тиштүбү эске кыштагың? (футболдун тобун кууп жүргөн кыштагың эске түштүбү) («Эх жигит, неге...»);

2) Кылаңыр нурга жык тоюп,

булуттар булайт үлбүрөп.

Атка окшойт бул таң нык тоюп,

акырда турган үргүлөп (бул таң нык тоюп, акырда үргүлөп турган атка окшойт) («Таң»);

3) Бирок тагдыр кетти жулуп колуман

шамал жүрдү отун тепсеп көздөрдүн.

Чагылгандар қулап жерге огуналан

жүрөгүмдөн күйүп түштү өткөн күн. (Бирок тагдыр колуман жуулуп кетти / көздөрдүн отун тепсеп шамал жүрдү. / Чагылгандар огунаң жерге кулап, / өткөн күн жүрөгүмдөн күйүп түштү) («Үкөй»). Алсак, 1-контекстте аныктоочтук милдет аткарған ажырагыс сөз тизмегине кирген бирдиктин *футболдуң* жана ээлик милдет аткарған бирдиктин *кыштагың* инверсияланып, логикалық басымга ээ болушу сүйлөмдөгү жалпы ойго кошумча маани киргизип, бул эки бирдиктин ортосундагы семантикалық байланышты жараткан да, әлет, ойноок балалық, кайрылбас күндөр мааницин туюндурган образдық ассоциацияның жаралышына өбөлгө түзгөн.

Бирок инверсиялануунун натыйжасында басымга ээ болгон, эмфазалық мүнөздөгү элементтерди экспрессивдүү синтаксистик конструкцияларга кирген парцелляциядан айырмалоо зарыл. Себеби айрым учурда көркөм текстте инверсияланган элемент (элементтер) аталган синтаксистик фигура менен сырткы окшоштукка ээ болуп калышы мүмкүн. Алардын айырмачылыгын төмөнкү белгилерден көрүгө болот. Инверсияланган элемент сүйлөмдүн бир мүчөсү болуп, анын маанициси, грамматикалық түзүлүш-формасы ошол синтаксистик бирдикти түзгөн башка элемент же элементтер менен ажырагыс байланышта ачылат да, өз алдынча кандайдыр бир мазмун-маңызга ээ болбой, өзү кирген сүйлөмдүн чегинде башка элементтер менен бирдикте гана бүткөн айрым ойду туюндурууга катышат.

Ал эми парцелляция экспрессивдүү максат үчүн атайын бөлүнүп кеткен синтаксистик бирдиктин эки фразалуу варианты болуп саналат. Алардын бири – автосемантикалуу, экинчиси – синсемантикалуу түзүлүштөр. Парцелляция сүйлөмдүн актуалдуу жиктелүүсүнүн өзгөчө каражаттарынын бири катары эсептелип, тема-ремалық өзгөчө карым-катышка ээ. Парцелляциялық конструкциянын бөлүктөрү чекит аркылуу ажыратылат. Бирок көп учурда **поэтикалык пунктуация** да

спецификалуу, индивидуалдуу мүнөзгө ээ болгондуктан, парцелляция менен инверсиянын чегин ажыратууда кыйынчылыкты туудурушу ыктымал.

Парцелляциянын тилдик инвариант болгон сүйлөмдүн кептик варианты катары прозалык көркөм тексттерде колдонулушу шартталган мүнөзгө ээ, ал эми поэтикалык көркөм тексттерде сейрек учураса да жогоркудай татаалдыкты жаратат. Бирок биздин изилдөөбүздүн милдетине кирбекендиктен, парцелляция кубулушуна кенири аспектиде токтолуунун зарылдыгы жок. Анын үстүнө, бул кубулуш изилдөөчү Т.Т.Токоевдин эмгегинде системалуу иликтөөгө алынган (Токоев 2006, 55-88).

Инверсиялар көркөм тексттеги, саптагы метрдин чектөөчү касиеттерин кандайдыр бир деңгээлде бейтарапташтыруучу милдет аткарат, башкача айтканда, норманы бузуу катары каралган инверсия метрге эмес, саптагы, контексттеги ойго көнүл бурууга түрткү берет. Ошол эле учурда ыргак менен метр инверсияларды өтө эле байкаларлык, ойдун жана кептин жалпы агымын, логикасын бузуучулук мүнөздөн сактайт. Ыргак менен метр белгилүү бир чектеги инверсияларга гана жол берет, сөздөрдүн орун тартибинин өтө эле эркин, айрым учурда таптакыр күтүлбөгөн мүнөздөгү өзгөрүүлөрү, бир жагынан, көркөм тексттин семантикасына терс таасирин тийгизсе, экинчи жагынан, анын эстетикалык кунарын төмөндөтөт, үчүнчүдөн, тилдин абсолюттуу мыйзамдарына каршы келет.

Инверсия сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартибинин өзгөрүүсу менен байланыштуу синтаксистик кубулуш болгону менен, эстетикалык максатка ээ болгондуктан жана тексттин семантикасына кошумча маани киргизүү милдетин аткарғандыктан, лингвопоэтикалык аспектиде кызыгууну жаратат.

3.5. Көркөм тексттеги каратма сөз жана анын лингвопоэтикалык ролу

Көркөм тексттин синтаксистик түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүн, синтаксистик бирдиктер менен каражаттардын семантикалык жана функционалдык өзгөрүүлөрү менен татаалданууларын салттуу синтаксисте сүйлөмгө грамматикалык жактан мүчө боло албаган элементтер категориясына киргизилген элементтерден, бирдиктерден да көрүүгө болот. Бул максатта каратма сөз категориясын лингвопоэтикалык аспектиде, поэтикалык синтаксистин аспектисинде иликеп-талдоого алууга болот. Белгиленип кеткендей, традициялык синтаксисте каратма сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган элементтер катары каралып жүрөт. Бирок бул көз карашты шарттуу деп эсептөө керек. Анткени синтаксистик жактан аяктаган, бүтүн бирдик болуп эсептелген сүйлөмдүн тутумунда ашыкча, кереги жок жана сүйлөмдүн семантикалык-грамматикалык түзүлүшүндө эч кандай кызмат аткарбаган элементтер болушу мүмкүн эмес. Жыйынтыкуу ой сүйлөмдүн тутумундагы структуралык бардык элементтердин суммасынан келип чыгат. Элементтер тилде калыпташкан мыйзам ченемдер, белгилүү бир грамматикалык моделдер боюнча синтагматикалык байланышка кирип, сүйлөмдүн структурасын түзүшөт. Бирок сүйлөмдө камтылган ойду берүүдө анын структурасына кирген бардык элементтер бирдей даражадагы милдет аткарбастыгы белгилүү. Ушул негизде сүйлөм мүчөлөрү үч даража боюнча классификацияланат: 1-даража – баш мүчөлөр, 2-даража – айкындооч мүчөлөр, 3-даража – каратма, киринди сөздөр. Үчүнчү даражадагы элементтер сүйлөмдүн башка элементтери, мүчөлөрү менен грамматикалык байланыш түзүп, синтаксистик жактан баш же айкындоочтук пландагы функция аткара албайт, бирок семантикалык-структуралык планда сүйлөмдүн жалпы мазмуну же анын бөлүгү – фраза – менен логикалык жактан байланышка ээ болот. Ошондой эле сүйлөмдүн модалдык маанилерин туюндурууучу каражаттар

катары да колдонулуп, сүйлөмдүн модалдуулук белгиси менен байланыштуу.

Каратма сөз сүйлөмдөгү, ошондой эле тексттеги ой-пикирдин кимге же әмнеге багытталганын билдириүү үчүн кызмат кылып, апеллятивдик функция аткарат. Бирок апеллятивдик функция каратма сөздүн бирден-бир жалгыз функциясы эмес, ал экспрессивдүү же баа берүү-мүнөздөө функциясы менен коштолуп, экөө бирге реализацияланышы мүмкүн. Ал эми көркөм текстте бардык бирдиктер, каражаттар сыйктуу эле каратма сөздөр да өзүнүн семантикасын жана функционалдык милдетин өзгөртүп, кошумча маанилерге, функцияларга ээ болот.

Көркөм тексттеги каратма сөзгө 2 түрдүү мүнөздө мамиле кылуу жөндүү деп ойлойбуз: 1) поэтикалык тилдин элементи, ыкмасы катары , 2) поэтикалык көркөм тексттердин мүнөздүү белгилеринин бири, дүйнөгө поэтикалык мамиле кылуунун өзгөчө түрү катары.

Поэтикалык көркөм тексттер өзүнүн уюшулуш формасы жана анын мазмунун шарттаган ой-жүгүртүү формасы боюнча монологдук түрдө болору белгилүү. Ошентсе да, бул формалык негизде гана келип чыккан көз караш болуп саналат. Анткени **көркөм тексттер адам менен объективдүү чындыктын, курчап турган дүйнөнүн ортосундагы терең карым-катьштын ар түрдүү жактарын чагылдыргандыктан, анда, сөзсүз, ички диалогдуулук орун алат.** Диалог – таанып-билүүнүн бир ыкмасы. Ал, адатта, адресаттын же экинчи аңгемелешүүчүнүн болушун талап кылып, ага багытталат. Бирок көркөм тексттеги адресаттын, тактап айтканда, субъект же лирикалык «мен» менен диалогго кирген тараптын мүнөзү жана структурасы бир түрдүү болбойт. Кеп предмети, адресат сырткы (окурман) жана ички (тексттин өзүндө көрсөтүлгөн адам, буюм, кубулуш ж.б.) болушу мүмкүн. Ошондуктан кеп предметине, адресатка кайрылуу, аны менен түрдүү деңгээлдеги диалогдук байланышка кирүү, адресатты туюндурууунун өзгөчөлүгү

көркөм тексттин жана анын тилинин мүнөздүү белгилеринен экендиги бир катар изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде көрсөтүлгөн (Өмүралиева 2002, 2005, Ковтунова 1986, Усубалиев 1994 ж.б.).

Көркөм тексттердеги диалогдуулуктун айкын көрүнүшү болуп каратма сөздөр өсептелет. Каратма сөздөр ички адресатты туюндуруу, аны менен байланышка кириүү үчүн кызмат кылат. Бирок көркөм тексттеги диалогдун, каратма сөздүн өзгөчөлүгү – кеп моментинде аңгемелешүүчүнүн жоктугу, субъект менен адресаттын ортосундагы карым-катьштын татаалдыгы. Анткени көркөм текстте, бир жагынан, адресаттардын потенциалдуу алкагы абдан кеңеет, экинчи жагынан, адресаттын реакциясы, жообу талап кылышынбайт. Жогоруда белгиленгендей, диалог таанып-билүүнүн бир ыкмасы болуп саналгандыктан, көркөм текстте чагылдырылып жаткан дүйнөдө орун алгандын бүт бардыгы адресат болуу мүмкүнчүлүгүнө әэ жана аларга каратма сөздүн жардамы менен кайрылууга жол берилет. Жеке эле адамдар жана адамзаттык түшүнүктөр эмес, адресат катары жанжаныбарлар, өсүмдүктөр, жаратылыш көрүнүштөрү, предметтер, кубулуштар, абстракттуу түшүнүктөр ж.б. алышыны мүмкүн. Буга байланыштуу, **көркөм тексттеги каратма сөздөр коммуникативдик ньюанстарга жана семантикалык өзгөчөлүктөргө әэ.** Ал эми алардын жалпы **функционалдык** жана **семантикалык табиятынын өзгөчөлүгүн** адресатка кайрылуу менен катар, анын (адресаттын), предметтин, **айтылыш жаткан ойдун маңызына жетүү жана ага карата эмоционалдык мамилени билдириүү түзөт.** Демек, **аратма сөздөр да тексттин жалпы мазмуну менен шартталыш, аны менен шайкеш келет.**

Көркөм тексттеги каратма сөздөрдү лексика-семантикалык мүнөзүнө жараша бир нече топко ажыратып кароого болот. Адамдарга карата кайрылууну көрсөткөн каратма сөздөр кыйла арбын учурдайт. Мындай каратма сөздөрдө шарттуулук даражасы абдан төмөн болуп,

каратма сөз катышкан контексттеги диалогдук кырдаал реалдуулукка кийла жакын. Бул түрдөгү каратма сөздөр адамдын жеке аты-жөнү, жолдоштук, туугандык, жекече жана үй-бүлөлүк мамилерди билдириүүчү түшүнүктөр түрүндө, адресаттын сапат-белгисин көрсөтүүчү түшүнүктөр түрүндө, социалдык топтун аталышы түрүндө болушу мүмкүн. Мисалы:

«*Anake*, кандайсыңар,
биякта баары жакшы...
*Ж*огорку курстарды
үйүнө кетириши,
anake, шаардык кыздар
колдору укмуш болуп,
беттери укмуш болуп
аябай кесилиши... («Ашпозчулар эртеңки аш камында...»);
Жанылык ушул, *балам*,
Жакында шайлоо болду.
Көңүлүм үч көчкөндөй калды мындан,
Көңүлүм көргө казган айдоо болду. («Жетинчи кат»);
Эх, жигит, неге бүк болдун
жамғырды тыңшап тыштагы.
Тобун кууп жүргөн футболдун
түштүбү эске кыштагың. («Эх, жигит, неге...»);
Жаккан шам, аккан калат сай
өмүргө бир күн түн кирет.
Ар кимде бирден дарак бар
адамдар, эстей жүргүлө. («Оо, эми жашы тим агат...»);
Ай, элим, ай, эл болсоң атың барбы,
Алтын кылыш ким сактайт асылдарды,
Азыркыдай жоготуп тынды элек го

Абдыкадыр, Жусупту, Касымдарды. («Бир кыз болсо») ж.б.

Көркөм тексттерде конкреттүү, жеке адамга карата айтылган каратма сөздөр конкреттүүлүк, жекелик мүнөзүнөн ажырап, семантикалык кошумча боекчолорго ээ болот. Грамматикалык формасы жагынан энчилүү ат же жеке түшүнүк түрүндө турганы менен, каратма сөз аркылуу туюндурулган адресаттын масштабы көңейип, адресаттар мүнөзүнө өтөт да, жалпылык түрүнө ээ болот. Тактап айтканда, тексттеги **жеке адресат өзү текстүү адресаттардын жалпылыгын туюндуруу үчүн кызмат кылыш, функционалдык өзгөрүүгө учурдайт:**

Жашоо кымбат? Кымбат андан жоготуун,
баш көтөрбөй баса берер кез гана.

Бата тилейм! Бакыт тилейм, *жолоочум*,

Жолуң шыдыр! Жолдош болсун эс сага («Кар түшүптүр...»);

Гулсун, сен азаматсын,

кейибегин,

келин көп күйөөсү жок,

жарыкка келген жандын

кымындай да күнөөсү жок. («Эне»);

Ай, Мурат, Мурат, Мурат,

бир боорум кагылайын,

тили бар болгон менен,

тил катып үндөй албай,

тили бар болгон менен,

канчалар сен сыйктуу дудук болду

эне тилин

тилмечсиз сүйлөй албай? («Эне тилин унуткандар»).

Алсак, 1-контексттеги каратма сөз *жолоочум* контексттеги ой-мазмунга жана подтексттик маалыматка ылайык, семантикалык мааниси жактан жана функционалдык жактан өзгөрүүгө учурал, кандайдыр бир сапарга

чыккан жалгыз жолоочуга эмес, жашоо жолундагы бардык жолоочуларга, демек, бардык адамдарга карата колдонулган. 2-контексттеги каратма сөз конкреттүү энчилүү ат *Гүлсүн* аркылуу туюндурулганы менен, ал да жалпылоо мүнөзүнө ээ, тактап айтканда, Элдин аң-сезиминде, көз карашында калыптанып калган айрым шарттуулуктарга, моралдык-этикалык нормаларга карабастан, аялзаты катары негизги миссиясын – эне болуп, артында тукум калтыруу миссиясын аткарган Гүлсүндөргө карата колдонулган. Ал эми 3-контексттеги *Murat* да жалпылык, типтүүлүк мүнөзүнө ээ болуп, адресаттардын белгилүү бир тобун чагылдырат. Мында Мурат аркылуу туюндурулган адресаттар – коомдо жашап туруп, ошол коомдогу белгилүү бир саясий-идеологиялык жана социалдык шарт-kyрдаалдын негизинде улуттук нигилизмге кабылган, улуттук менен глобалдыктын ортосунда арабөк калган адамдардын тобу.

Көркөм тексттердеги айрым конкреттүү энчилүү ат аркылуу берилген каратма сөздөр өзү орун алган контекст же ошол көркөм текстте гана жалпылык мүнөзүнө ээ болбостон, реалдуу турмуштагы типтүүлүк мүнөзүнө да ээ болуп, өтө кецири чектеги функционалдык мааниге ээ. Алсак, Ш.Дүйшееевдин поэзиясындагы «Эштек», «Эштек байке», «Дардан», «Дардан мырза» типтүүлүк мүнөзүн чагылдырат:

Ээй, Эштек байке,
эзели төрдө олтуруп
чер жазып күлдүң бекен өмүрүндө,
Керзи өтүктөн башка дагы
бут кийим
кийдиң бекен өмүрүндө,
дем алыш деген дагы күн болорун
билдиң бекен өмүрүндө? («Күт эми, Эштек байке»). Бул контексттеги *Эштек байке* элет жеринде төрөлүп-чиоюп, өзүн адам

каторы аңдап-бile баштагандан тартып әлеттин кара жумушунан башы көтөрүлбөй, көр тиричиликтин оордугунан далысы түзөлбөй, «мандайга жазган ушу да» деп өмүр өткөргөн, көп учурларда өзүнүн инсандык, атуулдуқ укуктарын талаша албаган, ашкере карапайым адамдарды жалпылаштырып чагылдырып, аларга карата колдонулган.

Көркөм тексттердеги адамдарга карата колдонулган каратма сөздөрдүн өзүнчө бир тобун белгилүү инсандарга кайрылууну көрсөткөн каратма сөздөр түзөт. Мындай адресаттар тексттеги диалог кырдаалына карата убакыт-мезгил жана мейкиндик-аралык боюнча түрдүү даражадагы алыстыкта туруп, тарыхый инсандар, баатырлар, фольклордук жана адабий чыгармалардын каармандары, коомдук-саясий ишмерлер, чыгармачыл же илимий интеллигенциянын белгилүү өкүлдөрү ж.б. болушу ыктымал. Бул түрдөгү каратма сөздөрдө шарттуулук даражасы жогорураак болот, себеби контексттеги диалогдук кырдаал реалдуудан алыс мүнөзгө ээ. Бирок мындай диалогдук кырдаалды абсолюттуу түрдө мүмкүн эмес деп айтууга болбойт. Бул түрдөгү каратма сөздөр катышкан контексттерде жана тексттерде чагылдырылган көркөм дүйнө кецири чектеги социалдык жана тарыхый, кәэде географиялык алкакты камтыйт. Мындай каратма сөздөр поэтикалык аң-сезимдин жана образдын масштабын да кеңейтип, көркөм тексттин ички семантикалык терендигинин чоңоюшунан шарт түзөт. Экинчи жагынан, адресатты субъективге эле жакыннатпастан, субъективни адресатка да жакыннатуучу роль ойнойт. Маселен, Ш.Дүйшевдин «Салам кат» циклине кирген көркөм тексттерде каратма сөздөр реалдуу коомдук-мамлекеттик ишмерлерге, адабият жана искусствонун өкүлдөрүнө адрестелген ой-мазмунду берүү үчүн кызмат кылган.

Көркөм тексттерде, өзгөчө, лирикалык тексттерде ой, кеп сүйгөн адамга, лирикалык «сенге» адреселип, каратма сөз катары лирикалык «сен» ар түрдүү формаларда кездешет. Басымдуу түрдө адресат «сен»

деген атоочтук аркылуу баса көрсөтүлбөстөн, тексттин лирикалык маанайына ылайыкташтырылып, метафоралык мааниге ээ, көбүн эсе эркелетүү маанисиндеи бирдиктер каратма сөз катары колдонулат:

Көчө сөзүн ташып, *кымбатым*,

Көрүнгөндөр ушак кылбасын...

Жомок кылып түндү, *эрмегим*,

жолуккун деп кыйнай бербегин... («Кыздын ыры»);

Антташкан айдың көлгө коналбадык,

Алтыным, биз бактылуу болалбадык. («Кайрылбай караан үздүү элестерин»);

Күүгүмгө толгон кечиндин

Күкүгүн кайда кетирдим.

Гулкайыр гулум, кош эми

Гүлүндү үзсөм кечиргин.

Гулгө окишоо эркем, кош эми

Күнөөлүү болсом кечиргин. («Гүлкайыр») ж.б.

Айрым контексттерде адресат болгон лирикалык «сен» конкреттүү энчилүү ат менен да берилген, бирок мындай каратма сөздөр да жалпыланган маанини туюндуруп, функционалдык жактан өзгөрүүгө учурайт:

Алыстайт күштар таштап сая бакты

аттиң ай, күш боло албай сага кайтчу.

Санаадан сар жылдыздай дир-дир этип

сагынып жүрөм, *Үкөй*, салам айтчи («Үкөй»).

Ш.Дүйшееевдин «Үкөй» циклиnde адресат болуп эсептелген *Үкөй* жана анын каратма сөздүк функцияда колдонулушунда тексттик терең маани да, интертексттик маани да бар. Ал, бир жагынан, Ш.Дүйшееевдин тексттин акындар поэзиясынын өкүлү *Боогачынын* көркөм тексттери менен байланыштырат, экинчиден, жетпей калган армандуу, бирок

чыныгы, таза арзууну туюндуруу үчүн кызмат өтөгөн жана бул арзуу жеке эле Боогачы же лирикалык «мендин» арзуусу эмес, армандуу тагдырга туш болгон адамдардын арзуусун билдири алат. Жогорку контексттеги каратма сөз *Үкөйдүн* маанисиндеги семантикалык жылышты ушундай түшүндүрүүгө болот.

Көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн әкинчи бир чоң тобун **адамзаттык** әмес түшүнүктөр түзөт. Алардын арасында автор, лирикалык «мен» же субъект **географиялык атальштар, жаратылыш, аалам көрүнүштөрү** жана **кубулуштары, мезгил-мейкиндик түшүнүктөрү, адамдын эмоционалдык** жана **интеллектуалдык дүйнөсүнүн, рухий жана материалдык маданиятынын көрүнүштөрү** ж.б. диалогго кирип, адресат катары кызмат аткарган контексттер учурайт.

Атажурт, Мекен, туулган жер жана алардын түрдүү элементтери, атрибуттары көркөм тексттерде каратма сөздүк функцияда абдан арбын колдонулат. Мындай каратма сөздөр субъективин (автордун) Мекен, туулган жер менен байланышынын органикалык, табигый мүнөзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ:

Өтөт менден аралап көзүң анан,
шамал чыгат созулуп дарактардан.

Туун аман, *тууган жер*, сөзүң аман,
жүз жол бассам, миң жолдо агат дайраң...

Өмүр бою өстүрөр терскенимди –
сен өлбөгүн, *Ата журт*, энем өлгөн. («Ой-Терскен»);

Кыргыз айлым, кыргак калпак асылым
суундан жутуп, оонап өскөм чөбүндө.

Көңүлүмдүн күнүн жагып акырын,
көкүрөктүн күүсүн черттим төрүндө. («Кыргыз айлым...») ж.б.

Атажурт жана ага тиешелүү бардык көрүнүштөрдүн, түшүнүктөрдүн каратма сөз катары колдонулушу алардын жандануусун шарттап, адресаттык мүнөзүн терендетет жана контексттин, тексттин таасирдүүлүгүн арттырат:

*Кыргыз жерим, кызың жокпу
кыйналып турганында кырчоондо апалаган?*

*Кыргыз жерим, балаң жокпу
башыңа иш түшкөндө аталаган?*

*Кыргыз жерим, атың жокпу?
Атың кана?*

Ата-бабаң калтырган, ата-бабаң? («Кыянаттык»).

Туулган жер, Мекенге карата адрестелген сөздөргө мааниси жагынан географиялык атальштарга карата айтылган каратма сөздөр абдан жакын турат. Айырмачылыгы: биринчи топтогулар жалпыланган, кенири мүнөздөгү мааниге ээ болсо, кийинкилери – географиялык атальштардын каратма сөздүк милдет аткарышы – конкреттешкен мүнөзгө ээ. Бирок аларда да семантикалык жылыштуулар, маанилик кошумча боекчолор орун алат:

-Ассалоом алейкум деп,
босогоңду аттагандан корком, ата,
чолпондой болгон калаам Чолпон-Ата? («Ысык-Көлдү сакта дейсина»);

Азапты оору кылсаң оорундамын,
Армандуу жылдарымдын доорундамын.

*Ат-Башым, ашык болуп бир кызыңа
Ай тийбес тоолоруңдун боорундамын.* («Үкөй»);
Эгеси бай, эли жарды жыргабайт
Эр жигитин эси жоктор сыйлабайт.
Эртең, *Талас*, сенин мундуу ырынды

Эч кимиси Түгөлбайдай ырдабайт. («Талас элине») ж.б.

Алынган контексттерде каратма сөздүк функцияда колдонулган *Чолпон-Ата*, *Ат-Башым*, *Талас* өздөрүнүн семантикалык сыйымдуулугун чоңойтуп, кошумча маанилерге ээ болгон жана конкреттүү географиялык атальшка да, ошол аталыш аркылуу белгиленген географиялык орунга да жана ал жерлерде жашаган адамдарга да кайрылууну туюндурат.

Адамзаттык эмес каратма сөздөрдүн дагы бир тобун аалам, жаратылыш көрүнүштөрүнө, кубулуштарына, абстракттуу түшүнүктөргө адрестелген кайрылуулар түзөт. Мындай каратма сөздөр адамдын антропоморфикалык көз карашы, дүйнөтаанымы менен байланыштуу жана көркөм тексттерде өзгөчө татаал мааниге дуушар болушу мүмкүн. Алар түрдүү маңызга ээ болуп, адамдын сезүү, кабылдоо жөндөмүн тереңдетүүгө багытталган кызмат аткарат. Бул түрдөгү адресаттар менен диалогдук байланышка киргенде, субъект жаратылыштык, ааламдык чектеги бийиктике умтулат. Мында субъективин (негизинен, акындын) курчап турган дүйнөнү кабылдоо жана аны көркөм чагылдырып берүү диапазонунун кецирилиги тууралуу айтууга болот. Бул түрдөгү каратма сөздөрдүн милдетин жан-жаныбарлар, өсүмдүктөр, табият кубулуштары, жыл мезгилдери, убакыт-доор жана турмуш-жашоого байланыштуу түшүнүктөр аткарышы ыктымал. Ошондуктан алар, бир жагынан, метафоралык мүнөзгө ээ, экинчи жагынан, философиялык мүнөзгө ээ болот. Аалам, жаратылыш, турмуш көрүнүштөрү менен диалогдук байланышка кирүү үчүн кызмат кылган каратма сөздөр адам деле ааламдын, жаратылыштын органикалык бир бөлүгү экенин, башка табигый фактылар менен тыгыз карым-катьшта, байланышта жашоо кечиргенин туюннат. Бул түрдөгү каратма сөздөр орун алган контексттерде жана тексттерде автордун адресатка карата позициясы ар түрдүүчө болот. Алыскы, түздөн-түз кабылдоого мүмкүн болбогон,

адамдан жогору турган түшүнүктөргө кайрылууда көркөм текстте чагылдырылып жаткан дүйнөнүн образдык чектери абдан кеңеет:

«Көлөкөм» деп күн сайын жалбарынган,
түшүп турсун көлөкө балдарындан,
Адамдарды сактай көр, *Кудай, Кудай*
Көлөкөсүз куу жондо калганинан. («Көлөкөлөр»);
Эх, турмуш, ай, жондон түшпөс бир анан
эмне ишиң бар өлгөнчөктү бүтпөгөн... («Таң»);
Оо, өлүмжол, азгырбагын
ансыз деле келет күн,
ансыз деле бул жазмышта
сен да бизге керексин. («Оо, өлүмжол, азгырбагын...»);
Оо, бийиктик! Сага канча аткан таң
дагы канча жылдыз күйгөн бар ашуун? («Бийиктик»)
Сен белен, *куз*, бутагындан үзүлгөн
Өндөн азып күттүң кимди мынчалык («Күз») ж.б.

Мындаид түрдөгү каратма сөздөр аркылуу берилген адресаттар адамдын ақыл-эс, аң-сезимине, каалоосуна баш ийбеген түшүнүктөр болгондуктан, алар менен диалог түзүү автордун ой-жүгүртүү масштабынын кенирилигин көрсөтөт. Ал эми айрым жаратылыш көрүнүштөрү, жанжаныбарлар, өсүмдүктөрдүн адресаттык функцияда колдонулушу аларды адам менен параллель коюп, бир катарда кароого шарт түзөт:

Оо, жыландар качып чыккан ордодон,
бул өрөөндө силер жатчу тешик тар.
Дагы кандай кырсык чалат болжобой
балдарынды ээрчит дагы, кетип кал. («Жыланды Кoo»);
Каргалар, ай, каргалар каркылдаган
каркылдаган үнүңөр айкын маган,
тааныйт белек өзүнөр болбогондо

талаа конгон булбулду шаңқылдаган («Каргалар ай, каргалар...»);

*O, чиркейлер уюлгуган асманда,
колум барбайт коруганга, чапканга.*

Ата Журттун чиркейи да алтын деп
айтар элем тилим болсо айтканга. («Чиркейлер»);

*Эх, теректер,
теректер, же
тәэк болбодуң керек жерде,
көзү көрбөй эч нерсени
көк жамғырын әлеп жерге («Кыз, жигит, жамғыр»);
Шылкыйбаңыз, мажирук тал,
бүкчүйбөңүз кара күчкө,
бүтөбөңүз күн көзүн? («Чак») ж.б.*

Көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн дагы бир тобу адамдын ички дүйнөсүнө, сезимдерине, ал-абалына, адамдык нарктуулуктарга адресателген ойду көрсөтөт. Мындай каратма сөздөр өзүндө жеке жана жалпы маани-маңызды камтуусу мүмкүн: чагылдырылган, адресат катары милдет аткарған түшүнүк жалпы эле адамдарга тиешелүү абал, сезим, сапат болушу да ыктымал, кайталанғыс, индивидуалдуу мүнөзгө да ээ болушу ыктымал. **Каратма сөздүк функцияда колдонулган жандүйнө абалы канчалык индивидуалдуу болсо, андагы семантикалык өзгөрүү, жылыш, кошумча маанилер ошончолук даана байкалат.** Ошондой эле бул түрдөгү каратма сөздөр автоадрестелген мүнөзгө ээ, тактап айтканда, каратма сөздүк функцияда турган түшүнүк адресат катары саналганы менен, ой, кеп субъективин өзүнө, өзүнүн ички дүйнөсүнө багытталат:

Кошкун, ыза! Жүрөк сенде калалбайт,

Мындан ары болбойт чогуу барууга. («Кар түшүптур...»);

Уктаған короо, үргөн ит,
 Колдой көр, *умұт*, сен деги?
 Суурулуп келет тұндөн из –
 Сүйүгбү? Үрбі? Пендеби? («Уктаған короо...»).

Жогорку контексттердегидей ички дүйнө, сезим көрүнүштөрүн билдирген каратма сөздөр субъективин ал-абалын конкреттеширип, ага кайталанғыс түр берет, өзүнө, жандүйнөсүнө кайрылууну баса көрсөтөт, муну менен тексттин эмоционалдуулугун арттыруучу роль ойнoit.

Адамдық сапаттарга, нарктуулуктарга тиешелүү болгон айрым түшүнүктөрдүн каратма сөз катары колдонулушу, белгиленип кеткендей, индивидуалдуу, конкреттеширилген мүнөзгө әмес, жалпыланган, айрым учурда социалдық мүнөзгө да ээ болот. Алар коомго же коомдун бир бөлүгүнө арестелген ойду туюндуруу үчүн кызмат өтөйт:

Акыйкаттық,
 Эмне деген әмесин?
 Азытқыдай азгырасың, келесиң.
 Барбы сенин өңүң, түсүң, элесиң?..

Кандай сенин
 көрк келбетиң, турушун?

Акыйкаттық, айтчы кимдин кулусун... («Акыйкаттық жөнүндө ыр»);

Кайдыгерлик, кайдыгерлик!
 Баткакка баткан жандай
 биз сага, *кайдыгерлик*,

баттық го белчебизден... («Кайдыгерлик») ж.б. Мындаи мүнөздөгү каратма сөздөр болуп коомдо массалық түрдө орун алған же, тескерисинче, сейрек учураган түшүнүктөр, көрүнүштөр кызмат аткарып, көбүн эсе граждандық-публицистикалық мүнөздөгү көркөм тексттерде арбын учурайт.

Көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн ар бир түрү, тобу көркөм кабылдоонун өзүнчө чөйрөсүнө, алкагына ээ. Ошондуктан каратма сөздөрдүн тигил же бул түрүнүн басымдуулук кылышы жеке поэтикалык өзгөчөлүктөрдү, ошондой эле автордун поэтикалык дүйнөтаанымынын масштабын, баарлашуу, диалог түзүү чөйрөсүнүн диапазонун көрсөтүп бере алат. Автордун чыгармачылык дарамети анын ички дүйнөсүнүн абалы, курчап турган дүйнөнү, чындыкты кабылдоосу жана чагылдыра билүгү менен тыгыз байланышта болгондуктан, каратма сөздөрдү колдонуу өзгөчөлүгү автордун жана анын ички дүйнөсүнүн сырткы дүйнө менен диалогдук байланыштын бар/жок экенин көрсөтөт. Ал эми каратма сөздөр колдонулбаган же өтө аз колдонулган тексттер, идиостилдер лирикалык новелла мүнөзүнө ээ десек болот.

Көркөм тексттерде каратма сөз салттуу синтаксистик форма, композициялык модель болгону менен, алардын поэтикалык функциялары ар түрдүү контексттерде ар башка түр алат. Эгер адресат менен диалогдук байланыш мазмундуу жана жандуу, стандарттуу эмес эмоционалдык мүнөзгө ээ болсо, анда каратма сөздүн апеллятивдик функциясы солгундап же жоголуп кетет да, функционалдык өзгөрүү, кошумча маани пайда болот. Мындай бир функциянын начарлашы же жоголуп кетиши башка функциянын пайда болуусуна, күчөшүнө шарт түзөт. Көркөм текстте каратма сөздүн таза синтаксистик функциясынын начарлоосу анын семантикалык функциясынын жогорулашына алып келип, синтаксистик позиция менен функциянын ортосунда асимметрия пайда болот. **Каратма сөз көп учурда автордун ой-сезимдерин камтыган жана чагылдырган эстетикалык борборго айланат.** Ал ой кимге адрестелгенин атап көрсөтүү менен бирге, адресатка тиешелүү маалыматтын негизги бөлүгүн да өзүнө камтып, **атоо** эле **эмес, мүнөздөө, сыпаттоо** функциясын да аткарат. Мындай контексттерде

каратма сөздүн апеллятивдик функциясы эмоционалдык-баалоо функциясы менен кошумчаланып, татаалданат же бифункционалдуу мүнөзгө ээ болот. Каратма сөздөрдүн көркөм тексттеги бифункционалдуулугун көрсөтүүчү мүнөздөө компоненти түрдүү ыкма менен туюндурулат: субстантивдешкен сын атооч, атоочук же ажырагыс тизмек аркылуу, обочолонгон түшүндүрмө мүчө аркылуу же аныктооч+аныкталгыч түрүндөгү конструкция аркылуу:

Ах, аттиң, ай!

Алгың келет сүйүүң болсо өздөрүн,

акчаң болсо күрмөсүн

-Бадам көз кыз,

күлкүнүздүн баасы канча?

(тийишемин). («Чак»);

O, чиркейлер тумандаган көздөрү,

өз уулуна өгөйлөбө өз жерин?

Дүйнө жалаң чиркейлерден турбайт деп,

тилин билсем айтар элем көпкө бир. («Чиркейлер»);

Кайсыл уулун болсом дагы сагындым,

каргимден кайып учуп өнгөн жер.

Бар болгула, *адамдары айылдын*

бар болгула, *ата-энемди көргөндөр!* («Кыргыз айылым...»)

Бифункционалдуу мүнөздөгү каратма сөздөр контексттин же айрым учурларда жалпы тексттин эстетикалык маанисин алыш жүрөт.

Каратма сөздүн монофункционалдуу же бифункционалдуу болушуна жараша, 2 топко бөлүүгө болот: 1) адресация жана номинация мүнөзүндөгү каратма сөздөр, 2) адресация, номинация жана мүнөздөө функциясын аткарган каратма сөздөр. 1-төптогу каратма сөздөрдө апеллятивдик функция үстөмдүк кылыш, адамдарга, сезим органдары аркылуу кабылдоого мүмкүн болгон предметтерге, көрүнүштөргө,

ошондой эле абстракттуу түшүнүктөргө жана жалпыланган категорияларга кайрылууну көрсөтөт. Адресациянын мааниси субъект менен адресаттын ортосундагы ички терең байланышты туюндурат:

Өчөт изсиз күйгөн оту жалгыздын,
Жалгыздардын дос, тамыры, тууганы аз.
Айлым, айлым, ушунчалык жалгызмын,
Жүрөгүм – кан, көздөрүмдө бурганак. («Ташын бактым...»);
Оо, тириүлөр, өлгөндөрдүн
Жерде жанган нурусуң... («Оо, тириүлөр...») ж.б.

2-төптогу каратма сөздөрдө апеллятивдик функция мүнөздөө функциясы менен татаалданып, адресаттын кандайдыр бир сапат-белгисин көрсөткөн мүнөздөмө каратма сөз менен чогуу же анын өзүндө орун алат да, мүнөздөө оң же терс баалоо моментине ээ болот. Каратма сөздөрдүн бул тобу адресатка даана, индивидуалдуу мүнөздөмө берип, ошол контексте гана ачылган белгилерин, өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Ошондуктан каратма сөздүн белгилик, мүнөздөөчү мааниси чоюоп, апеллятивдик функциясынын салмагы төмөндөйт. Көп учурда шарттуу, метафоралуу мүнөзгө да ээ болуп, эстетикалык-экспрессивдик мааниси жогору болот.

Каратма сөздөргө сырдык сөздөрдүн кошулуу колдонулушу каратма сөздүн да, контексттин да эмоционалдык таасирин күчтөт. Иликтөөгө алынган контексттердеги «*оо. тириүлөр*», «*оо, бейиттер көмкөрүлгөн*», «*оо, тууган жер*», «*ай, элим, ай*», «*эх, теректер*», «*эх, турмуш, ай*», «*о, чиркейлер тумандаган көздөрү*», «*каргалар, ай*», «*ии, Дардан мырза*», «*ээй, Эштек байке*» ж.б. сыйктуу сырдык сөздөр менен бирге колдонулган каратма сөздөр эмоционалдык-экспрессивдик жактан таасирдүү келип, адресатка кайрылуунун, субъективинин эмоционалдык маанайын даана көрсөтө алат.

Көркөм тексттердеги каратма сөздөрдү сегментtelген синтаксистик конструкциялардан айырмалоо керектигин белгилей кетүү жөндүү. Себеби айрым учурларда бул эки көрүнүш, өзгөчө, күчтүү эмоционалдык мүнөзгө ээ болгон каратма сөздөр менен сегментtelген сүйлөмдөгү сегменттик бөлүк, атама фраза окшош келет. Каратма сөз менен сегментти төмөнкү белгилери боюнча айырмалоого болот: каратма сөз түздөн-түз адресаттык мүнөзгө, кайрылып атоо маанисине ээ болуп, дайыма 2-жакта турат жана сүйлөм ичинде башка корреляты болбайт. Сүйлөмдүн калган мүчөлөрү менен грамматикалык әмес, логикалык байланышка кирет. Ал эми сегменттик бөлүк кеп предмети болсо да, адресат боло албайт. Негизги базалык бөлүк менен коммуникативдик аспектиде байланышып, тема-ремалык карым-катышта турат. Сегменттик бөлүк синтаксистик жактан көзкарандысыз позицияны ээлейт, сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт жана базалык бөлүктө ат атоочтук корреляты болушу аркылуу мүнөздөлөт. Сегмент өзү 3-жакка тиешелүү маанини билдирет. Мисалы:

Акем, акем... ашкан бир кежир эле,
Арабасын аттарга чегип эле.
Сөөктөн өткөн сөз менен башкарманы
Сөгө берчү жумуштан келип эле./
Акем, акем... Ал дагы үмүт кезген,
Аңгил-дөңгүл дооранын сүрүп кеткен.
Актив болуп колхоздун четин чоюп
Апырандал жүргөндө күйүп кеткен («Жинди Кашка»).

Алынган контексттеги *Акем, акем* сегменттик бөлүк, тема болуп эсептелип, кеп предметин көрсөтүүчү милдет аткарган. Ал эми базалык бөлүк анын ремасы катары каралган жана теманы чечмелөөчү мааниге ээ болгон.

Жалпылап алганда, көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн көп учурда шарттуу жана метафоралуу мүнөзгө ээ болуусу, апеллятивдик функциясынын функционалдык жактан татаалдануусу, семантикалык жактан кошумча маанилерге, жылыштарга дуушар болуусу, подтексттик маалыматты түшүнүүгө өбөлгө түзүүсү өндүү белгилер аталган синтаксистик категориянын поэтикалык тилдеги өзгөчөлүгүн көрсөтүп, поэтикалык синтаксистин фигурасы катары лингвопоэтикалык аспектиде талдоого да алыштырылдыгын шарттайт.

З-главада талдоого алынган маселелердин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга болот:

1. Көркөм тексттер **жалпы уюшулушунун спецификалык белгилери** менен өзгөчөлөнөт жана ал белгилер **көркөм тексттин синтаксисинин өзгөчөлүгүн шарттайт.**
2. **Поэтикалык синтаксис синтаксистик каражаттарды, кубулуштарды, функцияларды көркөм милдетке баш ийдирип колдонуу, эстетикалык мааниге ээ болуу жана тексттин семантикалык деңгээлине чыгууда кызмат аткаруу аспектисинен иликтөөгө алат.**
3. **Көркөм тексттин спецификалуулугун аныктоочу фундаменталдык белгисин анын өзгөчө ыргактык-интонациялык структурасы** түзөт жана ал синтаксистик бирдиктердин, каражаттардын функцияларына, семантикасына, карым-катышына таасир тийгизет.
4. **Көркөм тексттеги спецификалуу синтаксистик категориялардын бири болуп поэтикалык сөз айкаштары** эсептелет жана алар тилдик бирдиктердин айкашуусундагы логикалык шайкештиктин бузулушунан келип чыгат. **Поэтикалык сөз айкаштарынын негизги функционалдык жана конструктивдик белгиси** болуп алардын эстетикалык мааниси эсептелет.
5. **Көркөм текстте сүйлөм категориясы** да спецификалуу мүнөзгө ээ болуп, анын түзүлүшү, **сүйлөм мүчөлөрү жана алардын орун тартиби,**

сүйлөмдөрдүн өз ара байланышуусу **тексттин ыргактык-интонациялык структурасына көзкаранды.**

6. Көркөм текстте негизги синтаксистик бирдик болгон сүйлөм жана анын грамматикалык структурасына тиешелүү маселелер тексттин ыргактык-интонациялык структурасынын негизги бирдиги болгон саптын чегинде аныкталат.

7. **Көркөм тексттеги синтаксистик бирдиктердин (сүйлөмдөрдүн) ортосундагы байланыш тексттин ыргактык-интонациялык структурасына жана эстетикалык максатка ылайыкташтырылып, семантикалык-синтаксистик карым-катьшар аркылуу да, композициялык-синтаксистик карым-катьштын негизинде да ишке ашырылат.** Мында паралелизмдин, кайталоонун түрдүү формалары, ташымал ыкмасы колдонулат.

8. **Көркөм текстте сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартибинин өзгөрүүсү композициялык, көркөм-эстетикалык мүдөөнү көздөп, тексттин ыргактык-интонациялык структурасына, саптын жана сабактын метрикалык өлчөмүн сактоого, уйкаштыкты камсыз кылууга байланыштуу болот.**

9. **Инверсияланган сүйлөм мүчөсүнүн логикалык басымга ээ болушу өзгөчө образдык маанини жаратып, семантикалык жана синтаксистик байланыштардагы өзгөрүүлөрдү, жылышууларды пайда кылуу менен, маанини терендетүү же кошумча маани киргизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.**

10. З-даражадагы сүйлөм мүчөлөрү категориясына кирген каражаттар да көркөм тексттин синтаксистик структурасында семантикалык жана функционалдык жактан өзгөрүүгө, татаалданууга дуушар болот.

11. Көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн функционалдык жана семантикалык табиятынын өзгөчөлүгүн адресатка кайрылуу, адресаттын, айтылыш жаткан ойдун маңызына жетүү жана ага карата эмоционалдык

мамилени билдируү түзүп, апеллятивдик функциясы семантикалык жана мұнөздөө функциялары менен татаалданат.

4-ГЛАВА

ПОЭТИКАЛЫК СЕМАНТИКА ЖАНА АНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

4.1. Көркөм текстти семантикалык талдоонун максаты жана милдеттери

Көркөм тексттин жалпы поэтикалық түзүлүшү фонетикалык, синтаксистик жана семантикалык материалдын мыйзам ченемдүү, пропорционалдуу түрдө бөлүштүрүлүшүнө, жайгашуусуна, функционалдык жана экспрессивдик-эстетикалык өзгөчөлүгүнө

негизделет. Ошондуктан **көркөм тексттерде** фонетикалык жана синтаксистик түзүлүш менен катар, **семантикалык түзүлүш өтө олуттуу**, тагыраак айтсак, **аныктоочу мааниге ээ.** Семантикалык түзүлүш **дегенибиз – лексика-семантикалык факт-материалдардын** белгилүү бир мыйзам ченемдердин негизинде **иреттелген түргө ээ болуп, көркөм милдетке баш ийген көркөм-эстетикалык бүтүндүктүү түзүүсү.** Көркөм тексттин бүтүндүгү анын түзүлүшүнүн бардык деңгээлдери, алардын ичинде семантикалык деңгээл аркылуу камсыз болору белгилүү. Бирок көркөм тексттин өзү татаал, кош (айрым учурларда көп) пландуу мүнөзгө ээ. Мында форманын формалык гана милдет аткарбай, функционалдык жактан татаалданган түргө өтүшү, бир жагынан, тексттин өзүнүн жана семантикасынын коннотативдүүлүгүн, семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгын шарттаса, экинчи жагынан, ошол татаал семантиканы ачып берүүнүн негизи болуп кызмат кылат. Тактап айтканда, көркөм тексттеги тилдик каражаттардын белгилүү форма аркылуу берилген түз маанилери жана алардын байланышынан келип чыккан фактылык маалымат тексттин семантикасынын бир катмарын түзсө, экинчи катмарын ошол эле тилдик каражаттардын семантикалык татаалдануусунан, жылыштарынан келип чыккан көмүскө маани, подтексттик маалымат жана концептуалдык маалымат түзөт. Ошондуктан көркөм тексттин семантикасына тиешелүү бардык маселeler ар тараптуу, системалуу, терең иликтөөлөргө муктаж экени талашсыз.

Арийне, көркөм тексттин семантикасынын, көркөм семантиканын бир катар проблемалары ЛПнын негиздөөчүлөрү болгон В.В.Виноградов, Г.О.Винокур, Р.О.Якобсон, белгилүү эстет-илимпоз М.М.Бахтиндик эмгектеринде (Виноградов 1963, 1971; Винокур 1991 (а, б); Бахтин 1975, Якобсон 1987), ошондой эле Ю.М.Лотмандын (Лотман 1972), В.П.Григорьевдин (Григорьев 1979), М.Поляковдун (Поляков

1986), Л.В.Зубованын (Зубова 1989), А.А.Голякованын (Голякова 2002), Е.М.Масленникованын (Масленникова 2004) ж.б. әмгектеринде поэтикалық тил жана көркөм кеп теориясы, көркөм чыгарманын же көркөм тексттин түзүлүшү, көркөм чыгарманын же көркөм тексттин тили аспекттеринен иликтөөгө алынган. Тексттин семантикасына тиешелүү маселелер жалпы эле тексттик лингвистиканын алкагындагы иликтөөлөрдө да тигил же бул деңгээлде каралып келе жатат. Аларда тексттердин ар кыл түрлөрүнүн семантикалық түзүлүшү, аны уюштуруучу каражаттар жана ықмалар, семантикалық деңгээлди ачып берүүнүн жолдору, туундуруунун өзгөчөлүктөрү ж.б. өндүү проблемалар түрдүү өңүттөн: функционалдык, структуралык, стилистикалық, прагматикалық, синергетикалық, интеграциялық ж.б. жактан иликтеп-талдоого алынып келүүдө. (Левин 1971, Трегубович, Попов 1984, Семантика слова и смысл текста 1986, Семантика слова, образа, текста 1998, Семантика слова и текста 1998, Проблемы интерпретационной лингвистики 2000, Семантика слова и семантика текста 2002, Новиков 2003, Зализняк 2004 ж.б.). Бул багытта али да чети оюлбай жаткан маселелер өтө арбын. Анткени тексттердин санына статистикалық чек коюу мүмкүн эмес жана кандай гана түрдө болбосун, **ар бир текст өз алдынча уникалдуу, кайталангыс, өзгөчөлөнгөн мүнөзгө** ээ, демек, **семантикасы жагынан да уникалдуу.** Ал эми кыргыз филологиясында тексттердин, анын ичинде көркөм тексттердин семантикасына байланыштуу иликтөөлөр проф. С.Өмүралиеванын (Өмүралиева 2002, 2005) әмгектеринде жүргүзүлгөн. Окумуштуу жалпы эле тексттердеги жана көркөм тексттердеги маани, мазмун, маңыз, синсемантика, автосемантика, маалыматтын түрлөрү, подтекст маселелерин, семантикалық түзүлүш жана аны ачып берүүнүн ықмалары, каражаттары боюнча маселелерди ар кыл тексттердин мисалында талдоого алуу менен, илимий жоболорду сунуштап келүүдө.

Көркөм тексттердин маани-мазмуну, сөздүн жана тексттин семантикасынын айрым жагдайлары проф. Б.Ш.Усубалиевдин эмгегинде да (Усубалиев 1994) каралып өткөн. Ошондой эле проф. С.Ж.Мусаевдин эмгегинде тексттин семантикалык түзүлүшүнүн прагматикалык аспекттерине (Мусаев 2000), Т.С.Маразыковдун эмгектеринде тексттин семантикалык түзүлүшүнүн интеграциялык аспекттерине (Маразыков 2005 а,б) байланышкан айрым маселелер тууралуу тексттик лингвистиканын контекстинде сөз козголгон. Ошондуктан биз жогоруда көрсөтүлгөн эмгектерде сөз болуп, талдоого алынган маселелерге кайра кайрылуунун, кайталоонун кажети жок деп ойлойбуз.

Биздин иликтөөбүздө көркөм тексттин семантикасынын, тагыраак айтканда, поэтикалык семантиканын айрым проблемаларын лингвопоэтикалык өңүттө талдоо аракети жасалмакчы. Албетте, иликтөөдө илимий-методологиялык негиз катары жогоруда көрсөтүлүп кеткен эмгектердеги негизги принцип-жоболор жетекчиликке алынды, бирок иликтөөнүн багыты алардан айырмалуу мүнөзгө ээ.

ЛПнын системалык түзүлүшүнүн негизги бөлүгү болгон жана лингвопоэтикалык изилдөөлөрдүн борборунда турган поэтикалык семантика көркөм тексттеги тилдик негизги бирдиктердин, башкача айтканда, сөздүн мааниси жана тексттин мааниси проблемаларын иликтеп-талдоого алууга тийиш. **Поэтикалык семантиканын милдеттерине сөздүн маанисинин өзгөрүшү, татаалдануусу, кошумча маанилер, семантикалык жылыштуулар, алардын негизинде жалпы тексттин семантикасынын ачылышы сыйктуу маселелерди иликтөөгө алуу кирет.** Ошондой эле көркөм тексттеги тилдик бирдиктердин семантикалык топторду, парадигмаларды түзүү ыкмаларына ылайык, поэтикалык семантика кайталоо, параллелизм, синонимия, антонимия жана контраст, салыштыруу сыйктуу кубулуштарды да иликтөөгө алат.

Поэтикалык семантиканын алкагында иликтеп-талдоого алынуучу маселелердин бардыгы көркөм тексттин жалпы семантикасын, анын ичинде подтексттик жана концептуалдык маалыматты ачып берүүгө багытталууга тийиш.

Көркөм текстти лингвопоэтикалык талдоонун бардык баскычтарында иликтөөгө алынуучу негизги бирдик болуп сөз (экспрессема катары да, кураштыруучу каражат катары да) эсептелгендиктен, поэтикалык семантикада да иликтөө-талдоонун негизинде сөз турат. Мында көркөм тексттеги сөздүн мааниси жана ага байланыштуу маселелер көркөм тексттин семантикасын ачып берүүчү изилдөөлөрдү шарттайт. Улуттук тилде сөз, тагыраак айтканда, толук маанилүү сөз семантикалык үч бурчтук принциби боюнча уюшулары белгилүү: 1) сырткы элемент, тыбыштык түзүлүш же белгилөөчү, 2) ошол тыбыштык түзүлүш менен байланышкан чындыктын көрүнүшү (нерсе, кубулуш, белги, процесс ж.б.) же денотат, референт, 3) чындыктын көрүнүшү же денотат тууралуу түшүнүк, элестөө, ал сигнификат, маңыз, белгиленүүчү деп да аталац (ЛЭС 1990, 438). Сөздүн мааниси денотаттык жана сигнификаттык маанилердин биримдигинен келип чыгат. Тил системасында сөздөрдүн жогоркудай семантикалык үч бурчтуктун негизинде келип чыккан маанилери бейтарап, ошол тилди колдонгондордун бардыгына бирдей түшүнүктүү болуп, тилдин жалпылыгын камсыз кылат. Ал эми сөздү кепте, анын реализацияларынын бири болгон көркөм текстте колдонуу ар дайым индивидуалдуу-контексттик мұнәзгө ээ. Ошондуктан сөз үч аспектиде жашайт деп айтууга болот: (тил системасындагы) бейтарап сөз катары, (кеп системасында) белгилүү бир контексте «бөтөн бирөөнүн» сөзү катары жана (кеп системасында) белгилүү бир контексте «менин» сөзүм катары. Бул үч аспектиде жашаганы менен, сөз көптөгөн контексттер аркылуу өткөндүктөн, өзүндө ал контексттердин изин сактап калат.

Улуттук тилдин бирдиги болгон сөздүн мааниси жалпыга белгилүү, түшүнүктүү болуп, жүздөгөн-миндеген жылдардан бери ошол тилде сүйлөгөндөр тарабынан колдонулуп келе жаткандыгына карабастан, контекстке жараша ар бир колдонууда улам «жаңы төрөлүп» турат. Сөздүн нормативдик семантикасына сүйлөөчүнүн (автордун) жана кабылдоочунун турмуш-тажрыйбасына, психикалык абалына, интеллектуалдык деңгээлине, маанайына байланышкан кошумча маанилик боекчолор, ньюанстар кабатталып, алардын негизинде субъективдүү ассоциациялар пайда болот. Мунун натыйжасында, бейтарап маанидеги жана позициядагы сөз кептин белгилүү бир реалдуу шарттарында, тактап айтканда, көркөм текстте эмоционалдуу, экспрессивдүү, поэтикалых мүнөзгө ээ болот.

Көркөм тексттин тилдик жактан уюшулушунун негизинде сөз турат дедик. Демек, акын-жазуучу сөз менен гана иш алып барат жана көркөм тексттеги талашсыз реалдуулук болуп сөз эсептелет. Көркөм тексттеги сөз өзүнүн сырткы формасы жагынан тиешелүү тилдик системадагы сөз менен дал келет же көркөм текстте деле даяр сөздөр, даяр формалар колдонулат. Ал (сөз) тил системасындағы сөздүн маанисине таянат, элдин таанып-билүү ишмердигинин тилде чагылдырылган тажрыйбасына, объективдүү чындыкка багытталат. Ошондуктан көркөм тексттеги сөздүн маанисин түшүнүү үчүн, биринчи кезекте, анын лингвистикалык табиятын түшүнүп-билүү зарыл. Экинчиден, семантикасынын татаалдыгына карабастан, сөздүн кошумча мааниси ошол улуттук тил системасынан чыгышы керек. Ошондой эле айрым сөздөрдүн мааниси өз бетинче, жеке турганда эмес, башка бирдиктер менен байланыш, карым-катьшта гана аныкталарын эске алуу зарыл. Бирок ошол эле учурда сөз көркөм текстте чагылдырылып жаткан көркөм чындыкка, көркөм дүйнөгө да багытталат. Ошондуктан көркөм тексттеги сөз өзүнүн семантикалык түзүлүшү жагынан кош же

көп пландуу, көп маанилүү болуп, образдуу мүнөзгө ээ болот. Поэтикалык тилдеги сөздүн семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгы, көп маанилүүлүгү 2 жол менен ишке ашуусу ыктымал. Биринчисинде түз мааниге кошумча, поэтикалык маани атайылап кабатталып берилет, экинчисинде сөздүн семантикалык структурасы кеңейип, маанинин жылышуусу, катмарлануусу аркылуу ишке ашат. Демек, даяр формага жаңы маани, жаңы мазмун сыйдырылыш, форма мазмунга, мазмун башка мазмун же мазмундар үчүн формага айланат, болбосо, мазмунга башка мазмун (мазмундар) кабатталат:

форма0 ↔ мазмун0 > форма1 > мазмун1... (мазмундар)

форма0 ↔ мазмун0 + мазмун1 (мазмундар).

Мында белгилей кетүүчү бир жагдай бар. Көркөм тексттеги сөздүн көп маанилүүлүгү, семантикасынын татаалдыгы дегенде, улуттук тил системасындагы бир эле сөздүн полисемиялуулугу, түз жана өтмө маанилери, метафоралык маанилери менен чаташтырбоо керек. Себеби улуттук тил системасындагы көп маанилүүлүк, негизинен, узустук мүнөзгө ээ болот жана семасиологиялык изилдөөлөрдүн предметине жатат. Ал эми **көркөм тексттеги сөздүн көп маанилүүлүгү ар дайым** белгилүү бир **контексттик жана тексттик чекте гана аныкталыш,** **оккозионалдык мүнөзгө ээ.** Ырас, ЛПда сөздүн көп маанилүүлүгүнүн бардык түрлөрү жана учурлары милдеттүү түрдө иликтөөгө алышы зарыл.

Көркөм тексттеги сөздүн көп маанилүүлүгү, маанисинин семантикалык жылышуулары, катмарлануусу, семантикалык структурасынын кеңейүүсү – ачык байкала койбогон көрүнүштөр. Сөздөгү семантикалык өзгөрүүлөрдү белгилүү контексттин чегинде да, бүтүндөй тексттин чегинде да дароо эле байкоого мүмкүн эмес. Контексте же текстте сөздөрдүн негизги, түз маанилери эле аркылуу берилген фактылык маалымат туюндурулуп жаткандай кабылданат.

Бирок көркөм тексттин негизги идеялык концептин, матрицасын фактылык маалымат гана түзө албастыгы белгилүү. **Сөздөрдүн түз маанилери аркылуу берилген фактылык маалыматтын артында көмүскө подтексттик жана терендеги концептуалдык маалыматтар турат.** Башкача айтканда, тилдик бирдиктердин формалык-грамматикалык структурасы семантикалык структураны дайым эле адекваттуу түрдө чагылдыrbайт. **Сөз искусствосунун үлгүсү болуш үчүн сөздүн реалдуу, нормативдүү мааниси алсызданып, анын артынан жаңы, кошумча маанилер байкалыш туруш керек.** Демек, көркөм тексттеги фактылык маалымат, түз маани подтексттик жана концептуалдык маалымат, терендеги көмүскө маани үчүн форма катары кызмат кылат деп айтууга болот. Мындан көркөм текстте тилдик бирдиктердин формасы менен мазмуну механикалык түрдөгү гана байланышка, биримдикке ээ болбайт, форма+мазмун=көркөм тексттин семантикасы эмес, татаал, өтмө катар, айланмалуу байланышка ээ деген жыйынтык чыгарылат. Тексттин өзүнүн жалпы формасын, аны уюштурган тилдик бирдиктердин формасын белгилүү бир мазмун сыйдырыла турган көлөм катары кароо жетишсиз, а түгүл, туура эмес. Форма менен мазмундун биримдиги органикалык биримдик, ошондо гана көркөм текст эстетикалык эффектиге, баалуулукка жана татаалдыкка ээ. Анткени, жогоруда белгиленип кеткендей, **көркөм текстте бир форма, форманын элементтери бир эле мазмунга эмес, бир нече мазмунга ээ болот, бир мазмун башка мазмун үчүн формага же форманын элементине айланат.**

Ошентип, улуттук тил системасындагы сөздөрдүн семантикалык структурасы жана функционалдык мунөзү поэтикалык тилде, ага негизделген көркөм текстте өзгөрүүгө учурайт. Кадимки эле сөз көркөм текст алкагына түшкөндө ал сөздө «кандайдыр бир сыр бар экенин, ал өзүнүн кадыресе тилдеги маанисине окшошуп туруп эле окшошпой жатканын» белгилеген проф. Б.Ш.Усубалиевдин пикирине кошулбай

коюуга болбойт (Усубалиев 1994, 158). Себеби сөздүн түз маанисинин артынан башбагып турган жаңы, кошумча маанилер, маанилик боекчолор менен ньюанстар бар экенине көз жуумп, жокко чыгарып коюу мүмкүн эмес. Поэтикалык тилдин бирдиги болгон сөздөрдүн, тактап айтканда, экспрессемалардын, көркөм текстте орун алган сөздөрдүн түз маанилеринин артында жашырынып, байкалар-байкалбас болуп турган кошумча, жаңы маанилерди аныктап көрсөтүп берүү – таза тил илиминин, семасиологиянын мүмкүнчүлүгү толук жетпеген маселе. Анткени ал тексттин чегинде, тексттеги башка бирдиктер менен байланышта, карым-катьшта, тексттин семантикасы, структурасы жана аны интерпретациялоо менен ажырагыс биримдикте иликтөө-талдоого алынганды гана жыйынтык бере турган маселе болуп саналат. Ошондуктан улуттук тилдеги бирдиктердин көркөм текст системасында маанилик катмарлануу, жылыштуу, терендөө, баюусунун табиятын, ыкмалары менен жолдорун иликтөө, ошондой эле сөздүн түз жана поэтикалык маанилеринин, метафоралык, өтмө маанилеринин ортосундагы карым-катьштарды көрсөтүү ЛПнын, анын поэтикалык семантика бөлүмүнүн милдетин түзөт.

Бирок көркөм текстти поэтикалык семантиканын алкагында талдоого алуу жогорудагы маселелер менен эле чектелип калбаш керек. Анткени поэтикалык семантиканын аспектисинде иликтөө ЛПнын башка бөлүмдөрүндөгүдөй сыпаттоо эмес, интерпретациялоо менен көбүрөөк байланыштуу. Ошондуктан көркөм текстти семантикалык талдоодо төмөнкү жагдайлар да эске алышыны талапка ылайык.

Биринчилен, көркөм текст тилдик материал аркылуу берилген идеялык-эстетикалык бүтүндүк, ошону менен бирге коммуникация көрүнүшү же маалымат катары чындыктын белгилүү бир көрүнүшүн же объективдүү моментти жана ага карата автордун мамилесин же субъективдүү моментти камтый турганы белгилүү. Муну менен катар,

көркөм текстте автордун окурманга (адресатка же реципиентке) карата мамилеси да орун алат. Ошол эле учурда көркөм текст жалаң гана көркөм текст, искусство үлгүсү эмес, социалдық-психологиялык, юридикалык, моралдық-этикалык же диний факт болуп да саналат. Себеби аны жазылып, пайда болгон учурундагы жана интерпретацияланып жаткан учурдагы коомдук өнүгүүнүн жалпы багытынан, мыйзам ченемдеринен бөлүп алып, өзүнчө кароого болбойт. Мындай шартта, көркөм текст таптакыр автономдуу, туюк система болуп калмак жана бардык түрдөгү иликтөөлөр анын формалык түзүлүшүн изилдөө менен гана чектелмек. Демек, көркөм текстте коммуникативдик, эстетикалык-экспрессивдик моменттер менен бирге социалдык-идеологиялык момент да орун алат. Ошондуктан көркөм текстти семантикалык талдоодо, семантикасынын татаалдыгын ачып берүүдө социалдык-идеологиялык, психологиялык моменттер эске алынышы зарыл. Болбосо, семантикалык талдоо канчалык мыкты жүргүзүлбөсүн, аныкталган идея түшүнүксүз болуп калышы ыктымал.

Экинчиден, автор (субъект) көркөм текстте объективдүү чындыктын субъективдүү образын жаратат, башкача айтканда, объективдүү реалдуулуктан көркөм реалдуулукка өтүү менен, образдар системасы аркылуу белгилүү бир жашоо концепциясын, жашоо моделин пайда кылат. Бизди курчап турган объективдүү чындык же конкреттүү предметтер менен социалдык кубулуштардын дүйнөсү структуралык түзүлүштө экени философиянын мыйзамдарынан белгилүү. Буга байланыштуу, көркөм текстте сүрөттөлгөн жашоо концепциясы, модели да предметтер, окуялар, кубулуштар, процесстер жана алардын ортосундагы универсалдуу өз ара байланыш, карым-катыштар аркылуу чагылдырылып берилет жана өзүндө саясий, социалдык, моралдык, этикалык, диний ж.б. идеалдарды камтыйт. Көркөм тексттин идеялык концептин, матрицасын ачып берүү ошол универсалдуу байланыш,

карым-катьштарды, идеалдарды аныктап көрсөтүп берүү менен бирге ишке ашырылыши керек жана бул да поэтикалық семантиканын милдеттерине кирет. Белгилей кетүүчү нерсе, айрым көркөм тексттерде чагылдырылган жашоо модели, картинасы турмуштун реалдуу картиналары менен дал келбей калуусу мүмкүн. Мисалы, Ш.Дүйшөевдин «Кыргызда ким бактылуу?», «Падыша жана муз» поэмалары ушундай мүнөзгө ээ. Бирок булар сыйктуу ирреалдуу көркөм тексттерде да коомдун рухий дүйнөсү, рухий турмушу жана идеалдары чагылдырылганын жана алар көркөм тексттин семантикасында түрдүү формада орун алганын лингвопоэтикалық талдоолордо эске алуу керек.

4.2. Көркөм тексттин семантикалық түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү жана аны талдоонун мүнөзү

Көркөм текстте тилдик ар бир қубулуш, тыбыштан сүйлөмгө чейинки ар бир бирдик, ал гана эмес, тыныш белгилери да семантикалық катмарланууга, жылышка дуушар болору, семантикалық жылыш деген эмне, ал кандайча пайда болуп, кандайча ишке ашары, катмарлануу, өзгөрүүлөрдүн татаалдыгы жана алар көркөм кептин (тексттин) спецификасын түзөрү тууралуу кыргыз филологиясында сөз боло әлек деп айтууга болбос. Бул маселелерге проф. Б.Ш.Усубалиев өзүнүн эмгегинде кайрылып кеткенин көрсөтө кетүү керек (Усубалиев 1994, 132-188). Мында окумуштуу көркөм кептин спецификасы, көркөм чыгарма жана тил, тил эстетикасы проблемаларынын чегинде жүргүзүлгөн иликтөөлөрүндө поэтикалық семантиканын айрым маселелерин да козгоп өткөн. Кыргыз поэзиясынын классиги А.Осмоновдун «Жибек кийген эрке кызы» менен акын С.Эралиевдин «Жүз жылдар мындан кийин да» аттуу ырынын тексттин лингвостилистикалық өңүттө талдоо менен, алардын жалпы эле көркөм-эстетикалық кунарын, семантикасын, идеялық концептин ачып берүү

аракетин жасаган. С.Эралиевдин ыры илимий анализдин мазмундан формага, ал эми А.Осмоновдун ыры формадан идеяга ыкмалары аркылуу илиkke алынган. Маселен, «Жүз жылдар мындан кийин да» ырында адам өмүрүнүн кыскалыгы тууралуу ачык байкалыш турган идея менен катар, «көзгө көрүнбөгөн, оңойлук менен туюлбаган дагы бир катмар»: адам өмүрүнүн кайталанбастыгы, өтө кымбаттыгы тууралуу идея жана аны кадырлап-барктай билүүгө акындын купуя чакырыгы жатканын белгилеп, тексттин семантикасындагы ушул катмарды ачып берүүдө анын лексикалык курамы, графикалык түзүлүшү, грамматикалык түзүлүшү, ыргак-маанайы кандай роль ойногонун майдалап чечмелеп берген. Ар тараптуу талдоонун натыйжасында, окумуштуу өзү белгилегендей, «калкып турган каймагы жок, көк сүт сыяктуу мелтирип турган, ... жалтырак сөздөрдөн кол жууган бул ырда» антропоцентристтик идеялар түбөлүктүү философиялык жана нравалык мыйзам ченемдердин, категориялардын призмасы аркылуу чагылдырылганы, терең философиялык идея берилгени айын болгон. Ал эми А.Осмоновдун «Жибек кийген эрке кызын» да лингвостилистикалык илиkke алуунун жыйынтыгында, окумуштуу кызыктуу бүтүмдөргө келген. Ырдын текстиндеги *жамғыр, ата, кыз* сыяктуу негизги экспрессемалардын семантикалык катмарланууларын, жылыштарын, өз ара маанилик карым-катьштарын улам бирден жиликтеп талдап олтуруп, проф. Б.Усубалиев ар бирибизге мектеп программасынан эле жакши тааныш болгон бул ырдын идеялык матрицасын кыздын эркелиги, атанын эмгекчилдиги жөнүндөгү ойго эмес, адам аттуунун адамдык трагедиясына, адамдагы периштеликке (тазалык, аруулук маанисинде) жана байкуштукка алыш барып такаган. Албетте, мындай бүтүмдө илимий объективдүүлүк менен катар, белгилүү өлчөмдө субъективдүүлүк да орун алат, аны окумуштуу өзү да жокко чыгарбайт. Себеби бул ырынын концептуалдык өзөгүн кандай ой

түзөрүн ақын эч жерде белгилеп кеткен әмес, белгилеп кеткен күндө да бул ырга ар бир окурман, ар бир изилдөөчү өзүнүн интеллектуалдык деңгээлинин, дүйнөтаанымынын, жалпы кругозорунун, илимий-чыгармачылык даярдыгынын, а түгүл, жеке инсандык сапаттарынын жана өзу жашаган мезгилдин социалдык-нравалык, идеологиялык, эстетикалык критерийлеринин көз карашынан кароо менен, түрдүүчө интерпретациялай берери – турган иш. Бирок кеп анда әмес, кеп проф. Б.Ш.Усубалиев көркөм чыгармалын (көркөм тексттин) түзүлүшүнүн татаалдыгын, маани-маңызынын татаалдыгын, кош пландуулугун салт болуп калган адабият таануучулук өңүттө әмес, лингвистикалык өңүттө системалуу талдоо аркылуу көрсөтүп, илимий негизде далилдеп бергенинде, жалпы сөз иретинде айтылып келе жаткан көз карашпикирлерди конкреттештирип, майда-баратынан бери жиликтеп бергенинде.

Биз өз иликтөөбүздө проф. Б.Усубалиев токтолуп кеткен маселелерге кайра кайрылып, семантикалык татаалдануу, катмарлануу, жылыш деген әмне әкенин, тилдин коммуникативдик функциясы кантип эстетикалык (поэтикалык) функцияга өзгөрөрүн чечмелеп отурбастан, көркөм тексттин семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгын лингвопоэтикалык талдоонун негизинде көрсөтүп берүү аракетин жасамакчыбыз. Ал үчүн Ш.Дүйшөевдин «Кыш жолдо» аттуу ырынын текстин тандап алдык:

Калды жер кардын алдында
сай шашат боорун топчулап.

Булуттай элет айлында
бут тийген жолдор кошкурат. //

Узадым, салган чайкап таң
кыргыздын кышы. Тұтұн, мен.
Алыстап барат жалпак там,

айнектер көзү бүтүйгөн. //
 Күрткүлөр күмүш жалы бар
 күлүктөй көккө түйүлөт.
 Зым карман алган мамылар
 зымырык күштай жүгүрөт. //
 Асмандын тартып маанайын
 адырды артат тийген Күн.
 Сылагың келет саамайын
 Аппак гүл ачкан чийлердин. //
 «Шап» кулайт сайдын ташына
 сагызган. «Шар» деп шамал, кар...
 Ак бантик байлап чачына
 Аязды күткөн бадалдар. //
 Тоолор ак кат-кат, кат болуп,
 тон кийген токой акактай.
 Талаа да, тал да ак болуп
 тагдыр да, жол да ап-актай. //
 Азаптан сактайт ак гана
 ак гана таза баарынан.
 Баары ак, а Ай капкара
 өттүм мен мұрзө жанынан...

Талдоого алалы деген бул текстти бир сыйра окуп чыккан соң, тексттин көркөмдүгү тууралуу стереотип болуп калган көз караш боюнча, аны көркөмдүк кунары жогору деп баалоого болот. Проф. Б.Усубалиевдин образдуу мүнөздөөсүнө ылайыктасак, бул текст «көк сүт сыйктуу мелтирип тунуп турбайт, салыштыруу, метафора сыйктуу троптун түрлөрү, стилдик каражаттар, эмотивдик-экспрессивдик каражаттар жетиштүү колдонулуп, каймак сыйктуу үстүнө калкып чыгып турат». Алардын жардамы менен ақын кыш пейзажын өтө элестүү, таасирдүү,

көзүн менен көрүп турғандай реалисттик мүнөздө сүрөттөп берип койгон. Бирок бул тексттин күчү жалаң гана көркөм каражаттарында, элестүүлүгүндө, образдуулугунда, предметтүүлүгүндө эмес. Албетте, лингвопоэтикалык талдоого алышып жаткан соң, тексттеги дапдаана, бакырайып турган көркөм каражаттарды таптакыр көнүлгө албай коюуга болбайт. Алардын арасында салттуу ыкма болгон салыштыруулар да, орундуу табылган поэтикалык эпитеттер да, таасирдүү метафоралар да ж.б. бар. Көркөм каражаттарды, троптор менен фигуralарды, эмотивдик каражаттарды талдоо аркылуу, алардын канчалык образдуу, элестүү, таасирдүү экенин, индивидуалдуу-контексттик мүнөзүн көрсөтүү менен эле бул тексттин көркөм текст экенин далилдеп берүүгө болмок. Бирок мындай пландагы талдоо сыпаттоо түрүндө гана болуп, тексттин көркөмдүк өзгөчөлүгүн формалык мүнөздө ачып бергени менен, анын спецификасын, тактап айтканда, чыныгы кудуретин, татаалдыгын, коннотативдүүлүгүн, терендеги маанисин, идеялык концептин көрсөтүп берүүгө жетишсиз. Мунун себеби – **көркөм тексттин чыныгы кудурети семантикасында, семантикасынын татаалдыгында.** Текст менен таанышып чыгып, автор жалаң гана кыш көрүнүшүн сүрөттөө менен чектелбегенин, андан башка да ачык айтылбаган, жазылбаган көмүскө, купуя, өтө маанилүү ой бар экенин баамдайбыз. Ал кандай ой жана аны кантип ачып берүүгө болот?

Көркөм тексттин спецификасы, татаалдыгы, ириде, анын семантикасынын татаалдыгы, кош пландуулугу менен шартталары белгиленип кетти. Татаалдык, **коннотация** – **көркөм тексттин фундаменталдуу белгиси.** Коннотативдик система көркөм тексттин юшуулушундагы өзөк система болуп саналат. Ал эми **бул системанын негизинде поэтикалык тилдин** спецификасы, тактап айтканда, анын **бардык бирдиктеринин семантикалык жана функционалдык жактан кош (көп) пландуулугу турат.** Поэтикалык тилдин бирдиктери материалдык

жактан улуттук тил системасынын элементтерине дал келгени менен, өзүнүн ички поэтикалык формасы, мааниси жана мазмуну жагынан алардан айырмаланып турат, башкача айтканда, поэтикалык тилде жана ага негизделген **көркөм тексттерде тилдик бирдиктин (сөздүн) формалык структурасы менен маанилик структурасы улуттук тил системасындагыдай түз, симметриялуу байланышта болбайт.** **Формалык түзүлүш менен маанилик түзүлүштүн асимметриялуу карым-катьшы бүтүндөй текстке проекцияланып, семантикасынын татаалдыгын, кош пландуулугун шарттайт.**

Көркөм тексттеги жеке алынган бирдиктердин да, жалпы тексттин да семантикасынын татаалдыгын, кош пландуулугун жогорудагы тексттин мисалында ачып берүүгө аракеттенип көрөлү. Текст, жалпысынан, пейзаждык мүнөзгө ээ болуп, фабулалык материалдын негизинде уюшулган. Тактап айтканда, анда чагылдырылып жаткан чындыктын көрүнүшү реалдуу. Мында конкреттүү сюжет – кышкы пейзаж жана ага ылайык ырааттуу берилген сүрөттөөлөр фактылык маалымат болуп саналат. Тексттин модалдуулугу да эч кандай күмөн саноону туудурбайт.

Тексттин мазмунун түзгөн фактылык маалымат монологдук формада берилгени менен, анда «мен» (лирикалык субъект) жана «белгисиз, кецири адресат» реляциялык карым-катьшы бар. Себеби лирикалык субъект өзүнүн ой толгоолорун, сүрөттөөлөрдү өзүнө багыттап жаткандай туюлса да, кецири алкактагы адресаттарга: учурдагы окурманга, замандаштарына, келечектеги окурмандарга, деги эле аталган текстти адекваттуу кабылдоого жөндөмдүү бардык адамдарга багытtagан.

Автономдук позицияда турган «Кыш жолдо» аталышы негизги текстке карата темалык карым-катьшкa ээ болуп, анын жалпы мазмунун шарттоочу милдет аткарат. Бирок бул аталыш семантикалык синкретизм

белгисине ээ, мааниси диффузиялуу. Себеби аны ушул турушунда бир жактуу кабылдоого жана түшүндүрүүгө, чечмелөөгө болбайт: «кыш(+кы) же кыш(+ындағы) жолдо» маанисинде да, «жолдо бараткан кыш» маанисинде да кабыл алууга болот. Аталыштын маанисинин диффузиялуулугу, семантикалык жактан татаалдыгы – тексттин семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгын шарттоочу алгачкы фактор.

Адегенде, текстте берилген фактылык материалды талдоого алалы. Тексттин 1-сабагынын 1-сабы *Калды жер кардын алдында* бүтүндөй тексттин маанайын, мазмунун аныктоочу роль ойнойт деп айтууга болот. Ошону менен бирге эле, бул сап текстте *ак* темасын пайда кылат. Себеби кар *ак* түстө, кардын алдында калган жер да *ак* түскө ээ болот. 2-сап *Сай шашат боорун топчулап* метафоралык мааниге ээ жана 1-сапта айтылган ойду улантып, бекемдейт. *Жер кардын алдында* калса, *сай боорун топчулаганы* – демек, муздун алдында калганы деп кабылдоого болот. Бирок *сай* бүтүндөй тонуп калбаганы, ал да кыймылда болуп, алга карай агып жатканы *шашат* аркылуу белгилүү болгон. Кыймылдын мааниси кийинки сабактарда берилген маани менен байланышта караганда, айкын болот. 3-саптагы *булуттай* салыштыруусу *ак* темасын улантат, себеби булут да *ак* түстө. Сабакта орун алган *булуттай* элем *айлында* деген салыштыруу, *сай шашат боорун топчулап*, *жолдор кошкурат* метафоралары контексттин көркөмдүгүн, образдуулугун камсыз кылуу үчүн кызмат өтөгөн.

1-сабактын акыркы сабы жана 2-сабак текстте жаңы теманы, *жолго чыккан жолоочу* темасын пайда кылат. Бул тема *жолдор, узадым, алыстап барат жалпак там* аркылуу туюндурулган. Демек, жолоочу (лирикалык субъект) текстте сүрөттөлүп жаткан көрүнүштөргө статикалык абалдан туруп эмес, кыймыл процессинде күбө болууда. Бул сапта сөздөрдүн инверсияланышынан *таң* логикалык акцентке ээ болуп, көңүлгө урунарлык мүнөзгө ээ. 2-сабакта *айнектерге* аныктооч болуп

түшкөн көзүң бүтүйгөн эпитети индивидуалдуу мүнөзгө ээ болуп, контексттин элестүүлүгүн арттырса, экинчи жагынан, өзүндө этнографиялык компонентти камтыган. *Айнектер* көзүң бүтүйгөн башканын эмес, кыргыздын жалпак тамына таандык экенинен кабар берет жана бул ой ушул эле сабактагы кыргыздын кышы менен бекемделет. Демек, кыргыз жергесиндең кыштын сүрөттөлүшү фактылык маалыматтын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргызга тиешелүүлүк тексттин мазмунунда өзүнчө мааниге ээ.

З-сабакта *ак* темасы *Күрткүлөр* күмүш жалы бар аркылуу улантылган, бул жердеги байланыш логикалык түргө ээ. *Күрткү* кардан пайда болот, ал эми кар ак. *Күмүш* семантикалык жылышка кабылып, *ак* маанисине ээ болгон. Лирикалык субъективин өзү кыймыл процессинде болуусу ал күбө болгон табият көрүнүштөрүн да кыймыл-аракетке келтирет: *курткүлөр...* *көккө түйүлөт, мамылар...* *жүгүрөт.* Кыймылдын образы *кулуктөй* салыштыруусу жана *түйүлөт – жүгүрөт* уйкаштыгынын элементтеринин вертикальдык түрдөгү семантикалык байланышы менен да камсыз болгон. 4-сабакта *күн* темасы пайда болот, *Күндүн* инверсияланышы да бул бирдиктин өзгөчөлөнгөн акцентке ээ болушуна алып келген. *Ак* темасы *аппак гүл ачкан чийлер* аркылуу улантылган. Сабактын өзгөчө романтикалуу маанайын түзүүдө *чийлердин саамайы* бинардык метафорасы жана *сылагың келет* этишинин эмотивдик мүнөзгө ээ болуусу чоң роль ойногонун көрсөтө кетүүгө болот.

Бирок 4-сабакта орун алган лирикалуулук, романтикалуу маанай, бейпилдик ассоциациясы 5-сабактын 1-2-саптары менен бузулат. Мындај таасирдин жаралышына аталган саптардын фонетикалык түзүлүшү түрткү берген, *w, c, r* тыбыштарынын кайталануусу күтүлбөгөн, кескин кыймыл ассоциациясын жаратат. *Сагызгандын* ташымалга кабылышы, бир жагынан, ага эмфазалык мүнөз берип, логикалык акцентке ээ кылса,

Экинчи жагынан, эки сапты байланыштыруучу кызмат аткарган. Бул сабакта да *ак* темасы улантылат жана аны менен катар жаңы *кара* темасы пайда болот. Бул тема тике белгиленбесе да, *сагызган* жана *чачына* *ак* *бантик* *байлаган* *бадалдар* аркылуу баамдоого болот. Анткени сагызгандын сырткы түспөлүү *ак* жана *кара* түстөрдөн турары белгилүү, экинчиси, метафоралык мүнөздөгү *бадалдардын* *ак* *бантик* *байлаган* *чачы* да *кара* темасын алыш чыгат.

6-сабак бүт бойdon *ак* темасына арналыш, ал апогейине жете сүрөттөлгөн. Жолоочу үчүн тегерегинде курчаган аппак жаратылыштын фонунда тагдыры да ак. Актын кайталануусу күчтүү, бекемдөө, тактоо маанилерин туюндуурган. *Акактай – ап-актай* уйкаштыктын элементтери катары вертикалдык семантикалдык байланышка, субSTITУЦИЯЛЫК паронимдер катары да семантикалык байланышка киришип, ак, таза маанисин беришет. 7-сабактын 1-2-саптары *ак* темасынын кульминациясы болуп саналат, тексттин башынан бери келе жаткан ак темасы жыйынтыкталат. *Ак гана* эпанастрофа түрүндө кайталанышы 1-саптагы ойду 2-сапта улантуу, конкреттештирүү, ырастоо, бекемдөө, ошондой эле эки сапты байланыштыруу милдетин аткарган. Анын натыйжасында бул саптар өтө тыгыз семантикалык байланышка ээ болгон. Бирок бул саптарда буга чейинки сүрөттөөнүн, айтылып келе жаткан ойлордун логикалык ырааты бузулгандай, анткени пейзаждык сүрөттөөлөр нравалык-философиялык категорияларга өтүп кеткен. Ал эми тексттин эң акыркы эки сабы жалпы тексттин маанайына, мазмунуна коошпогондой таасир калтырат: кышкы пейзаж жана үстөмдүк кылыш келе жаткан *ак* темасы күтүлбөгөн жерден *кара* темасы менен алмашат да, *мурзө* темасына барыш такалат. 5-сабакта пайда болгон *кара* темасы тексттин акырында күчтүлгөн түрдө *Баары* *ак*, *а* *Ай* *капкара* контрастында орун алган. Мында *ак* менен *капкара* гана контрасттык мүнөзгө, антонимдик карым-катьшка ээ болбостон, *баары* менен *Ай* да

антонимдик карым-катьш түзгөн. Ошондой эле *Ай* текстте буга чейин орун алган *Күн* менен контрасттық, антонимдик карым-катьшқа кирген.

Тексттин сыртына чыгып, даана көрүнүп турган фактылык маалымат, фабулалык материал мына ушундай. Көтөрүңкү романтикалуу маанайда, пейзаждык мазмунда келе жатып эле ақырында маанайдын да, мазмундун да кескин өзгөрүп калышы түптүз жолдо келе жатып, капыстан мұдүрүлүп кеткендей таасир калтырат. Эмне үчүн? Биздин пикирибизче, автор бул текстти ушундай түрдө жаратуусунун, уюштуруусунун жана финалынын өзүнчө сыры бардай. Бүтүндөй тексттин идеялык концепти, семантикалык матрицасы көркөмдүк күдүрети дал ушул бизди мұдүрүлткөн ақыркы сабакта камтылган жана катылган, буга чейинки сабактарда сүрөттөлгөндүн бардыгы чогусу менен ақыркы сабакка, өзгөчө, эң ақыркы эки сапка сицирилип кеткендей. Анда, бул тексттин түпкү маанисин, негизги идеясын эмне түзөт?

Бул суроого жооп берүү үчүн талдоонун 2-баскычына өтүп, тексттеги подтексттик маалыматты табууга жана чечмелөөгө аракеттенип көрөлү. Подтексттик маалыматты аныктоонун ачкычы катары тилдик материал кызмат кылары белгилүү. Демек, **подтексттик маалыматты текстте колдонулган тилдик бирдиктерден**, тактап айтканда, алардын артынан **издеө керек**.

Алынган тексттин мазмунун түзгөн сүрөттөлөр *таң* менен башталса, ақыры *капкара Ай* менен же *түндү* сүрөттөө менен аяктайт. Фактылык жактан алганда, жолоочу таң аткандан түн киргенге чейин жүргөн жолунда күбө болгон көрүнүштөр мазмунду түзгөн. Бирок шарттуу алынган бул бир күндүк жол подтексттик терең маанини камтайт. Ал – адамдын төрөлгөнүнөн (таң) көзү өткөнүнө (түн) чейинки өмүр жолу, тагдыры. Адамдын өмүр жолу жолоочунун бир күндүк басып өткөн жолуна сыйдырылган. Демек, тексттин башындағы

жол темасы бекеринен киргизилген эмес. Адамдын өмүр жолу – бул тексттеги негизги подтексттик маалымат, аны бир топ жагдайлык подтексттик маалыматтар толуктаганын көрсөтүүгө болот. Алсак, *бут тийген жолдор кошкурат* конструкциясы метафоралык мүнөзгө ээ экени айкын, ал эми контексте метафоралык мааниси да семантикалык жылышка, өзгөрүүгө учурал, анын негизинде подтексттик мүнөзгө дуушар болгон. *Жолдордун бут тийгенде кошкурганы*, демек, ал жолдордун «үйрөтүлбөгөн, сыры билине элек, чалпоо» экенинен каймана кабар берет. Муну да чечмелесек, *бут тийгенде жолдордун кошкурганы* – өмүрдүн жаңы, сыры белгисиз барактарынын ачылып жатканынын кабары. 1-сабактагы *булуттай* элемт *айлында* салыштыруусу семантикалык жылышка кабылып, терең подтексттик маалыматты камтыган. Адатта, элемт жана *айыл* тилдик синонимдер болуп саналат, дээрлик көпчүлүк контексттерде биринин ордуна бири колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал эми бул контексте синонимдик парадигманын түгөйлөрү изафеттик конструкциянын мүчөлөрү катары колдонулуп, функционалдык өзгөрүүгө учуралган жана күчөтүү, тактоо мааницин туюндуруу милдетин аткарган. *Элемт айылы* – демек, элеттин элети же айылдын айылы, башкача айтканда, чыныгы, карапайым, элеттин бардык белгилерин, өзгөчөлүктөрүн сактаган, калаанын таасири тие элек накта айыл. Анын *булуттай* деп сыйпатталышы да актыгын же тазалыгын, нукуралыгын, ошондой эле бийиктигин туюндурат.

2-сабактагы *Түтүн* өтмө мааниге да, подтексттик мааниге да ээ. Түтүн оттон чыгат, от интенсивдүү жашоонун, кыймылдын символу болуп саналары маалым. Ал эми интенсивдүү, активдүү жашоо, кыймыл, негизинен, балалыкка, жаштыкка мүнөздүү. Демек, түтүн – буга чейинки өмүр жолундун, жашоондун изи, балалыктын, жаштыктын изи, *алыстап бараткан жалпак там* – балалыктын элеси. *Түтүндүн, жалпак тамдын* кошумча жана подтексттик маанилерине карым-

каташта алганда, сабактын башындагы *Узадым* да семантикалык катмарланууга учурганын баамдоого болот. *Узадым* контексте балалыктан, жаштыктан, балалык-жаштык өткөн айылдан жөн гана алыстоо, узап кетүү әмес, кайрылгыс болуп кетүү маанилик боекчосун кошо камтыган. Балалык, жаштык артта узатып калып, улам өмүр өтүп, жол арбыган сайын мезгил да карматпай, ылдамдыгын тездетери тууралуу ой каймана түрдө *мамылар зымырык күштай жүгүрөт* аркылуу туюндурулган. Бул метафоранын экинчи каймана мааниси – тынымсыз мезгил агымында бир орунда өзгөрүлбөс болуп катып калган эч нерсе болбыйт, мезгил бардыгын өзгөртөт.

4-сабактагы *Күн* жана бул сабактын контекстиндеги ой да подтексттик маалыматты камтыйт. *Күн* – жарыкчылыктын, тирүүлүктүн символу. Анын *Ай* менен контрасттык, антонимдик карым-каташы тирүүлүк менен өлүмдүн карама-каршылыгын туюндурат. *Күн* тийип турганды, башкача айтканда, тирүүлүк жашоодо анын рахатын таткың келет, турмуштун жагымдуу моменттерине умтуласың. Бул ой «Сылагың келет саамайын// Аппак гүл ачкан чийлердин» аркылуу каймана туюндурулган.

Тексттин 1-сабынан бери келе жаткан романтикалуу, көтөрүңкү маанайдын 5-сабактын башында *сагызган* менен бузулушу бекеринен әмес. Элдин салт болуп калган көз карашы боюнча, сагызган – кабарчы күш, жакшы менен жамандын кабарын айтып келет. Бул текстте да ал жолдо бейкапар келаткан жолоочуга алда-неден кабар берүү максатында киргизилген. Экинчилен, карга, таранчы же башка канаттуу әмес, сагызгандын тандалып алышынын да символикалык мааниси бар. Өзүнүн контрасттык түсү аркылуу сагызган жолоочуга турмуш диалектикасын: ак менен каранын, төрөлүү менен өлүүнүн, өмүр менен өлүмдүн, жаман менен жакшынын, адилеттик менен адилетсиздиктин,

тазалық менен ыпластыктын, бийиктик менен пастыктын биримдигин туюнтар.

6-сабакта жолоочу үчүн бардык тарабынан курчаган аппак пейзаждын фонунда *тагдыр да*, жол *да* ак, жөн эле ак эмес, *ап-актай*. Мына ушул бирдикте да семантикалык синкретизм, маанинин диффузиялуулугу орун алган. Анткени өзү орун алган бир эле контексте *ап-актай* эки түрдүү түшүндүрмөгө ээ боло алат: «ак, аппак сыйктуу» деген салыштыруу маанисине жана «актай, таптаза, бопбош» маанисине. Бул контекст үчүн тиги же бул мааниси актуалдуу деп бөлүп көрсөтүү мүмкүн эмес, көрсөтүлгөн эки мааниси төң орундуу: бир жагынан, өткөн тагдыр, жол ак, таза, экинчи жагынан, келечектеги тагдыр, жол бош, белгисиз.

Жогоруда белгиленип кеткендей, тексттин 1-сабынан бери *ак* темасы улантылып келип отуруп, 7-сабакта кульминациялык чекке жеткен: *Азаптан сактайт ак гана,*

ак гана таза баарынан деген саптардагы *ак* татаал семантикалык жылышка да, катмарланууга да, көп маанилүүлүккө да, подтексттик мааниге да ээ болгон. Дал ушул контекст *ак* сөзүнүн семантикасындагы бардык кошумча маанилерин, мааниликтөр менен ньюантарды, өтмө жана метафоралык маанилерин бир бүтүнгө бириктирип, бул сөзгө өзгөчө мүнөз берген контекст болуп саналат. *Ак* ушул контексте бардык тарабынан ачылып, түз да, өтмө да, метафоралык да, поэтикалык көмүскө да маанилерин бир моментте актуалдашкан. Өзүнүн түстүк маанисине кошумча, *ак* бул контексте төмөнкүдөй бир топ кошумча маанилерге ээ болгон:

	<ul style="list-style-type: none"> – тирүүлүк – жарыкчылык – туулуу менен өлүүнүн синтези
--	--

АК	<ul style="list-style-type: none"> – өмүр менен өлүмдүн синтези – башталыш менен аякталыштын синтези – адам абийири, ыйманы – аруулук – адам абийириниң, ариетинин тазалығы – адамдың жандүйнөсүнүн тазалығы – адамдың кылган иштеринин тазалығы – адамдың жашап өткөн турмушунун тазалығы – адамдың үмүт-максаттары – келечектин белгисиздиги – тирүүлүктүн улуулугу – ажалдың улуулугу
----	--

Мына ушул маанилердеги *актын* фонунда *Ай капкара* (капкараңғы эмес) көрүнөт. *Ай* түндө чыгат, ал эми түн – өлүмдүн белгиси, өлүм мұрзөгө алып барат. Ошондуктан жолоочу *капкара* *Айдын* алдында *мұрзөнүн жанынан* өтүп жатат, жөн гана өткөн жок, Адам болмушунун «туулмак бар – өлмөк бар» деген әң негизги, айнығыс мыйзамына жана ал мыйзамды әч бир тирүү жан буза албастығына дал ушул моментте чындалап көзү жетти.

Алынган тексттеги фактылық, подтексттик маалыматты, айрым экспрессемалардың семантикасының татаалдануусунун, катмарлануусун, жылыштарын талдоонун натыйжасында бул тексттин идеялық концептине келели. Көркөм тексттин семантикасының татаалдығы, форма менен мазмундун асимметриясы дал ушул баскычта анық болот. Демек, буга чейин электен өткөрүлгөн материалды жалпыласак, автор кышкы пейзаж аркылуу төмөнкүдөй идеяны берген экен: адам жарық дүйнөгө төрөлгөн соң, өлмөк да бар, өткөн өмүрүң кайра кайрылбайт, өмүрүңдө кандай жолду баспа, анын акыры баары бир мұрзөгө алып келет. Бирок ошол жолун әк болсун, абийириң, жандүйнөң, турмушун,

кылган иштерин таза болсун, ошондо сенин өмүрүндүн акыркы таразасы болгон өлүм да ак болот.

Биздин пикирибизче, Ш.Дүйшөев адам баласын эзелтен түйшөлтүп келе жаткан түбөлүктүү темалардын бириң ушундай оригиналдуу формада чечип берген. Пейзаждык сүрөттөө аркылуу философиялык терең ойдун туондуруулуп берилиши, бир жагынан, автордун чеберчилигин, аналитикалык жана поэтикалык ойлоо менен чагылдыра билүү дараметин көрсөтсө, экинчи жагынан, поэтикалык көркөм тексттин семантикалык түзүлүшүнүн спецификасын көрсөтө алган.

Үрас, мындай семантикалык интерпретациялоодо субъективдүүлүктүн үлүшү бар экенин танууга болбайт. Балким, бул текст аркылуу автор таптакыр башка идеяны берейин дегендир, бирок ал идеяны ачык туондурууп, «мына, билип алгыла» деп алдыга тартып койсо, бул текст көркөм текст болмок эмес. Негизи, кандай автор болбосун, көркөм тексттин семантикасын ар дайым эле окурманга жеткиликтүү кылууга умтулбайт. Демек, көркөм текст кандайдыр бир корголгон мүнөзгө ээ. «Коргоонун даражасына» жараша, бир эле текстти ар түрдүү реципиенттер тарабынан бир багытта, окшош интерпретациялоого да, ар түрдүү мааниде, ар түрдүү багытта интерпретациялоого да болот. Бул – көркөм тексттин семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгынын, семантикасынын спецификасынын далили. Бирок семантикалык талдоо, интерпретация кандай багытта, деңгээлде жүргүзүлбөсүн, төмөндөгү мыйзам ченем сакталышы талап деп ойлойбуз: 1) тилдик бирдиктердин семантикалык өзгөрүүлөрү, татаалдануулары, жылыштары кандай түрдө, кандай көлөмдө болбосун, ошол тилдик бирдиктин тил системасындагы негизги мааниси аркылуу аныкталышы керек, 2) көркөм текстти интерпретациялоодон келип чыккан бүтүмдөр, тексттин идеялык матрицасы, концепти объективдүү

чындыктын жана адам болмушунун мыйзамдарына каршы келбеши, алардын чегинен чыкпашы зарыл.

4.3. Көркөм тексттеги синонимдик карым-катьштар

Ар бир көркөм текст өз алдынча кайталангыс, уникалдуу мүнөзгө ээ экени талашсыз, бирок алар бардыгы тен туруктуу мыйзам ченемдүүлүктөрдүн негизинде уюшулуп, структуралык жана семантикалык түзүлүшү жагынан белгилүү бир критерий, принциптер аркылуу мүнөздөлөт. Алсак, **көркөм тексттин семантикалык структурасы сөз, анын маанисindеги семантикалык жылыштуулар, катмарлануу, форманын мазмунга жана мазмундун формага айлануусу аркылуу гана түзүлбөстөн, бир катар семантикалык, логика-семантикалык карым-катьштардын жардамы менен да уюшулуп, алардын жардамы менен аныкталат.** Семантикалык, логика-семантикалык карым-катьштар көркөм тексттин байланыштуулугун, иреттүүлүгүн камсыз кылуу менен, маани жаратуучу, эмоционалдык-нарктоочу жана архитектоникалык роль ойношот. Алар, негизинен, көркөм текстте парадигматикалык пландагы иреттүүлүк менен байланышты уюштуруу үчүн кызмат кылышат. Адатта, прозалык формадагы көркөм тексттерде синтагматикалык пландагы уюшкандык, ал эми поэтикалык көркөм тексттерде парадигматикалык пландагы уюшкандык, иреттүүлүк үстөмдүк кылары белгилүү. Парадигматика тигил же бул деңгээлде өз ара дифференцияланган варианттар болуп саналган тилдик элементтерди жакындаштыруу же каршы коюу милдетин аткарат жана мындай элементтердин ортосунда коррелятивдик байланыш орун алат.

Көркөм текстте элементтердин ортосундагы парадигматикалык карым-катьштар, негизинен, семантикалык жактан бирдейлик, окшоштук, жакындык же карама-каршылыкка негизделген.

Парадигматикалык карым-катьш текстте реалдуу орун алган элемент менен тил системасында орун алган потенциалдуу элементтердин ортосундагы карым-катьш да болуп саналат. Ошондуктан бир эле текстте тигил же бул парадигмага кирген элементтердин бардыгынын колдонулушу мүмкүн эмес, болсо да, өтө сейрек учурайт. Мунун себеби көркөм текст бүткүл көркөм кеп системасы эмес, анын бөлүгүнүн гана реализациясы экендигинде. Автор тигил же бул контекстте парадигманын элементтеринин кайсынысын тандап алыш, кандайча колдонот, бул – өзүнчө маселе. **Парадигматикалык пландагы карым-катьштар элементтердин мазмундук байланышын ишке ашырып, тексттин ички түзүлүшүнүн ширешкендигин камсыздайт.** Ошондой эле көркөм тексттин спецификасын түзгөн поэтикалуулук, образдуулук, экспрессивдүүлүк, эмоционалдык-эстетикалык таасирдүүлүк сыйктуу белги-касиеттерге ээ кылууда мааниге ээ. Аны менен катар **көмүскө ой же маанини, подтекстти ачып берүүдө, акыры келип тексттин жалпы идеялык концептине, матрицасына жетүүдө олуттуу роль ойнoit.**

Көркөм тексттеги семантикалык карым-катьштардын арасында арбын учурай тургандарынын бири – синонимия. **Синонимдүүлүк** – тилдин фонетикалык деңгээлинен башка бардык деңгээлдеринде орун алган кубулуш. Анын пайда болуусу **тилдин коммуникативдик функциясынын кеңейип, экспрессивдик жана эстетикалык (поэтикалык) функциялар менен татаалданышына негизделет.** Синонимдик карым-катьштар маңыздык, мазмундук, сапаттык, белгилик, кыймыл-аракеттик ж.б. бирдейлиkti, окшоштукту туундуруу үчүн кызмат өтөйт. Синонимиянын лингвистикалык табияты тилдик бирдиктердин түрдүү даражадагы семантикалык жакындыгы менен аныкталып, форма менен маанинин асимметриясы аркылуу түшүндүрүлөт. Бул кубулуштун семантикалык маңызын тилдик бирдиктердин маанилеринин эквиваленттүүлүгү түзсө, ал эми

функционалдык планда синонимияны тилдик бирдиктердин маанилеринин бирдейлиги же окшоштугу аркасында бири бирин бардык потенциалдуу же белгилүү гана контексттерде алмаштыра алуу жөндөмдүүлүгү катары кароого болот. Мында синонимдердин эквиваленттик мазмуну өз ара алмаштыруучулук, орун басуучулук же эки жактуу импликация карым-катышы аркылуу аныкталат.

Синонимия жалпы тил илиминде кыйла убактан бери эле иликтөөгө алынып келе жаткан маселелердин катарында турат. Ал таза лингвистикалык аспектиде да, стилистикалык аспектиде да каралып келүүдө. Синонимияны изилдеп-үйрөнүүнү бир нече багытка бөлүп кароого болот: биринде аныктоочу момент болуп маанилердин окшоштугу же бирдейлиги эсептелсө, экинчи багыт логикалык эквиваленттүүлүккө негизделүү менен, синонимдердин бирин-бири толук же жарым-жартылай алмаштыра алуу мүмкүнчүлүгүнө таянат, үчүнчү багыт синонимдердин нарктоочу-мүнөздөөчү, стилистикалык касиеттерине негизделет. Буга байланыштуу, синонимияны тар жана кенири мааниде кароого болот. Тар маанисинде синонимия – тилдик бирдиктердин мааниси жагынан толук дал келүүсү, мында синонимия ойду (айтымды, кепти) адекваттуу перифразалаштыруу (жалпы эле мааниде) менен байланыштуу. Ал эми кенири маанисинде – тилдик бирдиктердин мааниси жактан толук эмес, жартылай шайкештиги. Бул шартта синонимия белгиленүүчү объектинин, тактап айтканда, денотаттын мазмун-маңызын тактоого, түрдүү кырларын ачып берүүгө багытталат.

Синонимия кубулушу кыргыз тил илиминде да көз жаздыымда калbastan, профессорлор Т.Ахматов, Ж.Мукамбаев, Ж.Мамытов, С.Өмүралиева, изилдөөчүлөр Б.Суранчиева, А.Жунусовдордун эмгектеринде бул кубулуштун лингвистикалык маселелери талдоого алынган. Белгилей кетүүчү нерсе, аталган изилдөөчү-окумуштуулардын

көпчүлүгү өз әмгектеринде лексикалық синонимияга басым коюшуп, фразеологиялық жана грамматикалық синонимия тууралуу учкай гана кеп козгоп өтүшкөн (Суранчиева 1971, Ахматов, Мукамбаев 1978, Мамытов 1999, Өмүралиева 2001). Изилдөөчү А.Жунусов кыргыз тилиндеги жай сүйлөмдөрдүн синонимдүүлүгүнүн маселелерине токтолгон (Жунусов 2006). Проф. Т.Ашираев синонимияны стилистикалық өңүттөн талдоого алуу менен, лексикалық синонимия, фразеологиялық синонимия жана синтаксистик синонимиянын маселелерине токтолгон (Ашираев 2000, 2004). Ал эми изилдөөчү А.Оморов өзүнүн әмгегинде (Оморов 2002), негизинен, лексикалық синонимдердин лингвостилистикалық жана поэтикалық аспектисин акын Ж.Мамытовдун поэтикалық тексттеринин негизинде талдоо аракетин жасаган. Ошентсе да, улуттук филологиябызда синонимия кубулушун системалуу түрдө, бардык аспектиде, илимдин бүгүнкү жетишкендиктеринин талаптарына ылайык иликтеп-талдоого алган әмгек жок экенин белгилей кетүүгө болот. Биздин иликтөөбүздүн максатын деле синонимиянын бардык маселелерин системалуу талдап-үйрөнүү эмес, синонимдердин көркөм тексттеги лингвопоэтикалық ролу менен маанисин поэтикалық семантиканын алкагында ачып берүү аракети түзөт.

Жогоруда белгиленгендей, синонимия кубулушу тил илиминде эчактан бери эле каралып келе жатканы менен, бүгүнкү күнгө чейин эле толук бойдон аныкталып-чечилип бүтпөстөн, түрдүү көз караш-пикирлерге негиз берип келе жатат. Ар кыл пикирлерди жаратып, полемикага шарт түзгөн жагдай төмөнкү суроо менен байланыштуу: Синонимиянын негизинде эмне турат: номинативдик маанилердин окошоштугубу же ал номинативдик маанилер аркылуу туюндурулган түшүнүктөрдүн бирдейлигиби? Кецири тараган көз караш боюнча, синонимдер болуп бир эле түшүнүктүү көрсөткөн, өздөрүнүн

номинативдик маанилери боюнча окшош же жакын, маанилик боекчолору жана стилистикалык коннотациялары аркылуу гана айырмаланган бирдиктер (лексикалык, грамматикалык, фразеологиялык, синтаксистик бирдиктер болушу мүмкүн) эсептелет. Бирок бул пикирди аныктама катары кармануу үчүн маанилик боекчолорду, кээде стилистикалык коннотацияларды ажыратып көрсөтүүнүн так, конкреттүү критерийлери жок экенин көрсөтө кетүү зарыл. Маселен, акын Ш.Дүйшееевдин көркөм тексттеринде арбын учураган *шаар-калаа*, *элем-айыл-кыштак*, *элемтик-айылдык*, *өлүм-ажал*, *эл-калк-журт*, *кембагал-жарды* сыйктуу лексикалык синонимдердин маанилик боекчолорун кайсы критерийдин негизинде ажыратып көрсөтүүгө болот? Ушул эле *суроону бейкүнөө* – *кунөөсүз*, *кызматчы* – *кызматкер*, *найцумут* – *үмүтсүз*, *жоктук* – *жокчулук* ж.б. грамматикалык синонимдерге да, «*Айымай булак*» поэмасын акын *Шайлообек Дүйшееев* жазган – «*Айымай булак*» поэмасы акын *Шайлообек Дүйшееев* тарабынан жазылган деген мүнөздөгү синтаксистик синонимдерге, тактап айтканда, синоним-сүйлөмдөргө да, жети өмүрү жерге кириш – бетинен оту чыгуу – өлбөгөн төрт шыйрагы калуу (КТФС 2001,13) өндүү фразеологиялык синонимдерге да карата берүүгө болот. Синонимиянын мисал келтирилип кеткен бардык учурларында түгөйлөр формалык жагынан айырмаланып, маанилери окшош экени көрүнүп турат. Ошентсе да, алардын маанилерин абсолюттуу бипбирдей деп айтууга болбойт. Ички туюм аркылуу кабылданган, бирок конкреттүү түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон ньюантстык айырмачылыктарга ээ экени байкалып турат. Эгер синонимдердин маанилери абсолюттуу түрдө бипбирдей, орун басуучулук мүнөзү же субSTITУЦИЯЛЫК потенциалы абсолюттуу болсо, тилдин табигый мыйзамдары боюнча бири гана калып, башкасы (башкалары) тил системасынан сүрүлүп чыгып калууга тийиш болчу. Анткени мындай шартта системада артыкбаш элементтер

орун алмак. Экинчиден, бир эле синонимдик парадигманы түзгөн бирдиктер маанилик боекчолору, стилистикалык коннотациялары жагынан гана эмес, көп учурда башка бирдиктер менен байланышка кириүү, айкашуу мүмкүнчүлүктөрү жагынан да айырмаланышат. Ааламдын, философиянын, өнүгүүнүн, биологиянын, физиканын, дегеле, табияттын айныксыз мыйзамдары боюнча деле, болумушта, ааламда, жаратылышта абсолюттуу түрдөгү бипбирдейлик, толугу менен дал келген окшоштук, аналогия болбойт. Ар бир зат, нерсе, кубулуш, организм ж.б. уникалдуу, эч кайталангыс мүнөзгө ээ.

Ошондуктан, биздин пикирибизче, синонимдер катары бир жалпы жана бир айырмалуу семантикалык компонентке ээ болгон, дистрибуциянын бир жалпы формуласы аркылуу аныкталган тилдик бирдиктерди эсептөөгө болот. Синонимиянын башкы жана милдеттүү белгиси катары синоним бирдиктердин семантикалык-функционалдык жалпылыгы саналат, ал эми предметтик-түшүнүктүк тарабын факультативдик белги иретинде кароого болот. Ар бир синонимдик парадигманы түзгөн синоним-түгөйлөр семантикалык жана стилистикалык жактан доминантага карата идентификацияланат. Доминанта болуп семантикалык жактан салыштырмалуу жөнөкөй, стилистикалык планда бейтарап позицияда турган, синтагматикалык жактан туруктуу орду бар түгөй эсептелери маалым. Бирок көркөм тексттерде айрым учурларда синонимдик парадигмадагы доминанта эмес, башка түгөйлөр семантикалык жана функционалдык жактан активдүү болорун белгилей кетүү талапка ылайык.

Филологиядагы негизги дихотомиялардын бири болгон «тил – кеп» дихотомиясы синонимияны да бөлүп кароого шарт түзгөн. Бул дихотомиянын негизинде синонимдер тилдик жана кептик болуп бөлүнөт. Синонимдердин тилдик жана кептик синонимдер түрүндө дифференцияланышы ЛП үчүн да олуттуу мааниге ээ. Лексикология,

семасиология, стилистика боюнча эмгектерде шарттуу түрдө толук маанилүү синонимдер, нагыз синонимдер, толук синонимдер, абсолюттуу синонимдер катары каралган бирдиктерди тилдик синонимдер деп эсептөөгө болот. Тилдик синонимдер лексика-семантикалык системада бекем, туруктуу орун алып, контекстке көзкарандысыз эле синонимдеш болот, ошондуктан дээрлик бардык же көпчүлүк контексттерде бири бирин алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. **Тексттердин кайсы гана түрүндө болбосун, тилдик синонимдерди колдонуунун максаты болуп синтаксистик бирдиктерди байланыштыруу, тавтологиялык кайталоодон, монотондуулуктан качуу** эсептелет. Мисал карап көрөлү:

Бөртүп, бөртүп көз жашың агат, Кыргыз,

Бөксөлөрдө сөөк-саагың калат, Кыргыз.

Бөтөн колдон ажалды издебе сен,

Бөлүнгөндөн ажалын табат Кыргыз! //

Бөлөк, бөлөк алпарып бөлөт, Кыргыз,

Бөлөт дагы өзүндү көмөт, Кыргыз.

Бөтөн колдон өлүмдү издебе сен,

Бөлүнгөндөн акыры өлөт Кыргыз! («Бөлүнгөндөн акыры өлөт Кыргыз»). Бул контексттеги *бөтөн* – *бөлөк*, *ажалды* – *өлүмдү* синонимдери тилдик синонимдер болуп эсептелишет. Анткени алар контекстке көзкарандысыз эле синонимдеш жана дээрлик бардык учурда бири-бирин алмаштыруу, орун басуу функциясына ээ. Алынган контексте тилдик синонимдердин колдонулушу тавтологиядан, монотондуулуктан качуу, анын негизинде контексттин көркөмдүгүн, жугумдуулугун арттыруу максатын көздөгөн. 2-сабакта *бөлөк* синонимдик түгэйүнүн колдонулушу *бөлөт* деген сөз менен түзгөн паронимдик жана семантикалык карым-катышка да байланыштуу.

Тилдик синонимдер кептин ар түрдүүлүгүн камсыз кылуу менен катар, маанинин тактоочу же мүнөздөөчү боекчосун, ньюансын

кошумча билдируү кызматын да аткарат. Тилдик синонимдердин мындай функциясы төмөнкү контексте даана байкалган:

Салат бир ууч топуракты өз эмес,

Салат жат да, өчөт ый да эскирип. («Аккан из жок...»).

Алынган контексттеги өз эмес – жат синонимдери өз ара бири-биринин маанилеринин тактап турганы көрүнүп турат жана контексте дал ушул бирдиктерге, алардын маанисине басым коюуга шарт түзүп, контексттеги семантикалық жүктүү көтөргөн. Же болбосо, башка мисалды карап көрөлү:

Үзүлгөн булуутунан Ат-Башынын

Үнүңдү үнгө салып какшашмын.

Баары сен, калганынын баары жалган,

Баары калп жалгыз сенден башкасынын. («Үкөй»).

Бул контексттеги жалган – калп тилдик синонимдери бир түрдүү кайталоодон качуу максатында колдонулган, экинчи жагынан, аталган синонимдер контексттин негизги мааниси болгон «мен (лирикалык «мен») үчүн жалган дүйнөдөгү жалгыз чындык – сенсиң жана бирден-бир чындык – чыныгы сүйүү» деген ойду таасын туюндуруп берүүгө шарт түзгөн. Ошол эле учурда жалган менен калп абсолюттуу бирдей түшүнүктөр эместигин ички баам туюндуруп турат, бул экөөнүн маанилеринин ар бирине гана тиешелүү кандайдыр бир ньюансы бар, бирок ал эмне ньюанс экенин конкреттүү түшүндүрүп берүүгө мүмкүн эмес.

Айрым учурларда көркөм тексттерде колдонулган тилдик синонимдер стилистикалык коннотациялары боюнча байкаларлык айырмачылыктарга ээ болгону менен, алардын колдонулушу шартталган мүнөзгө ээ. Маселен:

Арыш керип түгөнгүр суналчу эле,

Аргамжыдай ак карда чубалчу эле.

Аялды да анчалық ардактабас,

Ай тиелек булактан сугарчу эле. //

Канды-жанды качанкы козгочу эле,

Кашайгыр-аа, кайып мал окшочу эле.

Катынды да мынчалық карабастыр,

Каркыралуу жайытта отточу эле. («Жинди Кашка»).

Келтирилген контексттеги тилдик синонимдер *аялды* – *катынды* семантикалық-функционалдық жалпылыкка ээ болгону менен, стилистикалық коннотациясы жагынан айырмаланып турешат. Мында стилистикалық жактан бейтарап позициядагы *аялды* түгөйүү менен катар, одонороок мүнөздөгү *катынды* синонимдеш түгөйүнүн да колдонулушу контексттин көркөм-эстетикалық деңгээлине кедерги тийгизген эмес, бир эле бирдикти кайра-кайра кайталоодон, тажатмалыктан качууга шарт түзгөн. Экинчиден, бул синонимдердин контексттеги семантикасы бипбирдей эмес экени байкалып турат. *Аял* деген *катындан* «жогорураак» турган түшүнүк экенин, конкреттүү түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон семантикалық боекчосу аркылуу градацияланып турарын баамдоого болот жана бул ньюанстык айырмачылык *ардактабас* жана *карабастыр* этиштеринин семантикасынан да даанаараак байкалат: *аялды... ардактабас – катынды... карабастыр*. Анткени *кароого* салыштырмалуу *ардактоо* бир нерсеге карата позитивдүү мамиле кылуунун жогорку даражасын билдирири белгилүү. Ошондой эле көрсөтүлгөн синонимдер өздөрүнүн тегерегиндеги, башкача айтканда, жакынкы же тар контексттеги бирдиктердин фонетикалык түспөл-формасына да ылайык келген. Мисалы, *катынды* синонимдик түгөйүү 2-сабактагы горизонталдык жана верикалдык тыбыштык кайталоолордун (*K*, *A*, *Ы*), сап башындагы верикалдык аллитерациянын (*K*) уюшулушунда, *КА* тыбыштык комплексинин кайталанып колдонулушунда катышкан. 1-сабакта *аялды* синонимдик

түгөйүнүн колдонулушун да дал ушундай мұнәздөөгө болот. Демек, синонимдик парадигмага кирген бирдиктердин колдонулушу тексттин же контексттин фонетикалық жактан уюшулушу менен да шартталарын белгилей кетүү зарыл. Бул пикирди төмөнкү мисалдар аркылуу бекемдөөгө болот:

Журт деп азап чекчү ким?

Журт көйгөйүн чеччү ким?

Жуткучтарга жулдурбай,

Жугу менен этчү ким? //

Калк деп азап чекчү ким?

Калк көйгөйүн чеччү ким?

Казынаны кайтарып

Кадыр тутар эпчи ким? («Падыша жана муз»). 1-сабакта *журт* синонимдик түгөйү *Ж* вертикалдық аллитерациясын уюштурууда, *ЖУ* тыбыштык комплексинин вертикалдык жана горизонталдык кайталанышында, ал эми 2-сабакта *калк* синонимдик түгөйү *K* вертикалдық аллитерациясын уюштурууда, *КА* тыбыштык комплексинин кайталанышында катышканы көрүнүп турат.

Же: Кандары бай, калкы жарды жыргабайт

Кандим эрди канатсыздар сыйлабайт.

Касиеттүү Талас, сенин ырынды

Казаковдой эчкимиси ырдабайт. //

Эгеси бай, эли жарды жыргабайт

Эр жигитин еси жоктор сыйлабайт.

Эртең, Талас, сенин мундуу ырынды

Эчкимиси Түгөлбайдай ырдабайт. («Талас элине»).

Алынган контексте синонимдердин бир нече парадигмасы колдонулган: *кандары* – *эгеси*, *калкы* – *эли*, *кандим* *эрди* – *эр жигитин*, *канатсыздар*

– эси жоктор, *Казаковдой* – *Түгөлбайдай*. Ырас, булардын арасында тилдик синонимдер да, кептик (контексттик) синонимдер да бар. Бирок алардын бардыгынын колдонулушу семантикалық, фонетикалық, көркөм-эстетикалық максат менен шартталган. Бул контексте синонимдердин кызық мисалы *Казаковдой* – *Түгөлбайдай* орун алган. Логикалық жактан алганда, *Казаков* да, *Түгөлбай* да бипбирдей түшүнүктүү, тактап айтканда, бир эле инсанды билдириет, бири ошол инсанды фамилиясы аркылуу, экинчisi ысымы аркылуу белгилеп көрсөтүп жатат. Бирок бул контексте *Казаков* менен *Түгөлбай* семантикалық боекчолорго ээ деп айтууга болот. *Казаковдой* минималдуу даражада официалдуулук мүнөзүнө ээ болсо, *Түгөлбайдай* жөнөкөйлүк, жакындык, доступ мүнөзгө ээ экенин баамдай алабыз. Мына ушул сыйктуу контексттер Ш.Дүйшөевдин поэзиясында синонимдердин катарын байытуу, тандап колдоно билүү чеберчилигин көрсөтө алат.

Тилдик синонимдер тексттин чегинде семантикалық байланышты камсыз кылуучу милдет аткарышып, контакттылык мүнөздөгү да, дистанттык мүнөздөгү да байланыштарды жаратышары жогорудагы контексттерден байкалды. **Көркөм тексттерде синонимдердин семантикалық байланышты камсыздоо функциясы өзгөчө мүнөздө болуп, эстетикалык функция менен коштолорун белгилей кетүүгө болот.**

Демек, жалпылап алганда, идеографиялык же стилистикалык биртектүүлүккө ээ болгондуктан, тилдик синонимдерге эки функция мүнөздүү: орун басуу функциясы жана тактоо функциясы. Булардын ичинен субSTITУЦИЯ тилдик синонимдердин башкы функциясы болуп саналат.

Ал эми толук әмес синонимдер, контексттик синонимдер катары каралган бирдиктерди кептик синонимдерге киргизүүгө болот.

Мындай синонимдер кеп кырдаалына, айтылуучу ойдун мазмунуна жараша тигил же бул контекстте гана тандалып колдонулат, контексттен тышкary, лексика-семантикалық системада синонимдик касиетке ээ боло алышпайт, түрдүү контексттерде бири бирин алмаштыруу, субSTITУЦИЯ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮНӨ ЭЭ ЭМЕС. Ошондуктан кептик синонимия кээде оккоziоналдык синонимия, тексттик (контексттик) синонимия, экинчилик же туунду синонимия катары да белгилүү.

Көркөм тексттерде синонимиянын дал ушул түрү, тактап айтканда, кептик синонимдер басымдуулук кылат. **Поэтикалык тил** – улуттук тилдик системанын өзгөчө реализациясы экени белгилүү. Демек, көркөм тексттеги синонимдик **карым-катьштар** лексикалык, грамматикалык, фразеологиялык, синтаксистик **бирдиктерди контексте колдонуунун спецификасы**, эстетикалык мүдөө жана автордун интенциялары менен шартталат. Көркөм текстте жалпы эле тил системасынын, анын ичинде синонимиянын жалпы кабыл алынган фактыларын да, индивидуалдуу фактыларды да учуратууга болот. Мисал келтирип көрөлү:

Суктануунун жанды өртү

Сулууланды, тиктеди.

Айперинин алтыр көзү

алда-кимди издеди.

Курагынан от төгүлүп

Кучагына күн кысып.

Боюн желге тосуп берип

Бойго жетип турду кыз! («Кыз»). Алынган контексте синоним түгөйлөр катары *айпери* жана *кыз* колдонулган. Бул бирдиктер жакын семантикалык талааларга тиешелүү болгону менен, контекстке көзкарандысыз позицияда синонимдик карым-катьш түзө алышпайт, семантикалық жана стилистикалык коннотациялары да ар түрдүү: *кыз*

бейтарап стилистикалык позицияда турат жана универсалдуу түрдө колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, *айпери* поэтикалык сыйпаттоо мүнөзүнө ээ болуп, көбүн эссе көркөм кепте колдонулат. Ал эми көркөм тексттин структурасында бул бирдиктер өз ара синонимдик карым-катьш түзүү менен, семантикалык байланышка киришкен.

Же болбосо:

Канат болгон элге дайым

Жөлөк да бар, өнөк бар.

Манас болгон жерде дайым

Абыке бар, Көбөш бар. («Канат болгон элге дайым...»).

Бул контексте синонимдик карым-катьшты *жөлөк* – *өнөк* – *Манас* жана *Абыке* – *Көбөш* түзүшкөн. Синонимдик 1-парадигма элдин тиреги, коргоочусу деген маанини билдириүү үчүн колдонулса, 2-парадигма энчилүү аттардан түзүлгөнү менен, алар полисемантикалуу мүнөзгө ээ болгон жана 1) душман, өздөн чыккан жат, 2) көрө албастык, ичи тардык маанилерин туюндуруучу милдет аткарган. Демек, кептик синонимдердин пайда болушунун потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү практикалык түрдө алганда, чексиз деп айтууга болот. Анткени синонимия карым-катьшына фонетикалык деңгээлдин бирдиктеринен башка тилдик бардык бирдиктер ээ болуусу мүмкүн. **Көркөм текст системасында мааниси жактан өтө алыс турган бирдиктерди синонимдик жакындаштырууга, байланыштырууга ыңгайллуу контексттер өтө көп.** Буга байланыштуу, контекст аркылуу гана аныкталгандыктан, кептик синонимдик парадигмаларга статистикалык чек коюу кыйын.

Кептик синонимдер берилген контексте гана актуалдуу болуп, ал эми контексттен сырткары семантикалык жалпылык, карым-катьшка ээ эмес. Кептик синонимдик карым-катьштагы корреляциялык бирдиктер үчүн негизги функция болуп тактоо функциясы, башкача айтканда,

денотаттын касиет-сапаттары тууралуу кошумча маалыматтарды берүү, кошумча же экинчилик белгини ошол контекстте негизги белги катары бөлүп көрсөтүү функциясы эсептелет. Синонимдердин тактоо функциясы денотаттын татаалдыгын, көп кырдуулугун бир сөз менен ачып берүүгө мүмкүн болбогондо пайда болот. Маселен:

Коншулардын бири-бирине катташпай,
Үйлөрүнө кирбей калган жолдоруна чөп менен
ыйкы-тыйкы күнкүл сөздөр,
көрө албастык,
жылма ушактар,
көр дүйнөгө

көз артмайлар кошо өскөн. («Элет»). Мында кептик синонимдик карым-катышты *ыйкы-тыйкы күнкүл сөздөр-жылма ушактар*, *көрө албастык-көр дүйнөгө көз артмайлар* түзгөн. Ар бир синонимдик парадигманын түгөйлөрү денотаттын касиет-сапаттарын, көп кырдуу татаалдыгын ачып берүү үчүн кызмат кылган. Мисалы, *жылма ушактар* менен *ыйкы-тыйкы күнкүл сөздөр* контекстте семантикалык жалпылыкка ээ болгону менен, алардын ар биригин кошумча маанилик боекчолору да болуп, бири-бирин толуктоо, кошумчалап тактоо милдетин аткарышкан.

Ал эми орун басуу, алмаштыруу функциясына кептик синонимдер ээ эмес, анткени алар, жогоруда белгиленгендей, берилген контексттин чегинен сырткары турганда эч кандай семантикалык карым-катыш түзө алышпайт. Төмөнкү контекстти карап көрөлү:

Эр түшүнгөн Ысык-Көлдү,
эзелтен эл түшүнгөн Ысык-Көлдү
эки-уч күнгө эс алганы баргандар
сактамак беле айтчы?
Калк түшүнгөн Ысык-Көлдү

кабылан алп түшүнгөн Ысык-Көлдү

көчүгү менен тенсеп,

көзүңө шалп түкүргөн айбандар

сактамак беле айтчы? («Ысык-Көлдү сакта дейсиң»).

Алынган контекстте *эки-уч күнгө* эс *алганы баргандар* жана *көчүгү менен тенсеп*, *көзүңө шалп түкүргөн айбандар* синонимдик карым-катыш түзүп, семантикалык жалпы компонентке ээ болушкан, бири-бирин толуктоочу, тактоочу милдет аткарышат. Бирок алардын синонимдүүлүгү, семантикалык жалпылыгы берилген контексттин чегинде гана актуалдуу. Башка контексттерде, кеп кырдаалдарында алар семантикалык карым-катышка да ээ боло албайт, тилдик синонимдер сяяктуу бирин-бири алмаштыруу, орун басуу мүмкүнчүлүгү да жок. Бул пикирди жөнөкөй мисал аркылуу далилдеп көрөлү: *Жуманын ақырында көл жээгине эки-уч күнгө* эс *алганы баргандар* толуп кетишет. Бул сүйлөмдү жогорудагы контексттик синонимдик түгөйүн колдонуу менен трансформациялайлы: *Жуманын ақырында көл жээгине көчүгү менен тенсеп, көзүңө шалп түкүргөн айбандар* толуп кетишет. Бейтарап контекстте алганда, бул эки сүйлөм маани-мазмуну, стилистикалык мүнөзү, прагматикалык түзүлүшү жагынан кескин айырмалуу. Демек, **кептик синонимдер субSTITУЦИЯ функциясына ээ эместиги айкын.**

Көркөм текстте бардык түрдөгү: тилдик да, кептик да синонимдердин ортосундагы карым-катышты аныктоонун башкы критерийи болуп алардын семантика-стилистикалык маанилеринин контексттин чегинде жакындыгы, окшоштугу жана ал маанилердин контексттин, ошондой эле жалпы тексттин мазмунуна ылайык келүүсү эсептелет. Мында синонимдер семантикалык жана стилистикалык жактан тексттин жалпы мүнөзү жана мазмуну менен айкалышып, ширелишип, тексттин стилдик уюшулушунда да кызмат аткарат.

Көркөм тексттин жалпы мазмуну, мүнөзүнө ылайык келишине жараша, синонимиянын эки контексти бар деп айтууга болот: 1) Бейтараптاشтыруучу контексте синонимдердин семантикалык боекчолорунун жана стилистикалык коннотацияларынын айырмачылыгы ошол контексттин мазмунуна карата алганда, байкала бербegen мүнөздө болот. Мисалы:

Мен Муратмын,
досторум Мурик дешет,
Мурик эмес,
Муратмын мен,
мен ошомун,

Орустардын арасында – «дүракмын» мен,
Кыргыздардын арасында – «келесоомун»! («Эне тилин унуткандар»). Бул контексте синонимдик парадигма кыргыз тилиндеги бирдик жана анын орусча эквиваленти аркылуу уюшулган. Контекст *дүракмын* – *келесоомун* синонимдери үчүн бейтарапташтыруучу контекст болуп саналат, себеби контексттин жалпы мазмунуна карата алганда, синонимдик түгөйлөрдүн семантикалык боекчолору менен стилистикалык коннотацияларынын ажырымы дээрлик байкалбайт, органикалык мүнөзгө ээ. 2) Дифференциялоочу контексте басым синонимдердин айырмачылыгына коюлат. Мисалы:

Кыш катуу,
көң да жок, бир чымчым көмүр да жок.
Аяздан корккон өндүү
кечигип ушундайды

ажал да, өлүм да жок. («Үчүнчү кат»). Ажал – өлүм тилдик синонимдери үчүн бул контекст дифференциялоочу контекст болуп саналат, анткени синонимдер семантикалык коннотацияларга ээ болуп, айрымачылыгы алардын удаалаш колдонулушу менен даанаараак түскө ээ

болгон. *Ажал* менен *өлүм* – бир эле түшүнүк, ошол эле учурда алар эки башка түшүнүктөр болуп саналат: адегенде ажал, анын артынан *өлүм* келет. Ошондуктан контекстте экөө төң катарлаш колдонулган.

Көркөм текст үчүн синонимдик парадигманы түзгөн тилдик бирдиктерди тандап алуу анын (бирдиктин) эмоционалдык-экспрессивдик мүнөзүнө, эстетикалык кунарына, образдуулук потенциалына, ошондой эле фонетикалык түзүлүшүнө жараша да болот. Мисал аркылуу талдоого алып көрөлү:

Күн чыгып, батып жатат

мезгилди ташып жолдон.

Баягы мен кат жазып ашык болгон

кара кыз – тиши түшкөн аял азыр («Жыйырма жетинчи кат»).

Бул контекстте колдонулган *аял* лексикалык бирдиги тил системасында да, кеп системасында да *катын* деген сөз менен синонимдик карым-катыш түзөрү жогоруда белгиленип кеткен. Ырас, *аял* бейтарап стилистикалык позицияда турса, *катын* одонороок мүнөзгө ээ болуп, көбүн эсе оозеки кепте жана көркөм кепте колдонулат, демек, бул синонимдик түгөйлөрдүн стилистикалык коннотациялары ачык байкалып турат. Алынган контекстте бул синонимдердин *аял* түгөйүнүн колдонулушу эмоционалдык-эстетикалык жана подтексттик мааниге ээ. Ал, бир жагынан, контексттин лирикалык маанайга ээ болуусуна шарт түзсө, экинчи жагынан, лирикалык каармандын жүрөгүндө тээ бала кездеги алгачкы арзуу, ашыктыктын учкундары дале бар экенин, ошондогу *кара кызга* болгон сезим ал кыз азыр *тиши түшкөн аял* болгондо да өчпөгөндүгүн, ал *аялга* таптакыр кайдыгер эместигин, урматтоо-кадырлоо менен мамиле кыларын туюндурууучу подтексттик роль да ойногон. Эгер *аялдын* ордуна *катын* түгөйү колдонулса, контексттин маанайы да, подтекст да башкача түс алмак: лирикалуулук

жоголмок, лирикалык «мендин» бир кездеги сезими убактылуу эле сезим тура, бир кезде ашык болгон аялзаты азыр ал үчүн таптакыр бөтөн, кайдыгер адамга айланыптыр, ага карата сезим эле эмес, сый-урматы да калбаптыр деген бүтүмгө келүүгө шарт түзмөк.

Бул мисалга үндөш башка мисалды карап көрөлү. Ш.Дүйшеевдин «Карагайчы кемпир» поэмасында *кемпирдин* тандалып алышы да бекеринен эмес деп ойлойбуз. *Кемпир* лексикалык бирдиги тил системасында *байбиче* деген лексикалык бирдик менен (акад. К.К.Юдахиндин «Кыргызча-орусча сөздүгүндө» берилген *байбиче* полисемиялуу сөзүнүн 4-мааниси боюнча) синонимдик карым-катыш түзө алат. Акын өз поэмасында синонимдик парадигманын *байбиче* түгөйү эмес, *кемпир* түгөйүн тандап алышы тексттин эмоционалдык-экспрессивдик мұнәзүнө, маанайына жана семантикалык түзүлүшүнө байланыштуу. *Кемпир* поэманын каарманынын эш туткан каргадай жетимден башка жөлөк-таяғы жок жалғыздығын, жаман-жакшысын бөлүшөр чалы жок жесирлигин, элден окчун жашоосун, демек, трагедиясын даанараак чагылдыра алат. Бул пикирибизди поэманын текстиндеги төмөнкү саптар аркылуу бекемдөөгө болот:

Кара жолдун жаны эле оюктагы,
 Кароолчунун тамы эле конуштагы.
 Кара кемпир бар эле, кара кемпир
 «Карагайчы кемпир» деп коюшчу аны.//
 Карагайчы кемпир ал жесир эле,
 Кайран чалы капкачан эсил эле.
 Караан кылып карманган жалғызы да
 Кара шыйрак каргадай жетим эле.//
 Жетим бала. Жетим там. Жесир эне
 Жер үстүнүн тооп кылып четин эле.
 Эсен-аман жүрүшчү эл катары,

Эл катары өмүрүн кезип эле.

Ал эми *байбиче* кыргыз баласынын аң-сезиминде бала-чакасы, укумтукуму өнүп-өскөн, этек-жеци жайылган, балдарынын сыйын көрүп отурган ырыстуу, дөөлөттүү аялзатынын ассоциациясын жаратат. Демек, поэмада *байбичени* колдонуу поэманын жалпы мазмунуна, эмоционалдык-экспрессивдик мүнөзүнө ылайык келмек эмес. Экинчилен, *кемпир* тексттин трагедиялуу маанайына шайкеш келип турат. Трагедиялуулук «кара» эпитети менен ого бетер терендетилген. «Кара кемпир» кемпирдин өңүнүн каралыгын эмес, тагдырынын катаалдыгын, башынан нечен кыйынчылыктарды кечиргенин, турмуштун ысыгына күйүп, суугуна далай тонуп келе жатканын туюндурат. Анын ордун «кара байбиче» менен алмаштырсак, бул синонимдик түгөй жогоркудай маанилерди туюндура албай калат, тескерисинче, кандайдыр бир ирониялуу, сатиralуу түскө ээ болот. Учүнчүдөн, *кемпир* текстте негизги семантикалык жүктүү көтөргөн *карагай*, *карагайчы*, *караан*, *карек*, *кепин* ж.б. сыйктуу экспрессемалар менен семантикалык да, фонетикалык да байланыш түзгөн.

Көркөм текстте синонимдик түгөйдүн биригинин тандалып колдонулуш өзгөчөлүгүн төмөнкү контексттен да көрүүгө болот:

Жай-кышы дайынц сурайм каттагандан,

Жаралуу жамгыр агат аскалардан.

Кошпосо сага тагдыр, кошулармын

дүйнөдөн күнсүз-отсуз жакта калган. («Үкөй»).

Алынган мисалда *тиги дүйнө*, *а дүйнө* түшүнүгү *күнсүз-отсуз жакта калган дүйнө* эвфемистик синонимдик түгөйү аркылуу берилген. Бул түрдөгү контексттик-индивидуалдык синонимдин колдонулушу, бир жагынан, контексттин көркөм-эстетикалык кунарын жогорулатуу, *тиги дүйнө*, *а дүйнө* базалдуу түшүнүктөрү аркылуу анын лирикалык маанайын бузбоо, тасирдүүлүгүн, образдуулугун арттырууга багытталса,

Экинчи жагынан, терең семантикалық жана подтексттик роль ойнойт. *Тиги дүйнө, а дүйнө* дегенде биз жашап жаткан бул жарық дүйнө әмес, башка дүйнөнү түшүнөбүз. Ал эми ошол башка дүйнөнүн *күнсүз-отсуз жакта калган дүйнө* катары синонимдеш түрдө берилиши анын негизги табиятын туюндурат. Күн, от, күйүү – интенсивдүү жашоонун, кыймылдын, кумар-сезимдин салттуу символдору экени белгилүү. Ал эми *күнсүз-отсуз жакта калган дүйнө* – демек, жашоо, кыймыл, сезим жок дүйнө. Бирок бул контексттик синонимдик эвфемистик түгөй аркылуу туюндурулган подтексттик маани ошондой боштук, жоктук дүйнөдө да сезимибизди жоготпой сактайбыз, биздин сүйүү өлбөс деген ойго такалса, жалпы семантикалық матрицасын арзуунун улуулугун, ыйыктыгын даңктоо түзөт.

Көркөм текстте синонимдик парадигманы түзгөн бирдиктердин бири тандалып колдонулбастан, бардыгы **катарлаш же бир өңчөй мүчө түрүндө келүүсү да арбын учурайт.** Мындай шартта **синонимдер** тексте, маанилеш бирдиктердин катарын гана пайда кылбастан, **ойду таамай, көркөмдөп берүүгө шарт түзөт.** Контексттин экспрессивдүүлүк даражасын көрсөтүп, окурмандын ойлоо, эргүү, таасирленүү, таанып-билүү баам-туюмун арттырат. Алсак:

Арабанын кашан, жоош, кыгы менен

аттарынан танганда сыры белен.

Сүлүк курттай сойлогон Жинди Кашка

Сүйүбүзгө толгондур сыны менен. //

Арабанын жудөгөн, шөмтүрөгөн

аттарынан танганда, мөлтүрөгөн

балбылдаган түнгө окшош Жинди Кашка

Балким, бизге жаккандыр көркү менен. («Жинди Кашка»).

Бул контексте адегенде *кашан*, *жоош* синонимдеринин, 2-сабакта *жудөгөн*, *шөмтүрөгөн* синонимдеринин бир өңчөй мүчө түрүндө катар

колдонулушу контексттин маанисин таасын ачып берүүгө, арабанын аттарынын сын-сыпатын элестүү, таасирдүү чагылдырып берүүгө кызмат кылган. Бул синонимдер бири-биринин маанисин тактоочу, толуктоочу роль ойнoit: арабанын аттары жөн эле жоош эмес, ага кошумча *кашан*, күйпүйүп *жүдөгөн* эле эмес, *шөмтүрөгөн* кебетеси менен да көргөндү иренжитет. Аны менен катар, удаалаш келген синонимдер арабанын аттары менен Жинди Кашканын отосундагы контрастты да таамай, элестүү көрсөтүүчү роль ойногон. Жогорку өз ара синонимдик карым-катыштагы бирдиктер башка түрдөгү семантикалык карым-катышка да киришken, тактап айтканда, көрсөтүлгөн синонимдер *сүлүк курттай сойлогон*, *балбылдаган түнгө окишош* бирдиктери менен антонимдик карым-катышты түзүшкөн. Бирдиктердин синонимдик парадигманы түзүшүү, ошол эле учурда антонимдик парадигмага да кириши көркөм тексттеги семантикалык карым-катыштардын татаалдыгын көрсөтө алат.

Синонимдердин удаалаш же бир өңчөй мүчө түрүндө келишинин айрым учурларында алар маанилик боекчолорунун айырмачылыгы аркылуу поэтикалык градацияны пайда кылышат. Мисал карап көрөлү:

Жигиттер шымаланып чалгы ырдатып,

белестин белден чөбүн,

жыгып келет,

чаап келет

жан жыргатып...

Ойноп жүргөн баласы сарайчынын

чуркап чыгып булактан

бакырайып,

бел курчоодон чечинген жигиттерди

алпка окшотуп,

жомокто дөөгө окшотуп

карап турат. («Жигиттер шымаланып...»).

Алынган контексте өз ара синонимдик карым-катышка кирип, контексттик синонимдер катары кызмат аткарған *жыгып келет – чаап келет* жана *алпка* – дөөгө поэтикалық градацияны түзгөнүү көрүнүп турат, синонимдин биринчи түгөйүндө камтылган маани экинчи түгөйүндө андан ары терендетилип, маанилик боекчосу коюуланган. Мисалы, *алпка* – дөөгө синонимдик катарынын дөөгө түгөйүндө сапаттык оқшоштуктун градациялық даражасы жогорураак, башкача айтканда, адам *алп* болушу мүмкүн, ал эми дөө боло албайт, дөө – жомоктук, мифтик каарман. Демек, бул жерде гиперболалык салыштыруунун улам күчөтүлүп берилиши синонимдер аркылуу камсыз болгон.

Контексттик синонимдердин катар колдонулушу поэтикалык, маанилик градацияны жаратары төмөнкү мисалдан да айкын көрүнөт:

Көңүл далай *өрттө калды, ок жеди,*
талкаланды, кайттың бирок жалгандан.

Аңыраят өмүрүндүн бош жери

Жолуң сыйздайт өтүгүндү айланган. («Кар түшүптүр...»).

Бул контексте синонимдик карым-катышты *өрттө калды – ок жеди – талкаланды* түзгөн. Контексттик синонимдер метафоралык мааниге ээ жана маанилик түгөйлөрүнүн коннотациясы боюнча кескин айырмаланары бил мисалдан даана байкалып турат. Контексттин чегинен сырткары позицияда көрсөтүлгөн синонимдер байланышка ээ эмес. Ал эми көркөм тексттин контекстинде алар бир синонимдик парадигмага кирүү менен, ал-абалдын градациясын көрсөтүүчү милдет аткарышкан. *Өрттө калды, ок жеди* кыйналуу ал-абалын чагылдырса, ал эми синонимдик катардын акыркы түгөйү *талкаланды* ошол ал-абалдын күчөп отуруп, жеткен чегин туюндурган.

Синонимдик парадигмага кирген бирдиктердин катарлаш келиши контексттин экспрессивдүүлүк даражасын жогорулатып, ойду таамай,

элестүү чагылдырып берери, поэтикалык градация жаратуу аркылуу денотаттын касиет-сапатын теренцирээк ачууга шарт түзөрү төмөнкү контексттерден да байкалат:

Бир кайгыга таштап, таштап денени
бир кайгыга келет жайнап төгүлгүм.
Кандай кылам көздөрүндү мен эми,
кантип тыям азоо, бейжай көңүлдү? («Кандай кылам көздөрүндү мен эми...»);
Сөөлөтү сөздөн кымбат сезим калган,
сөгөттөй үлбүрөгөн кечин қалган.
Сөгүлгөн таңдай аппак көшөгөдө
сөйкөдөй тунук, таза кезин қалган. («Үкөй») ж.б.

Синонимия кубулушу тилдеги табу, эвфемизм, перифраза маселелери менен да **байланышка** ээ, аталган кубулуштар да синонимдик парадигмага кире алары жогоруда көрсөтүлгөн эмгектерде белгиленип кеткен. Айта кетүүчү нерсе, мындай синонимдик катарларда табуланган, эвфемистик же перифразалык түгөйлөрү өзүнүн табиятында эле эмоционалдык-экспрессивдик сапаттарга, метафоралуулукка ээ. Ошондуктан көркөм тексттерде синонимдердин мындай формалары да арбын кездешет. Акын Ш.Дүйшееевдин көркөм тексттеринде орун алган табу мүнөзүндөгү, эвфемистик жана перифразалык синонимдер, бир жагынан, контексттин жана тексттин маани-мазмунун элестүү, образдуу түрдө ачып берүүгө көмөк кылуучу милдет аткарса, экинчи жагынан, эстетикалык өңүттө да олуттуу роль ойнойт. Маселен:

Кызыласкерлик кыргыз кемпир
көрүнбөй калды быйыл...
«Өлүптур» деп
айткым келбей
«Картайып бүткөн бир түп дарагынын

кабарын билиши үчүн

жер алдына кетиптири деп кемпир ақыр»,

бир адам жок болгонго

килейген шаар аңгырай түшкөн өндүү

көналбай жүрөм такыр... («Алма саткан кемпир»).

Алынган контексте синонимдик парадигманын бир түгөйүн баналдуу мүнөзгө ээ **өлүптур** деген сөз түзөт. «Өлүптур» адамга оор тие тургандай орой мүнөзгө ээ болуп, адамдын өмүр-тагдырына чыгарылган эң акыркы кескин өкүм-бүтүмдү туюндурат. Ал эми ушул эле контексте анын эвфемистик синонимдик түгөйү да колдонулган: **картайып бүткөн дарагынын кабарын билиши үчүн жер алдына кетиптири кемпир ақыр.** Мындай синонимдик түгөй ушул контексттин жана жалпы тексттин мазмуну үчүн гана ылайык келет, анткени **өлүптур** менен түшүндүрүлүүчү бардык учурларды жымсалдап, жумшартып берүү үчүн жогорку эвфемизмди колдонуу мүмкүн эмес. Ошондуктан, бул эвфемистик синоним автордун тексттин семантикасын ачып берүүгө багытталган жеке көркөм табылгасы болуп саналат. Бул индивидуалдуу-контексттик синонимде эмоционалдуулук-экспрессивдүүлүктүн үлүшү чоң. Ал, бириңчиден, образдуулукту жана эстетикалуулукту камсыз кылуу максатын көздөгөн, экинчиден, лирикалык «мендин» ички маданиятын, адамдарга, өзгөчө, ошол кызыласкерлик кемпирге болгон мамилесин көрсөтүүчү роль ойногон: кемпир лирикалык «мендин» жакыны болбосо да, эс-тутумунда өзүнчө орун ээлеп калган адам экендиги, ошондуктан аны кайдыгер гана «өлүптур» дебестен, эвфемистик конструкция аркылуу түшүндүргөнүндө кайдыгерлиktи туюнкан маанилик боекчонун жоктугу байкалып турат. Үчүнчүдөн, эвфемизм-синоним контексте адам менен жаратылыштын, тактап айтканда, кемпир менен бир түп дарактын биримдигин туюндуруу милдетин, ошондой эле, төртүнчүдөн, жер бетинде канча сандагы адам

жашабасын, ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү орду бар деген философиялык идеяны туюндуруу милдетин да аткарган. «Алма саткан кемпирдин» негизги маанисин дал ушул философиялык терең ой түзгөндүктөн, ал синонимдер аркылуу берилген деп айтууга болот. Синонимдер, өзгөчө, эвфемистик синонимдик түгөй контексттеги ойду тактап, адегенде анализдеп, андан соң синтездеп берүү менен, тексттин семантикалык деңгээлине чыгууда, идеялык концептин ачып берүүдө чечүүчү ролю ойногон.

Көркөм тексттерде көркөмдүүлүктүү, образдуулукту, элестүүлүктүү камсыздоо, эстетикалуулукту арттыруу милдетин аткарган каражаттарга перифразалар кирери белгилүү. Алар жалаң гана көркөм каражаттык, троптук милдет аткарбастан, синонимдик парадигмаларга кирип, тексттеги семантикалык карым-катьштарды жаратууда да роль ойнойт. Перифраза белгилүү бир номинативдик маанини билдирген сөздү метафоралуу мүнөздөгү сөз, сөз айкашы же ажырагыс тизмек менен синонимдүү түрдө алмаштыруунун спецификалык ыкмасы болуп саналат. Перифразаларды жалпыга бирдей түшүнүктүү, кептин бардык стилдеринде пайдаланылган узустук жана белгилүү бир кеп кырдаалында же контексте пайда болуп, контексттин чегинде гана аныкталган автордук-индивидуалдык түрлөргө ажыратуу шарттуу мүнөзгө ээ. Себеби **лингвопоэтикалык аспектиде перифразалардын бардыгы тен кызыгуу жаратат**, бул, биринчиден, алардын **табиятынан** эле **метафоралуу жана образдуу** экенине байланыштуу, экинчи жагынан, **перифразалар дүйнөнү көркөм-эстетикалык таанып-билүү жана кабылдоонун каражаты** экенине байланыштуу. Ал эми көркөм тексттерде перифразалардын синонимдик парадигмаларга кирип, башка бирдиктер менен семантикалык карым-катьш түзүүсү мыйзам ченемдүү мүнөзгө ээ жана автордун көркөм-

эстетикалык дүйнөтаанымынын чегин көрсөтүп, тил байлыгынан кабар берет.

Акын Ш.Дүйшевдин поэзиясында синонимдик түгөйлүк позицияда бир катар индивидуалдық-контексттик перифразалар колдонулуп, аны менен акын кептик синонимдик катарларды байытууга салым кошо алган. Акындын «Аптап» аттуу ырынын текстин карап көрөлү:

Талаа өзүн таппай кайда катаарын,
тандыр кылып кактап барат чөл деми.

Күндү бирөө алыш келип атайын,
Токтогулга таштап кеткен өндөнүп. //

Кулайт аптап кучагына чөптөрдүн,
кумурскалар чарчап жылат, жай жылат.

Тамчыга окшоп таранчынын көздөрү
закым урган жолду тиктейт жалдырап. //

Талыйт күштүн канаттары ысыктан
араң чыккан короздордун үнүнө.

Талыкшыган тал-теректер, ысык чаң,
көлөкөлөр качат талдын түбүнө. //

Ысыйт баары, ысыбоого жок дарман,
боюн таштайт кудуктарга чакалар.

Боюн таштайт кудуктарга бош калган,
кумда жатып жинди болгон бакалар. //

Булак кирет, булут кирет түшүнө,
«мөлт» дейт карек мөңгү баскан чокуга.

Бүткүл денең күнгө айланып кичине,
бүт денеңе сиңет жердин оту улам...

Пейзаждык мазмундагы бул текстте синонимдик парадигма чөл деми-аптап-ысыктан-жердин оту бирдиктеринен түзүлгөн. *Аптап* менен *ысык* лексика-семантикалык системада эле синонимдик карым-катьш카 ээ,

алардын катарын текстте *чөл деми* жана *жердин оту* перифразалык контексттик-индивидуалдык синонимдери толуктап, кеңейткен. Бул синонимдердин мааниси, негизинен, окшош болгону менен алар градациялык мұнәздөгү семантикалык боекчолорго ээ: *ысық – чөл деми – аптаң – жердин оту*. Көрсөтүлгөн синонимдер, өзгөчө, перифразалык синонимдер мазмунду ачып берүүдө да олуттуу роль ойноп, тексттин жалпы мазмунуна да шайкеш келип, тексттин тулкусун байланыштыруучу милдет да аткарған. Ошондой эле тексттин көркөмдүүлүгүн, образдуу-элестүүлүгүн арттырууга шарт түзгөн.

Синонимдик түгөй катары перифразалык конструкция колдонулган башка бир контекстти карап көрөлү:

Трактор. Бозүй. Капталдан

аңызды бойлоп түтүн жаайт.

Ағыш *nur* жылжып асмандан

арпага *Айдын сүтүн* сайт («Келатам әгин-деңизден...»).

Бул контексте *nur* лексикалык бирдигине синонимдик катарды *Айдын сүтү* перифразасы түзгөн. *Нурдуң ағыш* деген эпитет аркылуу сыпатталышы көрсөтүлгөн синонимдердин ортосундагы окшоштукка негизделген семантикалык карым-катышты бекемдөөчү роль ойнойт, тактап айтканда, *nurga* эпитет болуп түшкөн *ажиши* генитивдик конструкция формасындагы Айдын сүтү перифразалык синониминин 2-компоненти *сүт* менен табигый логикалык байланышка ээ. Бул контексттеги перифразалык синонимдик түгөй контексттин романтикалуу, а түгүл, сырдуу маанайга ээ болуусунда роль ойногон.

Ш.Дүйшееевдин поэтикалык тексттеринде табу мұнәзүндөгү бирдиктер да синонимдик парадигмага кирген контексттер бар. Мисалы, «Карышкырыз» деген ырында синонимдеш түгөйлөр катары *карышкыр* жана анын табуланган формасы *көк жал* колдонулган. Мында табу сөздү колдонуу социалдык, гносеологиялык же психологиялык факторго эмес,

тексттин мазмунун элестүү ачып берүү, образдуулукту камсыздоо, ошондой эле юморлуу, тамашалуу түс берүү максатын көздөгөн:

Бар болсун деп казактын катарында
Бата кылам кыргызга жатарымда.
Кыргыз деген эт жеген *карышкыр* го,
Карышкыр го эт жеген казагым да. //
Көк жал деген бороондо үшүбөйт да,
Үшүгөнүн *көк жалдар* түшүнөт да.
Казагымдын доо кетсе жүрөгүнө
Кыргызымдын жүлүнү үзүлөт да.

1-сабактын 3-4-саптары хиазм формасында түзүлүп, синонимдик катардын *карышкыр* түгөйү түз маанисинде эмес, кыргыз жана казак элдеринин улуттук менталитетин, жашоо образынын өзгөчөлүгүн туюндуруу үчүн өтмө мааниде, тамашалуу мүнөздө колдонулган. Ал эми кийинки сабактагы табуланган түгөй *көк жалда* деле *карышкыр* менен семантикалык жалпылык болуп, ал да өтмө мааниде колдонулганы менен, коннотациялык айырмачылык бар: ал тамашалуу мүнөзгө ээ эмес. Бирок бул эки түгөй тең жалпы тексттин мазмунун жана идеясын ачып берүүдө маанилүү кызмат аткарышкан.

Жалпылап алганда, **синонимия**, **синонимдик карым-катьштар** көркөм текстте көп жактуу кызмат аткарат. Алар тексттеги кайталоолордон, бир түрдүүлүктөн, монотондуулуктан качуу милдетине ээ; семантикалык деңгээлге чыгуу, тексттеги подтексттик маанини, концептти, башкы идеяны ачып берүүдө олуттуу роль ойнoit; көркөм тексттин көркөм-эстетикалык деңгээлин, образдуулугун, таасирдүүлүгүн, жугумдуулугун камсыз кылат; тексттин **сегменттерин** байланыштырып, бүтүндүгүн камсыздайт. Муну менен катар, синонимдер көп учурда көркөм тексттин фонетикалык, грамматикалык, синтаксистик, композициялык жактан уюшулушунда да мааниге ээ.

Синонимдүүлүк тилде өзүнөн-өзү келип чыккан кубулуш эмес, ал объективдүү дүйнөнүн көп түрдүүлүгүн жана бүтүндүгүн, касиеттерин реалдуу чагылдырып берүү талабынан келип чыккан. Демек, аны чындыкты **көркөм** **кабылдап-туюнуну** **жана** **чагылдыруунун** **ыкмаларынын бири** катары кароого болот.

4.4. Кайталоолордун лингвопоэтикалык мааниси

Синонимдер тексттерде тавтологиялык кайталоодон, дегеле, тавтологиядан, бир түрдүүлүктөн качуу үчүн колдонулат деген принцип көркөм тексттер үчүн айрым учурларда алгылыксыз болуп калат. Себеби **кайталоолор көркөм текстте композициялык жиктештируү жана сөздүк (тилдик) материалды байланыштыруунун универсалдуу жана эмоционалдуу ыкмасы** катары милдет аткарат. Ошондой эле **кайталоолор көркөм тексттерде синонимия** сыйктуу эле парадигматикалык пландагы иреттүүлүктүн, эквиваленттүүлүк боюнча иреттүүлүктүн реализациясы болуп эсептелет. **Бул ыкма** фонетикалык кайталоо, грамматикалык кайталоо, лексикалык кайталоо, синтаксистик кайталоо түрүндө болушу мүмкүн жана **көркөм текстте стилистикалык, семантикалык, лингвопоэтикалык мааниге** **ээ.** Көркөм тексттеги кайталоолордун роли, мааниси, функциясы тууралуу поэтикалык фонетиканын, поэтикалык синтаксистин маселелери талдоого алынганда да сөз болгон, аларды кайра кайталап отуруунун зарылдыгы жок деп ойлойбуз. Бул параграфта кайталоолордун семантикалык жана лингвопоэтикалык роли тууралуу азын-оолак сөз болот. Себеби кайталоолордун түрлөрү, алардын ар биринин функционалдык, стилистикалык, семантикалык мааниси өз алдынча, терең, ар тарааттуу иликтөөнү талап кылган маселе болуп саналат. Бул жерде дифференциялабастан, жалпы эле кайталоонун табияты тууралуу кеп болмокчу. **Кайталоонун** кайсы гана түрү болбосун, **текстте** атайын

максат менен – экспрессивдүүлүктү жана эмоционалдуулукту күчөтүү, көркөм-эстетикалык кунарын жогорулатуу жана семантикалык денгээлди ачып берүүгө көмөк көрсөтүү үчүн колдонулат:

Эх, кундөр, кундөр эзилген

Эриндер күйүп кесилген.

Кесилген менен ошол жер

бейиштин төрү сезилген. //

Кайран кез, кайран кечең күз

Кадыр түн тосуп эчен биз.

Бактылуу болсок дечү элек,

Бактылуу болдук бекенбиз? («Караган-Жайык»).

Алынган контексттин экспрессивдүү, эмоционалдуу, лирикалуу мүнөзгө ээ болушу, биринчилен, анын семантикалык-структуралык түзүлүшү, фонетикалык уюшулушу, экинчилен, андагы кайталоолор аркылуу камсыз болгон. Анда фонетикалык, грамматикалык, лексикалык, синтаксистик, стилистикалык кайталоолор орун алган. Бул контексттин мазмундук өзөгү да кайталоолор аркылуу кармалып турғандай. Мисалы, кайталанган лексикалык бирдиктер *кундөр*, *кесилген*, *кайран*, *бактылуу* – контексттеги негизги семантикалык жүктүү көтөрүп турган экспрессемалар. Кайталанып колдонулуунун негизинде алардын семантикалык-функционалдык эффектиси жогорулаган. Анткени кайталанган бирдик актуалдашкан мүнөзгө ээ болуп, көңүл борборуна түшөт да, логикалык басымга ээ болуп калат.

Көркөм текстте кайталануунун аркасында тилдик бирдиктин актуалдашуусу анын семантикасынын көнөйишине жана терендешине, ички формасынын өсүшүнө, ар бир кайталануусунда семантикалык коннотациялык боекчолорго ээ болуусуна алып келет:

Учат күштар, казат жерди чычкандар

Уктап туруп, кайра отунду жагасың.

Учуш керек дешет сага учкандар,
учуш керек, бирок жок да канатың?

Учуш керек, ураалашат, учасың
дарек-дайның өтөт колдон-колдорго...

Учуш керек дешет сага учкандар
Учуш керек! Бирок барбы канатың? («Бийиктик»).

Берилген контексте ***учуш керек*** деген конструкциянын жыш кайталанышы тавтологияны, монотондуулукту жаратууга тишиш болсо да, контекст андай мүнөзгө ээ эмес экени сезилип турат. Себеби ***учуш керек*** негизги ойдун, тексттин жалпы мазмунунун кыскартылган констатациясы болуу менен, тексттеги композициялык, синтаксистик, метрикалык бөлүктөрдү байланыштыруучу анафоралык милдет аткарған, экинчиден, темалык функцияга да ээ, текстте ага удаалаш келген сегменттер ремалык мааниде кызмат кылган, үчүнчүдөн, ар бир ***учуш керек*** семантикалык боекчого, башкалардан айырмалуу коннотацияга ээ болуп, иллокуциялык, перлокуциялык жана реакциялык мүнөздөгү айырмачылыктар орун алган.

Көркөм текстте кайталоолор контакттылык мүнөздө же дистанттык мүнөздө болушуна жараша, тексттин структурасында айырмалуу семантикалык-функционалдык мүнөзгө ээ. Контакттылуу мүнөздөгү кайталоолор контексттин, тексттин экспрессивдүүлүгүн, эмоционалдуулугун арттырып, кайталангандардын бирдиктин актуалдашуусун биринчи планга алыш чыгуу функциясын аткарат:

Чексиз күүдөн чегирткелер чертишкен

Көңүл калып, тажап денем талыкшып.

Жүрөм, жүрөм бир кайгыны сезиштен,

Бир шаттыкты катып сага жан уккус. («Оо, бул жакта аптап кетпей...»).

Ал эми дистанттык мүнөздөгү кайталоолор контактыйлуу кайталоолорго тиешелүү функциялар менен катар, тилдик материалды, контексттин (тексттин) бөлүктөрүн байланыштыруу милдетин да аткарат:

Бул жолдор – кумурска жол
теректер иет башын.

«Кумурска, кумурска бол!»

Бирөөнүн күйөт ташы. //

Бирөөнүн күйөт ташы,

Машина, учат жолдор!

Шамал, шаар, күйөт жазуу

«Кумурска, кумурска бол!».

Бул контексттеги *кумурска, кумурска бол, бирөөнүн күйөт ташы* конструкцияларынын кайталануусу биринчи жана экинчи сабактарды семантикалык жана композициялык жактан байланыштыруучу роль ойногон. Кайталангандын конструкциянын биринин тутумунда кайталангандын элементтин *кумурска, кумурска* болушу анын экспрессивдүүлүк даражасын, эмоционалдык таасириң күчтүүчү мааниге ээ. Мында *кумурска* контексте өзүнүн түз маанисинде эмес, өтмө маанилерде колдонулган: 1) кумурска сыйктуу тынбай эмгектен, эмгекчи бол маанисине, 2) аалам, болмуштун чегинде адамдын кумурска өндүү майдалыгын туюндуруу маанисине ээ болуу менен, жалпы тексттин семантикалык жүгүн көтөрүп турат.

Лингвопоэтикалых планда алганда, кайталоолор тилдик бирдиктердин функционалдык жана семантикалык актуалдашшуусу менен катар, төмөнкүдөй функцияларды да аткарат:

1) Айрым контексттерде тилдик бирдиктердин кайталануусу эмоционалдык күчтүү таасириң жаратат:

«Апаке, кандайсыңар,

биякта баары жакшы,
 күн гана ысык, ысык
 күйгүзүп чөптү, ташты.
 Жогорку курсарды
 үйүнө кетириши,
 апаке, шаардык кыздар
 колдору укмуш болуп,
 беттери укмуш болуп
 аябай кесилиши». («Ашпозчулар эртеңки аш камында...»).

2) Кайталоолор ойду конкреттештируү, тактоо үчүн колдонулат:

Күкүк деген көрүнгөндүн уясында өзүн багаар,
Жетим калган наристенин жүрөгүндө өкүм калаар.
Жетим деген жетеленип, ар кимдердин көзүн караар,
Жетим деген өмүр бою, өмүр бою жетим калаар. («Чоочун бакыт»).

3) Тексттеги поэтикалык ойду бекемдөөдө да кайталоолор көркөм кызмат аткарат:

Сагынармын saatым жылса да,
Сагынармын жанды кыйса да.
 Бир арманды чогуу жашарбыз
 Бир жашоону жалкы кылса да. («Кыздын ыры»).

4) Көркөм текстте мазмундук, семантикалык параллелдүүлүк да көп учурда кайталоолор аркылуу ишке ашырылат. Кайталоолордун бул функциясы паралелизм, анын бардык түрлөрү (лексикалык, синтаксистик, стилистикалык паралелизм) менен отө тыгыз байланышта. Параллель түрдөгү кайталоо ой-мазмундун теренирээк жана таамай, элестүү ачылышына шарт түзөт:

Чарчап батат Күн...
Чарчап кайтат балдар чалгыдан:

каректери чөл болуп,
далылары далдайып,
күн жыттанып бурулдап. («Чарчап батат Күн...»).

Кайталоолор табиятынан эле эмоционалдуу-экспрессивдүү мүнөзгө ээ болуусу алардын сөзсүз түрдө көркөм-эстетикалык милдет аткаруусун шарттайт:

Бантигин گۈل... сөзү угулат агадын,
жалбырактар үзүлүүдө өмүрдөн,
бантегин گۈل, бантегин گۈل... караймын
бактын ичи, кош из жатат төгүлгөн. («Сени көздөй учуп чыкты тамгалар...»). Бул контексте кайталанган бантегин گۈл контексттин романтикалуу маанайын, лиризмди камсыз кылуу менен, үч түрдүү көрүнүштү бириктирүү, байланыштыруу үчүн кызмат кылган: бири – гүл бантегтин өзүнүн элеси, экинчиси – сүйлөп жаткан агадын элеси, үчүнчүсү – күзгү бактын жана андагы кош издин элеси. Муну менен кайталоо подтексттик мазмунду – балалык аруу сезим тууралуу ойду ачып берүүгө чоң өбөлгө түзгөн.

Демек, кайталоолор көркөм текстте композициялык ыкма гана болбостон, тексттин көркөмдүгүн камсыз кылууга, семантикасын ачып берүүгө өбөлгө болуучу каражат жана ыкма катары лингвопоэтикалык талдоонун предмети боло алат.

4.5. Көркөм тексттеги контраст жана антонимдүүлүк

Көркөм тексттин байланыштуулугун камсыз кылуу менен, текст жаратуучу, маани жаратуучу, семантикалык денгээлге чыгууга негиз болуучу, эмоционалдык-нарктоочу жана архитектоникалык роль ойногон семантикалык жана логика-семантикалык карым-катыштардын арасында көрүнүктүү орунда тургандарынын бири – **контраст**. Ал маанилик градацияларды түзүү, тексттеги же контексттеги ой-

мазмундун, идеянын карама-каршы жактарын же диалектикасын ачып берүү, дегеле, курчап турган дүйнө, реалдуулук, адам тагдыры жана жашоосу карама-каршылык табиятына ээ экенин чагылдырып-туондуруу милдетин аткаргандыктан, сөз чеберлери тарабынан адабий чыгармачылыкта кенири колдонулат.

Көркөм тексттердин семантикалык түзүлүшүнүн татаалдыгы менен көп кырдуулугунун бир көрүнүшү катары контраст, башкача айтканда, дүйнөнү контрасттык кабылдоо жана чагылдыруу эсептелет. Ш.Дүйшееевдин поэтикалык тексттерине назар салып көрсөк, акын курчап турган реалдуулукту карама-каршы башталмалардын өз ара карым-катышы, кайгы менен кубанычтын, өмүр менен өлүмдүн, ак менен каранын, жаман менен жакшынын орун алмашуусу катары караганын жана ошондой чагылдырып берүүгө аракеттенгенин баамдай алабыз. Мындай көрүнүш Ш.Дүйшееевдин чыгармачылыгындагы, өзгөчө, поэзиясындагы терен психологизм тууралуу кеп козгоого кенири мүмкүнчүлүк берет, бирок биздин иштин максаты аны көздөбөгөндүктөн, ал маселеге токтолууну зарыл деп эсептебейбиз. Мында акындын жалпы эле поэзиясы эмес, конкреттүү чыгармаларынын тексттеринин, тактап айтканда, автобиографиялык поэмаларынын («Карагайчы кемпир», «Айымай булак», «Жинди Кашка») негизинде контраст жана антонимия маселесин лингвопоэтикалык аспектиден талдоого алынмакчы. Анткени чектелген, конкреттүү контексттер аркылуу эле талдоого алуу менен, контраст жана антонимиин лингвопоэтикалык табиятын даанараак ачып берүүгө болот деген пикирдебиз.

Көркөм текстте, дегеле, кепте **объективдүү чындыкты, дүйнөнү контрасттык түрдө чагылдырып-сүрөттөп берүүнүн** эң негизги жана кенири тараган ыкмасы – **антонимдүүлүк**, ал эми анын каражаты антонимдер экени белгилүү. Логика-семантикалык карым-катыштардын

бул түрү сапаттык, көлөмдүк, маңыздық, кыймыл-аракеттик ж.б. карама-каршылыктарды, шайкеш эместики туюнтуу үчүн кызмат өтөйт.

Стилистика, семасиология курсарынан белгилүү болгондой, антонимдүүлүк тилдик же толук, толук эмес же кептик жана контексттик болуп бөлүнөт. Тилдик же толук антонимдердин табияты жакшы маалым: алар өз семантикасында ачык көрүнгөн абсолюттуу карама-каршылыкты камтып, бирин бири жокко чыгарган, элдешкис түшүнүктөрдү, белгилерди, кыймыл-аракетти ж.б. билдирет: *ак-кара, күн-түн, көп-аз, төрөлүү-өлүү, эрте-кеч* ж.б. Ал эми толук эмес же кептик антонимдер тил системасында тилдик антонимдер сыйяктуу абсолюттуу, объективдүү карым-катышта турбаганы менен, кептин белгилүү бир кырдаалында контекстке ылайык, мазмундук зарылдыктын негизинде өз ара карама-каршы маанидеги байланышка ээ болот. Тактап айтканда, алардын ортосундагы антонимдик карым-катыш прагматикалык факторлорго байланыштуу пайда болот деп айтууга негиз бар. Таза лингвистикалык аспектиден алганда, аларды толук эмес же кептик жана контексттик антонимдер деп өзү-өзүнчө бөлүп кароо шартталган, максаттуу мүнөзгө ээ. Филологиядагы негизги «тил – кеп» дихотомиясын эске алуу менен, лингвопоэтикалык өңүттөн талдоонун өзгөчөлүктөрүнө ылайык, аларды жалпылап эле шарттуу түрдө кептик антонимдер катары кароо талапка ылайык деп эсептейбиз. Себеби алардын табияты, функционалдык маанилери жана милдети, негизинен, окшош. Сыртынан караганда, кептик антонимдер көркөм кепте гана учурagan көрүнүштөр сыйяктуу сезилгени менен, кептин башка түрлөрүндө, күндөлүк оозеки кепте деле кыйла арбын колдонулушу өзүнчө терең изилдөөнү талап кылган маселелердин катарына кирет.

Акын Ш.Дүйшевдин поэзиясында чындыкты бир жактуу, идеалдуу эмес, болгонун болгондой, реалдуу, объективдүү, контрасттык кабылдоо жана чагылдырууну жүзөгө ашырууда антонимдердин

жогорудагы эки тобу тең: тилдик антонимдер жана кептик антонимдер лингвопоэтикалық, лингвостилистикалық, сюжеттик-композициялық жана мазмундук-идеялық планда бир кыйла маанилүү роль ойнойт. Негизинен, ақындын чыгармаларын талдап көрүүдө аларда антонимдер курчап турган дүйнөдөгү, жашоо-турмуштагы, коомдогу мыйзам ченемдүү карама-каршылыктарды; каармандардын (анын ичинде лирикалық каармандын жана автордун) өз ара карым-катьштарынын, мамилелеринин, байланыштарынын карама-каршылыгын; адамдардын дүйнөтаанымындагы, эмоционалдық, психологиялық, адеп-ахлактық, ыймандық табиятындагы карама-каршылыктарды; мезгил жана мейкиндик чен-өлчөм, түшүнүктөргө байланыштуу келишпестиктерди көркөм сүрөттөп-туюндуруу максатында кызмат кылганын белгилөөгө болот. Бирок аalamдын, чындыктын, жашоо-турмуштун, адам табиятынын өзү канчалық татаал экенин, аларды көркөм чагылдыруу максатын көздөгөн көркөм тексттин спецификасын семантикалық жана структуралық элементтердин, деңгээлдердин жана карым-катьштардын татаалдыгы түзөрүн эске алсак, Ш.Дүйшөевдин поэзиясындагы антонимдерди жогоркудай тематикалық топчолорго ажыратуу шарттуу мүнөзгө ээ экени айкын.

Поэтикалык тилдеги бардык бирдиктер сыйктуу эле антонимдер да тике маанилери менен катар анын (тике маанисинин) семантикалык жактан кабатталып-катмарлануусуна же полисемантизмге учурал, анын натыйжасында полифункционалдуу мүнөзгө ээ болот. Мисалы:

Кара кемпир... ак кемпир... уу-чуу эшик

Каарган Ай. Кар. Шамал. Зуу-зуу эшик.

Кара кепин. Ак кепин. Карагайлар,

Кара мурут. Ак мурут. Шуу-шуу этип. //

Кара кемпир... Ак кемпир... Ачылган кар

Кара кепин... Ак кепин... Казылган жай.

Кара мурут... Ак мурут... Карагайлар

Кара бейит, ак бейит... Чачылган кар.

Ақындын «Карагайчы кемпир» поэмасынын жогорудагы эки сабагы бүт бойдон контрасттық негизде уюшулган. Мында карама-каршылық *ак – кара* антонимдеринин кайталанып, катар жайгашуусу аркылуу берилген. Тилдик антонимдер болгон *ак – кара* белгилик, тактап айтканда, түстүк карама-каршылыкты туюндурат. Бирок алынган контексте алардын семантикасы белгилик карама-каршылыкты туюндуруу менен гана чектелбейт. Ырас, логикалык көз караштын чегинен карасак, муруттун ак же кара болушунда эч күмөн жок. Салыштырмалуу алганда, *ак кемпир* же *кара кемпир* да кандайдыр түшүнбөстүктүү, таңданууну жарата албайт. Бирок поэмасында аkyн түстөрдүн карама-каршылыгын көрсөткөн контрасттық антонимдердин кайталануусу, катар жайгашуусу менен муруттун, кемпирдин же кепиндин өңүн чагылдыргысы келген деген пикир өтө эле үстүрт. Анткени алар терең мүнөздөгү идеялык, көркөмдүк (лингвопоэтикалык жана лингвостилистикалык) милдет аткарбаса, аларды кайталап жыш колдонуунун эч зарылдыгы жок эле.

Чындыгында, контрасттық мүнөздөгү бул каражаттар алынган контексте эле эмес, «Карагайчы кемпир» поэмасынын жалпы композициялык түзүлүшүндө градациялык да, антитезалык да кызмат аткаруу менен, тике маанилери семантикалык жылышка кабылып, бир катар метафоралык поэтикалык жана символикалык маанилерге ээ болгон: *өмүр-өлүм, жаштык-карылыш, кайғы-бакым, адад-арам, жалган-чын, бар-жок* ж.б. Каргадай жалгыз небересин караан тутуп, калган өмүрүн ага байлан коюп, элден обочо, бул дүйнөнүн ызычуусунан оолагыраак тиричилик өткөрүп келген карагайчы жесир кемпирдин момундугу, кат-сабаты жок караңгылыгы, өзүнө гана ишенген жалгыздыгы аны «кара кемпир» кылса, арамдыктан, куулук-шумдуктан, эки жүздүүлүктөн бийик турган тазалыгы, болгонуна каниет кылган

топук пейили, адамга жамандык кылбаган түз ниети менен ишине жасаган жоопкерчилиги аны «ак кемпирге» айланат. Ошондуктан небересинин жана әлдин эсинде ал өмүр бою *кара кемпир* жана *ак кемпир* катары гана сакталып кала берет. Демек, *ак* жана *кара* инсанга нравалык баа берүү менен байланышкан антитеза катары кызмат өтөгөн. Бирок карагайчы кемпир да, өздөрүн жашоонун кожоюндары катары сезишкен *кара* мурут, ак муруттар да эртеби-кечпи ажал алдында алсыздыгы поэмада көркөм туюндурулган. Өлүм – жоготуу, жакын адамдан айрылуу, кайғы-муң, үмүттөрдүн талкаланышы, андыктан ал *кара* кепинге оронуп келет. Ошол эле учурда өлүм – ак, өлүм – улук, анын мыйзамы баарыга бирдей: туулмак бар – өлмөк бар. Ак-карасы аралашкан бол дүйнөдө кандай жашаса да, адам көзү өткөндө ыйманынан башка эч нерсе алыш кете албайт, ошол үчүн өлгөн адам ак кепинделип коюлат. *Ак* өз маанисinde башталыш жана аякталыштын семантикасын синтездейт. Өлүмдүн түсүн көрсөткөн каарган жаңы бейит мезгилдин өтүшү менен ак бейитке айланат, өлүмдүн кайғысын көрпенделик турмуштун үстөмдүгү унут картат. Башкача айтканда, адам тагдырында актын ордун *кара*, каранын ордун ак ээлеп, экөөнүн үзгүлтүксүз орун алмашуусу менен жашоо улана берет. Ушуга байланыштуу *ак* – *кара* контрасты бардык мезгилдерде, дээрлик бардык элдерде универсалдуу оппозиция катары кызмат өтөп келе жатат. Ак менен *кара* – жашоонун символдору. Ошондуктан көптөгөн элдердин төрөлүү, үйлөнүү жана өлүккө байланыштуу ырым-жырымдарында *ак* менен *кара* изоморфтуу мүнөзгө ээ. Ошондой эле бул оппозиция философиялык жана нравалык категориялардын абсолюттуу эмес, салыштырмалуу экенин туюнтуу үчүн да кызмат кылат. Өз поэмасында бул оппозицияны контрасттык ыкта колдонуусун Ш.Дүйшевдин жаңычылдыгы деп эсептөөгө болбайт, бирок акын анын көп түрдүү

семантикалык маанилерин ача билиши жана алар аркылуу терең көркөм философиялык мазмунду бере алганы чеберчилигин далилдейт.

Контраст ыкмасын колдонуу чеберчилигин «Айымай булак» поэмасынан да байкоого болот. Автобиографиялык мүнөздөгү бул чыгарма башынан аягына чейин контрасттык ыкмада курулган деп айтууга да негиз бар. Поэмадагы башкы карама-каршы өзөк *ат* (жылкы) менен *эшекке* байланыштуу. Логикалык-семантикалык жактан алганды, *ат* менен *эшек* антонимдик карым-катьшта турбайт, тескерисинче, алар гипонимдер болуп эсептелет. Ал эми Ш.Дүйшееевдин поэмасында элдешкис түшүнүктөр катары берилиши чыгарманын алгачкы саптарында эле көрүнөт:

Асек дешчү айылда акем менин,

Адам эле баалаган ат әмгегин.

Атка дайым көк жашаң чөптөн салып,

а эшекке салчу эле шакелдерин.

Ат менен *эшектин* ортосундагы контраст *көк жашаң чөп* – *шакел* контексттик антонимдери аркылуу ого бетер күчтөлөт. Поэманын улам кийинки саптарында бул контраст андан ары терендетилип отурат:

Адал малга арамды жолотпо деп,

Аттын ээрин *эшекке* токушчу әмес.

Же: Эшек сүйбөс жандарга ат улук да,

Эшек әмне, бир байкуш макулук да...

«Айымай булакта» ат менен *эшектин* жогоркудай контрасттык, антонимдик позицияда сүрөттөлүшүн элдин түшүнүгүндө көнүмүш болуп калган «жылкы баласы – адал, эшек – арам» деген көз караш аркылуу гана түшүндүрүү өтө эле чектелген, үстүрт пикир болуп калат. Автор өзү деле поэмасынын идеялык маңызын ушул пикирге алыш барып такабаса керек. Бул контраст – адам табиятынын, тагдыр-жашоосунун, көз карашынын, түшүнүгүнүн, жандуйнөсүнүн контрасты, башкacha

айтканда, оомал-төкмөл дүйнөнүн өзү. Бул төмөнкү сабактарда образдуу чагылдырылган:

Атсыз калган күндөрү кырсык тийип,

Ат мингенде абаны кынсыз тилип,

Атырылтып чыкчу эле дүкөн жактан

Атайылап калпагын кыйшык кийип.

Поэманын жалпы мазмунуна карата алганда, *ат* – *эшек* контексттик антонимдери аркылуу туюндурулган контраст бир катар семантикалык коннотацияларга ээ болгон. Алсак, *ат* адам пендесинин келкели келип, мейли, коомдогу социалдык статусу жагынан болсун, мейли, жеке турмушунда же жандүйнөсүндө өзүнө өзү канааттанып, тагдырына ыраазы болгон абалы жагынан болсун, жылдызы жанып турган учурун сүрөттөө үчүн кызмат кылган. Бирок мындаи келкел өмүр бою, түбөлүккө созулбай, Акжал сыйктуу бир күнү колдон сууруулуп кетери да көркөм чагылдырылат. Ал эми *эшек* күндө кайталанып, билинбей өтө берген күнүмдүк тиричиликтүү, баркы-баасы байкалбаган көр турмушту, адам төрөлгөн мүнөттөн баштап көргө буту киргенте чейин коштоп келген пенделик күн кечирүүнү туюндурат. Экинчи жагынан, *эшек* – көнүмүш үй-бүлөлүк турмуш, аял-эркектин ортосундагы үй-бүлөлүк жоопкерчилик менен милдетке, элдин адат-салты менен калыштанып калган түшүнүктөргө баш ийип, ысыгы тарап, бир түрдүү мүнөздө болуп калган, баркы-баасы байкалбаган мамилеси. Ал эми *ат* – ошол көндүм мамиленин тажатма көндүм экенин түйдүрууп, бир жарк этип катуу тутангандар, бирок өмүр бою ошол калышта сакталып, тагдырда жанып тура албаса да, баасы бийик, баркы күчтүү кумар, арзуу. Бекеринен акын поэмасында Айымай сулуу менен Акжалды параллель койбосо керек.

Үчүнчү жагынан, *ат-эшек* контрасты нравалык категориялардын салыштырмалуулугун, адам баласынын өзгөрүлмө натурасын, ал үчүн

баалуулук категориясы да абсолюттуу эместигин туюнтуу үчүн кызмат етөгөн. Маселен, «кара ташты камырдай майкандаган» кезинде эшекти мал ордуна көрбөй кодулаган каарман үчүн «каркуу-күчтөн ажырап, капастагы тайтаңдаган чал» болгон кезегинде эшек колу жеткис, кымбат буюмга, бийик максатына айланды.

Аталган контраст «Айымай булак» поэмасында көркөм-эмоционалдық, композициялық милдет аткаруу менен, поэманын негизги мазмунун ачып берүүдө чечүүчү роль ойногон. «Ат» жана «эшек» түшүнүктөрүнүн поэмадагы семантикалық катмарлануусу, жылышшуулары ыксыз көп окуяларсыз, чиеленишкен сюжеттерсиз эле жогоркудай маанилерди көркөм чагылдырууга көмөк көрсөткөн.

Ш.Дүйшевдин поэзиясында контраст ыкмасы жана анын негизги каражаты болгон антонимдер көбүн эсе сыпаттоо, салыштырып сүрөттөө максатында колдонулуп, бир эле же окшош түшүнүктөрдүн карама-каршы мүнөздөгү белгилерин көрсөтүүдө да кездешет:

Эл турат го ээликсем тутамымда
Эски үйүндү жаз менен бузамын да,
 Эшигине ширетип жалаң темир
Эң сонун там саламын ушу айылга («Карагайчы кемпир»)

Бул контекстте контрасттык сүрөттөө *эски* – *эн сонун* антонимдери аркылуу берилген. *Эски* тилдик антоним болуп эсептелип, тил системасында *жаңы* деген антонимдик түгөйгө ээ. Ал эми бул контекстте *эскиге* карама-каршы мааниде *жаңы* эмес, *эн сонундун* колдонулушу контрасттын ажырымын күчөткүч жана ошол эле учурда жокко чыгаргыч мааниге ээ болгон. Карагайчы кемпирдин *эски* үйүнүн ордуна жөн гана *жаңы* там эмес, ошол айылдагы үйлөрдүн бардыгынан айырмаланган *эн сонун* тамдын салынышы, элеттиктердин бардыгына эшиги ачык меймандостук салтын бузуп, эшигине жалаң темирдин ширетилиши адам кыялышын күлүктүгүн да, карагайчы кишилердин

убадасы эч качан ишке ашпай турган курулай алдоо, жооткотуу экенин да билдирет. Бул контраст – элеттик карапайым кемпирдин жашоосу менен анын мүмкүнчүлүгүнө шайкеш келбеген бийик максаттын контрасты, бирок ошол эле учурда ал – карагайчы кемпир менен небересинин бактысынын бир үзүмү.

Акындын поэмаларында контрасттык, антонимдик каражаттар антитеталык түрдө да колдонулган, башкача айтканда, бир эле түшүнүктүн карама-каршы эки тарабын бир эле убакта сүрөттөп берген учурлар да орун алган:

Жел каякка желписе ага берген,

Жетелеген жагыңа бара берген,

Эл дегениң – сүү экен сурагы жок,

Эл дегениң – сай экен кала берген («Жинди Кашка»).

Мындалы антитета мүнөзүндөгү тизмектердин контрасттык мааниси *сүү* жана *сай* деген контексттик антонимдердин карым-катьшына негизделген. «Сүү» жана «сай» түшүнүктөрүнүн табиятындагы өзгөчөлүктөр, сапат-белгилер, тактап айтканда, суунун бир орунда өзгөрбөстөн турбастыгы, дайыма кыймылда болушу жана ага салыштырмалуу сайдын өзгөрбөстүгү, бир орунdagы туруктуулугу алардын антонимдик байланышка кириүсүнө шарт түзгөн. Ажырагыс сөз тизмектеринин курамында алардын антонимдик, контрасттык мааниси ого бетер терендей, бир эле түшүнүктүн – элдин – эки түрдүү сапат-мүнөзүн: коомдун кандайдыр бир мүчөсүнө жана процесске карата көз карашынын, мамилесинин тез өзгөрүшүн, жаманды да, жакшыны да тез кабылдашын жана ага адекваттуу же адекваттуу эмес реакция жасашын, ошол эле учурда жасаган реакциясы үчүн жоопкер болбостон кала беришин көркөм ачып берүүчү функцияда колдонулган.

Көркөм тексттердеги контраст ыкмасы, антонимдик карым-катьштар тууралуу кеп болгонде дайым эле бири бирине карама-каршы

келген, бирин бири жокко чыгарган, байланышы жок көрүнүштөр, белгилер ж.б. деп түшүнүү жарабайт. Контрасттык каражаттар айрым учурда бири бирине каршы коюлбастан, бир бүтүндүктүү, карама-каршылыктагы жалпылыкты туюндуруу кызматын да аткарат. Мындай кырдаалдарда антонимдердин семантикасындагы карама-каршы маанилер алсызданып, а түгүл, биригүүгө, нейтралдашууга чейин барат. Мында алар параллель колдонулуу менен, түбөлүктүүлүктүү, үзгүлтүксүздүктүү, жашоо диалектикасын чагылдыруу кызматын аткарат. Мисалдарды карап көрөлү:

Султан өмүр шам болуп кулагында

Суктанган жок ким гана убагында.

Кайгысы да, муңу да, жыргалы да

Кайран аттын калды эле туюгында («Жинди Кашка»);

Байлык менен бийлики бириктирген

Башкарманын аты эле минип жүргөн.

Башкарманын аты, башкарманын

Батыш менен Чыгышты жиниктирген («Жинди Кашка»);

Жаман менен жакшынын түсү кандай

Жаным быт-чыт... үзүлүп-үзүллабай.

Женеме окшош жанагы келинди мен

Жерип турдум ошондо түшүнө албай («Жинди Кашка»).

Мындай антонимдер комплементардуулукту туюндуруу менен, бири аркылуу башкасынын мааниси аныктала тургандыгы көрүнүп турат. Тактап айтканда, «Батыш» жөнүндө сөз болгондө, сөзсүз, «Чыгыш» түшүнүгү ац-сезимде пайда болот, «жаман» тууралуу айтылганда, албетте, жакшынын да бар экени көз алдыга келет ж.б.

Контрасттык, антонимдик карым-катьштардын логикалык жана семантикалык негизин карама-каршылык категориясы түзөрүн далилдөөнүн кажети жок. Ал эми көркөм текстте мындай карым-

катьштар коррелятивдик байланышка кирип, тексттин маанисин ачуучу жана бөлүктөрүн бириктируүчүү милдет аткаары Ш.Дүйшевдин поэзиясынан алынган мисалдардан ачык көрүнүп турат. Башка сөз менен айтканда, **карама-каршылык мүнөзүндөгү семантикалык жана логика-семантикалык карым-катьштар бирикпегенди бириктируү же жакыннатуу, бир эле түшүнүктүү, кубулушту эки түрдүү көз караштан баалоо, бир эле түшүнүктүн бирин бири жокко чыгаруучу эки тарабын ачып берүү аркылуу маани жаратуучу роль ойнойт да, семантикалык деңгээлге чыгууга өбөлгө түзөт. Муну менен катар жалпы тексттин маанисинин бүтүндүгүн жана байланыштуулугун камсыз кылуучу композициялык функцияга да ээ болгондуктан, стилистика үчүн да, лингвопоэтика үчүн да кызыгууну жаратат.**

Жалпысынан, 4-главада талдоого алынган маселелердин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга болот:

1. **Семантикалык түзүлүш көркөм тексттин жалпы түзүлүшүндө аныктоочу мааниге ээ жана анын бүтүндүгүн камсыз кылуучу негизги фактор болуп саналат.**
2. **Көркөм текстте форма менен мазмундун асимметриясы тексттеги тилдик бирдиктердин, тексттин өзүнүн жана семантикасынын кош пландуулугун, татаалдыгын шарттайт.**
3. **Көркөм тексттин негизги белгилеринин бири болуп коннотативдүүлүк эсептелет.**
4. **Көркөм тексттин семантикасынын бир катмарын тилдик каражаттардын, бирдиктердин белгилүү формасы аркылуу берилген түз маанилери жана алардын байланышынан келип чыккан фактылык маалымат, экинчи катмарын ошол эле тилдик каражаттардын, бирдиктердин семантикалык өзгөрүүлөрүнөн келип чыккан көмүске маани түзөт.**

5. Көркөм текстти семантикалық талдоо тилдик бирдиктердин, каражаттардын семантикалық өзгөрүүлөрүн, татаалданууларын жана алардын негизинде тексттин семантикасын аныктап берүүгө багытталыш, мында социалдык-идеологиялык, психологиялык, нравалык-этикалык моменттер кошо эске алынышы керек.
6. Көркөм тексттеги сөз формасы жагынан тил системасындагы сөзгө дал келгени менен, семантикалық түзүлүшү жагынан андан айырмаланат: сөз көркөм текстте семантикалық катмарлануу, семантикалык жылышууга, татаалданууга учурал, көп маанилүү мүнөзгө ээ болот.
7. Көркөм тексттин семантикалык структурасында синонимдүүлүк, кайталоо, антонимдүүлүк жана контраст сыйктуу семантикалык карым-катыштардын ролу чон.
8. Синонимдүүлүк, антонимдүүлүк, кайталоолор көркөм текстте парадигматикалык пландагы байланышты жана уюшкандыкты камсыздап, эмоционалдык-нарктоочу, маани жаратуучу, тексттин семантикасын ачып берүүгө шарт түзүүчү милдеттерди аткарат.

КОРУТУНДУ

Диссертациялык ишибиздин киришүү бөлүмүндө изилдөөнүн максатын тилдин көркөм адабияттын материалдык негизи, каражаты жана формасы катары кызмат аткаруусунун мыйзам ченемдерин, спецификасын, табиятын ачып берүү жана аны ушул аспектиде иликтөөнүн системасын аныктап берүү түзөрү белгиленип, бул максаттын жүзөгө ашырылыши бир катар милдеттерди аткаруу менен шартталары көрсөтүлгөн эле. Ал милдеттерге көркөм адабиятты тилге негизделген көрүнүш катары комплекстүү иликтөөгө алуунун зарылдыгын белгилөө жана көркөм адабиятты комплекстүү иликтөөгө алуучу өз алдынча филологиялык илим тармагы болгон лингвопоэтиканын статусун көрсөтүү; лингвопоэтиканын изилдөө объектиси менен предметинин табиятын жана спецификасын көрсөтүү; поэтикалык тилди лингвопоэтикалык талдоого алуунун системалык түзүлүшүн аныктоо жана көркөм текстти лингвопоэтикалык талдоонун критерийлери менен категорияларын көрсөтүү; көркөм тексттин тилдикуюшулушундагы фонетикалык түзүлүштүн спецификасын, фонетикалык көрүнүштөрдүн табиятын, функционалдык, эстетикалык, лингвопоэтикалык ролун белгилөө; көркөм тексттин синтаксистик түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүн жана негизги факторлорун, синтаксистик бирдиктер менен каражаттардын функционалдык, лингвопоэтикалык, эстетикалык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү; көркөм тексттин семантикалык түзүлүшүнүн спецификасын жана көркөм тексттеги тилдик бирдиктердин семантикалык өзгөрүүлөрүнүн, татаалданууларынын жана карым-катыштарынын табиятын ачып берүү киргизилген. Мына ушул милдеттерди ишке ашыруу аракетинин натыйжасында, төмөнкүдөй бүтүмдөргө келүүгө шарт түзүлдү.

Көркөм адабият же көркөм сөз өнөрү – объективдүү чындыкты андап-билүү жана чагылдыруунун бир формасы, искусствонун өзгөчө түрү. Анын негизги максатын адамзаттын эстетикалык талап-

муктаждыктарын канааттандыруу, ырахат тартуулоо, рухий жактан байытуу, дидактикалык-өнүктүрүүчүлүк, таанып-билиүүчүлүк таасир көрсөтүү түзөт. Көркөм адабияттын негизги материалы болуп адамдар ортосундагы коммуникациялык процесстин бардык көрүнүштөрүн ишке ашыруунун, объективдештируүнүн универсалдуу каражаты катары саналган тил кызмат кылат. Бирок тил көркөм адабияттын материалы гана болбостон, формасы да болуу менен, анын спецификалуулугун, татаалдыгын шарттайт. Ошондуктан адабиятты тилге негизделген же тилдин негизиндеги искусство катары тилдик табиятысыз системалуу жана комплекстүү түрдө, терен жана ар тарааптуу изилдеп-үйрөнүүгө, түшүнүүгө жана түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Демек, көркөм адабият лингвистикалык аспектиде да иликтең талдоого алышыны керек.

Адабиятты лингвистикалык планда изилдөөлөр анын өзүн эмес, тилин изилдөөгө арналып, эки багытта болот: биринде көркөм адабияттын тили чылгый лингвистикалык кубулуш катары каралып, жалаң гана лингвистикалык өнүттөн сыпаттоого алышат; экинчисинде тил көркөм адабияттын формасы жана материалы, чыгармачылык процесстин өзү да, туундусу да иретинде иликтең-талдоого алышат. Көркөм адабияттын тилин анын башка деңгээлдери менен биримдикте системалуу мүнөздө иликтең-талдоого жеке адабият таануунун да, жеке тил илиминин да мүмкүнчүлүгү жетпейт. Адабият менен тилдин бирдиктүү, өз ара байланыштуу жана бири бирине көзкаранды тенденцияларын изилдөө үчүн кеңири мүнөздөгү филологиялык мамиле керек, сөз өнөрүн аны түзүүчү деңгээлдердин, элементтердин механикалык суммасы эмес, органикалык бүтүндүк катары изилдей турган өз алдынча дисциплина зарыл. Буга байланыштуу, ЛП көркөм адабияттын формасы менен мазмунунун адабият таануучулук жана лингвистикалык концепцияларын бириктируү тенденциясына ээ болуп, адабият таануу менен тил илиминин чегинде турган, өзүнүн изилдөө

багыты, принциптери жагынан алардан айырмаланган интердисциплиналык мұнәздөгү филологиялык тармак болуп саналат. ЛПда көркөм адабият өзүнүн бардық түзүүчүлөрүнүн, элементтеринин, деңгээлдеринин: идеялык-тематикалык, мазмундук курулушунун, тилдик материалынын, эстетикалык касиетинин биримдиги, бүтүндүк катары изилдеп-үйрөнүүгө алынат. Мында элементтердин, деңгээлдердин ар бири башка элементтер, деңгээлдер менен ажырагыс карым-катьшта, бири-бирин аныктоочулук шартында иликеп-талдоого алынышы шарт.

ЛПнын өз алдынчалык статусун аныктоо үчүн анын изилдөө объектиси менен предметин көрсөтүү жана алардын табиятын аныктоо, негизги маселелерин белгилөө, башка илимдер менен ички-сырткы карым-катьштарын көрсөтүү проблемалары такталышы керек.

ЛПнын негизги изилдөө объектиси болуп поэтикалык тил түшүнүгү эсептелет. Поэтикалык тил көркөм чагылдырып-сүрөттөө, кабарлоо, таасир берүү максатын көздөп, көркөм-эстетикалык мааниге ээ болгон бардық жанрдагы, түрдөгү, формадагы тексттердин негизинде турган тил болуп саналат. Поэтикалык тил түшүнүгү тилдин эстетикалык (поэтикалык) функциясына байланыштуу келип чыккан. Демек, поэтикалык тил дегенибиз – улуттук тилдин функционалдык жактан татаалданып, коммуникативдик функция менен катар эстетикалык (поэтикалык) функцияны да аткарған, анын натыйжасында элемент-бирдиктери, алардын ортосундагы карым-катьш, байланыштар спецификалуу түргө ээ болгон өзгөчө формасы. Поэтикалык тил менен улуттук тил өз ара ажырагыс байланыш, карым-катьшша ээ. Эстетикалык (поэтикалык) функция тилдин негизги коммуникативдик функциясынан өзгөчөлөнүп турбайт, аны менен органикалык байланышта болуп, анын татаалданган түрү болуп саналат.

Поэтикалык тилдин өзгөчөлүгүн аныктоочу белгилер болуп «ички формасы», кош пландуулугу, тилдик бирдик-каражаттардын

семантикалык жана функционалдык жактан өзгөрүүгө учуроосу эсептелет. Тактап айтканда, поэтикалык тилде тилдик элементтин чыныгы мааниси анын түз мааниси менен чектелбей, анын тыбыштык формасы аркылуу берилбеген башка маани (маанилерден) турат. Ошондой эле тилдик элементтер, бирдиктер функционалдык жактан да өзгөрүүгө, татаалданууга кабылат. Мындан сырткары, поэтикалык тилде бардык элементтер эстетикалык жактан жүйөлөнгөн түргө жана актуалдашкан мүнөзгө ээ болот, башка элементтер менен байланышка кириүү мүмкүнчүлүгү, валенттүүлүгү өсөт.

Ал эми ЛПнын изилдөө предметин көркөм чыгарма же көркөм кеп эмес, тилдик материалдык каражаттар аркылуу көркөм жалпылоо деңгээлинде уюшулган структуралык-системалык, семантикалык-функционалдык жана эстетикалык бүтүндүк болуп эсептелген көркөм текст түзөт. Көркөм чыгарма – бир текст эмес, бир нече тексттин органикалык тутумунан түзүлгөн туунду. Көркөм текст көркөм чыгарманын эң маанилүү, негизги компоненти болуп эсептелет. Ошондой эле көркөм кеп менен көркөм текстти барабарлаштыруу туура эмес, көркөм текст бүткүл көркөм кеп системасы эмес, анын конкреттүү бир бирдиги. Көркөм тексттин спецификасын анын структуралык жана семантикалык татаалдыгы, подтексттин орун алыши, аны кабылдалтүшүнүүнүн вариантуулугу түзөт. Демек, көркөм текст – тилдик материалдык каражаттар аркылуу көркөм жалпылоо деңгээлинде уюшулган структуралык-системалык жана функционалдык-семантикалык бүтүндүк.

Поэтикалык тилди, ага негизделген көркөм тексттерди лингвопоэтикалык иликтөө-талдоолор белгилүү бир критерийлерге негизделбей, чаржайыт жана иретсиз түрдө эмес, бул дисциплинанын системалык түзүлүшүнө ылайык, поэтикалык фонетиканын, поэтикалык лексикологиянын, поэтикалык морфологиянын, поэтикалык

синтаксистин жана поэтикалык семантиканын чегинде жүргүзүлүшү керек. Мындай иликтөлөр поэтикалык тилдин жана көркөм тексттин спецификасына ылайык тандалып алынган жеке жана жалпы методдордун, принциптердин негизинде жүргүзүлүп, алардын жардамы аркылуу изилдөө объектиси менен предметинин табият-маңызы, касиет-белгилери, структуралык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү ачылышы зарыл. Алсак, поэтикалык тилде жана анын негизинде уюшуулган көркөм тексттин жалпы поэтикалык, композициялык, идеялык-тематикалык түзүлүшүндө фонетикалык башталма олуттуу роль ойноп, эмоционалдык-экспрессивик, эстетикалык жана семантикалык мааниге ээ. Ошондуктан көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшүн, уюшулушун факультативик белги катары кароого болбайт, ошол эле учурда аны ашкере абсолюташтыруу да туура эмес. Көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшү маани-мазмун менен байланышта каралып, эстетикалык мүнөзгө ээ болгондо гана маанилүү боло алат.

Көркөм тексттин фонетикалык түзүлүшүнүн спецификасын көрсөтүүчү категориялар болуп тыбыштык кайталоолор жана алардын түрлөрү, уйкаштык, паронимия кубулушу эсептелет. Көркөм текстте тыбыштардын кайталанып колдонулушу көркөм-эстетикалык милдетке баш ийип, поэтикалык мыйзам ченемдерге ылайык ишке ашырылат жана алардын (тыбыштык кайталоолордун) маңызын тигил же бул тыбыштын кайра-кайра кайталанып, жыштыгынын өсүшүнүн натыйжасында структуралык-функционалдык жактан активдүү мүнөзгө ээ болуусу түзөт. Мында кайталангандын тыбыштын структуралык-функционалдык пландагы активдүүлүгү тыбыш орун алган бирдиктерге өтөт да, алардын ортосунда ассоциативик, маанилик байланыштар жаралып, өз ара семантикалык карым-катышка киришет. Аллитерация жана ассонанс, кайталангандын тыбыштык комплекстер көркөм тексттеги тыбыштык кайталоолордун өзгөчө түрлөрү жана фонетикалык-семантикалык

байланыштарды туюндуруунун өзгөчө ыкмалары болуп эсептелишет. Ал эми уйкаштық – көркөм тексттин композициялық түзүлүшүндө уюштуруучу мааниге ээ болуу менен катар, поэтикалық структуранын активдүү механизмдеринин бири жана тыбыш-маанилик байланыштарды жаратуучу бинардык мүнөздөгү фонетикалық көрүнүш болуп саналат. Уйкаштыктын компоненттеринин ортосундагы вертикалдык байланыш семантикалық карым-катьшты жана подтексттик проекцияны жаратуу менен, көркөм тексттин маани-мазмундук конструкциясын түзүүдө олуттуу роль ойнойт. Көркөм тексттеги уйкаштыктын лингвопоэтикалық маанисин семантикалық карым-катьш менен катар, уйкаштыктын компоненттериндеги тыбыштардын шайкештик, окшоштук, кайталануу даражасы аркылуу, уйкаштыктын морфологиялық түзүлүшү аркылуу, уйкашкан бирдиктердин лексикалық мүнөзү аркылуу аныктоого болот.

Паронимия кубулушу да тыбыштык кайталоолорго, формалык окшоштукка негизделгендиктен, көркөм тексттеги паронимдердин функционалдык жана көркөм-эстетикалық мааниси поэтикалық фонетиканын чегинде иликеп-талдоого алышыны керек. ЛПда паронимия кецири чекте каралып, көркөм тексттеги туюндуруу планы же формалык түзүлүшү боюнча белгилүү даражадагы окшоштукка ээ болгон бирдиктер лексика-грамматикалық түзүлүшүнө, грамматикалык категорииларга тиешелүүлүгүнө карабастан, паронимдер катары сыпаттоого алышат. Алар көркөм текстте маанилик жактан жакындык, синонимдүүлүк, симметриялуулук, антонимдүүлүк, контрасттуулук мүнөзүндөгү семантикалық карым-катьштарды түзүп, тексттин семантикалык деңгээлине чыгууга өбөлгө болот.

Көркөм тексттердин фонетикалық түзүлүшү сыйктуу эле, синтаксистик түзүлүшү да спецификалық белгилери менен өзгөчөлөнөт. ЛПнын системалык түзүлүшүнүн бир бөлүмү болгон поэтикалық синтаксис синтаксистик каражаттарды, формаларды, кубулуштарды,

функцияларды көркөм милдетке баш ийдирип колдонуу, эстетикалык мааниге ээ болуу жана тексттин семантикалык деңгээлине чыгууда кызмат аткаруу аспектисинен иликтөөгө алат. Мисалы, көркөм тексттеги спецификалуу синтаксистик категориялардын бири болуп поэтикалык сөз айкаштары эсептелет жана алар тилдик бирдиктердин айкашуусундагы логикалык шайкештиктин бузулушунан келип чыгат. Поэтикалык сөз айкаштарынын негизги функционалдык жана конструктивдик белгиси болуп алардын эстетикалык мааниси эсептелет.

Көркөм тексттин спецификалуулугун аныктоочу фундаменталдык белгиси болгон өзгөчө ыргактык-интонациялык структурасы синтаксистик бирдиктердин, каражаттардын функцияларына, семантикасына, карым-катышына таасир тийгизет. Маселен, көркөм текстте сүйлөм категориясы да спецификалуу мұнөзгө ээ болуп, анын түзүлүшү, сүйлөм мүчөлөрү жана алардын орун тартиби, сүйлөмдөрдүн өз ара байланышусу тексттин ыргактык-интонациялык структурасына көзкаранды. Сүйлөмдөрдүн ортосундагы байланыш тексттин ыргактык-интонациялык структурасына жана эстетикалык максатка ылайыкташтырылып, семантикалык-синтаксистик карым-катыш аркылуу да, композициялык-синтаксистик карым-катыштын негизинде де ишке ашырылат. Мында параллелизмдин, кайталоонун түрдүү формалары, ташымал ыкмасы колдонулат. Же болбосо, көркөм текстте сүйлөм мүчөлөрүнүн орун тартибинин өзгөрүүсү композициялык, көркөм-эстетикалык мұдөөнү көздөп, тексттин ыргактык-интонациялык структурасына, саптын жана сабактын метрикалык өлчөмүн сактоого, уйкаштыкты камсыз кылууга байланыштуу болот.

З-даражадагы сүйлөм мүчөлөрү категориясына кирген каражаттар да көркөм тексттин синтаксистик структурасында семантикалык жана функционалдык жактан өзгөрүүгө, татаалданууга дуушар болот. Алсак, көркөм тексттердеги каратма сөздөрдүн функционалдык жана

семантикалық табиятынын өзгөчөлүгүн адресатка кайрылуу, адресаттын, айтылып жаткан ойдун маңызына жетүү жана ага карата эмоционалдык мамилени билдириүү түзүп, апеллятивдик функциясы семантикалық жана мұнөздөө функциялары менен татаалданат.

Көркөм тексттин жалпы поэтикалық түзүлүшү фонетикалық, синтаксистик жана семантикалық структуралардын негизинде аныкталат. Булардын ичинен семантикалық түзүлүш көркөм тексттин жалпы түзүлүшүндө аныктоочу мааниге ээ жана анын бүтүндүгүн камсыз кылуучу негизги фактор болуп саналат.

Форма менен мазмундун асимметриясы көркөм тексттеги тилдик бирдиктердин, тексттин өзүнүн жана семантикасынын кош пландуулугун, татаалдыгын шарттайт. Лингвопоэтикалық иликтөөлөрдүн негизинде турган сөз көркөм текстте формасы жагынан тил системасындағы бирдикке дал келгени менен, семантикалық түзүлүшү жагынан андан айырмаланат: семантикалық катмарлануу, жылыш, татаалданууга учурал, көп маанилүү мұнөз күтөт. Ошондуктан көркөм тексттин негизги белгилеринин бири болуп коннотативдүүлүк әсептелет. Көркөм тексттин семантикасы кош пландуу түзүлүштө болуп, анын бир катмарын тилдик каражаттардын, бирдиктердин белгилүү формасы арқылуу берилген түз маанилери жана алардын байланышынан келип чыккан фактыйлык маалымат, экинчи катмарын ошол эле тилдик каражаттардын, бирдиктердин семантикалық өзгөрүүлөрүнөн келип чыккан көмүскө маани түзөт. Текстти семантикалық талдоо тилдик бирдиктердин, каражаттардын семантикалық өзгөрүүлөрүн, татаалданууларын жана алардын негизинде подтекстти жана концептуалдык маалыматты, тексттин семантикасын аныктап берүүгө бағытталып, мында социалдык-идеологиялық, психологиялық, нравалык-этикалық моменттер да кошо эске алынышы керек.

Көркөм тексттин семантикалык структурасында тилдик бирдиктердин семантикалык татаалдануулары, өзгөрүүлөрү, оошуулары менен катар, синонимдүүлүк, кайталоо, антонимдүүлүк жана контраст сыйктуу семантикалык карым-катыштардын ролу чоң. Алар көркөм текстте парадигматикалык пландагы байланышты жана уюшкандыкты камсыздап, эмоционалдык-нарктоочу, маани жаратуучу, тексттеги подтексттик жана концептуалдык маалыматты, тексттин жалпы семантикасын ачып берүүгө шарт түзүүчү милдеттерди аткарышат.

Иштин алдына коюлган милдеттерди жүзөгө ашыруу аракетинин жүрүшүндө белгилүү болгондой, лингвопоэтика кыргыз филологиясында жаңы гана бутуна туруп келе жаткан тармактардын бири болуп саналат. Ошондуктан анын алкагында жүргүзүлүүчү изилдөө-талдоо иштери бул диссертациядагы иликтөөлөр менен бүтүп калбайт. Буга чейин кыргыз филологиясында элдик оозеки чыгармачылыктын, акындар поэзиясынын же профессионал адабияттын айрым үлгүлөрүн поэтикалык талдоого алуу өз ичине лингвопоэтиканын принциптерин камтуу менен жүргүзүлүп келсе да, анын принциптерине жооп берген системалуу иликтөө-талдоолор, изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Көнүмүш болуп калгандай, көркөм чыгармалардагы көркөм каражаттарды, тропторду ж.б. сыпаттап коюу менен чектелген иликтөөлөр аркылуу лингвопоэтиканын өнүгүүсүнө, калыптануусуна жетишүү мүмкүн эмес. Анын компетенциясына кирген маселелер кецири чекти ээлейт. Биз диссертациялык ишибизде алардын айрымдарын гана талдоого алуу аракетин жасадык. Бул маселелердин катары келечекте дагы улантылып, поэтикалык фонетика, поэтикалык синтаксис, поэтикалык семантика боюнча иликтөөгө алынбай калган бир топ маселелер жана поэтикалык морфологияга, поэтикалык лексикологияга, поэтикалык пунктуацияга, тексттердеги көркөм каражаттар менен ыкмалар жана алардын өнүгүү, татаалдануу процессине, конкреттүү акын-

жазуучулардын идиостилине, поэтикалык сөздүктөрдү түзүүгө, кыргыз поэтикалык тилинин өнүгүү эволюциясына байланышкан маселелер менен толукталып, кыргыз филологиясында лингвопоэтикалык изилдөөлөр ырааттуу, системалуу түрдө өнүгүшү зарыл деп жыйынтык чыгарууга болот.

АЙРЫМ ТЕРМИНДЕРДИН ТУШУНДУРМӨ СӨЗДҮГҮ

Антиномия – эки жобонун карама-каршылыгы, алардын ар бирин логикалык жактан далилдөөгө болот.

Валенттүүлүк – тилдик бирдиктин башка бирдиктер менен синтаксистик байланышка кирич мүмкүнчүлүктөрү.

Вербалдык – сөздүк, сөздүн жардамы менен туюндурулган

Герменевтика – текстти түшүндүрүү, комментариялоо илими.

Дискурс – экстралингвистикалык (прагматикалык, социомаданий, психологиялык ж.б.) факторлор менен бирге, окуялык аспектиде алынган текст.

Дискреттүүлүк – бөлүнүүчүлүк, айрым-айрым бөлүктөрдөн туруу.

Дихотомия – бүтүндүн бири-бири менен органикалык байланыштагы, бири бирин шарттаган эки бөлүккө ажыроосу.

Иллокуция – коммуникациянын ийгиликтүү ишке ашуусуна, тексттик мазмундун түшүнүктүү кабыл алынуусуна багытталган кептик аракет.

Имманенттик – қубулуштун, процесстин ички табиятына мұнәздүүлүк.

Импликация – эки бөлөк айтымды логикалык байламтанын жардамы менен татаал айтымга бириктириүү.

Имплициттүү – тилдик каражаттын түз мааниси аркылуу ачык берилбеген.

Инвариант – өзгөрүлбөс, башкадан көзкаранды әмес.

Интеграция – бөлүктөрдүн, элементтердин бир бүтүнгө биригиши.

Интегративдик метод – кубулуштун түзүүчүлөрүнүн, элементтеринин структуралык, функционалдык өзгөчөлүктөрүн изилдөө методу.

Иrrационалдык – логикалык түшүнүктөр аркылуу берүүгө, аң-сезим менен түшүнүүгө болбогон.

Когеренттүүлүк – маани-маңыздык, мазмундук бүтүндүк жана байланыштуулук.

Когезия – синтаксистик-грамматикалык, структуралык бүтүндүк жана байланыштуулук.

Компоненттик анализ методу – тилдик бирдиктин маанисин эң кичине семантикалык түзүүчүлөргө ажыраттуу аркылуу бирдиктин мазмун-маанилик тарабын иликтөө.

Коннотация – тилдик бирдиктин кошумча мааниге ээ болушу, семантикалык, стилистикалык боекчолордун, ньюантардын бирдиктин негизги маанисине кабаттала берилиши.

Конституэнт – тексттин жаралышын, уюшулушун, түзүлүшүн шарттаган семантика-информациондик жана синтаксика-грамматикалык элемент.

Концепт, концепция – көркөм чыгармадагы негизги, аныктоочу ой, идея.

Креативдүү – чыгармачыл.

Лаконизм – ойду туюндуруп берүүдөгү кыскалык жана тактык.

Лингвосинергетика – тилдик элементтердин башаламандыгынан текст түрүндөгү уюшкан иреттүү бүтүндүктүн пайда болуу, түзүлүү процессин жана анын мыйзам ченемдерин изилдөөчү илим.

Линеардык – ырааттуу, удаалаш.

Нарратология – тексттин мазмунун баяндап берүү өнөрү.

Матрица – көркөм чыгарманын өзөгүндөгү негизги, аныктоочу ой, идея (*концепт, концепция*).

Перлокуция – тексттин жардамы менен таасир этүү, басым жасоо аркылуу адресаттын реакциясын жаратууга, жүрүм-турумун өзгөртүүгө багытталган кептик аракет.

Прагматика – тилдик белгилердин кепте кызмат аткаруусун, тил системасы менен аны колдонуучунун ортосундагы карым-катьшты изилдөөчү лингвистикалык тармак.

Рационалдык – аң-сезим, акыл-эске негизделген.

Реципиент – кабыл алуучу.

Репрезентативдик – мүнөздүү, көрсөтмөлүү.

Синергетика – иретсиз элементтерден уюшкан иреттүү бүтүндүктүн пайда болуу, түзүлүү процессин жана анын мыйзам ченемдерин изилдөөчү илим.

Синкремизм – биримдик, бөлүнбөгөндүк, ажыратууга мүмкүн эместик.

Субституция – тилдик бирдикти мааниси, касиет-белгилери, аткарган милдети ж.б. жагынан окшош же жакын башка бирдик менен алмаштыруу.

Суперлинеардык метод – тилдик бирдиктердин, каражаттардын өз ара байланышын, функционалдык бүтүндүктүү түзүүсүн иликтөөчү метод.

Узус – адат, салт, эрежеге ылайык колдонуу.

Экспрессема – поэтикалык тилдеги көркөм-эстетикалык кудуретке, ачык семантикалык структурага, образдуулукка, өзгөрмөлүлүккө әэ болгон бирдик.

Эмфаза – интонация, басым же синтаксистик позиция аркылуу айтымдын тигил же бул элементин бөлүп айтуу.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Абдыкеримова А. Сөздүн поэтикасынын айрым маселелери (лингвистикалык аспект). –Каракол: ҮІМУ, 2003. -115 б.
2. Абдыкеримова А. Лингвистикалык поэтика. –Каракол: ҮІМУ, 2008. -210 б.
3. Абрамович Г.А. Введение в литературоведение. –М.: Просвещение, 1975. -352 б.
4. Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова. -Ташкент: Фан, 1988. -121 б.
5. Акимова М.И. Лингвистика текста на рубеже веков. // Вестник МГУ. Сер.9, Филология. 2003. -№6. -181-192-66.
6. Анализ художественного текста. Сб. –М.: Педагогика, 1979. -96 б.
7. Анализ литературного произведения. Сб. –Л.: Наука, 1976. -236 б.
8. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка. –М.: Наука, 1974. -252 б.
9. Аристотель Поэтика. –М.: Гослитиздат, 1957.
10. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика декодирования. –М.: Просвещение, 1990. -300 б.
11. Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. 2-китеп. –Бишкек: Педагогика, 2000. -202 б.
12. Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. 3-китеп. –Бишкек: Педагогика, 2001. -172 б.
13. Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы. 4-китеп. –Бишкек, 2004. -128 б.
14. Баженова И.С. Эмоции. Прагматика. Текст. –М.: Менеджер, 2003. -391 б.
15. Бакина М.А., Некрасова Е.А. Эволюция поэтической речи XIX-XX вв. Перифраза. Сравнения. –М.: Наука, 1986. -191 б.
16. Бахтин М.М. К эстетике слова. // Контекст–1973. –М.: Наука, 1974. -258-281-66.
17. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. –М.: Наука, 1975. -504 б.

18. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. –М.: Искусство, 1979. -423 б.
19. Баястанова Т.И. Кыргыз табышмактарындагы тексттик кыйытма ой (подтекст): Фил. ил. канд. дисс. автореф.: 10.02.01. –Бишкек, 2006. -24 б.
20. Борбугулов М. Адабият теориясы. –Бишкек: Шам, 1996. -552 б.
21. Бұғінгі түркітану және оның даму бағыттары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1-т. –Алматы, 2006. -715 б.
22. Варина В.Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц. // Принципы и методы. –М.: Наука, 1976. -146-155-бб.
23. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. –М.: Высшая школа, 1989. -404 б.
24. Винарская Е.Н. Выразительные средства текста (на материале русской поэзии). –М.: Высшая школа, 1989. -136 б.
25. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. –М.: Гослитиздат, 1959. -653 б.
26. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. –М.: Изд. АН СССР, 1963. -256 б.
27. Виноградов В.В. О теории художественной речи. –М.: Высшая школа, 1971. -240 б.
28. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. -М.: Наука, 1976. -512 б.
29. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. –М.: Высшая школа, 1978. -367 б.
30. Виноградов И.А. Вопросы марксисткой поэтики. М.: Советский писатель, 1972. -428 б.
31. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. –М.: Учпедгиз, 1959. -237 б.
32. Винокур Г.О. О языке художественной литературы. –М.: Высшая школа, 1991(а). -448 б.
33. Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. –М.: Высшая школа, 1991(6). -452 б.
34. Вишнякова О.В. Паронимия в русском языке. –М.: Высшая

- школа, 1984. -128 б.
35. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. –М.: Наука, 1981. -139 б.
36. Гей Н.К. Художественность литературы: Поэтика. Стиль. –М.: Наука, 1975. -471 б.
37. Герман И.А. Лингвосинергетика. –Барнаул: Изд-во Алтайск. акад. эконом. и права, 2000. -168 б.
38. Голованевский А.П. Лексическая неоднозначность в языке поэзии Ф.И.Тютчева. // Вопросы языкознания. -2006. -№6. -82-88-бб.
39. Голякова Л.А. Текст. Контекст. Подтекст. –Пермь: Пермский госуниверситет, 2002. -231 б.
40. Гончаров Б.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. –М.: Наука, 1973. -276 б.
41. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. –М.: Русский язык, 1989. -152 б.
42. Григорьев В.П. О задачах лингвистической поэтики. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. -1966. -№6. -34-48-бб.
43. Григорьев В.П. О единицах художественной речи. // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В.В.Виноградова. –Л.: Наука, 1971. -217-229-бб.
44. Григорьев В.П. О некоторых проблемах лингвистической поэтики. // Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. –Щадринск, 1971, -3-12-бб.
45. Григорьев В.П. Поэтика слова. –М.: Наука, 1979. -342 б.
46. Джанджакова Е.В. О поэтике заглавий. // Лингвистика и поэтика. - М.: Наука, 1979. -122-128-бб.
47. Дзагания И.И. Теория поэтической речи. Функциональные стили. –Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 2003. -64 б.
48. Донецких Л.И. Звук и смысл в поэтике А.А.Фета. // Вестник Удмуртского госуниверситета, 2005, №5, -5-14-бб.
49. Дүйшөев Ш. Арабадагы ыр – 2. -Бишкек, 2001

50. Ержанова С. Сағи Жиенбаев поэзиясының поэтикасы. // Ержанова С. Сырлы дүние. –Алматы: Дарын, 2002, -69-98-66.
51. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. Изд. 2-ое, доп. –М.: Изд-во МГУ, 1961. -520 б.
52. Жанпейісова М. «Ақ» концептісінің мағыналық қырлары. // Бұғінгі түркітану және оның даму бағыттары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1-т. –Алматы, 2006, -249-258-66.
53. Жерновая О.Р. Компаративы как средство интенсификации высказывания в художественном тексте. // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. -2000. -№1. -222-228-66.
54. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. –М.: Наука, 1982.
55. Жирмунский В.М. Теория стиха. –Л.: Советский писатель, 1975. -664 б.
56. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. –Л.: Наука, 1977. -407 б.
57. Жунусов А. Кыргыз тилиндеги жай сүйлөмдүн синонимиясы: Фил. ил. канд. дисс. автореф.: 10.02.01. –Бишкек, 2006.
58. Журавлев А.П. Звук и смысл. -М.: Просвещение, 1981. -160б.
59. Жәэналы Шери уулу Адабият тааныткыч. –Ош, 1993. -97 б.
60. Загоровская О.В. Семантическая структура экспрессемы «снежная выюга» в поэзии А.Блока: опыт компонентного анализа. // Вопросы филологии и методики исследования. – Воронеж: Изд-во Воронежского госунив., 1975. -65-72-66.
61. Загоровская О.В. Об эстетической функции языка. // Поэтическая стилистика. –Воронеж: Изд. Воронежского университета, 1982. -7-16-66.
62. Задорнова В.Я. Словесно-художественное произведение на разных языках как предмет лингвопоэтического исследования: Автореф.

- дисс. докт. фил. наук. –М., 1992.
63. Залевская А.А. Некоторые проблемы понимания текста. // Вопросы языкоznания. -2002. -№3. -62-73-бб.
64. Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания. // Вопросы языкоznания. -2004. -№2. -187-198-бб.
65. Зись А.Я. Искусство и эстетика. –М.: Искусство, 1974. -447 б.
66. Золотова Г.А. Категории времени и вида с точки зрения текста. // Вопросы языкоznания. -2002. -№3. -8-29-бб.
67. Золян С.Т. Семантическая структура слова в поэтической речи. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. т.40. -1981. -№6.
68. Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой (лингвистический аспект). –Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -264 б.
69. Ибрагимов С. Бир терминдин «азабы» жөнүндө. // Вестник Иссык-Кульского университета. - 2005. -№15. -258-264-бб.
70. Иванова Н.И. Контекстные связи поэтической фразеологии. // Поэтика. Стилистика. 1988-1990. –М.: Наука, 1991. -76-93-бб.
71. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Бишкек, 1995. -390 б.
72. Исследования по поэтике и стилистике. – Л.: Наука, 1972. -277 б.
73. Исследования по теории стиха. –Л.: Наука, 1978. -232 б.
74. Кадырмамбетова А Кыргыз повесттериндеги подтекст проблемасы (50-60-жж.). –Бишкек, 1999.
75. Квятковский А. Поэтический словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1966. -375 б.
76. Керимжанова Б. Кыргыз поэзиясынын рифмасы. –Ф.: Кыргыз ИАсынын басмасы, 1962. -105 б.
77. Керимжанова Б. Кыргыз ыр түзүлүшүнүн кээ бир маселелери. – Ф., 1964. -167 б.
78. Керимжанова Б. Кыргыз поэзиясынын көркөм сөз каражаттары. Жумадылов С. –Фрунзе: Илим, 1968. -106 б.
79. Клигерман О.Г. Ритмико-временной аспект композиционно-

- речевой структуры художественного текста. // Семантика слова и смысл текста. –Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1986. -142-146-бб.
80. Ковтунова И.И. Порядок слов в стихе и прозе. // Синтаксис и стилистика. –М.: Наука, 1976. -43-64-бб.
81. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. – М.: Наука, 1986. -208 б.
82. Кожевникова В.В. Словесная инструментовка. Кит.: Слово и образ. –М.: Просвещение, 1964, -102-124-бб.
83. Кожевникова Н. О способах звуковой организации стихотворного текста. // Проблемы структурной лингвистики. –М.: Наука, 1984. -186-210-бб.
84. Кожевникова Н. О соотношении тропа и реалии в художественном тексте. // Поэтика. Стилистика. 1988-1990. –М.: Наука, 1991. -37-63-бб.
85. Кожевникова Н. Синтаксическая синонимия в художественных текстах. // Вопросы языкознания. -2005. -№2. -82-88-бб.
86. Кожина Н.И. К основаниям функциональной стилистики. –Пермь, 1968. -252 б.
87. Кожинов В.В. Слово как форма образа. // Слово и образ. –М.: Просвещение, 1964. -3-51-бб.
88. Кожинов В.В. Об изучении «художественной речи». // Контекст –1973. –М.: Наука, 1974. -176-196-бб.
89. Козицкая Е.А. Смыслообразующая функция цитаты в поэтическом тексте. –Тверь: Тверской госуниверситет, 1999. -140 б.
90. Койлубаева А.К. Азыркы кыргыз адабий тилиндеги каратма сөздөрдүн грамматикалык табияты. –Каракол, 1997. -78 б.
91. Кононова Н.С. О паронимической аттракции в художественной речи. // Сборник научных статей Гродненского пединститута. –Минск: Вышэйшая школа, 1974.
92. Контекст – 1972. –М.: Наука, 1973. -374 б.
93. Контекст – 1973. Литературно-теорет. исследования. –М.: Наука, 1974. -416 б.

94. Контекст – 1974. –М.: Наука, 1975. -359 б.
95. Контекст – 1977. –М.: Наука, 1978. -303 б.
96. Контекст – 1980. –М.: Наука, 1981. -286 б.
97. Контекст – 1981. –М.: Наука, 1982. -301 б.
98. Контекст – 1982. –М.: Наука, 1983. -334 б.
99. Контекст – 1983. –М.: Наука, 1984. -235 б.
100. Контекст – 1988. –М.: Наука, 1989. -270 б.
101. Контекст – 1990. –М.: Наука, 1990. -264 б.
102. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. –М.: Изд-во МГУ, 1971. -126 б.
- 103 Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. –М.: Просвещение, 1980. -80 б.
104. Курбатова Х.Р. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика. –М.: Наука, 1978. -218 б.
105. Кустова Г.И. О семантическом потенциале слов энергетической и экспериенциальной сферы. // Вопросы языкоznания. -2005. -№3. -53-79-бб.
106. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. –М.: Наука, 1988.
107. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. -М.: Наука, 1976. -400 б.
108. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. –Л.: Худ. литература, 1974. –285 б.
109. Левин Ю.И. Семантический анализ стихотворения. // Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. –Щадринск, 1971. -12-23-бб.
110. Лексические единицы и организация структуры литературного текста. –Калинин, 1983. -215 б.
111. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. –М.: Просвещение, 1969. -214 б.
112. Леонтьев А.А. Поэтический язык как способ общения искусством. // Вопр. литературы. -1973. -№6. -86-94-бб.
113. Лингвостилистические исследования текста. Сб. научных трудов. -Фрунзе: КГУ, 1985. –104 б.

114. Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1990. –682 б.
115. Литвинов В.В. Изучение языка художественного произведения. –М.: Учпедгиз, 1960. -207 б.
116. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию.// Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений, т.7. –М.-Л.: Изд. Академии наук СССР, 1952.
117. Ломоносов М.В. Избранные произведения. История. Филология. Поэзия. Т.2. –М.: Наука, 1986. -496 б.
118. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. -М.: Искусство, 1970. – 248 б.
119. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. –Л.: Просвещение, 1972. –271 б.
120. Лысухин И.И. Членение текста на основе категорий образа времени и пространства. // Семантика слова и смысл текста. –Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1986. -77-89-66.
121. Мамытов Ж. Көркөм чыгарманын тили. –Фрунзе: Мектеп, 1990. -124 б.
122. Мамытов Ж. Эскирген сөздөр менен диалектизмдердин лингвостилистикасы. –Каракол, 2002. -202 б.
123. Мамытов Ж. Көркөм чыгарманын тилинин кәэ бир маселелери. –Каракол, 2007. -64 б.
124. Маразыков Т.С. Кыргыз тилиндеги текст уюштуруучу каражаттар: Фил. ил. канд. дисс. автореф.: 10.02.01. –Бишкек, 1996.
125. Маразыков Т.С. Кыргыз тилинде текстти интеграциялоочу лингвистикалык каражаттар. –Бишкек: Бийиктик, 2005. -166 б. (а).
126. Маразыков Т.С. Тексттеги интеграция: Фил. ил. докт. дисс. автореф.: 10.02.01. –Бишкек, 2005 (6).
127. Масленникова Е.М Поэтический текст: динамика смысла. –Тверь, 2004. -192 б.
128. Метлякова Е.В. Антонимы как средство воплощения контраста в поэзии А.Ахматовой. // Вестник Удмуртского госуниверситета. -2005. -№5.

-31-34-66.

129. Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. –М.: Едиториал УРСС, 2003. -296 б.
130. Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтический язык. // Пражский лингвистический кружок. –М.: Прогресс, 1967. -406-431-66.
131. Мураталиев М. Кыргыздын элдик поэтикалык чыгармаларындагы кәэ бир синтаксистик бөтөнчөлүктөр. –Ф.: Кыргыз ССР ИАнын басмасы, 1963. -70 б.
132. Мусаев С.Ж. Кеп маданияты жана норма. –Б., 1999. -167 б.
133. Мусаев С.Ж. Текст: прагматика, структура. –Бишкек, 2000. -322 б.
134. Некрасова Е.А. Приемы языковой изобразительности в стихотворных текстах. // Поэтика. Стилистика. 1988-1990. –М.: Наука, 1991. -76-66.
135. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. –М.: Высшая школа, 1988. -165 б.
136. Новиков Л.А. Искусство слова. 2-ое изд. доп. –М.: Русский язык, 1991. -303 б.
137. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. –М.: Едиториал УРСС, 2003. -304 б.
138. Нұржанова Б. Ақын-жазушы шығармаларының тілі сөздігін түзудің кейбір мәселелері. // Бұғінгі түркітану және оның даму бағыттары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1-т. –Алматы, 2006. -669-676-66.
139. Оморов А. Жолон Мамытовдун ырларынын поэтикасынын айрым маселелери: сөз маанилері, троптун түрлөрү, фоностилистикалық каражаттар жана ыр түзүлүшү. –Бишкек-Жалалабад, 2002. -124 б.
140. Осмонова Ж., Конкобаев К., Жапаров Ш. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү. –Бишкек: КТМУ, 2001. -519 б.
141. Откупщикова М.И. Синтаксис связного текста. –Л.: Наука, 1982.
142. Очерки лингвистической поэтики. –М.: Наука, 1985.

143. Өмүралиева С. Көркөм текстти лингвистикалық талдоо боюнча (Ч.Айтматовдун «Жамийла» повести) окуу-методикалық колдонмо. –Ф.: КМУ, 1987. -40 б.
144. Өмүралиева С. Ч.Айтматовдун көркөм чыгармаларына лингвистикалық илик. –Бишкек, 1999.
145. Өмүралиева С. Текст: семантика, структура. –Бишкек: БГУ, 2002. -233 б.
146. Өмүралиева С. Тексттин лингвистикалық теориясы. –Бишкек, 2005. -155 б.
147. Пищальникова В.А., Чернова М.М. Ритмомелодическая структура текста как презентат эмоционально-смысловой доминанты. –М.-Горно-Алтайск, 2003. -266 б.
148. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. –М.: Советский писатель, 1986. -480 б.
149. Поляков М.Я. В мире идей и образов. –М.: Советский писатель, 1983. -367 б.
150. Попова З.Д. Поэтическая стилистика как предмет исследования. // Поэтическая стилистика. –Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982. -3-7-бб.
151. Потапова М.Ф. Синонимические и антонимические отношения как средство связи предложений в СФЕ. // Семантика слова и смысл текста. –Саранск: Изд. Мордовского университета, 1986. -101-107-бб.
152. Потебня А.А. Мысль и язык. // Хрестоматия по истории русского языкоznания. / Под редакцией Ф.П.Филина. –М.: Просвещение, 1973. -179-185-бб. (а).
153. Потебня А.А. Основы поэтики. Психология поэтического и прозаического мышления.// Хрестоматия по истории русского языкоznания. / Под ред. Ф.П.Филина. –М.: Просвещение, 1973. -219-235-бб. (б).
154. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. –М.: Искусство, 1976. -614 б.
155. Поэтическая стилистика. Сб.ст. –Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1982. -115 б.

156. Проблемы интерпретационной лингвистики. Сб.науч.тр.
-Новосибирск, НГПУ, 2000. -178 б.
157. Пустовойт П.Г. Взаимоотношение слова и образа.
// Поэтическая стилистика. –Воронеж: Изд.
Воронежского университета, 1982. -16-24-66.
158. Пустовойт П.Г. Слово и стиль в создании образности.
// Вестник МГУ. Серия 9, Филология. -2002.
- №3. -21-28-66.
159. Рысалиев К. Кыргыз ырларынын түзүлүшү. –Ф., 1965.
-2006
160. Рысалиев К. Көркөм чыгарманын тили. // Ала-Тоо. -1978.
-№3. -142-155-66.
161. Савченко А.Н. Образно-эмоциональная функция речи и
поэтическая речь. –Ростов-на-Дону, 1978.
162. Самохвалова В.И. Использование фонетических приемов для
передачи содержания в поэтическом
высказывании. // Языковая практика и
теория языка. –М.: Изд-во МГУ, 1974.
163. Седых Г.И. Звук и смысл. О функциях фонем в
поэтическом тексте. // Филологические
науки. -1973. -№1. -107-119-66.
164. Семантика слова и текста. Сб. науч. тр. –Тверь, 1998.
165. Семантика слова, образа, текста. –Архангельск: Изд-во
Поморского госуниверситета им. М.В.Ломоносова, 1998. -99 б.
166. Семантика слова и семантика текста. Сб.науч.тр. Вып.5 –М.:
МГОУ, 2002. -201 б.
167. Семантика слова и смысл текста. Межвуз.сб.науч.тр. –Саранск:
Изд-во Мордовского университета, 1986. -172 б.
168. Сембаева А. О.Бекеев шығармаларындағы
қайталамалардың эмоционалды-экспрессивті
мәндері. // Бұғынгі түркітану және оның
даму бағыттары. Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары.
1-т. –Алматы, 2006. -506-513-66.
169. Сильман Т.И. Подтекст как лингвистическое явление.
// Филологические науки. -1969. -№3.
170. Славинский Я. К теории поэтического языка.
// Структурализм: «за» и «против». –М.:

Прогресс, 1975. -256-2716-бб.

171. Словарь литературоведческих терминов. –М.: Просвещение, 1974. -509 б.
172. Слово в художественном тексте. Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. –М.: Азбуковник, 2003. -142 б.
173. Слово и образ. Сб.ст. –М.: Просвещение, 1964. -288 б.
174. Сонин А.Г. Экспериментальное исследование поликодовых текстов: основные направления. // Вопросы языкоznания. -2005. -№6. -115-123-бб.
175. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). –М.: Высшая школа, 1991. -181 б.
176. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. –М., 1985
177. Степанов Г.В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка, т.39. -1980. -№3.
178. Стереотипность и творчество в тексте. Сб.науч.тр. –Пермь: Пермский университет, 2000. -394 б.
179. Сурандиева Б. Синонимы в киргизском языке: Автореф. дисс.канд. филол. наук. –Ф., 1971.
180. Сыздыкова Р.Г. Абай шыгармаларының тілі (лексикасы мен грамматикасы). –Алматы: Ғылым, 1968. -334 б.
181. Тамарченко Н.Д. Литература как продукт деятельности: Теоретическая поэтика. Теория литературы. Ч.1 Теория художественного дискурса. Ч.2 Теоретическая поэтика. –М.: Академия, 2004. -473 б.
182. Теории, школы, концепции. Художественный текст и контекст реальности. –М.: Наука, 1977. -180 б.
183. Теория стиха. –Л.: Наука, 1968. -316 б.
184. Тәжімбетова Э.Ш. Мұртаза шығармалары тіліндегі кейбір сөздердің колданылу ерекшеліктері жөнінде. // Бүгінгі түркітану және оның даму бағыттары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1-т.

- Алматы, 2006. -693-697-бб.
185. Тимофеев В.П. Поэтические словосочетания. //Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. –Щадринск, 1971. -24-31-бб.
186. Тимофеев Л.И. Теория литературы. –М.: Учпедгиз, 1948. -383 б.
187. Тимофеев Л.И. Число и чувство меры и изучении поэтики. Кит.: Слово и образ. –М.: Просвещение, 1964. - 270-187-бб.
188. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. –М.: Просвещение, 1976. -548 б.
189. Тимофеев Л.И. Слово в стихе. –М.: Советский писатель, 1987. -420 б.
190. Токоев Т.Т. Кыргыз тилиндеги парцелляция кубулушу (жөнөкөй сүйлөм аспектисинде). –Бишкек: Илим, 1996. -101 б.
191. Токоев Т.Т. Кыргыз тилиндеги экспрессивдүү синтаксистик конструкциялар. –Бишкек: ЧП «Абыкеев», 2006. -209 б.
192. Томашевский Б.В. Стих и язык. –М.-Л.: Гослитиздат, 1959. -471б.
193. Томашевский Б.В. Стилистика. –Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 289 б.
194. Тураева З.А. Лингвистика текста. –М.: Просвещение, 1986. -127 б.
195. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги сөз айкаштары. –Ф.: Илим, 1976. -94 б.
196. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. –М.: Наука, 1965. – 224 б.
197. Усубалиев Б. Көркөм чыгармага лингвостилистикалық илик. –Бишкек, 1994. –200 б.
198. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности или интертекст в мире текстов. –М.: Агор, 2000. -280 б.
199. Федоров А.И. Язык и стиль художественного произведения. –М.-Л.: Гослитиздат, 1963. –239 б.
200. Фердинанд де Соссюр Труды по языкоznанию. –М.: Прогресс, 1977. -695 б.
201. Философский словарь. –М.: Политиздат, 1991. -560 б.

202. Функциональные и семантические характеристики текста, высказывания, слова. –М.: Изд-во МГУ, 2000. -238 б.
203. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. –М.: Наука, 1978.
204. Храпченко М.Б. Поэтика, стилистика, теория литературы. // Страницы истории русской литературы. –М.: Наука, 1971. -156-211-бб.
205. Черемисина Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. –М.: Русский язык, 1989. -240 б.
206. Чичерин А.В. Идеи и стиль. –М.: Советский писатель, 1968. -374 б.
207. Чичерин А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы. –М.: Советский писатель, 1973. -278 б.
208. Чичерин А.В. Заметки о стилистической роли грамматических форм. // Слово и образ. –М.: Просвещение, 1964. -93-102-бб.
209. Чыманов Ж А. Тил жана кеп жөнүндө сөз. –Бишкек, 2005. -148 б.
210. Шапир М.И. Три реформы русского стихотворного синтаксиса. // Вопросы языкоznания. -2003. -№3. -31-78-бб.
211. Шенгели Г. Техника стиха. –М.: Просвещение, 1960.
212. Шервинский С.В. Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. –М., 1961
213. Шериев Ж., Муратов А. Адабият теориясы. –Бишкек, 2004. -178 б.
214. Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. –М.: Учпедгиз, 1957. -188 б.
215. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. –М.: Флинта, 2003. -216 б.
216. Эстетика. / Под ред. В.А.Лозовского. –Сумы: Университетская книга, 1999. -303 б.
217. Язык и композиция художественного текста. –М.: Наука, 1986. -239 б.
218. Якобсон Р. Работы по поэтике. –М.: Прогресс, 1987. -463 б.

